



“Илим менен билимге көпүрө - тил,  
Көкөлөткөн адамды тили деп бил”

**Жусуп БАЛАСАГЫН**

“... тилибизди барктоо, анын касиет-  
терин ачуу, аны байытуу, өңүктүрүү ар  
бир адамдын мойнундагы парзы”.

**Түгөлбай СЫДЫКБЕКОВ**

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ  
МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ БОЮНЧА УЛУТТУК КОМИССИЯ

Т. Ахматов, Т. Аширбаев

ИШ КАГАЗДАРЫ  
МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДЕ  
ИШ ЖҮРГҮЗҮҮ

Бишкек - 2001

Ахматов Т., Аширбаев Т.  
A-95      Иш кагаздары: Мамлекеттик тилде иш жүргүзүү. - Б.:  
Мамл. тил жана энциклопедия борбору, 2001, - 344 б.  
ISBN 5-89750-121-1

Китепте адам ишмердигинде пайдаланылуучу иш кагаздарын жүргүзүүнү тартиби, алардын аткарылуу жолдору көрсөтүлөт. Айрым иш кагаздарынын үлгүлөрү берилет.

Китеп мамлекеттик тилди турмушка ашыруу максатын көздөйт жана ал жалпы элге, уюм, мекеме, ишканалардын жетекчилерине, кенсе кызматкерлерине ариналган.

Китепти окуу куралы катары мектептерде, атайын жана жогорку окуу жайларында пайдаланууга болот.

A—1203020200  
454(11)-01

ББК 67.99(2Ки)1

ISBN 5-89750-121-1

© Кыргыз Республикасынын Президентине  
карапштуу Мамлекеттик тил боюнча  
улуттук комиссия

© Мамлекеттик тил жана энциклопедия  
борбору, 2001

## СӨЗ БАШЫ

Ар бирибиз кандай тармак болбосун иш кагаздарын колдонобуз. Ишке, окууга киргендеги арыз жазабыз, окуу же иштин жүрүшүндө акт түзөбүз, кызмат каттарынын текстин даярдайбыз, отчёт, түшүнүк кат ж.б. жазабыз. Кыскасы, адам баласынын коомдон мүчө катары орун алышы дайыма иш кагаздары менен коштолуп жүрүп отурат.

Иш жүргүзүүнүн негизин иш кагаздар (документтер) түзөт. Бир да уюм, мекеме жана ишкананын ишмердигин бүгүнкү күнде иш кагаздарысыз элестетүүгө таптакыр мүмкүн эмес. Мазмуну, көлөмү жана формасы ар түрдүү болгон иш кагаздары ар кандай ишкананын эмгек жамаатынын ишмердигин тартипке салып, тескен турат. Демек, иш кагаздары коомдук зарымдыктын туундусу болуп саналат. Ошондуктан жеке адам менен уюмдун (мындан ары уюм, мекеме жана ишканан деген түшүнүктөр мекеме же уюм деген сөз менен гана берилет), уюм менен уюмдун ортосундагы укуктук, саясий, экономикалык, финансыйлык мамилелерди тейлелеген, көлөмү, мазмуну, формасы жана аткарылуу ыкмасы боюнча ар түрдүү болгон иш кагаздар жаралган.

Кыргыз эли да өзүнүн оош-кыйыш тарыхында зарылдыкка жарааша түрдүү иш кагаздарын пайдаланган. Алардын бири 1790-жылы тундук кыргыз урууларынын Орусия падышасына жазган каты болуп саналат. Кокон хандыгынын тушунда жана Орусия империясынын курамында турганда кыргыздар иш кагаздарын кенири пайдалана баштаскан.

Улуттук Октябрь социалисттик революциясынан кийин кыргыз тили чыныгы өмүрүн сүрө баштады. Кыргыз тили республикабыздын эл чарбасынын бардык тармактарында кейири колдонулду. Иш кагаздары боюнча атайын нускамалар (инструкциялар) иштелип чыкты. Кыргыз тилин башкараруу аппаратында иштеген башка улуттун өкүлдөрүнүн үйрөнүшүнө шарт түзүлдү. Бирок бул көрүнүш көпкө созулбады. 30-жылдардын экинчи жарымынан баштап орус тилинин ролу "есө" баштады. Жарым кылымдан ашуюн мезгилге созулган билүү процесс кыргыз тилинин пайдасы үчүн чечилген жок. Улуттук тилдеги мектепке чейинки мекемелер шаар жерлеринде дээрлик иштебей калды. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн жалпы орто билим берүүчү мектептердин саны азайды. Мектептерде кыргыз тилин окутуунун көлөмү кыскарды. Мынрай алтылыксыз көрүнүштөр кыргыз тилинин есүп-өнүгүшүнө, кыргыз тилинде иш кагаздарынын жүргүзүлүшүнө терс таасирин тийгизди.

Кыргыз элинин эркин, көз карандысыз мамлекетке ээ болушу, улуттук аң-сезимиин есүшү, өлкөдөгү демократиялык өзгөрүүлөр кыргыз тилинин тадгырын башка нукка бурду. Натыйжада, республикадагы түпкү элдин тили катары кыргыз тили мамлекеттик тил статусун алғандан кийин, кыргыз тилин зор милдеттер жүктөлдү. Ошол милдеттердин бири - кыргыз тилинде иш кагаздарын жүргүзүү. Бирок өтө маанилүү билүү ишке республикабыздын көнтөгөн жарандары (граждандары) даяр эмес. Колунуздардагы китептин башкы максаты жогорудагы милдетти чечүүгө ариналат.

Ар бир уюмдун же өндүрүштүк тармактын өзүнө ылайык жана зарыл деп эспептелген иш кагаздары болот. Алар Мамлекеттик стандарт (МАМСТ) менен аныкталат жана өндүрүштө колдонулат. Бул окуу куралында бардык уюмдар, өндүрүштүк тармактар үчүн мүнөздүү болгон жана коомдун мүчөлөрүнүн күндөлүк турмушунда кеңири колдонулган иш кагаздары жөнүндө гана сөз болмокчу.

Өлкөбүздө мамлекеттик тилге болгон мұктаждық күн санап өсүүдө. Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча Кыргыз Республикасының Өкмөтүнүн 1995-жылдын 25-августундагы № 370 “Кыргыз Республикасында башкарууну документ менен камсыз қылуу (иш кагаздарын жүргүзүү) боюнча типтүү нускоо жөнүндөгү” токтому иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү ишине чөн түрткү берди. Бул типтүү нускоопун негизги жоболору ушул китепте чечмеленип берилди.

Мекеме, уюм жана ишканаларда иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүнү өркүндөтүү бағытында Кыргыз Республикасының Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия терминдерди тартипке келтирүү, мамлекеттик тилди колдонууну өлкөбүздүн бардык эл چарба тармактарында, коомдук ар кандай чөйрөлөрде үтгүтөө, иш кагаздарын мамлекеттик тилге өткөрүү ж.б. иштер боюнча ченемсиз иш аткарууда. Бул демилгени элибиз ар тараптуу колдоп жаткандыгы кубанарлык көрүнүш болуп саналат. Элдик ушул демилгени сүүтпай, мамлекеттик тилдин өлкөбүздүн турмушунун кыртышына тамыр жайып кетишин ар бир кыргыз перзенти, өз тагдырын кыргыз эли менен түбөлүк байланыштырган ар бир кыргызстандык боордош улуттун уул-кыздары, ар бир жетекчи жана кызматкер колдоп кетүү милдети турат.

Мамлекеттик тил жалан эле мыйзамдарга, өкмөттүк токтомдорго гана эмес, ал мамлекеттик тилге болгон элдин сүйүүсүнө, колдоосуна, улуттук жана атуулдук терен сезимдерине да мұктаж. Анызы жаш мамлекеттик тилибиз доордун ага арткан ары оор, ары жооптуу жүгүн тартып кете албайт.

Колунуздардагы эмгек мамлекеттик тилдин өсүп-өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү үчүн даярдалган саамалыктардын бири. Алдыда тармактык сөздүктөрдү, иш кагазын үйрөнүү боюнча усулдук колдонмоловду, окуу китечтерин ж.б. түзүү милдеттери турат.

Китечтеп иш кагаздарынын түрлөрү жана өзгөчөлүктөрү, тили, иш кагаздарынын тексттерин түзүү, иш кагаздары менен иштөөнү уюштуруу маселелери каралат. Китечтеп аягына иш кагаздарын түзүүдө керектелүүчү сөздөрдүн оруучы-кыргызча сөздүгү, республикабыздагы ири мекемелердин жана кызмат орундардын аттарынын сөздүктөрү жана зарыл тиркемелер берилген.

Китечтеп сапатын жакшыртуу үчүн айтылған сын-пикирлерге авторлор алдын ала ыраасычылык билдирет. Сын-пикириниздерди Кыргыз Республикасының Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияга жибериниздер,

Авторлор  
00.02.04

## ИШ КАГАЗДАРЫНЫН ТҮРЛӨРҮ ЖАНА ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Коомдо, эл чарбасынын тармактарында колдонулган иш кагаздары сан жагынан өтө көп. Кайсы бир өндүрүш тармагында өзүн өлдөрүк иш кагаздар пайдаланылса, алардын бир тобу башка өндүрүш тармактарында дәэрлик керектелбейт. Мисалы, айыл чарбасындағы табедин бланкы эл агартуу тармагына жараксыз болушу мүмкүн.

Иш кагаздарынын ар бир түрү өзүнчө формага ээ. Анын жазылышында же толтурулушунда ошол форма толук сакталууга тишиш. Ал эми тил жагынан да бир иш кагазы екинчисинен кескин айырмаланат.

Түрдүү формаларга, техникалык, аткаруучулук өзгөчөлүктөргө, өзүнчө тилдик бөтөнчөлүктөргө ээ болгон иш кагаздары кайсы бир белгилери боюнча атайын топторго бөлүштүрүлөт. Иш кагаз таануу (документоведение) илиминде алар бириңчи иретте өздөрү жаратылган орду боюнча ички жана тышкы иш кагаздар болуп айырмаланат.

Ички иш кагаздар белгилүү бир уюмдун ичинде, анын мүчөлөрүнүн ортосунда же жеке адамдар менен уюмдун ортосунда гана пайдаланылат. Мындай иш кагаздарга **арыз, түшүнүк кат, тил кат, буйрук жана башкаларды көрсөтүүгө болот.**

Тышкы иш кагаздар уюмдардын ортосундагы же алар менен жеке адамдардын ортосундагы түрдүү мамилелерди тейлейт. Мындай иш кагаздарга **ишеним кат, ишсапары күбөлүгү, кызмат каттары жана башка иш кагаздар кирет.**

**Жөнокой** иш кагаздар текстте зарыл болгон бир гана маселени камтыйт. Мисалы, көлөмү канча экендигине карабай, ар кандай өмүр баян бир гана маселени - бир адамдын турмуштагы басып өткөн жолун баяндайт.

**Татаал** иш кагаздар текстте эки же андан көп маселени камтыйт. Мисалы, буйрукта аткарылуучу иштер атайын параграфтар менен белгиленет (мисалы: 1-шта кимдир бирөө жумушка кабыл алынса, 2-шта кимдир бирөө кызматтан баштутулат ж.б.).

Чогулуш протоколун да татаал иш кагаздарынын тобуна кошууга болот.

Иш кагаздарын текстинин мазмунуна карата **жөнокой** жана **татаал** деп бөлүштүрүү шарттуу түрдө каралат. Кээде буйрук да, чогулуштун протоколу да бир гана маселени камтып калышы ыктымал.

Иш кагаздар мазмунду баяндоо өзгөчөлүгү боюнча **жеке** (индивидуалдык), **типтүү** (типовой) жана **калыптуу** (трафареттүү) болуп бөлүнөт.

Тексттин жеке адамга таандык экендиги, текст абсолюттук түрдө кайталанбагандыгы жана биринин экинчисине окшош эместиги **жеке** иш кагаздарынын негизги белгиси болуп саналат. Мындай иш кагаздарына арыз, **омур** баян, **түшүнүк** кат жана башкаларды кошууга болот. Мисалы, арыздын формалары окшош болгону менен, алардын ар биринин мазмуну, көлөмү, тилдик өзгөчөлүгү ар башка, тектап айтканда, эркин болот. Ошондуктан жеке иш кагаздарында автордун тилдик өзгөчөлүгү (анын жеке стили, жалпы ойөрүшү, маданияты ж.б.) даана байкалат.

**Типтүү иш кагаздар** - башкарууда кенири колдонулган, формасы жана аткарылуу өзгөчөлүгү бири-бирине окшош, практикада көп кайталанган иш кагаздары. Мисалы, **буйрук** ушундай иш кагаздарынын тобуна кирет. Себеби ар кандай буйрук башка буйруктарга формасы, аткарылыш өзгөчөлүгү жана текстинин мазмуну боюнча окшош болот.

**Калыптуу иш кагаздар** басмаканалык ык менен атайын бланктарга даярдалат жана ал кол же жазуу машинкасы менен толтурулат. Бул иш кагаздарында эки түрдүү текст болот:

1) басмаканада даярдалган "суроолор" жана

2) кол же машинка менен толтурулган "жооптор". Ошондуктан калыптуу иш кагаздарды "жаз" дебейт, "толтур" дейт. Калыптуу иш кагаздары аларды бирдей, окшош жана тез даярдоодо маанигэ ээ. Ушул себептен мындай иш кагаздар турмушта көп керектелет.

Иш кагаздар тиешелүүлүгү боюнча **кызмат** же **расмий иш кагаздар**, өздүк иш кагаздар жана **акимчилик-кеңселик** иш кагаздар болуп бөлүнөт.

Кызмат же расмий иш кагаздар жана **акимчилик-кеңселик** иш кагаздар даярдашы боюнча кызмат адамдарына тиешелүү. Мисалы, **буйрук**, **жарлык**, **эмгек** китепчеси, **өткөрмө** ж.б. у.с. иш кагаздарын расмий адамдар даярдайт.

Өздүк иш кагаздарды уюмдун ар бир мүчөсү ошол уюмдун жетекчинин же башка уюмга даярдашы мүмкүн. Мисалы, арыз менен ар ким өзү иштеген уюмдун жетекчисине же башка уюмга (айталы, прокуратурага) кайрыла алат.

Иш кагаздар даярдалуу өзгөчөлүгү боюнча төмөнкүдөй топтоштурулат:

**1. Кол жазма нуска** ар кандай иш кагазды даярдоонун алгачкы этабы болот. Бул - иш кагазын даярдоочунун колу же машинка менен жазылган биринчи вариант. Кол жазма нуска мыйзамдуу күчкө ээ эмес. Ал кайрадан ондолуп, такталып көчүрүлүшү мүмкүн. Ошондуктан ар кандай иш кагаздын кол жазма нускасында ошол иш кагазына зарыл болгон негизги дарек белгилер (реквизиттер) көрсөтүлбөйт.

**2. Негизги нұска** - ар кандай иш кагазының негизги, бириңчи расмий нұскасы. Негизги нұсканың кайра көчүрүлүп даярдалған түрү түп нұска деп аталат да, “Түп нұска” деген белгі (орусчасы - “подлинник”) иш кагазының жогорку оң жак бурчуна жазылат. Ушул белгі коюлғандан кийин, иш кагазы мыйзамдуу күчүнө кирет жана аткарылууга (өндүрүшкө) жиберилет.

**3. Иш кагаздарда дал өзүндөй** (факсимиле же фотокөчүрмө) жана әркин нұскалар да колдонулат.

Дал өзүндөй нұска иш кагаздың бардық белгилерин (герб, уомдун аталашы, дареги, телефону, факсы, жетекчинин колу, аты-жөнүн ж.б.) толук чагылдыра алат, бирок бул нұсканы нотариус же тиешелүү уюм күбөлөндүргөндө гана мыйзамдуу күчкө ээ болот.

Әркин нұскада иш кагаз көбүнчө машинка менен жазылат. Текст толук көчүрүлөт, бирок мөөрдүн ордuna “мөөр”, коюлган колдун ордuna “колу”, гербдин ортуна “герб” деп белгиленет.

Айрым иш кагаздардың текстинин бир бөлүгүн көчүрүү зарылчылыгы пайда болушу мүмкүн. Мындай учурда иш кагаздан көчүрмө алышат (мисалы, чогулуштун протоколу, бүйрук ж.б. көчүрмө). **Көчүрмө нұска** да тиешелүү уюм же нотариус тарабының ырасталганды гана укуктук күчкө ээ болот.

Иш кагаздың түп нұскасы жоголгондо анын әкинчи нұскасы (дубликаты) берилет. Андай иш кагаздың жогорку оң жак бурчуна “Әкинчи нұска” же “Дубликат” деп жазылып коюлат.

Әкинчи нұска мөөр басылып жана кол коюлғандан кийин, түп нұска сияктуу күчкө ээ болот.

Администрациялык башкаруу аракетине ылайык иш кагаздар уомдук, бүйрук, маалымат иш кагаздары жана қызмет каттары болуп бөлүнөт.

**Уомдук иш кагаздарга** башкаруу процессинде жана башка уюм менен түрдүү мамиле - катнашты жөнгө салуучу чогулуштун протоколу, келишим ж.б. у.с. иш кагаздар кирет.

**Бүйрук иш кагаздары** бир гана уомдун чөйрөсүндө керектелүүчү иш кагаздарынан турат. Буга бүйрук, көрсөтмө кирет.

**Маалымат иш кагаздары** уомдарда иш жүргүзүүдө кенири колдонулат жана алар сан жагынан көп. Буга мисал каттары арыз, түшүнүк кат, тил кат ж.б. кошууга болот.

**Қызмет каттары** иш кагаздарының жогоруда көрсөтүлгөн үч тобу менен тыгыз байланышта болот. Бул иш кагаздарын бир уюм башка уомдарга жазат жана өзүнө суралыч, талап кылуу, сунуш, эскертүү ж.б. маанилерди камтыйт.

Қызмет каттары өзүнүн текстинде камтыган маанилерди боюнча бөлүштүрүлөт, уомдардың жана уомдар менен жеке адамдардың ортосундагы ар кандай укуктук мамилелерди жүргүзүүдө мааниге ээ.

**Кагаздын форматтары** жазуу машинкалары жана компьютерлер-

дин принтерлери үчүн бирдей форматта болот. МАМСТ 9327-66 боюнча кагаздар А, В, С катарларына бөлүнөт. Булардан В жана С катарлары кошумча катарды түзөт да, мындай кагаздардан папка, конверт, түрдүү күбөлүктөрдүн жана китептердин мукабалары жасалат. А катары гана жазуу кагаздарын даярдоодо колдонулат.

Кагаздардын ар бир катары класстарга бөлүнөт. Мисалы А катарындагы кагаздар 13 класска бөлүнөт жана алар форматтарынын өлчөмдөрү менен бири экинчисинен айырмаланат. Бул форматтардын ар бири А тамгасы жана класстын цифрасы менен белгиленет. Мисалы: А1, А2, А3, А4 ж.б.

Кагаздын форматынын өлчөмдөрү миллиметр менен белгиленет. А катарынын баштапкы өлчөмү  $840 \times 1189$  мм болот да, кагаздын классынын форматы өзүнүн мурунку форматын төң экиге бөлүү менен ишке аширылат. Мисалы: А1-594×841 (баштапкы өлчөмдөгү 1189 мм экиге бөлүндү), А2-420×594 (А1деги 841 мм бөлүндү), А3-297×420, А4-210×297, А5-148×210 ж.б.у.с.

Жазуу кагазынын сапатына төмөнкүдөй талаптар коюлат: кагаздын бети тегиз, бүктөлгөн, четтери түз, механикалык кемчиликсиз, бурчтары тик бурчтуу болууга, барактын четтеринин кыйышкытыгы 2° дан ашпоого тийиш. Бул талаптар бузулса, иш кагазы сапатсыз даярдалат. Эң негизгиси - принтер сапатсыз кагаз менен иштей албайт.

Жазуу кагазынын салаты анын сорттуулугу менен аныкталат жана ал кагаздын бир өңчөйлүгү, актыгы, бүктөлбөгөндүгү, тазалыгына көз каранды болот. Кагаздын сапаты 0, 1, 2 жана 3 номурлары менен белгиленет жана жогорку сапаттуу кагаз болуп 0 номурлуу кагаз (нулевка) эсептелет. Кенсе иштеринде негизинен 0 жана 1 номурлуу кагаздар колдонулат.

## ИШ КАГАЗДАРЫНЫН ТИЛИ

Расмий иш кагаздар стили деген термин менен иш кагаздарынын, биринчи кезекте уюштуруу-буйрук кылуу жана элчилик иш кагаздарынын тилин белгилөө кабыл алынган.

Иш кагаздарынын тили өз алдынча өзгөчөлүктөргө ээ. Аларга айрым-айрым токтолобуз.

### 1. Лексика - грамматикалык өзгөчөлүктөр

1.1. Ар кандай иш кагазынын эң зарыл сапаты - андагы маалыматтардын толук жана өз убагында берилгендиги, тактык, ойду туюнтуудагы кыскалык. Ошондуктан иш кагазын түзүүчүдөн иш кагазынын укуктук күчүн чагылдырган бөлүгүндөгү маалыматты өтө так жана анык берүү талап кылынат.

1.2. Иштиктүү этикеттин нормасы ойду туюнтуунун бейтарап (ней-

трапалдуу) тону болуп саналат. Өздүк, жекече пикирлерди, ички сезимди туюнтыкан тилдик каражаттар колдонулбаганы он. Ошондуктан иш кагазынын тилинде сезимди туюнтыкан жана кооз боёкко ээ болгон тилдик каражаттар (жекече баалоо мүчөлөрү бар зат жана сын атоочтор, сырдык жана элестүү тууранды сөздөр) колдонулбайт. Сүйлөшүү, каратайым, диалектилик сөздөрдү, фразеологиялык түрмөктөрдү пайдалануу да иш кагаздарынын тилинин сапатын төмөндөттөт. Иш кагаздарынын тилине коюлган жогорку талап анын тилин бүт бойdon бейтарапташтыруу эмес. Айрым иш кагаздарында жетекчиге суралыч, ыраазы болуу сезими же талап кылуу да туюнтулушу ыктымал. Ошондуктан иш кагаздарынын тилине жагдайга жана фактыларга баа берүүдө, биринчи кезекте, логикалык ырааттуулук мүнөздүү.

1.3. Иш кагаздарынын текстине типтүү тилдик бирдиктер мүнөздүү. Ошондуктан айрым тилдик моделдер, конструкциялар текстте жыш колдонулушу мүмкүн. Мынданай кайталоолор иш кагаздарынын тилинин “жардыйлыгы” эмес, тескерисинче, адабий тилдин иш-милдетинин бир стили болгон иш кагаздарынын тилине ылайык келген мүнөздүү көрүнүш болуп саналат. Буга мисал катары анкетанын тилин алууга болот. Андагы зат атооч сөздөр дээрлик атооч жөндөмөдө турганы менен, бул форма анкета үчүн өтө орундуу жана ынгайлуу форма болуп саналат.

1.4. Иш кагаздарында неологизм, архаизм, тарыхый сөздөр жана хронизмдер дээрлик колдонулбайт.

1.5. Тилдеги жаны сөз терминдик маанигэ ээ болбосо, ал жалпы адабий тилдеги эквиваленти менен алмаштырылууга тийиш.

Иш кагаздарынын тилинин, айталы, көркөм чыгарманын тилинен болгон дагы бир айырмачылыгы - эскирген сөздөрдү колдонбогондугу. Ал сөздөр кепте пассивдешип, өз доорунун көрсөткүчү катары көркөм чыгармаларда, илимий эмгектерде гана керектелет. Ал эми иш кагаздарынын тили ар кандай адабий тилдин белгилүү бир этаптагы көрсөткүчү болуп саналат.

1.6. Иш кагазынын текстиндеги сөз бир гана мааниде колдонулушу керек. Ошондуктан көп маанилүү сөздөр иш кагазынын тилинде керектелсө, ал адабий тилдеги грамматикалык формаларга ээ болушу жана бейтарап тон менен пайдаланылыши зарыл.

1.7. Тилдеги синоним сөздөрдү керектөөдө да иш кагаздары адабий тилдин башка стилдеринен кескин айрмаланат. Синоним сөздөрдүн ичинен орток маанигэ ээ болгону гана пайдаланылат. Ошондуктан иш кагаздарын даярдоодо кептик кайталоолорго жол коюлат.

1.8. Иш кагазында колдонулган термин же кесиптик сөз иш кагазын алуучуга түшүнүккүз болсо, текстте ошол терминге түшүндүрмө берүү талап кылышы, ал көбүнчө кашаанын ичине берилет.

Ар бир түшүнүк бир гана термин аркылуу туюнтулушу талап кы-

лынат. Ошондуктан иш кагаздарынын тили бирдиктүү нускадагы (стандартташкан) терминдерди көп талап кылат.

1.9. Иш кагаздарынын тилинде чет тилдерден өздөштүрүлгөн сөздөр да кенири колдонулат. Мындай сөздөрдүн кыргыз тилинде эквиваленти болсо, өздөштүрүлгөн сөздөрдү иш кагаздарында колдонбоо суиуш кылынат.

Чет тилдерден өздөштүрүлгөн сөздөрдү бирдей лексикалык мааниге ээ болгон сөздөр менен аралаш колдонуу иш кагазы менен иштөөнү, машинада кайрадан иштеп чыгууну татаалдаштырат. Мисалы, **конвенция** деген сөздүн ордуна **шарт**, **экстраординалдык** деген сөздүн ордуна **өзгөчө** деген сөздөрдү пайдаланууга болот. Бирок документте **конвенция** жана **шарт** деген сөздөрдү аралаш пайдалануу тексттин мазмунун түшүнүүнү татаалданат.

Башка тилдерден сөздөрдү өздөштүрүү - тилдеги мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бирок зарыл түшүнүктүү туюнктан кыргызча сөз бар болсо, башка тилдеги сөздү пайдалануу тилдин тазалыгын бузат. Чет тилдерден өздөштүрүлгөн сөздөрдү пайдалануу сөздү колдонуудагы зарылдык, орундуулук жана тактык менен тыгыз байланыштуу.

1.10. Иш кагаздарынын тилинин дагы бир өзгөчөлүгү - кыскалык. Ошондуктан документ даярдаган ар бир адам кыскалыкка умтулуусу зарыл. Өтө эле узун түрмөктөрдү иш кагаздары талап кылбайт. Мисалы:

Туура эмес	Туурасы
тен жарымы	жарымы
чын дилден суранам	суранам
өтө жаны	жаңы
бирге толтолгон	толтолгон
абдан чоң	чоң
так дал келүү	дал келүү
дагы бир жолу кайталаныз	кайталаныз
бирдикте кызматташуу	кызматташуу

1.11. Иш кагазын жазган (же даярдаган) адам иш кагазында туугандык жакындыкты же катнашты туюнктан сөздөрдү пайдаланбайт. Алуучунун жана жиберүүчүнүн жаш өзгөчөлүгү, жеке мамилеси жана туугандык карым-катнашы иш кагазын даярдоодо такыр эске алынбайт жана акимдик (администрациялык) кеп этикети талап кылышытайт.

1.12. Иш кагаздарында сан атооч сөздөр көп керектелет. Аларды пайдаланууда төмөнкүлөрдү эске алуу зарыл:

а) араб жана рим цифралары текстте баш тамга катары жазылат жана ушул өзгөчөлүгү аркылуу кичине тамгалардан айырмаланып берилет;

6) рим цифрасы иреттик сан атооч сөздөрдү белгилөөдө көбүрөөк колдонулат;

в) араб цифрасы ар түрдүү тизмелерди түзүүдө, ар кандай өлчөмдүн санын, көлөмүн ж.б. белгилөөдө кецири керектелет;

г) бөлчөк сан атоочтордун ондук бөлчөгү көп пайдаланылат;

д) иш кагаздарында колдонулган сан атооч сөздөр зарылдыкка жараша адегенде араб цифрасы менен, андан кийин кашаага алышып, сөз менен жазылат: ... **613** (алты жүз он үч) сом 40 тыйын...;

е) сан атооч сөздөргө байланыштуу даана, жуп, нуска ж.б. сөздөрдү пайдаланууга болот: ...**300 жуп...**;

ж) **жарым, жарты, чейрек, бир жарым, бир жарым миң** деген сыйктуу сандык түшүнүктөрдү туюнкан сөздөр стилдик жактан сүйлөшүү белгилерине ээ болгондуктан, иш кагаздарынын тилинде дээрлик колдонулбайт, алардын китептик стилдеги синонимдеринин (жарым, жарты - 0,5 же  $\frac{1}{2}$ ; чейрек - 0,25 же  $\frac{1}{4}$ ; бир жарым - 1,5 же  $1\frac{1}{2}$ ; бир жарым миң - 1500) колдонулушу талап кылынат. Бирок ... **бир жарым норма, бир жарым эсө** ... деп колдонуу адабий тилдин нормасына туура келет;

з) татаал сан атоочторду окууну жана кабылдоону жөнүлдөтүү үчүн **миң, миллион** жана **миллиард** деген сөздөрдү толук же кыскартылган түрдө пайдалануу сунуш кылынат: 19673 - 19 миң 673, 6002739 - 6 млн. 2739 ж.б.

1.13. Иш кагаздарынын тексти 1-жак (арыз, түшүнүк кат ж.б.) же 3-жак (бүйрук ж.б.) аркылуу берилет.

1.14. Сын атооч сөздөрдүн жай даражасы гана иш кагаздарынын тилинде керектелет. Ал эми күчтөмө, салыштырма жана басаңдатма даражалар сүйлөшүү стилине мүнөздүү.

1.15. Кыргыз тилиндеги иш кагаздарда ат атооч сөздөрдөн мен жана **сиз** көп талап кылынат. Алардын колдонулуу чейрөсү төмөнкүдөй чектелген:

а) бүйрук, арыз, түшүнүк кат сыйктуу иш кагаздарда **мен** ат атоочу дээрлик колдонулбайт. Анын текстте бар же жок экендигин сүйлөмдүн баяндоочунан аныктоого болот;

б) **Сиз** тексттеги сылык пикирди туюннат. Ошондуктан иш кагаздарынын стилинде сен ат атоочу таптакыр колдонулбайт;

в) автор жөнөкөйлүк жана сыйайгерчилик үчүн **мен** ат атоочунун ордуна **биз** ат атоочун колдонушу иш кагаздарынын тилинде калыпташып бүткөн. Илимий жана публицистикалык чыгармаларда да **мен** ат атоочунун ордуна **биз** ат атоочу кецири колдонулат.

1.16. Этиш сөздөр да иш кагаздарында көп колдонулат. Бул сөздөрдүн жиктелип колдонулушу иш кагаздарынын түрүнө байланыштуу. Мисалы, бүйрук менен арызда колдонулган этиш сөздөр эки башка маанинде - бири бүйрук, экинчиси сураныч маанилеринде колдонулат.

1.17. Иш кагаздарында эки варианттуу сөздөрдүн китеپ стилине

мүнөздүүсү пайдаланылат. Мисалы: **дарыя жана дайра** деген сөздөрдүн биринчиси китең стилинин белгисине ээ, ошондуктан ал иш кагаздар стилинде дайыма колдонулуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.

1.18. Иш кагаздарга эки вариантуу сөздөрдүн толук формасы гана керектелет. Мисалы: **бул - бу, келе жатат - келатат** деген жуптардын биринчи сынарлары толук формалуу.

1.19. Зарылдык болбосо, иш кагаздарынын тилинде тууранды, сырдык жана модалдык сөздөр колдонулбайт.

Иш кагаздарынын ар бир түрү өзүнүн лексикалык тилдик кара-жаттарына ээ. Бул тууралуу иш кагаздарынын конкреттүү түрлөрү жөнүндө сөз болгондо, зарылдыкка ылайык токтолобуз.

Иш кагаздарынын тилинин синтаксистик түзүлүшү өзгөчө болот. Алар төмөнкүлөр:

1.20. Текстте жөнөкөй сүйлөмдердү жыш колдонуу сунуш кылынат. Бул ойду бат түшүнүүнү камсыздайт.

1.21. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн орду алмаштырылбайт.

1.22. Иш кагаздарынын ар бир түрү өзүнө ылайыкташкан синтаксистик конструкцияларды талап кылат. Бул өз кезегинде ошол иш кагазындағы экстралингвистикалык фактор катары да кызмат аткарат. Мисалы: “... уруксат берүүңүзүдү Сизден сурайм, Төмөнкү доку-менттердин көчүрмөлөрүн тиркеймийн” деген сыйктуу синтаксистик конструкциялар арыздын тилинин өзгөчөлүгүн түзөт.

1.23. Айрым иш кагаздарында экстралингвистикалык фактор катарында сүйлөм мүчөлөрүнүн жалпылайып берилшине жол коюлат. Мисалы, “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 12-статьясы он пункт боюнча төмөнкүчө берилет:

12-статья. Мамлекеттик кызматчынын негизги мильдеттери

Мамлекеттик кызматчы:

- 1) өзүнүн кызматтык мильдеттерин ак ниеттүүлүк менен аткарууга;
  - 2) Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого;
- .....
- 10) мамлекеттик органдын белгиленген ички эмгек тартибинин эрежелерин сактоого мильдettүү.

Мыйзамдан алынган бул үзүндү он сүйлөмдөн турат. Ал сүйлөмдөрдүн ээси тексттин башында жалпыланып берилди (сүйлөмдүн ээси - **мамлекеттик кызматчы**). Ал эми баяндооч 10-пункттагы сүйлөмдүн аягына берилди (баяндооч - **мильдеттүү**). Текст синтаксистик конструкциялардын өзгөчө ыкмасы менен түзүлдү. Бирок бул статьянын ар бир пунктуун окурман “Мамлекеттик кызматчы өзүнүн кызматтык мильдеттерин ак ниеттүүлүк менен аткарууга мильдettүү” формасында окуй алат жана түшүнөт. Ойдун мындай ыкмада берилши,

негизинен, токтом, протокол, жарлық, меморандум, мыйзам, жобо сыяктуу расмий иш кагаздарга мүнөздүү.

1.24. Иш кагаздарынын текстинде татаал сүйлөмдөрдүн курамындагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн орду алмаштырылбайт, башкача айтканда, ал жөнөкөй сүйлөмдөрдө ойлор логикалык ырааттуулугун бекем сакташи зарыл.

1.25. Грамматикалык жактан сүйлемгө мүчө боло албаган синтаксистик конструкциялар иш кагаздарында дээрлик колдонулбайт. Карагатма сөздөр кулактандыруу, жарыя, куттуктоо, чакыруу сыяктуу иш кагаздарында гана керектелет.

1.26. Иш кагаздары, негизинен, жай сүйлөмдөрдү жыш пайдаланат. Протоколдо, сот жана сурек протоколдорунда суроолуу сүйлөмдөр, куттуктоо, чакыруу, жарыя, кулактандыруу сыяктуу иш кагаздарында илептүү, карагатма сөз же сүйлөмдөр колдонулушу мүмкүн.

Иш кагаздарынын ар бир түрү өзүнүн синтаксисине ээ. Бул тууралуу конкреттүү иш кагазы жөнүндө сөз болгондо айтылат.

## 2. Негизги жазуу эрежелери

Иш кагаздарын даярдоодо алардын жазуу эрежелерине өзгөчө көнүл бурулат. Жазуу эрежелеринин так аткарылышы иш кагазында баяндалган ойду тез жана даана түшүнүүгө өбөлгө түзөт, иш кагазынын эстетикалык сапатын, иш кагазын жүргүзүү маданиятын жогорулатат. Эң негизгиси жазуу эрежелеринин туура аткарылышы ошол иш кагазын даярдаган уюмдун жетекчисинин сабаттуулугун чагылдырып турат.

Иш кагаздарын даярдоодо чекит, үтүр, үтүрлүү чекит, кош чекит, кашаа, тырмакча, дефис, сыйыкча, абзац сыяктуу тыныш белгилери колдонулат.

**Үтүр, үтүрлүү чекит, чекит, кош чекит** сөздөн же сүйлөмдөн кийин боштуксуз (боштук - машинканын же компьютердин клавишиасын бош уруу) жазылат. Сүйлөмдүн аягына же сөздөн кийин коюлган жогорку тыныш белгилеринен кийин боштук (пробел) болуп, кийинки сүйлөм же сөз жазылат.

**Дефистен** мурда да, кийин да боштук болбайт. Мындай сөздөр кош (ата-энэ) же башка тилден өздөштүрүлгөн татаал сөз (телефон-автомат) болуп саналат.

Сөздөр ташымалданганда да дефис белгиси пайдаланылат.

Араб цифрасынан кийин дефис коюлуп, иреттик сан атооч жасалат. Демек, дефис жазууда **-ынчы, -нчы** мүчөлөрүнүн кызматын аткаралат.

**Сыйыкча** менен дефис формасы боюнча окшош болот, бирок дефис жазууда орфографиялык, сыйыкча синтаксистик кызмат аткаралат.

Кол менен жазганды **сызыкча** дефистен эки эссе узун жазылат. Ал эми машинкада же компьютерде иш кагаздарын даярдоодо дефистин

еки жагына тең баштук жасоо менен сыйыкча белгиленет: мисалы, А.Атамбаев - жумушчу.

Кашаадан мурда да, кийин да баштук коюлат, ал эми кашаага алынган сөздөн же сүйлөмдөн мурда жана кийин баштук коюлбайт.

Абзац. Сүйлөмдөр маанилик жактан абзацка, ал эми өз кезегинде абзацтар текстке топтоштурулат. Тактап айтканда, бир темага бириккен ар бир абзац өзүнчө микротема түзэ алат.

Абзац - тыныш белгилеринин эң байыркысы. Аны байыркы жыл санактарында сүйлөмдүн биринчи тамгасын кызыл менен боёп белгилешкен.

Абзац жаңы саптан оң жакты көздөй беш баштук жасоо менен ишке ашырылат жана сүйлөм алтынчы басууда башталат. Бул эреже эки жана бир жарым интервал менен жазылган текстте дайыма сакталат.

Бир интервал менен басылган текстте абзацтардын ортосуна кошумча дагы бир интервал жасалат. Бул текстти окууга жана абзацтар-дагы ойду бат жана туура кабыл алууга ынгайлуу болуп саналат.

Араб цифралары көбүнчө эсептик сандарды белгилөөдө кенири колдонулат. Ал сан атооч сөздөр татаал болсо, иш кагаздарында окууга женил болсун үчүн баштук аркылуу класстарга ажыратылып жазылат. Мисалы: **19627039**ду **19 627 039** формасында жазууга болот.

Араб цифралары адамдардын аты-жөнүн, түрдүү заттарды тизмелөөдө (мисалы, көнүгүүлөрдү ж.б. берүүдө), катар номурду туюнтуу үчүн да колдонулат. Бул учурда араб-цифраларынан кийин чекит коюлат.

Бир канча иреттik сан атоочторду санап жазууда акыркы араб цифрасынан кийин дефис коюлат да, алардын аралары үтүр менен ажыратылат: **1, 2, 3-класстын окуучулары...**

Иш кагаздарындагы бардык статистикалык маалыматтар араб цифрасы менен жазылат.

Татаал сан атоочтор адатта цифра менен жазылат. Ал эми сүйлөмдүн башындагы ар кандай сан атооч жазуу менен белгилениши зарыл: **“Жыйырма километр жол асфальтталды”**. Бирок: **“Жолдун 20 километри асфальтталды”**.

Көркөм стилде жана публицистикалык стилдин көркөм жанрларында тарыхый эмес фактыларды туюнтып сан атооч сөздөр жазуу менен белгиленет.

Араб цифрасы менен татаал сөздүн тутумундагы сан атоочтор да жазылат: **100 пайыз, 8-класс, 30-километр, 2000-жыл** ж.б.

Рим цифралары кошумча белгилерсиз иреттik сан атоочтук маанини туюнтайт. Бул цифра менен текстте конференция, форум, съезддердин катар номуру, жарым жылдыктын, токсондуктун ж.б. атальштары жазылат: **партиянын III съезді, I жарым жылдык, II чейрек, IV квартал, I бап, VI том** ж.б. Текстте пункттарды но-

мурлоо араб цифрасы менен аткарылат. Цифрадан кийин чекит коюлуп, баштук жасалат. Тизмелөөдө сан атоочтуң разряды ёссө, ал разряд сол жакка бир белги (тамга) жылуу менен жазылат.

Мисалы: **9. Трактор**

### **10. Автомобиль**

Номуурлоодо араб цифрасының караганда рим цифрасы жогору коюлат. Тексттин ири бөлүктөрү рим, андан бөлүнүп чыккан бөлүктөр араб цифралары менен белгиленет: **I главаның 3-бөлүгү**.

Рим жана араб цифралары конституция, мыйзам, токтом сыйктуу иш кагаздарда аралаш колдонулат.

**Даталарды** жазуу иш кагаздарында эки түрдүүчө аткарылат: 1) жыл, күн араб цифрасы менен, айдын атальшы жазуу менен берилет; 2) жыл, күн жана айдын аттары алты цифра менен жазылып, алардын атальштары чекит менен ажыратылат: **2000-жылдын 2-апрели** же **00.02.04**.

**Ташымалдоо.** Сапка батпай калган сөздүн бөлүгү экинчи сапка ташымалданып жазылат. Иш кагазының сапаттуу даярдалышында сөздөрдү ташымалдоого боло турган жана ташымалдоого болбой турган төмөнкү учурларды эске сактоо жана аткара билүү зарыл.

1. Сөздөр муунга бөлүнүшүү боюнча ташымалданат: **иши-ка-на-нын**. Бул сөзди ташымалдоонун үч варианты бар: **иши-кананын, иши-кананын жана иши-канана-нын**.

2. Жалгыз тамгадан турган муун саптын аягына калтырылбайт же жаңы сапка ташып өткөрүлбөйт: **а-кыл, сы-я**. Бул типтеги сөздөрдү ташымалдоого болбойт.

3. Созулма үндүүдөн турган муун саптын аягына калтырылбайт: **үү-лу**.

4. Эки муундун чегине жайгашкан үнсүздөр экиге бөлүп ташымалданат: **бак-ка, кас-са**.

5. Эки үндүүнүн ортосуunda үч үнсүзү бар өздөштүрүлгөн сөздөр эркин ташымалданат: **сес-тра, сест-ра**.

6. Орус тили аркылуу өздөштүрүлгөн **район** тибиндеги сөздөр **рай-он** формасында ташымалданат.

7. **Поэма** тибиндеги сөздөр эркин ташымалданат: **по-эма, поэ-ма**.

8. Кыргыз тилиндеги **бейакыл** тибиндеги приставкаларуу сөз курамы боюнча ташымалданышы мүмкүн: **бей-акыл**.

9. Баш тамгаларынан кыскартылган сөздөр ташымалданбайт.

10. Кыскартылган аты-жөндөр фамилиядан бөлүнүп жазылбайт: **Ч.Т.Айтматов**. Мындағы үч элемент дайыма сапта бирге жазылат.

11. Номенклатуралык кыскартылган сөздөр сан атооч сөздөн бөлүнүп жазылат: **2 кг, 220 В**.

12. Эки же үч компоненттүү шарттуу кыскартылган сөздөр ташымалданбайт: **ж.б., д.у.с.** Ал эми **ж.б.у.с.** тибиндеги шарттуу кыскартылган сөздөр жупташтырып ташымалданат: **ж.б. у.с.**

Калган учурда сөздөр жалпы негизде ташымалданат жана ташымалдоонун жолдору кыргыз тилинин орфографиялык эрежелеринде көрсөтүлгөн.

### 3. Тема жана тексттин жазылышы

Иш кагаздарынын атальшы анын темасы да болуп саналат. Алар төмөнкүчө жазылат:

1. Иш кагаздарынын атальшы машинкада же компьютерде баш тамгалар менен жазылат: **МҮНӨЗДӨМӨ, ӨЗДҮК БАРАКЧА, ЖАРЛЫК.**

2. Иш кагаздарынын атальштары ташымалданбайт.

3. Иш кагаздарынын атальштарынын аягына чекит коюлбайт.

4. Саны он тамгага жетпеген атальштар боштук менен жазылат: А К Т, К Е Л И Ш И М .

5. Иш кагаздарынын темалары узун болсо бир интервал менен 2-3 сапка бөлүнүп жазылат, бирок атальш ташымалданбайт. Мындай узун атальштардын саптарга бөлүнгөн бөлүктөрү маанилик өзгөчөлүктөрүн сактоосу зарыл. Мисалы:

#### МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ ЖӨНҮНДӨ Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

Бул мыйзамдын атальшы 2 сапка бөлүп жазылды жана ар бир саптагы бөлүктүн маанилери эки топко бириктирилди.

6. Текст менен теманын аралыгы тексттин интервалына жараша коюлат. Мисалы, текст бир жарым интервал менен жазылса, аны менен теманын аралыгы 3 интервал болот ж.у.с.

7. Тексттен кийин тема коюлса (келсе) да, экөөнүн аралыгы тексттин интервалынан эки эссе көп коюлат. Мисалы, текст эки интервал менен жазылса, аны менен кийинки тексттин темасынын аралыгы төрт интервал болот.

8. Иш кагаздарынын темалары (атальштары) документтин ортосуна жазылат.

9. Иш кагазынын тексти эки же андан көп беттен турса, барактын бети номурланат. Номурлоо үчүн араб цифрасы колдонулат.

Иш кагазынын биринчи бетине номер коюлбайт, бирок биринчи бет деп эсептелет. Номур беттүй ортосуна, кагаздын үстүнкү чөтинен 10 - 15 мм ылдый коюлат.

Номурдан кийин чекит же эки жагына дефис коюлбайт.

Өмүр баян, протокол, токтом, өздүк барак, өздүк иш сыйктуу иш кагаздарынын тексти барактын артына улантып жазылышы ыктымал. Адатта барактын артына жуп номер (2, 4, 6...) коюлат. Барактын үстүнөн жана астынан биринчи беттегидей талаача калтырылат. Ал

эми жуп номурлуу беттүн сол жагынан 8 миңден кем эмес, он жагынан 35 миң өлчөмүндө талаачалар калтырылат. Бул текстти бузбай тез тикмеге (скоросшивателге) көктөөгө мүмкүндүк берет.

Тексттеги айрым сөздөрдү, сез айкаштарын, сүйлөмдөрдү, зарыл болсо абзацты же чакан текстти бөлүп көрсөтүү зарылдыгы да болот. Машинкада тексттин тиешелүү бөлүгүн баш тамгалар менен жазуу, астын сыйзуу, сөзүү разрядка менен басуу, же эки түстүү тасманы пайдалануу аркылуу бөлүп көрсөтүүгө болот. Мисалы, буйруктун буйрук маанисингеги (...ДАЙИНДАЛСЫН, ...БОШОТУЛСУН ж.б.), протоколдогу окурманды багыттоочу (КҮН ТАРТИБИ, УГУЛДУ, ТОКТОМ КЫЛАТ ж.б.) сөздөр жалпы тексттен өзгөчөлөнүп жазылат.

Тексттин айрым тилдик каражаттарын бөлүп көрсөтүүдө компьютер, машинкада жасалуучу бөлүп көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнөн башка да, тамганы **караптып**, **курсив** менен, тамганын өлчөмүн **ЧОНДИЙУП** же кичирейтип ж.б.у.с. жазуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Демек, иш кагаздарынын сапаттуу жана эстетикалык жактан ынанымдуу аткарылышынын жаңы доору келди деп айтууга толук ишеним бар.

#### 4. Иш кагаздарындагы кыскартуулар

Иш кагаздарында кыскартылган сөздөр көп колдонулат. Кыскартылган сөздөрдү пайдаланууда адабий норманы сактоо, сөздөрдү тилдик эрежөлөрдин негизинде кыскартуу талап кылынат. Эл чарбасынын ар бир тармагына ылайык жана ошол тармактын иш кагаздарында керектелген кыскартуулар документтерде көп пайдаланылат. Ал эми ар башка тармактардын ортосундагы практикаланган иш кагаздарында жалпыга белгилүү кыскартууларды гана пайдалануу максатка ылайыктуу. Аныз иш кагазынын текстинин мазмунун үйрөнүү иши татаалдайт.

Тилде сөздөрдү кыскартуунун төмөнкүдөй ыкмалары белгиленген:

1. Татаал энчилүү аттардын курамындагы сөздөрдүн биринчи тамгалары алынып, баш тамга менен жазылат: Кыргыз Республикасы - КР.
2. Татаал сөздөр биринчи муундан кыскартылып, кыскартуу биритирилип жазылат: улуттук статистикалык комитет - улуттостатком.
3. Жогоруда белгиленген кыскартуулардын ыкмаларын аралаш пайдаланып да, татаал сөздөрдү кыскартууга болот: Ош мамлекеттик университети - Ош МУ.

Жогорудагыдай кыскартуулар аббревиатура деп аталат.

4. Иш кагазынын тилинде номенклатуралык кыскартуулар ётө кенири колдонулат. Мындай кыскартуулар өз ара экиге белүнөт:

а) жалпы аттын негизинде жасалган номенклатуралык кыскартуулар: километр - **км**, литр - **л**, сом - **с**.

Бул кыскартуулар кичине тамга менен жазылат;

б) энчилүү аттардын негизинде жасалган номенклатуралык кыскартуулар: Герц - **Г**, Ньютон - **Н**.

Мындай кыскартуулар баш тамга менен жазылат.

5. Шарттуу кыскартуулар илимий адабияттарда графикалык кыскартуулар деп да аталат. Бул топтогу кыскартуулар адамдын көрүү сезими аркылуу гана кабыл алышат. Шарттуу кыскартуулар сөзсүз чечмеленинг окулушу зарыл.

Шарттуу кыскартуулар аймактык, өндүрүштүк жана административныйлык бирдиктерди (**обл.** - облус; **ш.** - шаар(ы), **р-и** - район, **з-д** - завод, **к.** - көчө ж.б.), илимий кызметтари жана наамдарды (**акад.** - академик, **доц.** - доцент, **улук ил. кызм.** - улук илимий кызметкер ж.б.), календардык жана мэзгилдик мөөнөттөрдүн атальштарын (**ж.** - жыл, **б.з.ч.** - биздин заманга чейин), текстте көп кайталанган сөздөрдү (**б.а.** - башкача айтканда, **д.у.с.** - дагы ушул сыйктуу ж.б.) белгилөөдө көп керектелет. Мындай кыскартуулар иш кагаздарынын бардык түрлөрү үчүн жарамдуу болуп саналат.

Шарттуу кыскартылган сөздөрдүн бир тобу көптөгөн уюмдардын иш кагаздарды жүргүзүү боюнча нускамаларында жана жоболорунда көрсөтүлгөн. Демек, ар бир өндүрүштүк тармактын өзүнө таандык шарттуу (графикалык) кыскартуулары болот.

6. Иш кагаздарында шарттуу кыскартуулар төмөнкүдөй түрлергө бөлүнөт:

6.1. Тексттеги башка сөздөр менен айкашпаган шарттуу кыскартуулар:

**ж.б.** - жана башка;

**д.у.с.** - дагы ушул сыйктуу;

**ж.б.у.с.** - жана башка ушул сыйктуу;

**б.а.** - башкача айтканда;

**т.а.** - тактап айтканда ж.б.

6.2. Иллюстрацияларды, бетти, тексттин бөлүктөрүн белгилөөдө колдонулган шарттуу кыскартуулар:

**табл.** - таблица;

**б.** - бет;

**ст.** - статья;

**сүр.** - сүрөт;

**(а.к.)** - артын караңыз;

**п.** - пункт ж.б.

6.3. Даталарды белгилөө үчүн колдонулган шарттуу кыскартуулар:

**ж.** - жыл;

**б.з.** - биздин замандын;

**б.з.ч.** - биздин заманга чейин;

**к.** - кылым;

**эски ст.** - эски стиль (боюнча);

**жаңы ст.** - жаңы стиль (боюнча) ж.б.

Бул кыскартуулар, негизинен, тарыхый адабияттарда кездешет жана колдонулат.

6.4. Цифра менен белгиленген сан атоочторго айкашып келген шарттуу жана номенклатуралык кыскартуулар:

**с.** - сом;

**км** - километр;

**см** - сантиметр;

**т.** - тыйын;

**Г** - герц;

**В** - волт ж.б.

6. Сан атооч шарттуу кыскартуулар:

**млн.** - миллион;

**млрд.** - миллиард.

7. Уюмдардын, партиялардын, мамлекеттердин аталыштарынан жасалган аббревиатуралар:

**КР** - Кыргыз Республикасы;

**КРдин ИИМи** - Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги;

**БГУ** - Бишкек гуманитардык университети;

**ЭрК** - "Эркин Кыргызстан" прогрессивдүү-демократиялык партиясы ж. б.

Кыскартылган сөздөр иш кагаздарын даярдоодо убакытты үнөмдөө үчүн мааниси зор. Бирок иш кагазынын текстиндеги сөздөрдү, эңчилүү аттарды баш аламан кыскарта берүү андагы ойду так жана тез түшүнүүгө тоскоолдук кылат. Тактап айтканда, иш кагазынын ар бир түрү жалпы кабыл алынган жана өзүнө ылайыкташкан кыскартуулар менен аббревиатураларды гана колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.

## **ИШ КАГАЗДАРЫНЫН ТЕКСТТЕРИН ТҮЗҮҮ**

### **1. Иш кагаздарынын реквизиттери**

Иш кагаздарын даярдоодо жалан, эле укуктук норманын так чагылдырылышы гана мааниге ээ эмес. Айрыкча уюштуруу-буйруучу иш кагаздарынын (УБИ) аткарылуу сапатын жөнгө салуучу түрдүү реквизиттер да зарыл. Реквизиттердин иш кагаздарында туура жана толук берилиши анда белгиленген иш чаралардын убагында сапаттуу аткарылышына өз таасирин тийгизет.

Иш кагаздарынын реквизиттери Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1995-жылдын 25-августундагы №370 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын башкарну ишин документациялык камсыздоо (иш кагаздар) боюнча типтүү инструкцияда" көрсөтүлгөн. Ал реквизиттер төмөнкүлөр:

1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби;
2. Уюмдун эмблемасы;
3. Уюмдун алган сыйлыгынын сүрөтү;
4. Уюмдун жалпы классификатор боюнча коду;
5. Башкарду иш кагазынын жалпы классификатор боюнча коду;
6. Министрликтин же ведомствоонун аталышы;
7. Мекеменин аталышы;
8. Түзүмдүк тармактын же бөлүмдүн аталышы;
9. Байланыш ишканасынын индекси, почта жана телеграф дареги, телетайп номуру, телефондыктын коду, телефон номуру, банктагы бет эсеби;
10. Иш кагаздын түрүнүн аты;
11. Дата (жыл, күн, ай);
12. Катар номуру (индекси);
13. Иш кагазынын келген датасына жана индекске шилтеме;
14. Түзүлгөн же басылган жайы;
15. Иш кагазынан пайдаланууну чектөөчү белги ("Кызматта пайдалануу үчүн", "Жашырын", "Өтө жашырын");
16. Иш кагазын алуучу (адресат);
17. Бекитүү (тастыктоо) белгиси;
18. Макулдук белги. Чечим (резолюция);
19. Тексттин аталышы (темасы);
20. Көзөмөлдөө жөнүндө белги;
21. Текст;
22. Тиркеменин бар экендиги жөнүндө белги;
23. Колу;
24. Макулдашуу грифи;
25. Макулдук белги (виза);
26. Мөөр;
27. Көчүрмөнүн күбөлөндүрүлгөндүгү тууралу белги;
28. Аткаруучунун аты-жөнү, телефон номуру;
29. Иш кагазынын аткарылгандыгы жана анын иш кагаздар көктөмөсүнө (делого) жиберилгендиги жөнүндө белги;
30. Иш кагазындагы маалыматтардын машинага өткөрүлгөндүгү жөнүндө белги;
31. Иш кагазынын келип түшкөндүгү жөнүндө белги.

Иш кагаздарынын ар бир түрү жогорудагы белгилердин бардыгын пайдаланбайт. Ар бир иш кагазы зарылдыкка жараша тиешелүү белгилер менен гана жабдылат.

Иш кагаздарын даярдоодо жана жазууда милдеттүү реквизиттердин курамы зарылдыкка жараша башка реквизиттер менен да толуктальши мүмкүн.

Мамлекеттик стандарт (МАМСТ) сунуш кылган белгилердин бланкта загылдырылышы башкарду аппаратынын ишин женилдетет, эмгек

маданиятын жогорулатат, ар кандай маалыматтарды алууну тездет жана иш кагазына коюлган эстетикалык талапка жооп берет.

## 2. Иш кагаздарынын бланкы

Иш кагаздарын даярдоодо бланктарды колдонуу башкарну иш-мердигинин маданиятын жогорулатат. Андагы маалыматтарга расмий мунөз берет. Иш кагазында көрсөтүлгөн иш чараларды аткарууны жөнгө салат жана аны андан ары пайдаланууну женилдетет.

МАМСТ же азыркыча бирдиктүү мамлекеттик нуска бланктардын эки түрүн сунуш кылат: 1) жалпы бланк жана 2) каттар үчүн бланк.

Жалпы бланктарда иш кагазынын атальышы гана көрсөтүлөт. Мисалы: акт, өмүр баян ж.б.

Каттар үчүн бланкта негизги белгилердин 1-12-пункттары сөзсүз түрдө киргизилет.

Ар кандай бланк машинкада жана компьютерде кара түстө, колдо көк же кырмызы (фиолет) түстөгү сия менен гана толтурулат.

Бланк үчүн талаачалар төмөнкүдөй өлчөмдө калтырылат: алды жагынан: сол жак четтөн - 35 мм; он жак четтөн - 8 ммден кем эмес; жогор жагынан - 20 мм; төмөн жагынан - А4 форматы үчүн 19 ммден кем эмес; А5 форматы үчүн - 16 ммден кем эмес; арт жагынан: сол жагынан - 8 ммден кем эмес; он жагынан - 35 мм.

Жогорку жана төмөнкү талаачалардын өлчөмдөрү өзгөрүүсүз калат.

Жалпы бланктарда ведомствонун же мекеменин атальышы, иш кагазынын атальышы, даярдалган убактысы, номуру, документтин түзүлгөн жана чыгарылган жери көрсөтүлүшү зарыл. Жалпы бланктын үлгүсү төмөнкүдөй болот:

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙЫЛ ЖАНА СУУ ЧАРБА МИНИСТРИЛИГИ		0000000 0000000
КОЛЛЕГИЯНЫН ТОКТОМУ <u>00.00.00</u> № 00 (датасы)		
Бишкек шаары (тексттин атальышы)		
(текст)		
_____		
_____		
_____		
Коллегиянын төрагасы Катчы	(көлү)	А.Акматбеков З.Бегалиев
A4 (210 × 297)*		

\*Эскертуү: А4 барактын форматы. Иш кагазын аткарууда бул жазуу белгilenбейт.)

МАМСТ - 6.38.90 бланктардын ар бир түрү үчүн реквизиттерди жайгаштыруунун эки вариантына - бурчтук жана узата жазууга жол берет.

Реквизиттерди бланкка бурчтук формада жазуу көп колдонулат жана ал белгилер бланктын жогорку сол жана он бурчтарына гербдин эки жагына жайгаштырылат:

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРИНИН



АППАРАТ  
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

720003, Бишкек ш., Өкмөт Үйү  
200 \_\_\_\_ -ж. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

720003, г. Бишкек, Дом Правительства  
№ \_\_\_\_\_

Ал эми реквизиттерди бланкка узата жазуу вариантынын үлгүсү төмөнкүдөй:



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК СТАТИСТИКА КОМИТЕТИ  
NATIONAL STATISTICAL COMMITTEE OF KYRGYZ REPUBLIC

374, Frunzestr.,  
Bishkek city, 720033  
Kyrgyz Republic

Phone: 66-40-38  
Fax: (331-2) 220-759, 660-138

200 \_\_\_\_ -ж. « \_\_\_\_ » - \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

Жогорудагы бланктарда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби реквизит катары пайдаланылды. Айрым уюм, мекеме жана иш-каналар республиканын гербинин ордуна өздөрүнүн эмблемасын реквизит катары пайдаланышат. Буга Бишкек шаарынын мэриясынын бланкын мисалга көрсөтүүгө болот:

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

Бишкек  
шаарынын  
герби

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Бишкек шаарынын мэриясы

Мэрия города Бишкек

720001, Бишкек ш.  
Чуй проспектиси, 166

тел. (3312)61-11-11  
факс. (3312) 66-06-21

720001, г. Бишкек  
проспект Чуй, 166

200 \_\_\_\_ -ж. « \_\_\_\_ » - \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

Жогорудага бланктарда реквизиттер кыргыз-орус жана кыргыз-англис тилдеринде жазылган. Мамлекеттик бирдиктүү нускада реквизиттик аталыштардын мамлекеттик тилдегисин бурчтук жазууда бланктын сол жак бурчуна, узата жазууда мамлекеттик гербдин же уюмдун эмблемасынын астына биринчи жазылышы көрсөтүлгөн.

Уюмдардын бланктарында республиканын, уюмдардын аталыштары, даректери мамлекеттик жана орус тилдеринде жазылат. Ал эми акыркы мезгилде бул талаптын чөйрөсү қенеийп, кыргыз-орус-англис тилдериндеги бланктар да колдонулууда. Буга Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын бланкын көрсөтүүгө болот.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ  
МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ БОЮНЧА  
УЛУТТУК КОМИССИЯ



НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЯЗЫКУ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

NATIONAL COMMISSION ON STATE LANGUAGE  
AT THE PRESIDENT OF KYRGYZ REPUBLIC

720003, Бишкек ш., Өкмөт Ўү  
г. Бишкек, Дом Правительства  
Bishkek, Government House

Тел.: 22-84-18, 22-87-26  
Факс: 21-89-22

№ \_\_\_\_\_

200 \_\_\_\_ - ж. « \_\_\_\_ » - \_\_\_\_\_

Кызматтык иш кагаздары А4 (210×297 мм) жана А5 (148×210) форматтарындагы басмаканалык ыкма менен басылган жана МАМСТ 9327-60тын талаптарына толук жооп берген бланктарга жазылат. Иш кагаздарынын айрым түрлөрү үчүн А3 (297×420) форматтарын пайдаланууга уруксат берилет.

Бланктагы чектөөчү белгилердин жана бурчтуктардын ичине дата, индекс (катар номуру), тексттин темасы, иш кагазын тескөөгө алуунун белгилери жазылат. Мындай чектөөчү белгилер МАМСТ 6.38 - 90 тарафынан төмөнкүдей өлчөмдө белгиленген: сол жактан 20-35 мм, он жактан 8 ммден кем эмес, жогор жагынан 10 ммден кем эмес, төмөн жагынан 8 ммден кем эмес.

Уюмдун бланкы жок болсо иш кагазына уюмдун штампы басылат.

Бланктагы жазуулар кара боёк менен басылат. Бланк ак түстөгү кагазга даярдалат. Андагы республиканын, министрликтин же анын түзүмүнүн, уюмдун аталышы баш тамгалар менен жазылат жана алар маанилүүлүгүнө жараша түрдүү өлчөмдөгү шрифттер менен жазылат.

### 3. Иш кагазынын текстинин аталышы

Иш кагазынын текстинин аталышы, тактап айтканда, тексттин аннотациясы бланктын реквизиттеринен кийин сол жак бурчка, тексттин сабынын узундугунун үчтөн бириңен ашпаган узундукта жазылат. Иш кагазынын текстинин аталышы мүмкүн болушунча көлөмү боюнча кыска, мааниси боюнча сыйымдуу болушу талап кылынат. Мисалы: **Студенттерге стипендия берүү жөнүндө.**

Иш кагазынын текстинин аталышы иш кагазынын аты менен грамматикалык жактан айкашып турруусу зарыл. Мисалы, буйрук өзүнүн текстинин аталышы менен төмөнкүчө айкашуусу мүмкүн: **Студенттерге стипендия берүү жөнүндө (буйрук).**

Эгерде иш кагазында текстеш бир канча маселе чагылдырылса, анда иш кагаздын текстинин аталышы жалпылаштырылат. Мисалы, уюмдун жетекчиси кол койгон буйрукта Ноорузду өткөрүү боюнча бир канча маселе каралышы (майрамды өткөрүү датасы, жери, уюштуруу комиссиясынын курамы, өртө каршы көрүлүүчү жана коомдук тартипти сактоо чаралары, жооптуу адам ж.б.) ыктымал. Ушул маселелер жалпыланып, документке **Ноорузду өткөрүү жөнүндө** деген аталаш берүү жетиштүү.

Көлөмү чоң же бири-бири менен логикалык жактан байланышпаган бир нече маселелерди чагылдырган иш кагаздарынын текстинин темалары бир канча темачалардан туршуу мүмкүн жана алар барактын сол жакқы бөлүгүнө жазылат.

A4 форматындагы бланктарда тексттин темасы көрсөтүлөт. A5 форматындагы иш кагаздарда жана телеграмма, телефонограммаларда тексттин темасы көрсөтүлбөйт.

### 4. Иш кагаздарын жөнөтүү

Иш кагаздарынын көбүнчөлүк кызмет каты формасында уюм тарабынан жеке адамдарга же башка уюмдарга жиберилет.

Иш кагаздарын жөнөтүүдө төмөнкүчүн учурларды эске алуу зарыл:

а) эгерде иш кагаз кайсы бир уюмдагы конкреттүү адамга жиберилсе, мекеменин, анын түзүмдүк бөлүмүнүн жана алуучунун кызматынын атальштары атооч жөндөмөсүндө, алуучунун фамилиясы барыш жөндөмөсүндө жазылат:

Кыргыз Республикасынын  
Президентинин Администрациясы

Уюштуруу иштери жана  
мамлекеттик башкаруу  
саясаты бөлүмү

Агрардык саясат секторунун  
башчысы  
А.К. Касмалиевтеге

Иш кагазы жогорудагыдай көп түзүмдүү уюмга жиберилсе, ар бир түзүмдүн атальышы баш тамга менен башталат жана түзүмдүк атальштардын аралары 2 интервал менен ажыратылат.

Иш қагазын алуучунун аты-жөнү акыркы түзүмгө улай, өзүнчө жазылат;

б) иш кагазы уюмдун жетекчисине жиберилсе, ошол мекеменин (же түзүмдүн) атальышы алуучунун кызматынын курамы менен кошо жазылат:

Кыргыз Республикасынын  
тышкы соода жана  
өнер жай министри  
Э. К. Өмүралиевге

в) иш кагазы текстеш бир канча уюмдарга жөнөтүлгөндө, ар бир алуучу өзүнчө даана жазылат:

Кыргыз Республикасынын  
ички иштер министрилигине

Кыргыз Республикасынын  
улуттук коопсуздук министрилигине

Кыргыз Республикасынын  
Башкы прокуратурасына

г) жөнөтүлүүчү иш кагазында 4төн ашык дарек болбоого тийиш. Мындай кызмат каттарынын 2, 3, 4-нускаларынын “**көчүрмө**” деген белги коюлбайт. Ал каттардын ар бир нускасына жетекчи кол коёт.

Иш кагазы 4төн көп дарекке жиберилсе, атайын тизме түзүлүп, ар бир иш кагазына бир гана дарек жазылат. “Алуучу” (“Адресат”) деген реквизиттин курамына почта дареги кошо жазылат. Мындай почта дареги өкмөттүк жана ведомстволук мекемелерге, туруктуу иштеген корреспонденттерге жазылбайт.

д) иш кагаздары жараптарга жиберилгенде, адегенде почта дареги, андан кийин аты, атасынын аты коюлат, фамилия жазылат.

720006, Бишкек - 6  
Эркиндик бульвары, 9

З. Ж. Молдалиевге

Иш кагаздарын алуучулардын аты жана атасынын аты кыскартылып, фамилиядан мурда жазылышы кыргыз тилинин мыйзам ченемдүүлүгүнө туура келет: **Т.К.Керимкулов**.

Күттүктоолордо, мааракелерге чакырууда катты алуучунун аты жана атасынын аты чечмеленип берилиши да мүмкүн: **Зарлык Үмөтович**.

## 5. Иш кагазына дата қою

Ар кандай иш кагазы жетекчи кол койгон датадан баштап, ал эми мыйзамдар, жарлыктар жарыяланган күндөн баштап расмий күчкө ээ. Ошондуктан ар кандай мыйзамдын акыркы абзацы “**Бул мыйзам жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет**” деп белгиленет.

Иш кагазынын датасы деп ага кол коюлган күн эсептелет жана өзүнчө реквизит катары бланктын тиешелүү жерине же тиешелүү графага жыл, күн, ай белгиленет.

Иш кагазынын датасы төмөнкүчө жазылат:

а) иш кагазынын көбүндө жыл, күн, айдын санактары жана аттары (тагыраак айтканда, айдын календардык катар номуру) экиден цифра менен араларына чекит коюлуп жазылат. Жылдын акыркы эки цифры алынат. Мисалы: **2000-жылдын 4-апрели - 00.04.04** болуп жазылат. Мында 00 - 2000-жыл, 04 - төртүнчү число жана кийинки 04 - апрель айы. Иш кагаздарынын датасын ушул тартилте жазуу кыргыз тилинин мыйзам ченемдүүлүгүнө дал келет.

Буйрук, чечим, протокол жана финансыйлык иш кагаздарда дата коюунун сөз-цифра ыкмасы пайдаланылат: **2000-жылдын 4-апрели**.

Нотариаттык күбөлөндүрүү иш кагаздарында датанын сөз менен толук жазылыши талап кылышат: **Эки мицинчи жылдын төртүнчү априли**.

Датаны “**4-апрель 2000-жыл**” формасында белгилөө ката болуп саналат.

Жыл санактары ар башка болгон мамлекеттердин ортосунда түзүлгөн келишимдерге эки түрдүү жыл санактары сөзсүз көрсөтүлүшү талап кылышат. Мисалы, Кыргыз Республикасынын элге билим берүү министрлиги менен Иран Ислам Республикасынын маданият жана жогорку билим берүү министрлигинин ортосундагы 1993-жылы кол коюлган меморандумга төмөнкүчө дата коюлган:

### 14-статья

...1993-жылдын 21-октябрьнда, бул хижранын 1372-күн жылынын Мехр айынын 29-күнүнө туура келет. Бишкек шаарында эки нускада, ар бири кыргыз, орус жана фарсы тилдеринде түзүлдү, мында бардык тексттер бирдей күчкө ээ.

## 6. Иш кагаздарын күбөлөндүрүү

Иш кагаздарын уюмдун жетекчиси же анын автору күбөлөндүрүүгө тийиш. Коюлган кол (подпись) күбөлөндүрүүнүн негизги реквизити болуп саналат. Иш кагазынын өзгөчөлүгүнө жараша аны күбөлөндүрүүдө уюмдун мөөрү да пайдаланылат.

Кызматтык иш кагаздарынын бардыгына жана алардын көчүрмөлөрүнө кол коюлууга тийиш.

Айрым иш кагаздары бир канча нускада даярдалып, башка даректерге жиберилет. Мындай учурда уюмда калтырылган нускага гана жетекчинин колу коюлуп, калган нускаларга аткаруучу кызматкер ырастoo белгилерин кооп, зарыл даректерге жибере алат. Ырастoo белгиси "Анык" деп белгilenет жана аткаруучу кызматкер иш кагазына өз колун коёт. Мындай иш кагазына колдун факсимилеси коюлса да болот.

"Колу" реквизити үч бөлүктөн турат: 1) уюмдун жетекчисинин аткарған кызматы; 2) жетекчинин колу; 3) жетекчинин аты-жөнү. Бул реквизиттин үч элементи удаалаш жазылат:

Деректир

(колу)

А. К. Тилеков

Бланкка жазылган иш кагаздарында кызматтын атالышына уюмдун атальышы кошуулуп жазылбайт. Анткени уюмдун атальышы бланктын баш жагында өзүнчө реквизит катары көрсөтүлгөн.

Иш кагазы актай кагазга толтуруулганда ага кол койгон жетекчинин кызматынын атына уюмдун толук атальышы кошулат:

«Кыргыз Тусу» газетинин  
башкы редакторунун  
орун басары

(колу)

Д. Ф. Юсупов

Иш кагазынын текстиндең баяндалган маалыматка бир нече адам жооптуу болсо, анда ал иш кагазына экиден кем эмес адам кол коёт жана алар ээлеген кызматына жараша тикесинен жайгаштырылат.

Деректир  
Башкы бугалтыр

(колу)

(колу)

А. К. Тилеков

И. К. Асанова

Мүнөздөмө, протокол ж.б.у.с. иш кагаздарына, жетилүү аттестаттарына, финанссылык кириш жана чыгыш ордерлерге экиден кем эмес жетекчи кол коёт.

Кызмат даражалары барабар рангадагы кызмат адамдарынын коюлган колдору бирдей деңгээлге жайгаштырылат. Мындай учурда кызматтын атальышынын астына кол коюлат жана ал чечмеленет:

Иш кагаздарын жүргүзүү  
секторунун башчысы  
(колу) С. Ж. Байгазиева

Котормо секторунун башчысы  
(колу) М. Т. Абдиева

Мындай иш кагаздар, адатта, бланкка даярдалат.

Эки уюмдун жетекчилери кол коюучу иш кагаз актай баракка даярдалат жана "Колу" реквизиттери бирдей деңгээлге жайгаштырылат.

Мында чакырган тарап биринчи колонкага белгиленет же кол койгон жетекчилердин фамилияларынын биринчи тамгаларынын алфавиттик орду чечүүчү мааниге ээ болушу керек:

Кыргыз Республикасынын  
тышкы иштер министри  
(*колу*) М. С. Иманалиев

Кыргыз Республикасынын  
саламаттык сактоо министри  
(*колу*) Т. С. Мейманалиев

Иш кагазынын долбооруна киргизилген кызмат адамы кол коюу учурунда жок болсо, ал иш кагазына анын орун басарларынын бири же ал кызматты убактылуу аткарып жаткан жооптуу адам кол көй алат. Мындаид кол коюунун үч варианты бар жана алар төмөнкүдөй аткарылат:

1) кызмат орунду көрсөткөн элементтен мурда кыйышкысызык коюуп, орун басар же ошол кызмат милдетин убактылуу аткаруучу кол койсо болот:

/ Министр

(*колу*)

Т. М. Алыкулов

2) кызмат орунду көрсөткөн элементтен кийин “үчүн” жандоочун улап жазуу менен орун басар же ошол кызмат милдетин аткаралган адам кол көй алат:

Министр үчүн

(*колу*)

Т. М. Алыкулов

3) уюмдун жетекчиси кол коюу учурунда жок болсо, иш кагаздын “Колу” реквизитине кызмат орунду көрсөткөн башка аталаш (мисалы: орун басардын кызмат орду) көрсөтүлөт. Мындаид учурда кызмат орунду көрсөткөн элементтен мурунку кыйышкысызык жана андан кийин колдонулуучу “үчүн” жандоочу пайдаланылбайт:

Министрдин биринчи  
орун басары

(*колу*)

Т. И. Кыштобаев

“Колу” реквизитинде “**Министрдин милдетин аткаруучу**”, “**Ректордин милдетин убактылуу аткаруучу**” деген сыйктуу реквизиттик элементтер колдонулбайт, анткени кызмат тартиби боюнча уюмдун жетекчиши жок убакта орун басарлар жетекчинин милдеттерин аткарып калат.

Расмий комиссиялар түзгөн иш кагаздар (мисалы: протокол, акт ж.б.) актай кагазга даярдалат. Мындаид иш кагаздарын күбөлөндүрүүдө ошол комиссиянын төрагасы, мүчөлөрү фамилияларынын алфавит тартиби боюнча кол коюшат. Комиссиянын чечимине макул болбогон мүчө “Чечимге макул эмесмин” же “Чечимдин 3, 6-пункттарына макул эмесмин” деген сыйктуу түшүндүрмө менен кол койсо болот:

Комиссиянын төрагасы	(колу)	У. Илязов
Мүчөлөрү	(колу)	С. Абыгулов
	(колу)	Ж. Бердиев
	(колу)	Д. Тилеков
Комиссиянын чечиминин 6-пунктуна макүл эмесмин.		
	(колу)	Ж. Данияров

Мындай комиссиялардын мүчөлөрүнүн саны так эсептүү (3, 5, 7 ж.б.) болот.

Өзгөчө күбөлөндүрүүнү талап кылган протокол, күбөлүк, өткөрмө ж.б.у.с. иш кагаздарына гербдүү мөөр басылат. Мындай иш кагаздарынын катарын финанссы-чарбалык иш кагаздар да толуктайт. (Мындай иш кагаздарынын тизмеги 2-тиркемеде көрсөтүлгөн).

Иш кагазына басылган мөөр ага кол койгон адамдын кызматынын атальышынын бир бөлүгүн жана койгон колун басып туруга тийиш.

Мөөрдөгү гербдин сүрөтү жана уюмдун атальышын тууңткан сөз-дөрдүн тамгалары иш кагазына так түшүүсү талап кылынат.

“Колу” реквизитидеги коюлган кол иш кагазында өтө чон маанигэ ээ. Ошондуктан ар бир жетекчи, мамлекеттик мекеменин кызматкери жана ар бир жаран дайыма бирдей кол коюуга жетишүүсү зарыл.

## 7. Иш кагазын макулдашуу

Иш кагаздардын даярдалган долбоорлору кол коюшуулардын алдында анын текстинде козголгон маселенин аткарылышына таламдаш болгон министрликтер, түзүмдүк бөлүктөр жана айрым кызмат адамдары менен макулдашылууга тийиш. Бул процесс ал адамдардан иш кагазынын мазмунуна макул экендигин ырастоо үчүн жасалат.

Иш кагазын макулдашуу ички макулдашуу жана тышкы макулдашуу болуп бөлүнөт.

Ички макулдашуу иш кагазынын мекемеде калуучу нускасына “Колу” реквизитинен кийин коюлат. Ал “Макулмун”, “Карши эмесмин” деген сыйктуу грифтер менен белгиленет жана макулдук берген же каршы болгон адамдын аткарған кызматы, колу жана анын чечмелениши, макулдук берген датасы кошо көрсөтүлөт.

Ички макулдашуунун үлгүлөрү төмөнкүдөй:

Декан	(колу)	Ж. Алтымышев
Макулмун		
Кесиптик бирлик уюмунун		
терагасы	(колу)	C. Идинов
00.05.04		

Иш кагазын макулдашууга эки жана андан көп кызмат адамдары

кол койсо, алардын “Колу” реквизиттери бирдей дөңгөлгө жайгаштырылат:

Ректордун тарбиялык  
иштер боюнча  
жардамчысы

(*колу*)

Д. Исаев

Макулмун  
Окуу иштери боюнча  
проректор  
(*колу*) З. Алыбаев

Макулмун  
Сырттан окуу иштери  
боюнча проректор  
(*колу*) Б. Шамшиев

00.05.04

00.06.04

Тышкы макулдашуу иш кагазындагы “Колу” реквизитинин астына  
“МАКУЛДАШЫЛДЫ” деген гриф коюлат, макулдук берген адамдын  
кызмат орду көрсөтүлөт, колу коюлуп, ал чечмеленет жана макулда-  
шылган дата көрсөтүлөт.

Кыргыз Республикасынын  
билим, илим жана маданият  
министридин биринчи  
орун басары

(*колу*)

Т. Табылдиев

### МАКУЛДАШЫЛДЫ

Маданият кызматкерлеринин  
республикалык кесиптик бирлик  
комитетинин төрайымы  
(*колу*) А.Б.Кыдыраева

00.06.04

Тышкы макулдашуу коллегиалдуу орган тарабынан жүргүзүлсө,  
“МАКУЛДАШЫЛДЫ” грифи коюлуп, андан кийин уюмдун отуру-  
мунун протоколунун атальшы, номуру, датасы көрсөтүлүп, иш кага-  
зынын “Колу” реквизитинин астына сол жак бурчка жазылат.

Деректир

(*колу*)

С. Жайнаков

### МАКУЛДАШЫЛДЫ

Мектептин кесиптик  
уюмунун отурумунун  
протоколу

00.03.04 № 6

Иш кагазынын мазмуну эки жана андан көп тараптын кызыкчылыгына тиешелүү болсо “Макулдашуу” грифи өзүнчө баракка жазылат. Анын реквизиттери жана формасы төмөнкүдөй:

Кыргыз Республикасынын айыл жана  
сүү чарба министрлиги менен  
Кыргыз Республикасынын саламаттык  
сактоо министрлигинин 2000-жылда айыл  
жеринде биргелешип аткаруучу иштеринин

### МАКУЛДАШУУ БАРАГЫ

#### МАКУЛДАШЫЛДЫ

Кыргыз Республикасынын  
айыл жана сүү чарба  
министринин орун басары  
(*колу*) Б. Тилеков

00.00.00

#### МАКУЛДАШЫЛДЫ

Кыргыз Республикасынын  
саламаттык сактоо  
министринин орун басары  
(*колу*) А. Ишенов

00.00.00

A4 (210x297)

Макулдашуу барагы ар бир тарап (мекеме) үчүн экиден нускада даярдалат жана ал нускалардын укуктук күчтөрү барабар болот.

Макулдашуу барагы тараптардын гербдүү мөөрү менен ырасталат.

Иш кагазынын текстинин мазмунуна макул болбогондо, сын пикирлер өзүнчө баракка жазылат жана “Колу” реквизитинин астына сол жак бурчка төмөнкүдөй белгиленет:

Деректир ( *колу* ) Б. Токторов

Токой тармагынын  
кызметкерлеринин республикалык  
кесиптик бирлик  
комитетинин төрагасы  
(*колу*) Н. С. Саалиев

Сын-пикирлер тиркелет (3 бет)

00.06.04

Иш кагаздарын макулдашуу башкаруу ишинде кенири колдонулат жана ал козголгон маселени кызыккан уюмдар менен бирдикте чечүүниң жалгыз жолу болуп саналат.

Макулдашууну талап кылуучу иш кагаздар тиешелүү адамдар менен макулдашылгандан кийин гана укуктук күчкө ээ болот.

## 8. Иш кагазын бекитүү

Иш кагаздарынын айрымдары бекитүүнү талап кылат жана ал иш кагазы бекитилгендөн кийин гана укуктук күчкө ээ болот.

Иш кагазын бекитүү эки түрдүү жол менен ишке ашырылат: 1) токтом, чечим, буйрук менен; 2) БЕКИТИЛДИ (БЕКИТИЛГЕН), БЕКИТЕМИН деген грифтин бириң коюу менен. Мисалы, ушул эмгекти жазууда пайдаланылган “Кыргыз Республикасында башкарууну документ менен камсыз кылуу (иш кагаздарын жүргүзүү) боюнча типтүү нускоо” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1995-жылдын 25-августундагы № 370 токтому менен бекитилген. Ал эми уюмдун ичинде пайдаланылган иш кагаздарынын бир тобун уюмдун жетекчisi (же анын орун басары) бекитет.

БЕКИТИЛДИ грифи менен бекитилген иш кагазынын үлгүсү төмөнкүдөй:

Кыргыз Республикасынын  
Өкмөтүнүн 1995-жылдын  
25-августундагы № 370  
токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын  
башкаруу ишин документациялык  
камсыздоо (иш кагаздарын жүргүзүү) боюнча  
ТИПТҮҮ НУСКОО

A4(210x297)

Иш кагазын мындай бекитүүдө БЕКИТИЛГЕН сөзү кичине тамга менен жазылат (орус тилиндеги мындай реквизитте **утверждена** грифи сүйлөмдүн башында келгендиктен, баш тамга менен жазылат).

Иш кагазын бекитүү коллегиалдуу чечим менен аткарылса, бекитүү реквизитинин элементтери төмөнкүдөй аткарылат:

БЕКИТИЛДИ  
Кыргыз Республикасынын  
билим, илим жана маданият  
министрилгинин коллегиясынын  
токтому  
00.06.04 № 11

Иш кагазын конкреттүү кызмат адамы бекитсе, бекитүү грифи БЕКИТЕМИН сөзүнөн, бекитүүчүнүн кызматынын атальышынан, койгон колунан, анын чечмеленишинен жана датадан турат.

БЕКИТЕМИН  
Кыргыз Республикасынын  
коргоо министри  
(колу) Э. Т. Топоев  
00.06.04

Иш кагазын бекитүү грифи документтин жогорку он жак бурчунада белгиленет. БЕКИТЕМИН, БЕКИТИЛГЕН элементтери тырмакчага алынбайт жана баш тамгалар менен жазылып, грифтин башка элементтеринен даана бөлүп көрсөтүлөт. -

Зарылдык болсо, иш кагазын бекитүү грифи уюмдун гербдүү мөөрүү менен ырасталышы мүмкүн.

Жетекчи жок мезгилде бекитүү грифине анын орун басарлары кол көй алат. Мынрайттарда иш кагазын күбөлөндүрүү эрежелери аткарылып зарыл.

Бекитиле турган иш қағаздарының болжолдуу тизмеси 3-тиркемеде көрсөтүлдү.

## 9. Иш кагазындағы белгилер

Иш кагаздарына белгилер келип түшүү, өтүү жана аткарылуу стадиясында коюлат, башкача айтканда, иш кагаз уюмга келгенде кеңсе кызматкери же катышы койгон өтүү стадиясында тишелүү кызматкер изилдеп-үйрөнгөндө жана аткарылуу стадиясында ошол иш кагазында айтылган ой-пикирдин аткарылып бутүп, көктөмөгө жиберилгендиги жөнүндөгү белгилер коюлушу зарыл. Иш кагаздарын белгилөө андагы талап кылышынан же баяндалган иш чаранын тез жана так аткарылышына шарт түзөт. Ошондуктан башкаруу ишинде иш кагаздарын белгилөөгө көнүл буруу зарыл.

**Кириү каттоо номуру** иш кагаз уюмга келип түшкөндө же кимдир бирөө тарабынан алынганда коюлат. Ал номур уюмдун түзүмдүк бөлүмүнүн шарттуу белгисинен, номенклатура боюнча көктөмөнүн номурунан жана иш кагазын каттоонун катар номурунан турат. Мисалы, 05-2 / 210 деген индекс иш кагазына коюлду дейли. Мында 05 уюмдун түзүмдүк бөлүмүнүн, 2 номенклатура боюнча көктөмөнүн, 210 иш кагазынын каттоодогу катар номуру.

Чыгуу каттоо номуру да кирүү каттоо номурунун элементтерине окшоо болот.

Берилген суроолорго жооп жазылган каттарда жооп берилип жаткан иш кагазынын номуру жана датасы көрсөтүлөт: № 01-14. 00.06.04. Бул маалыматтар бланктын белгиленген жерине коюлат.

Тиркеме бар экендиги жөнүндө белги. Кызматтык иш кагаздарынын айрымдары тиркемелер менен коштолот. Тиркемелер иш кагазынын текстинин мазмунуна кошумча маалыматтарды киргизет. Мисалы:

лы, жумушка жаңы киргөн адам билими жөнүндөгү иш кагазынын көчүрмөсүн тиркеме катары арызга кошо тиркесе болот:

Атайын билим жөнүндөгү  
кубөлүктүн көчүрмөсүн тиркеймин (1 бет)

00.05.04

(колу)

Т. Жакшылыков

Мындаи тиркеме иш кагазынын "Колу" реквизитинен мурда белгиленет.

Тиркелүүчү материал бирөө болсо, ага катар номур коюлбайт. Ал эки жана андан ашык болсо, тиркемелер катар номур менен белгиленет, бирок № белгиси коюлбайт.

Тиркемелердин канча беттен туаралыгы, зарыл болсо, канча нускадан туары төмөнкүдөй көрсөтүлүшү зарыл:

а) тиркеменин бар экендиги текстте же "Колу" реквизитинен мурда белгиленет. Мисалы, токтом, буйрук, чечим сыйктуу иш кагаздарынын текстинде тиркеменин бар экендиги жөнүндө маалымат берилиши мүмкүн:

1-тиркемеде көрсөтүлгөн форманын негизинде коопсуздук техникасы боюнча иш чарапардын планы 2000-жылдын 1-майына чейин иштелип чыксын жана бекитүүгө берилсин.

Министр

(колу)

Т. М. Алыкулов

Буюрма иш кагаздарында тиркемелердин бар экендиги документтин жогорку оң жак бурчунан белгиленет:

Курчап турган чайрөнү  
коргоо министрлигинин  
бүйругуна тиркеме  
00.00.00 № 00

Тиркеменин аталышы иш кагазынын текстинде толук аталса, анда тиркеменин бар экендиги жөнүндөгү белги "Колу" реквизитинен мурда төмөнкүдөй коюлат:

Тиркеме: Текшерүү комиссиясынын тыянағы. 00.04.04 № 1  
жана аға тиркеме, бардыгы 21 барак, 2 нускада.

Иш кагазында көрсөтүлгөн бардык даректерге тиркеме жөнөтүлбөсө, анда тиркеменин бар экендиги жөнүндө маалымат "Колу" реквизитинен мурда төмөнкүдөй формада берилет:

Тиркеме: 21 баракта, 2 нускада биринчи дарекке.

Эгерде тиркеме китечепе түрүндө болсо, андагы барактардын саны көрсөтүлбөйт.

Тиркеменин саны эки жана андан көп болсо, анын ар бирине № белгиси коюлбай, "колу" реквизитинен мурда катар белгиленет:

Тиркемелер:

1. Мунөздөмө (1 бет);
2. Дипломдун көчүрмөсү (1 бет);
3. Эмгек китеченин көчүрмөсү (2 бет).

Документтин аткарылышы жана көктөмөгө жөнөтүлүшү жөнүндө белги. Иш кагазынын "Аткарылгандыгы жөнүндө белги" реквизити аткаруучунун фамилиясынан жана телефон номурунан турат. Бул белги чыгуучу иш кагаздарга гана коюлат. Бул реквизит иш кагазын даярдан адам менен тез байланышуу, маселени тактоо жана иш кагазда көтөрүлгөн маселени түшүндүрүү учун керек.

МАМСТ 6.38-90 бул реквизитти иш кагазынын ақыркы барагынын бетинин ылдыйкы сол жак бурчуна же ошол эле барактын артынын ылдыйкы сол жак бурчуна жайгаштырууга жол берет.

Жолдошев 2-03-46

Мында **Жолдошев** - иш кагазын аткаруучу, **2-03-46** Жолдошевдин телефон номуру.

Зарыл учурда катчы-машинистканын индекси, басылган нускалардын саны жана датасы аткаруучунун фамилиясынан кийин берилиши мүмкүн.

Жолдошев 2-03-46

АИ 5 00.04.04

Мында **АИ** - катчы-машинистканын индекси. Ал - **Айгүл Исакова**, 5 документтин нускасынын саны. Кийинки алты цифра - дата.

Иш кагазын аткаргандык жана аны көктөмөгө жибергендиңк жөнүндөгү белги маселе чечилер жана иш кагазын жөнөтөр замат коюлат да, ал "Көктөмөгө" сөзүнөн, иштин номурунан (05 - 3/210), документтин келген күнүн көрсөткөн датадан, коюлган колдон жана аткарылган күндүн датасынан турат.

Жолдошев 2-03-46

АИ 5 00.04.04

(колу)

Көктөмөгө 05-3/210

З. Тиленова

00.06.04

Иш кагазынын аткарылгандыгы жөнүндөгү белги "Иш кагазын аткаруучу" деген белги менен барабар деңгээлде жазылат.

**Көзөмөлдөө жөнүндө белги.** Бул реквизит аткарууну талап кылган жана көзөмөлдөөгө алынган иш кагаздарга коюлат. Көзөмөл белгиси (“К” тамгасы же “КӨЗӨМӨЛ” штампы) иш кагазынын сол талаасына материалдык атальышынын деңгээлине барабар же атайын бөлүнгөн көзөмөл терезечесине коюлат. Көзөмөл терезечесинин өлчөмү 16x18 мм.

**K**

Биринчи курсун  
студенттерине стипендия  
берүү жөнүндө

**Барактарды номурлоо.** Иш кагазы бир беттен турса, бетке номур коюлбайт. Ал эми эки же андан көп барактардан турган иш кагаздарынын беттерине номур коюлат. Номурлар барактын ортосуна жогорку талаадан 10-15 мм аралыкта араб цифрасы менен чекитсиз жана сыйыкчасыз коюлат.

## 10. Иш кагазынын көчүрмөсүн даярдоо

**Документтин көчүрмөлөрүн даярдоо** - анын реквизиттерин кайрадан жазуу. Ал уюмдун же түзүмдүк бөлүктүн жетекчисинин уруксаты боюнча даярдалат.

Ар бир мекеме өзүндө түзүлгөн иш кагаздарынын көчүрмөлөрүн гана күбөлөндүрө алат. Бул эреже архивдик жана нотариат уюмдарына тараалбайт. Жарапандарды жумушка, окууга алууга, алардын эмгектик, жашоо-тиричилик ж.б. укуктарын канаттандырууга тиешелүү иштерди чечүүдө мекемеге башка мекемелер берген дипломдордун, туулгандыгы жөнүндө күбөлүктүн ж.б. көчүрмөлөрүн даярдоого уруксат берилет.

Иш кагазынын көчүрмөсү көчүрмөнү даярдаган уюмдун бланкына түшүрүлөт. Ал көчүрмөгө анын ырастыгын күбөлөндүргөн кызмат адамынын колу коюлат. Эгерде көчүрмө бланкка түшүрүлбөсө, аны көчүрүүдө чыныгы (көчүрүлүп жаткан) бланктын тексти толук бойдон кайра жазылат.

Иш кагазынын көчүрмөсүнүн “Алуучу” (“Адресат”) реквизитинин үстүнө же биринчи беттин он жак жогорку бурчуна “КӨЧҮРМӨ” деген белги коюлат:

**КӨЧҮРМӨ**

**ЭМГЕК КИТЕПЧЕ**

Иш кагазынын көчүрмөсүн күбөлөндүрүү төмөнкүдөй элементтерден турат жана алар “Колу” реквизитинин астына барактын сол жагына белгиленет:

Көчүрмө башка мекемеге жиберилгенде же ал талап кылган адамдын колуна берилгенде, гербдүү мөөр менен ырасталат.

## ИШ КАГАЗДАРЫ МЕНЕН ИШТӨӨНҮ УЮШТУРУУ

Мекемеде иш кагаздары менен иштөө көп эмгекти талап кылуучу өзгөчө процесс болуп саналат. Бул иштин курамына документ жүгүртүү, иш кагаздарын каттоону, иш кагаздарынын аткарылышын тескөөнү уюштуруу, жарандар менен иштөөнү жөнгө салуу ж.б.у.с. процесстер кирет.

Ар кандай мекемеде иш кагаздары менен иштөөнү туура уюштуруу ошол мекемедеги жалпы иш аракетти туура жүргүзүүнүн негизи болуп саналат.

### 1. Иш кагаздарын жүгүртүүнү уюштуруу

Иш кагазынын мекемеде түзүлгөн же мекемеге келип түшкөн учурдан баштап, ошол иш кагазынын текстинде баяндалган маселенин толук аткарылып бүткөнүнө чейинки бардык кыймыл иш кагаздарын жүгүртүүнүн мазмунун түзөт. Ал жүгүртүүнү мааниси - башкаруу милдетин аткаруу менен жүгүртүүдөгү иш кагазына байланыштуу зарыл чечимди кабыл алуу жана аны турмушка ашыруу үчүн мекеме жетекчилерине жана адистерине зарыл болгон башкаруу маалыматтарынын кыймылын туура багыттоо. Демек, иш кагазында қоюлган маселенин чечилиши, биринчи кезекте, иш кагаздарын жүгүртүүнү туура уюштуруу менен тике байланышкан.

Документтердин мекеме ичинде колдон колго же бир түзүмдөн экинчи түзүмгө өтүшү ыкчам, максатка ылайык болушу зарыл. Зарылчылыгы болбосо, иш кагазын инстанциялардан өткөрүүнүн кереги жок. Башкача айтканда, документте козголгон маселе 1-2 адамдын ортосунда жүгүртүүдө болуп, маселе чечилгени он.

Иш кагаздарын жүгүртүүде мекемеге түшкөн же мекемеде даярдалган иш кагазын алгачкы иштетүү биринчи кезектеги мааниге ээ.

Корреспонденция (мекемеге келген кат-кабарлар) алгач кеңсеге келип түшөт. Ал каттар менен иштөөнүн биринчи этабында төмөнкүлөргө көнүл буруу зарыл:

♦ мекемедеги кызматкердин жеке өзүнө же мекемеге баш ийген коомдук уюмдарга келген каттардан башка каттар ачылат;

- ◆ катты ачууда конвертгүй бүтүндүгү (башта кимдир бирөө ачпагандыгы), ага салынган иш кагаздарынын бар-жогу текшерилет;
- ◆ иш кагаздарынын бүлүнгөнү, анын өзү же тиркемеси жок экендиги аныкталса, ал маалыматтарды катты жөнөткөн тарапка билдириүү;
- ◆ алынган катты каттоо;
- ◆ зарылчылыгы болбосо, конвертти жок кылуу;
- ◆ жөнөтүлгөн жана алынган мезгилди конверт боюнча гана билүүгө болсо, анда конвертти сактай туруу;
- ◆ жаңылыш келген конвертти ачпай эле почта бөлүмүнө кайра өткөрүү;
- ◆ конверттеги иш кагазы башка мекемеге арналса, катты адресантка коштоочу кат менен кошо жиберүү.

Кызматтык каттар **катталбоочу каттар** жана **катталуучу каттар** болуп иргелет. Катталбоочу каттар жогоруда белгиленгендей, мекемедеги кызматкерге “**жеке өзүнө**” деген гриф менен жана мекемедеги коомдук уюмдарга келет. Мынданай каттар, адатта, журналга кириштөлбейт.

Мекеменин өзүндө даярдалып жүгүртүлүүчү документтер да, сыртка жөнөтүлүүчү документтер да келип түшкөн документтер менен кошо жүгүртүлөт. Ошондуктан кеңсе башчысы (кызматkeri) конкреттуу иш кагазын жүгүртүүнүн технологиясынын кыска, так жолун белгилеши зарыл. Ал төмөнкүдөй мазмунга ээ:

- ◆ иш кагаздарынын эң аз сандагы инстанция аркылуу өтүп, аткаруучуга жетиши;
- ◆ жетекчилер менен адистердин ортосунда алардын кызматтык милдеттерине ылайык иш кагаздарын бөлүштүрүү;
- ◆ документтердин жүгүртүлүүдө окшош баскычтардан жана аракеттерден сырткары болушу;
- ◆ иш кагаздарынын жүгүртүлүшүндө бир операциянын бир гана жолу аткарылышы;
- ◆ иш кагазын жүгүртүүгө ал даярдалган же келип түшкөн күндөн кечиктирбестен жиберүү.

Бул үчүн документтерди алдын ала тыкан карап чыгуу зарыл. Иштин бул процессинде кеңсе кызматkeri иш кагаздарын төмөнкүдөй топтоштуруусу зарыл:

1. жетекчи гана кароочу иш кагаздар;
2. жетекчи жана жетекчилик сөзсүз кароочу иш кагаздар;
3. түзүмдүк бөлүмдердүн жетекчилери кароочу иш кагаздар;
4. жооптуу аткаруучулар кароочу иш кагаздар.

Мекеме жетекчиси менен жетекчилигине өkmөттүк жана тармактык жогору турган администрациялык органдардын, ошондой эле жетекчиликтин чечими менен аткарыла турган, мекеменин же тармактын иши боюнча принциптүү маселени камтыган эң маанилүү иш кагаздар жиберилет.

Калган иш кагаздар жетекчинин орун басарларына, түзүмдүк

бөлүмдөрүнүн жетекчилерине жана жооптуу аткаруучуларга тиешелүү лүктөрү боянча бөлүштүрүлөт.

Айрым учурда мекеме жетекчисинин орун басарларына же түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилерине иш кагаздар жетекчиге билдирип коюу милдети тагылып, аткарууга берилет.

Мекеменин бир нече түзүмдүк бөлүмдөрү аткаруучу иш кагаздар көчүрмө түрүндө кезеги менен же бир эле учурда берилет.

Айрым иш кагаздарына мекеме жетекчисинин резолюциясы талап кылышы мүмкүн. Резолюция иш кагазынын жогорку сол жагына коюлат жана ал аткаруучулары, эмне қылуу керектиги, аткаруу мөөнөтүү, колу жана резолюциянын датасы элементтеринен турат:

С. Асановго  
Маселени 10-мартка  
чейин чечициз.  
(колу)  
00.07.04

Иш кагазында резолюция жазууга бош орун жок болсо, анда текстти бастырып жазууга жол берилет. Мындай учурда текст жазылган сыйянын түсүнөн кескин айырмаланган башка түстүү сыйны пайдалануу керек.

Аткарууга жөнөтүлө турган иш кагаздар толук даярдалып, тиешелүү колдор коюлуп, каттоодон өткөрүлөт. Туура эмес даярдалган документтер аткаруучуга кайра берилет жана кемчиликтер бүткөрүлөт.

Жарандардын сунуштары, даты, арыздары жарандардын катын кароо бөлүмүнө жиберилет. Бул каттар анда козголгон маселени биротоло чечүү укугуна ээ кызматкерге жиберилет.

Ар кандай иш кагаздарын алдын ала кароону, аларды жетекчиликке жана түзүмдүк бөлүмдөргө бөлүштүрүнү кенсе кызматы жок мекемелерде катчы, нускоочу же иш кагазын иштетүүгө жооптуу адам жүргүзөт.

Иш кагаздарын мекемеде даярдоодо жана жүгүрттүүдө алгач анын долбоору даярдалат. Мекеменин тиешелүү адистери иш кагазындағы коюлуп жаткан маселе менен мекеменин аны аткаруу мүмкүнчүлүгүн байкаштыруусу мүмкүн. Зарыл болсо калыс баалоодон (экспертиза-дан) өткөрөт. Андан кийин мекеменин укук кенешчиси ошол иш кагазынын мыйзамдык укуктуулугуна жана аракетине баа берет. Ушул процесстерден кийин гана иш кагазын даярдоону (басууну) машинистка ишке ашырат.

Мекеменин же анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилерине жазылган түрдүү кызмат каттары, маалымат каттар, жыйынтык маалыматтар ж.б.у.с. оперативдүү мүнөздөгү башка ички иш кагаздарды

тиешелүү кызмат адамы карайт да, ошондон кийин жалпы тартип болюнча аткаруу (пайдалануу) үчүн тиешелүү тараптарга жана түзүмдүк бөлүмдерге берилет же көктөмөгө тиркелет.

## 2. Иш кагаздарын каттоо

Иш кагаздарын каттоодон өткөрүү ошол иш кагазы жөнүндө зарыл маалыматтарды жазуу менен ага индекс кооп чыгуу болуп саналат. Иш кагаздарын каттоонун максаты аларды эсептөөнү камсыз кылуу, издеө иштерин женилдетүү, жүгүртүлүшүн жана аткарылышын көзөмөлдөө, пайдалануу үчүн иш кагаздар жөнүндөгү алгачкы маалыматтарды мекеменин салттык же автоматташтырылган маалымат тутумуна киргизүү болуп саналат. Ар кандай документти бул тутумга кошууда ага берилген **индекс** маанингээ. Ал индекс ошол иш кагазынын негизги эсептик жана издеө белгилери болуп дайыма кызмат кылат.

Каттоого мекеменин өз ичинде түзүлгөн, жогору турган органдардан, баш ийген мекемелерден, жеке адамдардан түшкөн жана тышка жибериле турган бардык иш кагаздар алынат. Алар үчүн атайын каттоо журналдары (китептер) ачылат.

Ар бир мекемеде каттоого алынбай турган иш кагаздарынын тизмеси болот жана ал тизмеге кириүүчү документтерди мекеме жетекчиси бекитет (бул иш кагаздарынын тизмеси 4-тиркемеде берилген).

Документти каттоо бир гана жолу ишке ашырылат. Катталган иш кагаздар бир түзүмдүк бөлүмдөн экинчисине өткөндө (аткарууга берилгенде) кайра катталбайт. Анын андан аркы жылдырылышы ошол иш кагазы тиркелген карточкада көрсөтүлөт.

Мекемеге тиешелүү бардык иш кагаздар бир гана жерде катталууга тийиш.

Мекемеге келген иш кагаз кабыл алынган күнү, жиберилген жана даярдалган иш кагаздар ошол күнү каттоого алынууга тийиш.

Иш кагаздарын каттоонун жүрүшүндө аны **индектөө** (белги коую) жана каттоо китебине документ жөнүндө алгачкы маалыматты киргизүү ишке ашырылат.


Индектөө конкреттүү иш кагазынын классификациялык кайсы топко тиешелүүлүгүн жана ушул топтогу катар номурун аныктайт. Классификациялык топтор иш кагаздарынын атальышына, маанинине жана авторлоруна ылайык аныкталат. Индекс коую көктөмөлөрдүн номенклатурасына жараша жүргүзүлөт. Иш кагазынын индекси мекеменин түзүмдүк бөлүмүнүн шарттуу белгисинен, көктөмөлөрдүн номенклатуралык жана документтин каттоодогу катар номурұнан турат. Мисалы, 05-2/160 деген индекс документке коюлду дейли. Мында 05 - иш кагаз жиберилүүчү түзүмдүн, бөлүмдүн индекси, 2 - номенклатура боюнча көктөмөнүн номуру, ал әми 160 - документтин катар но-

муру. Тышка жөнөтүлө турган иш кагаздарга да ушундай принципте индекс коюлат.

Жарандардын сунуштарын, арыздарын жана даттанууларын индекстөөдө иш кагазынын индексине арыз менен кайрылган адамдын фамилиясынын биринчи тамгасы кошо киргизилет. Мисалы, иш кагазынын индекси 05-2/160 Б дейли. Мында **Б** тамгасы – арыздануучунун (Боронбаевдинби, Боболовдунбу...) фамилиясынын биринчи тамгасы.

Келип түшкөн иш кагаздын индекси каттоо штампы менен коюлат. Индекс документтин биринчи барагынын ылдыйкы оң тарабындагы ачык тилкеге белгиленет. Эгерде индекс коюуга бетте бош орун жок болсо, анда тексттин үстүнө штамп басуу, мүмкүнчүлүк болсо, тексттин сыйсынын түсүнөн айырмаланган башка түстөгү сый менен белгилөө сулуш кылынат.

“Индекс” реквизити мекеменин атальшы, дата элементтеринен жана “Индекс” деген жазуудан турат. Иш кагазынын индекси “Индекс” деген жазууга улай белгиленет. Индекс штампynyн өлчөмү  $25 \times 55$  мм болот жана ал төмөнкүдөй формага жана сыйпатталышка ээ:



Тышка жөнөтүлчү иш кагаздарынын каттоо номуру бланктын тиешелүү жерине коюлат. Ал эми документ баракка жазылса, барактын бурчуна коюлчу штамп менен белгиленет.

Буюрма иш кагаздарынын (токтом, буйрук, протокол ж.б.) индекси ошол конкреттүү иш кагазына берилген каттоо номурунун өзү болуп саналат.

Иш кагаздарынын каттоо эсебин алуу формалары **журналдык** жана **карточкалык** деп экиге бөлүнөт.

Каттоого алуунун журналдык түрүндө келип түшкөн иш кагаздар “Келип түшкөн иш кагаздарды каттоо журналында”, жөнөтүлүүчү документтер “Тышка чыгарылуучу иш кагаздарды каттоо журналында” каттоого алынат.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын, Кыргыз Өкмөтүнүн, Жогорку Кенештин палаталарынын жарлыктары, токтомдору жана башка буйрукчул-нормативдик актылары атайын журналга катталат жана ал иш кагаздарынын үлгүлөрү атайын папкеде сакталат (сөз болуп жаткан журналдар жөнүндө китеттин тиешелүү бапында атайын сөз болот).

Жергиликтүү алуучуларга жиберилүүчү иш кагаздар чабармандар аркылуу жеткирилип, иш кагазын кабыл алган кызматкерге “Иш

кагаздарын жеткирүү журналына" кол койдуруп алып, анан берилет.

Почта менен жөнөтүлгөн иш кагаздар жогорку журналга киргилизилбейт. Мындай иш кагаздар "Жөнөтүлгөн иш кагаздарынын реестринде" катталып, байланыш бөлүмүнүн реквизиттери кошо жазылат жана поча дүмүрчөгүнүн номуру көрсөтүлөт, дүмүрчөк атайын папкеде сакталат.

**Иш кагаздарын карточка формасында каттаганда, бирдиктүү атайын формадагы каттоо-көзөмөл карточкасы (ККК) пайдаланылат. Ал эки нускада толтуруулуп, бир нускасы иш кагазы менен бирге аткаруучуга берилет, экинчиси иш кагаздарын жүргүзүү кызматында тескөөчүүн калтырылат. ККК машинка же кол менен толтурулат.**

Каттоо-көзөмөл карточкасы эки түрдүү өлчөмдө - А5(148×210 мм) жана А6(105×148 мм) өлчөмдөрүндө даярдалат. Бул эки карточка өлчөмдөрү жана биринчи бетиндеги календардык шкаласы боюнча гана айырмаланат: А5 форматында календердык шкаланын так жана жуп сандары 31гэ чейин толук көрсөтүлсө, А6 форматында так сандар гана көрсөтүлгөн. Эгерде көзөмөлдөө мөөнөтү жуп числого туура келсе, так сандардын ортосу белгиленет.

Каттоо-көзөмөл карточкасы төмөнкүдөй элементтерден турат:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

Борончев Алмаздан

Корреспондент

00.07.04 05-2/160 Б

КМУУ 00.05.04 арыз А-46

Келип түшкөн датасы жана документтин индекси

Документтин датасы жана индекси

Материалдык жардам берүү жөнүндө

Кыскача мазмуну

Директордун каржылоо боюнча орун басары

Резолюция же документти алуучу

Аткарылды. 00.09.04

Иш кагазынын аткарылгандыгы жөнүндө белги

Арткы бети

Текшерилди 00.08.04

Фонд №	Сыпаттама №	Тескөө белгилери Көктөмө №
--------	-------------	-------------------------------

Каттоо-көзөмөл карточкасы төмөнкүдөй толтурат:

1) карточканын календардык шкаласы иш кагазынын аткарылыш мөөнөтүн белгилөө үчүн колдонулат. Документ айдын кайсы күнүнө чейин аткарылыш керек болсо, ал күн төгеректелип же кыйышкысызык менен сыйылып белгиленет. Иш кагазынын аткарылуу мөөнөтү жетекчинин-резолюциясында көрсөтүлөт;

- 2) "Корреспондент" графасына иш кагазынын атальышы жазылат;
- 3) "Келип түшкөн датасы жана документтин индекси" графасына

иш кагазынын келип түшкөн датасы жана келип түшкөн ошол мекеме ыйгарган индекси арабча алты цифра менен белгиленет;

4) "Документтин датасы жана индекси" графасына иш кагазын жиберген мекеме жана ал мекеме берген индекс жазылат;

5) "Кыскача мазмуну" графасында иш кагазынын темасы же кыс-  
кача мазмуну көрсөтүлөт;

6) "Резолюция же документти алуучу" графасына мекеме жетекчи-  
синин иш кагазга жазған резолюциясы же иш кагазын аткаруучунун  
аты-жөнү (аткарған кызматы) жазылат;

7) "Иш кагазынын аткарылғандығы жөнүндө белги" деген графа-  
да маселенин чечилиши, анын датасы, жооп документтин индекси көр-  
сөтүлөт. Эгерде жазуу түрүндө жооп берүү талап кылышынан, коштомо  
катта коюлган маселе качан, ким тарабынан, кандай чечилгени туура-  
луу конкреттүү жазма маалымат берилет.

Жогору турган мекемелердин бүйрүкчүл документи аткарылганда  
ошол документтин кабыл алынган датасы жана номуру коюлат.

8) "Тескөө белгилери" графасына (бул графа карточканын арты-  
на жазылған) документтин аткарылуу мөөнөтүн көзөмөлдөгөн белги-  
лер коюлат. Мындағы жазууда аткаруудагы иш кагазынын текшерил-  
ген датасы, аткарылбай кечигүү себеби көрсөтүлөт. Графада документ-  
тин жылдырылышын көрсөткөн жазмалар да камтылат.

9) "Фонд №", "Сыпattама №" жана "Көктөмө №" графалары  
архивде толтурулат.

Мекеменин өзгөчөлүгүнө жараша айрым учурда каттоо-көзөмөл  
карточкасына кошумча реквизиттерди, мисалы, барактын санын, иш  
кагазын алғандығы жөнүндөгү тил катты ж.б. маалыматтарды кошууга  
болот. Бул реквизиттер эркин жазылат.

### **3. Иш кагаздарынын аткарылышын тескөө**

Башкаруу кызматындағы иш кагаздарда белгиленген бүйруктарды,  
көрсөтмөлөрдү, арыздарды, даттанууларды, сунуштарды өз убагында  
так аткарылышы менен тескөө ишке ашырат.

Аткарылышы тескөөнү талап кылчу документтерге чечим алынуучу,  
сөзсүз аткарылуучу же жооп берилүүчү кириш, чыгыш жана ички  
иш кагаздар кирет.

Сөзсүз тескөөгө алынуучу документтер төмөнкүлөр:

- мыйзамдар;
- өкмөттүн токтомдору, каттары;
- жогорку инстанциядагы органдардын токтомдору жана чечимдери, директивалык көрсөтмөлөрү;
- жергилиттүү бийлик органдарынын бүйруктары жана чечимдери;
- депутаттардын депутаттык ишмердик боюнча талап каттары жана  
каттары;

- мекеменин өзүнүн буйруктары, нускоо каттары, коллегиалдык органдын материалдары;
- жалпыга маалымдоо каражаттарында мекемеге айтылган сый-пикрлер;
- жарапардын сунуштары, даттануулары, арыздары, каттары;
- башка мекемелерден келип түшкөн айрым иш кагаздар (жетекчи нин көрсөтмөсү боюнча).

Тыштан келген жана ички иш кагаздардын аткарылышын каттоо-көзөмөлдөө карточкаларын түзүү аркылуу көзөмөлдөөгө болот. Мындай карточкалар мекеме жетекчисинин оозеки көрсөтмөлөрүнө карата да түзүлүшү мүмкүн.

Документте белгиленген көрсөтмөлөр, чечимдер, милдеттенмелер жана тапшырмалар толук аткарылып бүткөндөн кийин гана, иш кагазы аткарылды деп эсептелип, ал көзөмөлдөөдөн алынат.

Көзөмөлдөн иш кагазын алуу мекеменин түзүмдүк бөлүмүнөн башталат жана ага жетекчи макулдуугун берүүсү зарыл.

Иш кагазы анын текстинде жазылган же резолюцияда белгиленген мөөнөттө аткарылууга тишиш жана ал аткарылуу **типтүү** жана **жекече** болот.

**Типтүү аткаруу мөөнөтү** күчүндө турган мыйзамдарга ылайык көзөмөлдөнүшү зарыл болгон иш кагаздарына таандык. Мындай иш кагаздары 10 күндүн аралыгында аткарылууга милдеттүү.

**Жекече аткаруу мөөнөтүн** мекеме жетекчisi белгилейт жана ал резолюция коюлган күндөн баштап 2 жұмалық мөөнөттөн ашпайт.

Мамлекеттик маанидеги айрым көрсөтмөлөрдүн аткарылышы учун 1-2 ай мөөнөт берилиши мүмкүн.

Буйрукчул документтердин жана коллегиалдуу органдардын иш кагаздарында берилген тапшырмалар жана буйруктар пункттар болонча айрым-айрым коюлат. Иш кагаздарынын аткарылуу мөөнөтүн узартуу жетекчинин макулдугу же көрсөтмесү боюнча же ошол мөөнөттү белгилеген мекеменин уруксаты менен гана узартылат. Эгерде иштин аткарылышында көрсөтүлгөн мөөнөттө бүтүүгө жолтоо болчу себептер болсо, документтин аткарылуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө зарыл инстанцияга жазуу түрүндө билдириүү керек.

Иш кагаздарынын аткарылышын көзөмөлдөө төмөнкүдөй этаптардан турат:

а) **документтерди көзөмөлтө коюу этапы.** Бул этап документтин аткарылуу мөөнөтүн белгилөөдөн, көзөмөлдөө карточкасын толтуруудан, ага резолюциянын мазмунун кийирүүдөн жана иш кагазын аткаруучу кызматкерге өткөрүп берүүдөн турат;

б) **көзөмөл жүргүзүү этапы.** Бул этап ККГа көзөмөлдөөчү белгилерди түшүрүүдөн, аткаруучуларга документти өткөрүп берүү мөөнөтү жакындал калганын оозеки же жазуу жүзүндө эскертуудөн, документтин аткарылуу абалын, аткарылбай же кечигип жатканынын себептө-

рин, маалында аткарылышы үчүн көрүлгөн чараптар жөнүндө жетекчиге мезгил-мезгили менен билдирип турудан турат;

в) **документти көзөмөлдөн алуу.** Бул этаптын аткарылышы иш кагазынын аткарылуу даражасына көз каранды. Коюлган маселелер толук чечилип, корреспондентке берилген жооптон кийин гана иш кагаз аткарылды деп эсептелип, аны көзөмөлгө койгон жетекчинин көрсөтмөсү менен гана ал көзөмөлдөн алынат. Бул маалыматтар толугу менен КККра түшүрүлөт жана ал карточка көзөмөлдөө картотекасынан алынып, маалымат картотекасына өткөрүлөт;

г) **аткаруу тартибин талдоо.** Акыркы этапта белгилүү мезгил ичиндеги аткарылган иштин жалпы саны, алардын классификацияланышы, айрым иштердин кечигип аткарылуу себептери, аткаруу тартиби жалпыланып талдоодон өткөрүлөт. Аткаруу тартибин жакшыртуу боюнча чараптар иштелип чыгат. Аткаруучулардын ишмердиги бааланат.

Көзөмөлдөнүүчүү иштердин аткарылышы жөнүндөгү маалыматтар ар бир айдын биринчи чисолосуна карата жалпыланат. Жыйынтык маалымат түзүлүп, ал мекеме жетекчисине берилет.

Маалымат төмөнкүдөй формага толтурулат:

Көзөмөлгө алынган иш кагаздарынын аткарылышы жөнүндө  
**МААЛЫМАТ**

2000-жылдын 1-майна карата

К/№	Түзүмдүк бөлүктөрдүн аталашы	Көзөмөлдөгү иш кагаздар		Анын ичинен докуметтер			
		Бардыгы	Мурда-гы айда-түшкөн-дерү	аткарыл-гандар	мөөнө-түндө аткарыл-гандар	аткаруу мөөнөтү узартыл-гандар	мөөнөтү өтүп кеткен-дерү
1	2	3	4	5	6	7	8
	Бардыгы:						

Кеңсе  
башчысы  
00.00.00

(кolu)

А. Эсенов

Иш кагаздарынын аткарылышын көзөмөлдөөдө маалыматтык аппаратты түзүү мааниге ээ.

ККК иш кагаздарын ыкчам издең табууну жана алардын аткарылышын көзөмөлдөөнү, зарыл маалыматты тез алууну камсыз кылуу максатында белгилүү бир картотекада системага салынат. Ал картоте-

ка мекеменин түзүмдүк бөлүмдөрү, иш кагаздарынын бирдей максаттуулугу, аткаруу мөөнөтүпүн бир мезгилге топтоштурулгандыгы, кат-кабарлардын түрү, иш кагаздарын жиберген мекемелердин инстанциялык рангалары ж.б. белгилер боюнча түзүлүшү мүмкүн.

КККлар “Аткарыла элек иш кагаздар”, “Аткарылган иш кагаздар” жана “Жарапардын кат-кабарлары” деген картотекаларда сакталат.

“Аткарыла элек иш кагаздар” картотекасы аткаруу процессине зарыл маалыматтарды, “Аткарылган иш кагаздар” картотекасы иштелиген документтерди табуу үчүн пайдаланылат. Ал эми “Жарапардын кат-кабарлары” картотекасында жарапардын арыз жана даттануу иш кагаздары сакталат жана алар арыз ээлеринин фамилияларына ылайык алфавит тартибине келтирилет.

Иш кагаздар көп жүгүртүлүүчү мекемелерде аларды көзөмөлдөө компьютердик техника менен жүргүзүлөт.

#### 4. Жарапардын арыздарын жана даттанууларын кароо

Жарапардын арыздары, даттануулары жана түрдүү сунуштары Кыргыз Республикасынын “Гражданардын сунуш, арыз жана даттанууларын кароонун тартиби жөнүндөгү” мыйзамынын чегинде каралат. Ал даттануу жана арыздануулар маалымдалган иш кагаздар мекемеде катталат жана аткарылуу үчүн көзөмөлгө көюлуп, аны мекемедиги тишелүү кызматкер ишке ашырат.

Жарапардын даттануу жана арыздануу иш кагаздары каттоо-көзөмөл картотекасына (ККК) түшүрүлүп, атайын арыздануу оозеки түрдө ишке ашырылса, ал атайын каттоо-көмөзөл карточкасына түшүрүлөт. Ал төмөнкүдөй реквизиттерге жана формага ээ:

##### КАТТОО-КӨЗӨМӨЛ КАРТОЧКАСЫ

Корреспондент  
Аты-жөнү, дареги, телефону \_\_\_\_\_

Мурдагы кайрылуулар датасы № \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
Иш кагазынын түрү \_\_\_\_\_ баракта \_\_\_\_\_

Автор, дата, коштоочу каттын индекси \_\_\_\_\_

Түшкөн датасы, индекси \_\_\_\_\_

Кысқача мазмуну \_\_\_\_\_

Жооптуу аткаруучу \_\_\_\_\_  
Резолюция \_\_\_\_\_

Резолюциянын автору \_\_\_\_\_  
Аткаруу мөөнөтү \_\_\_\_\_

Оозеки түрүндөгү арыз жана даттанууларда каттоо-көзөмөл карточкасы эки нускада даярдалып, каттоо-көзөмөл картотекасына биринчи нускасы алфавит тирибинде жайгаштырылат, экинчиси иш кагаз менен бирдикте мекеменин түзүмдүк бөлүмүнө берилет.

Эгерде даттануу жана арыз аз санда түшсө, алар атайын журналга катталат.

Сунуштар, арыздар жана даттанууларга каттоо штампы коюлат жана индекси жалпы негизде белгиленет. Ушул эле күнү арызга, даттанууга резолюция салынат жана ал ККГа же журналга көчүрүлөт.

Башка мекемелерге кароо учун жөмөтүлгөн сунуш, арыз жана даттануулар беш күндөн кечикирилбестен жиберилүүгө тийиш. Коштому каттын көчүрмөсү арыз ээсине жиберилет. Ал эми арыздануучу жеке кабыл алынганда арызы боюнча кайда кайрылуу керектиги түшүндүрүлөт.

Жаран кайсы бир мекеме же ошол мекеменин жетекчисинин үстүнөн арызданса же даттанса, ал иш кагазы ошол мекемеде каралбайт.

Текшерүүнү, тактоону, кошумча маалыматтарды талап кылбаса, жарапдардын арызы резолюцияда көрсөтүлгөн, ал эми калган учурда эки жумалык мөөнөттө аткарылууга тийиш.

Арыз жана даттануунун жыйынтыгы арыздануучуга билдирилгенден кийин, журналга же карточкага аткарылгандыгы жөнүндөгү белги коюлуп, ал иш кагазы көзөмөлдөн алышат.

## 5. Иш номенклатурасы

Иш номенклатурасы мекемедеги бардык иштердин аттарынан жана сактоо мөөнөтү көрсөтүлгөн тизмедин турат.

Мекемеде аткарылган иш кагаздары менен иштөө учун атайын көктөмө (дело) жыл сайын түзүлөт.

Иш номенклатурасын түзүүгө ошол мекеменин жобосу же уставы негиз болот. Анын түзүмдүк тармактары, штаттык расписаниеси, өткөн жылдардагы иштердин тактамалары жана номенклатуралары, аларды сактоо мөөнөтү көрсөтүлгөн иш кагаздарынын ведомстволук тизмелери жана кийинки жылда мекеменин алдына коюлган маселелер эске алынат.

Иш номенклатурасы адегенде мекеменин түзүмдүк тармактарында түзүлөт жана кенсе тарабынан ал түзүмдүк иш номенклатуралары мекеменин жалпы иш номенклатурасына бириктирилет.

Мекеменин жалпы номенклатурасын бекитүүдө тиешелүү архивдик мекеменин макулдугу алышат.

Номенклатуралын бөлүмдөрү болуп ошол мекеменин иш тармактары же түзүмдүк тармактарынын аттары эсептелет.

Түзүмдүк тармактардын аттары номенклатурада кандай белгиленесе, ошол тартиппе адегенде кенсе кагаздарынын номенклатурасы, аягын-

да коомдук уюмдардын номенклатурасы жайгаштырылат. Булардын аягына бир канча бош сантарды калтырып кою керек.

Бөлүм ичиндеги иштер ага киргизилген иш кагаздарынын маанисine жана өз ара байланышына карата жайгаштырылат.

Номенклатуранын типтүү, болжолдуу жана өз алдынча түрлөрү болот.

Типтүү номенклатура ишинин мүнөзү жана түзүмү бир өңчөй мекемелер учун түзүлөт. Мындай номенклатурада иштин типтүү курамы аныкталып, көктөмөлөрдүн бирдиктүү индексациясы белгиленет. Мындай номенклатура, мисалы, окуу жайларында көп пайдаланылат.

Болжолдуу номенклатура ишинин мүнөзү буюнча бир түрдүү, бирок түзүмү ар түрдүү болгон мекемелерге сунуш кылышат.

Иштин типтүү жана болжолдуу номенклатуралары өз алдынча номенклатураны түзүүгө негиз болот. Мекеменин көктөмөлөрүнүн өз алдынча номенклатурасы бардык иштердин наамдарынын тиэмесинен турат да, ал көктөмөлөрдүн сакталуу мөөнөтү кошо көрсөтүлөт.

Иштердин типтүү жана болжолдуу номенклатураларын башкы мекемелердин (мисалы, министрликтиң) иш кагаздар кызматы иштеп чыгат. Министрликтердин, ведемстволордун, агенттиктардин ж.б. борбордук эксперт комиссиясы тиешелүү адистер менен өз тармагына зарыл деп эсептелген номенклатураларды иштеп чыгат. Комиссия өз ишин архивдик мекеме жана мамлекеттик стандарт менен макулдашкандан кийин, ал номенклатураны мекеме жетекчиси бекитет.

Иштердин мамлекеттик сактоого тағшырылбай турган номенклатуралары жогорку инстанциянын эксперт комиссиясы менен макулдашылып, мекеме жетекчиси тарабынан бекитилет. Мындай номенклатура учун архив жана мамлекеттик стандарттын макулдугу талап кылышынтайт.

Иш номенклатурасы түзүлгөнгө чейин мекеменин иш процессинде пайдаланылган бардык иш кагаздар топтолуп, алардын курамы, мазмуну жана саны иликтенет. Мекеменин жана түзүмдүк бөлүмдердүн жоболору жана уставдары, мурунку жылдагы штаттык расписанияси, көктөмөлөрдүн типтүү же ведомстволук номенклатурасы жана алардын сыйттамасы, көктөмөлөрдүн номенклатурасынын классификациясы (бөлүмдерү жана бөлүкчөлөрү), мекеменин түзүлүшү, алардын өндүрүштүк өзгөчөлүктөрү жана ишинин багыттары үйрөнүлөт. Демек, иш номенклатурасын түзүү ар тараптуу чоң эмгекти талап кылган өзгөчө процесс болуп саналат.

Түзүмдөрү даана ажыратылбаган мекемелерде көктөмөлөрдү дүңүнөн номурлоо колдонулат.

Номенклатурага мекеменин бүткүл иш тармагын чагылдырган иштердин баары киргизилет жана ар бир көктөмөнүн индекси болот. Көктөмөнүн индекси мекеменин бөлүмүнүн индексинен, ошол бөлүмдүн ичиндеги көктөмөлөрдүн катар номурунан турат.

Мыйзамдар, токтомдордун жыйнагы, брошюралар, маалыматчыл китеңтер жана баракчалар, бюллетендер, реферат журналдар ж.б. ушул мүнөздөгү басма сөз туундулары номенклатурага киргизилбейт. Алар мекемеде атайын көктөмөлөрдө сакталат.

Иш номенклатурасы төмөнкүдөй реквизиттерге жана формага ә:

(Ведомствонун атальшы)

0000000

- 0000000

(Мекеменин атальшы)

## ИШ НОМЕНКЛАТУРЫ

Дата	Индекс	БЕКИТҮҮ ГРИФИ
200 ____-жылга		

Жыл аяктаганда иш номенклатурасына катталган көктемелөрдүн саны жөнүндө жыйынтык жазуу жазылат. Анда көктемелөрдүн саны, иштердин классификациясы, архивге өткөрүлө тургандары ж.б. маалыматтар белгиленет.

Жұргұзұлған иштердин категориясы жана саны жөнүндө жыйынтық жазуунун реквизиттери жана формасы төмөнкүдөй:

**Жүргүзүлгөн иштердин категориясы  
жана саны жөнүндө жыйынтык  
ЖАЗУУ**

Сактоо мөөнөтү боюнча	Бардыгы	Анын ичинен өткөрүлүүчүү
1	2	3
Турактуу		
Убактылуу (10 жылдан ашуун)		
Убактылуу (10 жылга чейин)		
Бардыгы		
(колу)	(аты-жөнү)	

Архив мекемеси менен

макулдашуу грифи

Көктөмөгө өткөрүү жана жөнөтүү белгиси

Иш номенклатурасынын реквизиттери төмөнкүдөй толтурулат:  
“Ведомствонун атальышына” мекеме баш ийген министрлик же ведомствонун аты жазылат;

“Мекеменин атальышына” иш номенклатурасын жүргүзгөн мекеменин атальышы белгиленет;

“Датага” иш номенклатурасы башталган жыл, күн, ай көрсөтүлөт;  
“Индекске” көктөмөнүн номуру (индекси) жазылат;

“200 \_\_ -жылга” реквизитине көктөмөнүн кайсы календардык жылга карата ачылганы жазылат;

Жогорку оң жак бурчуна мекеменин жана иш кагазынын формасынын коду белгиленет;

“Бекитүү грифине” макулдашуу белгилери коюлат;

“Көктөмөнүн индексинде” ар бир көктөмөнүн номуру (индекси) түзүмдүк бөлүктөрдүн атальышы же ишмердүүлүк багыттарына тушташтырылып жазылат.

“Түзүмдүк бөлүктөрдүн атальышы (же ишмердүүлүк багыттары)” графасына мекеменин түзүмдүк бөлүктөрүнүн аттары же мекеменин ишмердүүлүк багыттарынын бири гана жазылууга тийиш.

“Көктөмөлөрдүн саны (тому)” графасында көктөмөлөрдүн башталган жана бүткөн убагы, андагы барактардын саны көрсөтүлөт. Барактардын саны 250дөн (же 3-4 см.калышынан) ашпоого тийиш. Эгерде көктөмөнүн барагы 250дөн көп болсо, анда көктөмөнүн кийинки тому ачылат жана ал ушул эле графада (мисалы: 2-том, 00.06.10до башталган, 103 барак деп) көрсөтүлүшү керек.

“Сактоо мөөнөтү жана тизме боюнча статьялар” графасында көктөмөлөрдү сактоо мөөнөтү араб цифрасы менен көрсөтүлөт. Бул графада тизме боюнча белгилүү топтотуу көктөмөлөрдү сактоо мөөнөтү, макалалардын номуру жана ЭК (эксперт комиссиясы) тибиндеги өзгө-

чө белгилер көрсөтүлөт. Сактоо мөөнөтүнүн ордуна ЭК белгиси көзүнгөн көктөмөлөрдү сактоонун белгиленген мөөнөтү бүткөндө, эксперт комиссиясы каралып, сактоо мөөнөтүн белгилейт.

Эксперт комиссиясы практикалык мааниге ээ иш кагаздарын сактоо мөөнөтүн узартышы, тарыхый жана илимий маанидеги иш кагаздарын туруктуу калтырышы мүмкүн.

Жекеке номенклатурадагы көктөмөлөрдүн сактоо мөөнөтүн аныктоодо ЭК белгиси типтүү (үлгү) же болжолдуу иш номенклатурасына көчүрүлөт. Бул белгини эксперт комиссиясынын уруксатысыз алыш таштоого тыюу салынат.

Көктөмөлөрдү сактоо мөөнөтүн өзгөртүү зарыл учурда архив менен макулдашылып, өзгөртүлүшү керек.

Белгиленген типтүү жана болжолдуу номенклатураларды сактоо мөөнөтү так аткарылууга тийиш.

Жүргүзүлгөн иштердин категориясы жана саны жөнүндө жыйынтык иштердин номенклатурасынын негизинде толтурулат.

Көктөмө менен иштөөдө төмөнкүлөрдү эске алуу керек;

- көктөмөгө тиешеси жок иш кагаздар, мисалы, иш кагаздарынын черновиктери, варианты, кебийтүлгөн нускалары киргизилбейт;

- көктөмөгө анын индекси белгиленген гана иш кагаздар тиркелет;

- чала же туура эмес белгиленген иш кагаздар көктөмөгө тиркелбейт;

- көктөмөгө сактоо мөөнөтү бирдей иш кагаздар тиркелиши керек;

- бир көктөмөгө иш өндүрүшүнүн бир календардык жылкы иш кагаздары гана тиркелет;

- көктөмөдөгү иш кагаздар бирдей категориядагы иш кагаздар болушу талап кылышат;

- иш кагаздарын көктөмөдө сактоо хронологиялык тартип менен аткарылат;

- коллегиялдуу органдардын протокол, чечим, күн тартип, маалымкат, корутунду, чечим долбоорлору, отурумдарга карата даярдалган иш кагаздар өзүнчө бир көктөмөгө топтоштурулат.

Протоколдор көктөмөгө түз хронологиялык тартип жана номурлары боюнча, ал эми отурумдун иш кагаздары отурум протоколунун номуру боюнча системалаштырылат:

- шайланма органдар менен коомдук уюмдардын протоколдору ошол орган канча мөөнөткө шайланса, ошого жараша номурланат жана көктөмөдө сакталат;

- каттар үчүн өзүнчө көктөмө ачылат. Ага каттар хронологиялык тартип боюнча тиркелет;

- суроо документтен кийин анын жооп каты жайгаштырылат;

- өкмөттүк жана жогорку органдар менен байланышкан каттар өзүнчө көктөмөдө топтолот. Зарылчылык болсо, бул каттар козгогон маселелерине ылайык топтоштурулат да, көктөмөлөрдө сакталат;

- план, эсеп-кысап, смета, штаттык расписаниелер өздөрүнүн долбоорлорунан бөлөк топтоштуруулуп, түзүлгөн жылына жараша көктөмөгө киргизилет.

Өздүк иштеги иш кагаздар төмөнкүдөй тартипте тиркелет:

1. иш кагаздарынын ички сыйпаттамасы (мазмуну);

2. ишке кабыл алғандығы жөнүндө арыз;

3. жолдомо же көрсөтмө;

4. анкета (кадрларды эсепке алуу боюнча жеке баракча);

5. өмүр баян;

6. билими жөнүндөгү иш кагазынан көчүрмө;

7. кызматка дайындалған, башка кызматка көтерүлгөн, кызматтан бошотулган буйруктардын көчүрмөлөрү.

Өздүк баракчада (личный листок) фамилиясын өзгөрткөндүгү жөнүндөгү маалымат, сыйлык, жаза алғандығы жөнүндөгү буйруктун зарыл реквизиттери жазылат. Ошондуктан мынданай иш кагаздарынын көчүрмесү өздүк иш көктөмөсүнө киргизилбейт.

Мекеменин иши жана түзүмү өзгөрүүгө дуушар болсо, иш номенклатурасы кайра түзүлүп, ал архив жана мамстандарт менен кайрадан макулдашылат. Иш кагазы басмаканада кайра басылат жана мекеме жетекчиси тарабынан бекитилип, кийинки жылдын 1-январынан ишке киргизилет.

Бекитилген иш номенклатурасына жыл бою көктөмөлөр ачылып, жаңы иштер киргизилип ж.б. маалыматтар менен толукталып турат. Жыл аягында ачылган иштердин категориялары жана эсеби тууралуу жыйынтык маалыматтар киргизилет.

## 6. Көктөмөлөрдү даярдоо

Сакталуу мөөнөтүнө жараша көктөмөлөр толук же айрым бөлүктөрү боюнча даярдалат. Бул даярдоо иши ведомстволук архивдин же архивге жооптуу адамдын жардамы же тике көзөмөлү астында жүргүзүлүүгө тишиш.

Көктөмөлөрдү иш кагаздарга жооптуу кызматкер жана мекеменин түзүмдүк бөлүмүнүн адистери даярдайт.

Көктөмөлөрдү даярдоодо төмөндөгү иштер аткарылат:

- иш кагаздарын көктөө жана мукабалоо;

- көктөмөдөгү барактарга номур коюу;

- көктөмөнүн күбөлөндүрүүчү жазуусун түзүү;

- көктөмөнүн мукабасынын реквизитине өзгөртүү киргизүү.

Жогорудагы даярдык иштери дайыма жана убактылуу (10 жылдан ашуун) сактала турган жана өздүк курам боюнча көктөмөлөргө таандык.

Убактылуу мөөнөттөгү (10 жылга чейинки) сакталуучу көктөмө-

лөрдө иш кагаздар системага салынбайт, барактарга номур коюлбайт жана күбөлөндүрүүчү жазуулар жазылбайт.

Көктөмөгө киргизилген иш кагаздарды оной окуу үчүн алар учтөрт жеринен көзөп тигилет. Көзөө (Же тешкич менен тешүү) барактын сол жак четинен 1 см аралыкта болушу керек.

Көктөмөнүн башына анда тиркелген иш кагаздарынын ички сыйпаттамасы (мазмуну) берилиши мүмкүн. Анын болжолдуу үлгүсү төмөнкүдөй:

### 05-2 КӨКТӨМӨНҮН МАЗМУНУ

Иш кагазынын индекси	Иш кагазынын атальышы же кыскача мазмуну	Бетте
1	2	3
001-5	Боронбаев Алмаздын арызы	

Көктөмөнүн аягына “Күбөлөндүрүү жазуусу үчүн” деген бланк кошо тиркелет.

Күбөлөндүрүү жазуусунун үлгүсү жана реквизиттери төмөнкүдөй:

### КҮБӨЛӨНДҮРҮҮ ЖАЗУУСУ ҮЧҮН

Көктөмөдө бардыгы \_\_\_\_\_ барак.  
*(цифра жана сөз менен)*

Алардын № \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ чейинкиси тигилген жана номурланган  
Эскертуү: \_\_\_\_\_

Күбөлөндүрүү  
жазуусун түзүүчү (көлү)  
20 \_\_\_\_ -жылдын « \_\_\_\_ » - (аты-жону)

Иш кагаздарынын жайгашуу тартибин сактоону камсыз кылуу максатында күбөлөндүрүү жазуусу жана ички сыйпаттаманын барагынан (көктөмөнүн мазмунунан) башка көктөмөгө киргизилген бардык барактар номурланат. Номур барактын жогорку он жак четине араб цифрасы менен коюлат. Баракты номурлоодо текстке кол тийгизилбейт. Номурлоону графикалык калем же нумератор менен коюу зарыл.

Бир нече томдон же бөлүктөн турган көктөмөлөрдүн мазмуну жана

күбөлөндүрүү жазуусу өзүнчө түзүлөт жана барактары өз-өзүнчө номурланат.

Көктөмөдөгү барактар номурланган учурда ката кетирилсе, аны архивге өткөрөп алдында кайра номурлоо жүргүзүлөт. Эски номурлары чийилип салынып, он жак жагына жаңы номурлары коюлат. Көктөмөнүн мазмуну жана күбөлөндүрүү жазуусу жаңы түзүлөт. Эски күбөлөндүрүү жазуусу чийилип коюлат, бирок көктөмөдө сакталат.

Барактарды номурлоодо бир цифра 2-3 жолу адашып коюлса, ал барактарга литердик номурларды коюуга болот. Мисалы, 3-А, 3-Б, 3-В (беттери).

Дайыма жана узак мөөнөткө сактала турган көктөмөлөрдүн мукабасы төмөнкүдөй реквизиттерге ээ:

- мамлекеттик архивдин коду;
- мекеменин коду;
- мамлекеттик архивдин наамы;
- мекеменин же түзүмдүк бөлүмдүн наамы;
- көктөмөнүн номуру;
- томдун номуру;
- көктөмөнүн наамы;
- датасы;
- барактардын саны;
- сакталуу мөөнөтү;
- архивдик шифри.

Көктөмөнүн мукабасынын формасы төмөнкүдөй:

Мамлекеттик архивдин коду \_\_\_\_\_  
Мекеменин коду \_\_\_\_\_

(мамлекеттик атальышы)

(мекеменин жана түзүмдүк бөлүмдүн атальышы)

КӨКТӨМӨ № \_\_\_\_\_  
том № \_\_\_\_\_

(шыгин аты)

(дата) -  
баракта

жылга чейин сакталат

Ф. № \_\_\_\_\_  
Каттоо № \_\_\_\_\_  
К. № \_\_\_\_\_

A4 (210x297)

Мукабадагы “Ф” - фонд, “К” - көктөмө деген түшүнүктөрдү туонтат.

Көктөмөлөрдүн мукабасын даярдағанда мекеменин аты атооч жөн-дөмөдө толук көрсөтүлөт. Эгерде мекеменин расмий кабыл алынган кыскартмасы (аббревиатурасы) болсо, ал толук аталышынан кийин кашаанын ичинде берилет: **Кыргыз Республикасында Аралды сактап калуу эл аралык фонду (АСЭФ)**.

Иш кагазында камтылган мезгил ичинде мекеменин аты өзгөрүлсө, мукабага жаңы аталыш же мекемени өткөрүп алган жаңы мекеменин аты кошумчаланып жазылат, эски аталыш кашаага алынат.

Мукабадагы дата иш башталған жаңа аяктаган жылга туура келиш керек.

Буйрукчул иш кагаздарынан турган иштердин датасы көктөмөлөрдүн иш кагаздарында коюлган эң биринчи жана эң акыркы иш кагаздарынын датасы (жыл, күн, айы) болуп саналат.

Отурумдардын протоколдорунан турган иштердин датасы биринчи жана акыркы протокол түзүлгөн дата болуп саналат.

Көктөмөнүн датасын койгондо адегенде жыл, аナン күн араб цифралары менен, айдын аты сөз менен жазылат: **2000-жылдын 9-апрели**.

Көктөмөнүн мукабасынын милдеттүү реквизити катары иштин барактарынын санын көрсөтүү алынат. Ал көктөмөнүн күбөлөндүрүү жазуусунун негизинде коюлат.

## 7. Иш кагаздарын баалоо

Мекемелерде жыл сайын жарандардын түрдүү ишмердигин чагылдырыган көптөгөн иш кагаздар түзүлөт. Ал иш кагаздарындагы маалыматтардын баалуулугу ар түрдүү. Иш кагаздарынын көп бөлүгү бир мүнөздөгү маалыматты өзүнө камтыйт. Ал маалыматтарды мекеменин ишмердигинде пайдаланғандан кийин, мындаи иш кагаздар өз маанисиин жоготот. Андан ары ал иш кагаздарын мекемеде сактоо максатсыз болот. Ал эми иш кагаздарынын бир тобу өз маанисин бир топ жыл болу сактайт. Ошондой эле маалыматы дайыма сакталуучу, илимий жана практикалык көз караштан алып караганда өтө баалуу иш кагаздар да бар. Мындаи иш кагаздар ушул көз караштан архивге өткөрүү (сактоо) үчүн даярдалат.

Иш кагаздарын кийинкиге сактоого жана пайдаланууга даярдоо, аларды сактоого тандоо учурдагы иш процессинде эле жүргүзүлөт. Ал иш кагаздарынын илимий жана практикалык наркынын эксперти, көктөмөлөрдү толтуруу, иш кагаздарын сактоону камсыз кылуу, көктөмөлөрдү архивге өткөрүп берүү иштеринен турат.

Иш кагаздарынын баалуулугун эксперт комиссиясы (ЭК) аныктайт.

Иш кагаздарынын баалуулугун экспертизалоо алардын сактоо мөөнөтүн аныктоо жана андан ары сактоо үчүн ылгап алуу максатында жүргүзүлөт.

Иш кагаздарынын баалуулугун экспертизадан өткөрүүнү уюштуруу жана аларды мамлекеттик архивге өткөрүп берүү, экспертизанын ишине көзөмөл жүргүзүү жана усулдук жардам көрсөтүү үчүн тармактык мекемелерде туруктуу иштей турган борбордук эксперт комиссиялары (БЭК) түзүлөт жана ал иш кагаздарынын наркын баалоодо борбордук архив мекемесинин эксперттик текшерүү комиссиясы (ЭТК) менен байланышта иш жүргүзүп; андан зарыл уюштуруучулук-усулдук көрсөтмө алып турат.

БЭК (ЭК)тин кызматтык милдеттери, укуктары жана анын ишине уюштуруулушу тиешелүү мамлекеттик архив менен макулдашылып, мекеме жетекчиси бекиткен жобо аркылуу аныкталат.

БЭК (ЭК)тин кызматтык милдеттери төмөнкүлөр:

- жыл сайын иш кагаздарын архивдик сактоого өткөрүү үчүн ылгап алуу жумушун уюштуруу,
- дайыма жана убактылуу (10 жылдан ашуун) сакталуучу иштердин сыйпаттамаларын, өздүк курам боюнча жана сактоого болбой турган иш кагаздар менен көктөмөлөрдүн актыларын карап чыгуу;
- тармактын иш өндүрүшү боюнча иш кагаздарды иштеп чыгуу, нормативдик иш кагаздардын долбоорун даярдо жана кароого катышуу, мекемелердин архивдеринин ишине усулдук жардам көрсөтүү, иш номенклатурасын иштеп чыгууга көмөктөшүү ж.б.;
- ведомстволук мекемелердин эксперт комиссиясына усулдук жардам берүү жана ишмердигин көзөмөлдөө.

Мекеменин борбордук эксперт комиссиясы өз ишинде Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду (УАФ) жөнүндө" мыйзамына, башкарууну иш кагаздары менен камсыздоонун мамлекеттик бирдиктүү стандартына, иш кагаздарынын бирдиктүү мамлекеттик системасынын жоболоруна, "Ведомстволук архивдик мекемелердин ишинин негизги эрежелерине", республиканын мамлекеттик архив мекемесинин көрсөтмөлөрүнө жана сунуштарына, республикалык башка мамлекеттик архив кызматтарынын эрежелерине таянат.

Эксперт комиссиясы квалификациялуу кызматкерлерден үчтөн кем эмес курамда жетекчинин буйргугу менен түзүлөт. Бул комиссиянын курамына милдеттүү түрдө архив башчысы, архивге жооптуу кызматкер, ал эми БЭКтин курамына тиешелүү мамлекеттик архивдин өкүлү киргизилет.

Мекеменин БЭК (ЭК)инин төрагасы катары жетекчи кызматкерлердин бири дайындалат. БЭК (ЭК)тин төрагасы комиссиянын иш планын бекитет, отурумдарын өткөрт. Комиссиянын отурумдары протоколдоштурулат.

Иш кагаздарын экспертизалоо жыл сайын мекеменин БЭК (ЭК) ии менен ведомстволук архивдин жетекчисинин катышуусунда өтөт жана иш кагаздарынын баалуулугун экспертизадан өткөрүү тартиби төмөнкүдөй:

- мекеменин архивине дайыма жана убактылуу (10 жылдан ашуун) сактоо үчүн өткөрүлүүчү иш кагаздарын ылгап алуу;
- түзүмдүк бөлүмдердө убактылуу сакталуучу иш кагаздарды ылгап алуу;
- сактоо мөөнөтү өтүп кеткен иштерди жок кылуу үчүн ылгап алыш, өзүнчө бөлүп коюу.

Мекеменин (ведомствонун) архиви дайыма сактоого коюла турган иш кагаздарды мамлекеттик сактоого, өздүк курам боюнча иш кагаздарды борборлоштурулган сактоого коюу үчүн тандап алуу учурунда баалуулугун аныктоону көздөп, экспертиза жүргүзөт.

Экспертиза учурунда иш кагаздардын сан жагынан жетпей калгана аныкталса, тиешелүү мекемелер ал иш кагаздарын издең табуу боюнча чараларды көрөт. Жетцеген иштердин жана иш кагаздарынын изделишинин натыйжасы тууралуу жетекчиликке билдирилип турат.

Иш кагаздарынын баалуулугун экспертизалоодо төмөнкү иштер эске алынат жана аткарылат:

- дайыма сакталуучу иштердин сыпattамасы;
- он жылдан ашуун (убактылуу) сакталуучу иштердин сыпattамасы;
- өздүк курам боюнча иштердин сыпattамасы;
- жок кылышуучу иш кагаздары жана алардын актылары.

Мамлекеттик сактоодо 10 жылдан ашуун сакталуучу иш кагаздарына жана кызматкерлердин өздүк курамы боюнча сыпattама (опись) өзүнчө жүргүзүлөт. Ал сыпattама мукабада жана титулдук баракта төмөнкүдөй белгilenет:

(ведомствонун атальшы)

(мекеменин жана түзүмдүк бөлүндүн атальшы)

(кайрадан атоолор: атоонун ақыркы жылы)

Фонд № \_\_\_\_\_

ТУРУКТУУ САКТАЛУУЧУ ИШТЕРДИН  
СЫПАТТАМАСЫ

\_\_\_\_\_ -жылдар үчүн

A4 (210X297)

Бул топтогу иштердин милдеттүү элементтерине титулдук барактан башка да кыскартылган сөздөрдүн тизмеси кирет. Ал кыскартылган сөздөргө жалпы кабыл алынган кыскартуулар (ж.б., ж.б.у.с., т.а.) кирбейт. Кыскартуулар алфавит тартибинде жайгаштырылат.

Бул каттоого кәэде баш сөз да жазылат. Анда көктөмөдөгү иштерге кыскача мүнөздөмө, алардын айрым өзгөчөлүктөрүнө сипаттама берилиши мүмкүн. Булар иштин илимий маалыматчыл аппаратарын түзөт жана баш сөздө төмөндөгүлөрдүн камтылышы талап кылынат:

- сипаттаманын аппаратынын тутуму;
- мекеменин жана түзүмдүк бөлүмдүн кыскача тарыхы;
- фонддун кыскача тарыхы;
- ишти түзүүнүн өзгөчөлүгү;
- ишти сипаттоонун жана системага келтирүүнүн өзгөчөлүктөрү;
- сипаттаманын маалыматчыл аппаратынын тутуму.

Дайыма сактала турган иштердин сипаттамасы төрт нускада даярдалат. Сипаттаманы БДКнын жооптуу кызматkeri күбөлөндүрүп, ЭКнын төрагасынын колу коюлат.

Сипаттаманын бардык нускалары милдеттүү түрдө тиешелүү мамлекеттик архивдин ЭТКсина кароо үчүн берилет жана анын жетекчи-си бекитет.

Сипаттама төмөнкүдөй формага жана элементтерге ээ:

ЭТКнын 00.00.00 дөгү  
№ 0 протоколу менен  
**БЕКИТИЛГЕН**

(архив мекемесинин ататышы)

00.00.00

№

(ведомствонун ататышы)

(мекемесинин жана түзүмдүк бөлүмдүн ататышы)

**ТУРУКТУУ САКТАЛУУЧУ КӨКТӨМӨЛӨРДҮН СЫПАТТАМАСЫ**

-жылдар үчүн

Катар №	Көктөмөлөрдүн индекси	Көктөмөлөрдүн темасы	Убагы	Барактардын саны	Эскертуу
1	2	3	4	5	6
15 мм	20 мм	80 мм	25 мм	15 мм	15 мм

Сыпаттаманын бул бөлүгүнө № \_\_\_\_\_ иштен № \_\_\_\_\_ ишке чейин кошулду.

(кызметчы)

(колу)

(аты-жону)

\_\_\_\_\_ -жылдар үчүн сыпаттаманын бөлүгүнө жыйынтыктоочу жазууну күбөлөндүрөм.

(кызметчы)

(колу)

(БДК кызметчына жооптүү  
кызметкердин аты-жөнү)

ЭКнын төрагасы

МАКУЛДАШЫЛГАН

(колу)

(аты-жону)

(жетекчинин кызметчы)

(колу)

(аты-жону)

(дата)

Бул көктөмөде \_\_\_\_\_ баракка номур коюлду.  
(цифра жана сөз менен)

Тема коюлган барактар

(цифра менен)

Көктөмөгө \_\_\_\_\_ -жылдардагы \_\_\_\_\_ иш киргизилди  
(цифра менен)

(БДК кызметчына жооптүү  
кызметкердин кызметчы)

(колу)

(аты-жону)

(дата)

A4 (210x297)

Убактылуу (10 жылдан ашуун) сакталуучу сыпаттама 2 нускада даярдалат. Мындай топтоту иштердин сыпаттамасы архивдик мекемелерге кароо үчүн жиберилбейт.

Өздүк курам боюнча иштердин сыпаттамасын даярдоонун, түзүүнүн жана кароонун тартиби дайыма сакталуучу иштердин сыпаттамасынын даярдоо, түзүү жана кароо тартиби менен окшош болот.

Сактоо мөөнөтү өткөн жана ЭК тандап алган көктөмөлөргө архив тарабынан ал көктөмөлөрдү жок кылуу жөнүндө акт түзүлөт. Мындай актынын формасы жана элементтери төмөнкүдөй болот:

(ведомостонун атальны)

БЕКИТЕМЙН

(мекеменин атальны)

(жетекчинин кызметчы)

АКТ

(дата)

(номуру)

(дата)

(түүж.пен жері)

Иш кагаздарын жана көктемелердү  
бөлүү жана жок кылуу жөнүндөгү  
00.00.00 № \_\_\_\_\_ буйруктун  
негизинде эксперт комиссиясы  
тарабынан түзүлдү.

Комиссиянын төрагасы: \_\_\_\_\_  
(кызметчы)

(аты-жону)

Комиссия мүчөлөрү: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Комиссиянын ишине катышты \_\_\_\_\_

Комиссия \_\_\_\_\_ тизмелерин жетекчиликке  
(тизменин аталаши)

алып, өзүнүн илимий жана тарыхый баасын жоготкон төмөнкү иштерди жана  
көктемелердү бөлүп алды.

(Чындан ары сакталбай турган иш кагаздары  
тиандын аталаши жекеменин аталаши)

Катар №	Иш кагаздарынын жана көктемелердүн жылдары	Иш кагазынын жана көктемелердүн тобу, жекече атальштары, номенклатура боюнча көктемелердүн индекси	Түшүн дүрме	Иш кагаздарынын жана көктемелердүн саны	Аталаң статьялардын номуру

Көктемелердүн жалпы саны \_\_\_\_\_  
(цифра жана жазуу чилен)

Эксперт комиссиянын  
тиандылардын төрагасы: \_\_\_\_\_  
(аты-жону)

Мүчөлөрү: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Иш кагаздары майдаланып, таштандыларды кабыл алуу пунктуна 00.00.00дө  
саат 00.00дө өткөрүлдү.

(иши кагаздарынын жок  
кызуу боюнча жооптуу  
кызметкердин кызметчы)

(датасы)

(аты-жону)

(аты-жону)

A4 (210x297)

Жок кылуу актысына киргизилген иш кагаздарын жана көктөмөлөрдү жок кылуу ЭТКнын сыйпарттамасын тиешелүү архив мекемеси бекиткендөн кийин, сыйпарттамада белгиленген мезгилде жүргүзүлөт.

Иш кагаздарын жана көктөмөлөрдү жок кылууда түзүмдүк тармактардагы көктөмөлөр менен бирге мекеменин архивине иш кагазын каттоо жана текшерүү (көзөмөл) карточкасы, каттоо журналы жана башка сактоодогу каттоонун такталган бирдиктери болгон формалар кошо берилет.

Иш кагаздарын сактоонун, аларга тактоо жүргүзүүнүн жана жок кылуунун тартиби Кыргыз Республикасынын башкы архив мекемесинин нускоолору жана эрежелери аркылүү аныкталат.

## 8. Иш кагаздарын архивге өткөрүү

Көктөмөлөрдү архив мекемелерине өткөрүп берүүгө даярдоону мекеменин билүү ишке жооптуу кызматкерлери жүргүзөт.

Кыргыз Республикасынын улуттук архив фондуунун (УАФтын) убактылуу сакталып турган иш кагаздары Кыргыз Республикасынын УАФы жөнүндөгү мыйзамдын 11-статьясында белгиленген мөөнөт бүткөндөн кийин, алар мамлекеттик сактоого өткөрүп берилет. Мынданай иш кагаздарды сактоо мөөнөттөрү төмөнкүдөй:

- маалымат иштери үчүн колдонулушу тиражтуу жана көпкө сакталуучу көктөмөлөр түзүмдүк тармактарда 2 жыл сакталып, кийин алар ведомстволук архивге өткөрүлөт;
- кинофотодокументтер, видеожазмалар жана машина менен окууучу тексттер 3 жыл сакталат;
- илимий жана тарыхый иш кагаздар - керектөө мөөнөтү бүткүчө, бирок 15 жылдан ашуун эмес убакыт сакталат;
- районго жана шаарга баш ийген мекемелердин иш кагаздары 5 жыл сакталат;
- облустук маанидеги мамлекеттик бийлик органдарынын иш кагаздары 10 жыл сакталат;
- өздүк курам боюнча иш кагаздар 75 жыл сакталат;
- жаарандык актылардын абалын каттоо боюнча документтер 75 жыл сакталат;
- сот жана нотариаттык иштердин иш кагаздары 75 жыл сакталат.

Бул көрсөтүлгөн мөөнөттөр архивге өткөрүлүүчү иш кагаздар боюнча тиешелүү документ түзүлгөн күндөн тартып эсептелет.

Улуттук архив фондуунда документтердин сакталышын камсыз кылуучу тиешелүү шарттар жок болсо, тиешелүү мамлекеттик архивдер менен макулдашылып, ведомстволук сактоонун мөөнөтү өткөнчө мамлекеттик сактоого берилиши мүмкүн.

Мамлекеттик архивдерди иш кагаздары менен жабдуучу мекемелердин документтери ведомстволук сактоого коюлчу мөөнөтү бүткөн-

дөн кийин, мамлекеттik архив жана тиешелүү мекемелердин жетекчи-  
лери менен макулдашылып, белгиленген график боюнча мамлекеттik  
сактоогоң еткөрүлүп берилет.

Кабыл алуу-өткөрүү актысынын формасы жана элементтери төмөнкүдөй болот:

## БЕКИТЕМИН

## (мекеме жетекчисинин кызметчынын аталышы)

(коту) (аты-жөнү)  
Мекеменин  
(дата) гербдүү мөөрү

БЕКИТЕМИН

(мажлекеттік архивдін  
деректерін)

(коду) (аты-жону)  
 (дата) Мамлекеттик  
 архивдин гербдүү  
 мөөрү

AKT1

№ \_\_\_\_\_  
(дата) \_\_\_\_\_ (номеру) \_\_\_\_\_

### (акт түзүлген жер)

**Негиз: «Кыргыз Республикасынын улуттук архивдик фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.**

Республикасынан Майзамы.  
Атлаган Мыйзамга байланышту документтердин сактоо мөөнөтү бүткөн-  
дүктөн \_\_\_\_\_ мекемедеги төмөнкү \_\_\_\_\_ архиве  
(жекеменин атаптышы) (фондуун атаптышы)  
еткөрүп берет, ал ами \_\_\_\_\_ жыл.

(Сархандын атаптыны)  
дардагы документтерди жана алардын маалымат аппараттарын мамлекеттик сактооға кабыл алат.

Катар №	Сыпаттамалардын атальышы жана номуру	Сыпаттамалардын нускасынын саны	Көктөмөлөрдүн саны (сактоо бирдиги)	Эскертуу
1	2	3	4	5

Бардыгы \_\_\_\_\_ бирдик сактоого кабыл алынды.

(шифра жана сөз менен)

Мамлекеттик архивдеги фонд №

### Өткөрүп берішкендер:

## Кабыл алышкандар:

## (өткөрүп берүүгө катышкан ада жадалын кызмети)

(кабын аттуға катышқан  
адамдардын күзчалы)

(коту) (аты-жө)  
(дата)

(коту) (аты-жану)

Иш кагаздарын мамлекеттик архивге өткөргөндө, мекеме сыпаттаманы төрт нускада даярдайт, үч нускасы мамархивге берилет. Көктөмөлөр сыпаттамасына карата барактары текшерилүү менен өткөрүлүп алынат. Сыпаттаманын төрт нускасына төң документтердин мамлекеттик архивге кабыл алынганын ырастаган белги коюлат. Сыпаттаманын төртүнчү нускасы кабыл алуу-өткөрүү актысынын бир нускасы менен мекемеде калтырылат.

Откөрүп алуу учурунда көктөмө жетпей калса, ошол жетпеген көктөмөнүн номуру документтерди кабыл алуу-өткөрүү актысына белгиленет, жок болуп калуу себеби мекеменин актыга тиркелген маалымкатаында көрсөтүлөт.

Республикадагы ар бир мекеменин башкы милдеттеринин бири - республиканын башкы архив мекемесине тиешелүү иш кагаздарын өз убагында толук жана сапаттуу өткөрүп берүү. Бул ишмердик саясий, экономикалык, тарыхый жана илимий булактар катары өлкөбүздүн кийинки муундарына жана ал чарба тармагына калтырылган зор мурас болуп саналат.

## ӨЗДҮК ИШ КАГАЗДАР


Өздүк иш кагаздарды жарандар өздөрү даярдап, алар жарандар менен жарандардын же жарандар менен мекемелердин ортосундагы түрдүү укуктук мамилелерди тейлейт. Алар ушул белгиси боюнча иш кагаздарынын калган түрлөрүнөн кескин айырмаланат.

Өздүк иш кагаздарга арыз, дарек, жарыя, кулактандыруу, тил кат, түшүнүк кат, чакыруу, өмүр баян сыйктуу иш кагаздар кирет.

### АРЫЗ (Заявление)

Мекеме жетекчисине ошол же башка уюмдун мүчөлөрү же жарандар сураныч, сунуш, арыздануу мазмунунда жазган расмий иш кагаз - арыз. Ал иш жүргүзүүдө өтө кенири колдонулат. Жумушка орношуу, которулуу, жумуштан чыгуу, түрдүү эс алууларга уруксат суроо сыйктуу процесстер биринчи кезекте арыз аркылуу жөнгө салынат. Жарандардын кайсы бир жетекчиге карата арыздануулары, даттануулары сөзсүз арыз аркылуу гана расмий күчкө ээ болот. Ошондо гана жетекчи мекеме кызматкеринин же башка жарандын арызына сөзсүз жооп берүүгө милдеттүү болот.

Адам ишмердигинде арыздын көптөгөн түрлөрү колдонулат. Бирок айрым арыздардын түрүн кошпогондо, алардын дээрлик бардыгы бирдей реквизиттерге ээ. Аны төмөнкүдөй схема менен көрсөтөбүз:



(Эскертуу: Иш кагаздары, негизинен, A4 форматындагы баракка жазылат. A4 барагынын өлчөмү - 210×297 мм)

1-реквизитте мекеменин аталышы, жетекчинин кызматы жана аты-жөнү жазылат. Жетекчинин аты жана атасынын аты кыскартылат, фамилиясы толук көрсөтүлүп, ал барыш жөндөмөгө келтирилет: **А.К. Жолдошевге.**

Жетекчинин аты-жөнүнөн мурда **мырза**, **айым** деген сыйктуу урматтоо сөздөрүн же илимий наамын көрсөткөн доцент, профессор, академик деген сыйктуу сөздөрдү пайдаланууга болот.

2-реквизитте арыздануучунун каерде, ким болуп иштери, же каerde жашары, аты, атасынын аты жана фамилиясы көрсөтүлүп, фамилия чыгыш жөндөмөгө келтирилет: **А.К. Базарбаевден.**

Көпчүлүк учурда арыздануучунун атынын жана атасынын атынын чечмеленип берилиши максатка ылайыктуу деп эсептелет: **Алымкул Кайыпович Базарбаевден.**

3-реквизитте иш кагазынын аты жазылат. Ал 1- жана 2-реквизиттин уландысы болгондуктан, кичине тамга менен башталганы туура болмок, бирок салтка айланган принциптин негизинде ал баш тамга менен жазылат: **Арыз.**

4-реквизит - текст. Ал абзац менен башталып жазылат. Арыздын тексти түшүнүктүү, так жана кыска **болушу талап** кылынат. Арыздын текстинде арыздануучунун жетекчиге карата ички мамилелери, психологиялык түрдүү абалдары берилбейт. Арыздын тексти зарыл болсо, бир канча абзацка бөлүнүп жазылышы мүмкүн.

5-реквизитте арызга тиркелүүчү тиркемелер берилет. Тиркемелерге түрдүү күбөлүк, аттестат, диплом, маалымкат, түшүнүк каттардың ж.б. иш кагаздарынын көчүрмөлөрү кирет. Тиркеменин ар бир түрүнүн бети көрсөтүлөт. Тиркеме бирөө болсо, ага номур коюлбай эле жазылат: **Жогорку билимим жөнүндөгү дипломдун көчүрмөсүн тиркеймин** (1 бет). Мындай тиркеме абзац менен жазылат.

Тиркемелердин саны 2 жана андан көп болсо, алар “Тиркемелер:” деген сөздүк менен номурланып жазылат:

Тиркемелер:

1. Дипломдун көчүрмөсү (1 бет);
2. Эмгек китепчесинин көчүрмөсү (3 бет).

Тиркемелер зарыл болсо жана арызда көрсөтүлүп, алар арыздын артына тиркелип, жетекчиге жиберилет.

6-реквизитте арыз жазылган дата алты цифра менен же цифра-сөз менен көрсөтүлөт: **00.14.04** же **2000-жылдын 14-апрели**.

7-реквизитте арыздануучунун колу белгиленет.

8-реквизитте арыздануучунун аты жана фамилиясы көрсөтүлөт:

**А. Базарбаев.** Бул реквизитте арыздануучунун атасынын атынын көрсөтүлүшү милдеттүү эмес.

6, 7, 8- реквизиттер бирдей денгээлге жазылат.

9-реквизитте мекеменин айрым тиешелүү кызматкерлеринин арыз менен таанышкандыгы жөнүндө, арыздын текстинин мазмунуна карата пикирлерин туонткан визалар коюлушу мүмкүн.

10-реквизитте арыздын индекси белгиленет. Ал каттоо журналына түшүрүлөт жана ал белги аркылуу арыздын текстинде козголгон маселенин ишке ашырылыши көзөмөлдөнөт.

Реквизиттердин аралары даана ажырап турушу зарыл.

Жетекчинин резолюциясы барактын жогорку сол жак бурчундагы бош орунга коюлат.

1-8-реквизиттер арыздануучу тарабынан аткарылат жана кол менен жазылат.

Арыздын түрү өтө көп. Ал түрлөр арыздын текстинин мазмунуна ылайык бөлүштүрүлөт. Биз өндүрүштө көп колдонулган арыздын түрлөрүнүн үлгүлөрүн сунуш кылабыз.

## 1. Жумушка киругү арызы

Алаңұдун районундагы  
“Ала-Тоо” агрофирмасынын  
деректири Т. Эшиевге  
Көк-Жар кыштагынын  
турғуну Сапарбек Акуновдон

Арыз

Мени агрофирмага багбанчылық ишке алууңузду өтүнөм.

Айыл чарба техникумун бүткөндүгүм жөнүндөгү дипломодун көчүрмөсүн тиркеймин.

00.10.04

(колу)

С. Акунов

## 2. Жумуштан бошоо арызы

И. Арабаев атындағы  
Кыргыз мамлекеттик  
педагогикалық университетинин  
ректору проф. Б. Бекбалаевге  
физика кафедрасынын доценти  
Жеңиш Ашымовдон

Арыз

Башка кызметка откөндүгүмө байланыштуу мени кафедранын доценттик кызматынан бошотуунчызду сураймын.

00.10.04

(колу)

Ж. Ашымов

Жумуштан бошоо арызында жумуштан бошонуу себеби сөзсүз көрсүтүлүшү зарыл. Анткени кызматтан бошотуу жөнүндөгү буйруктур негизи ушул арыз болуп саналат.

## 3. Өтүнүч арыз

Эмгекчилер көп учурда райондук администрацияга (башчысына), кесипчилик комитетине үй-жай, жер участокторун сурап, арыз менен кайрылышат. Мындай арызда үй-жай, жер участогун сураган киши үй-бүлөсү, үйүнүн абалын көрсөтүп, өзүнүн иштеген жери, ким болуп иштээри жөнүндө маалымат берет.

Бишкек шаарынын мэри  
мырза Т. Керимкулов  
С. Ибраимов көчөсүндөгү  
28-йдүн 18-батиринде жашоочу  
Адыл Рыскелдиевден

Арыз

Мен шаардын С. Ибраимов көчөсүндөгү 28-йдүн атам Т.Рыскелдиевге  
тиешелүү 18-батиринде турамын. Жашаган үйбүзүдүн аянты 84 чарчи метр.  
Бул үйдө 7 киши жашайбыз.

Батирибиз уч болмалдуу. Мындаай жайды мага илимий иш жүргүзүүгө  
мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан мени жашоо шартын жакшыртууга мажбур  
болгондордун тизмесине киргизип коюшунузду сураймын.

Өзүм жөнүндө төмөнкүлөрдү маалымдаймын:

Рыскелдиев Адыл - 1950-ж. туулган. Бишкек гуманитардык  
университетинде кыргыз адабиятыта кафедрасынын доценти болуп 1993-  
жылдан бери шиштеймин, филология илимдеринин кандидатынын.

Үй-бүлөм:

Рыскелдиев Токтогон - атам (1920-ж.т., пенсионер)

Рыскелдиева Калича - атам (1922-ж.т., пенсионер)

Рыскелдиева Салтанат - аялым (1952-ж.т., мугалим)

Адылов Максат - уулум (1978-ж.т., окуучу)

Адылов Бакыт - уулум (1990-ж.т., окуучу)

Адылова Бактыгүл - кызым (1992-ж.т., окуучу)

00.01.02

(колу)

А.Рыскелдиев

#### 4. Топтук арыз

Жогорку органдарга арыз айрым учурда көпчүлүктүн атынан су-  
роо, етүнүч түрүндө жазылышы мүмкүн.

Ош облустук мамлекеттик  
администрация башчысы-губернатор  
Т. Акматалиевге  
Ноокат районундагы Кеңеш  
кыштагынын тургундарынан

Арыз

Биздин кыштакта төрт жүзден ашык үй-бүлө жашайт. Булардын үчтөн  
экөө көп балалуу үй-бүлөлөр. Бирок кыштагыбызда жалпы билим берүүчү  
ортос мектеп жок. 9-классты бүтүрөген балдарбыз алыссы жердеги башка  
мектепке барып окушат. Жол алыш болгондуктан, балдар отто кыйналууда.  
Ошондуктан эки айылдын арасынын алыстыгын эске алтып, кыштакка орто  
мектептин имаратын курууга жардам берүүкүзүдү сурайбыз. Биздин кыш-  
тактын эли буга жардам берүүгө, ашар жолу менен ишти бүткөрүүгө даяр.

00.15.04

(колу)

(фамилиялар)

## 5. Өргүү арыздары

Мындаи арыздар эмгек, декреттик өргүүлөргө чыкканда, кызматына кайра киришкенде жазылат.

Кыргыз айыл чарба финансы корпорациясынын аткаруучу-деректири Б.Ж. Жээнбаевага менеджердин жардамчысы Алиева Жайнаулдөн

Арыз

Кош бойлуу болгондукумга байланыштуу 2000-жылдын 21-февралынан 8-майна чейин декреттик өргүү берүүүцүзүү сураймын.

2000-жылдын 18-февралында берилген № 61 убактылуу эмгекке жарамсыздык баракчасын тиркеймин.

00.00.00

(колу)

Ж. Алиева

Нарын мамлекеттик университетинин ректору доц. А. Акматалиевеге тилдер кафедрасынын улук окутуучусу Сейдалиева Жыргалдан

Арыз

Оорулдуу баламды кароо учун мага 2000-жылдын 6-мартынан 20-мартына чейин акы толөнбөөчү өргүү берүүүцүзүү сураймын.

Тиркеме:

1. Баламдын туулгандыгы жөнүндө күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
2. № 46 убактылуу эмгекке жарамсыздык баракчасы

00.00.00

(колу)

Ж. Сейдалиева

## 6. Эмгек өргүүсүнөн кайтуу арызы

И. Раззаков атындагы  
Кыргыз техникалык университетинин ректору  
проф. У.Н. Брымкулового  
башкы кампачы  
Аалы Маликовдон

Арыз

Мени эмгек өргүүсүнөн кийин 2000-жылдан 17-апрелинен вз кызматына кириши деп эсептоонүзүү сураймын.

00.00.00

(колу)

А. Маликов

*К. Тыныстанов атындағы  
Білік-Көл мамлекеттік  
университетінин ректору  
проф. М.М. Кидибаевге  
тарых кафедрасының доценты  
А. Алмазбековдан*

*Арыз*

*Илимий изилдөө шиимди улантуу үчүн 2000-жылдын 27-мартынан  
30-апрелине чейин Бишкек шаарына илимий ишсапарына уруксат берүүкүздү  
сураймын.*

*00.00.00*

*(кolu)*

*A. Алмазбеков*

Жогорудагыда арыздарга мекеменин түзүмдөрүнүн жетекчилери да макулдук визаларын коюшат. Мисалы, жогорудагы ишсапары арызына адегенде кафедра башчысы, факультеттин деканы, илимий иштер боюнча проректор макулдук визаларын койгондон кийин, ректор өз резолюциясын белгилейт. Ушул тартиф боюнча аткарылган арыз расмий күчке кирет.

Жогорудагы арыздар **жарандык арыздар** деген топко биригип, алардын жәнекей түрүн түзөт.

Жарандык арыздын татаал түрлөрү да бар.

Алардын реквизиттери жана аткарылуу формасы төмөнкүдәй болот:

*И. Арабаев атындағы  
Кыргыз мамлекеттік педагоги-  
калық университетінин ректору  
проф. А.А. Бекбалаевге  
филология факультеттінин  
2-курсунун студенти  
Момунова Сайрадан*

*Арыз*

*Академиялык өргүүмдүн мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу 2000-жыл-  
дын 6-мартынан мени сабакка катыша баштады деп эсептөөкүздү сурай-  
мын.*

*Ден соолугум жөнүндөгү маалымкатты тиркейчин.*

*00.00.00*

*(кolu)*

*C. Момунова*

1999-жылдын 5-мартынан  
2000-жылдын 5-мартына  
чейин ректордун 99.05.03 төвүгү  
61-С бүйрүгү менен  
ден соолугуна байланыштуу  
академиялык ортук берилген

КБнын  
башчысы

(колу)

А. Айтиеева

00.00.00

Сабакка 2000-жылдан 6-мартынан 2-курстун В тайпасына катыша баштады деп эсептөлсөн жана 2000-жылдын март айынан 30% өтөмүндө стипендия белгиленсөн.

Декан

(колу)

И. Абдувалиев

00.00.00

## 7. Которулуу арызы

Жалал-Абад мамлекеттик  
университетинин ректору  
проф. Ж. Бекешевге  
эсепчи Зуура Муратовадан

Арыз

Жогорку билүүгө ээ болгондугума байланыштуу мени улук эсепчи кызметина каторуулузду сурайчын.

Жогорку билүү жонундогү дипломдун көчүрмөсү тиркелет.

00.00.00

(колу)

З.Муратова

Ош мамлекеттик  
университетинин ректору  
проф. Б. Мурзубаевчовго  
Кыргыз мамлекеттик  
улуттук университетинин  
математика факультетинин  
3-курсунун студенти  
Акбаров Жеңишбектен

Арыз

Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин математика факультетинин 3-курсунан каторулуп келгендигимче байланыштуу мени Ош мамлекет

кеттік университеттін физика-математика факультеттінин 3-курсунун бюджеттік тайпасына кабыл алууңдуду сураймын.

Төмөнкү документтерди тиркеимин:

1. КМУУнун ректорунун жана математика факультеттінин деканынын макулдугу берилген арыз;
2. Бюджеттік тайпада окугандыгым жөнүндөгү маалымкат.

00.00.00

(колу)

Ж. Акбаров

Которуу жана окууга калыбына келтириүү комиссиясынын 1999-жылдын 7-сентябрьындагы № 3 чечими менен Акбаров Жеңишбек физика-математика факультеттін 3-курсунун А тайнасына бюджеттік негизде студенттердин катарына кабыл алынды жана информатика жана кыргыз тили сабактарынан болгон академиялык айырмасын 1999-жылдын 21-сентябрьина чейин жоюу менен 30% олчомундө стипендия белгиленді.

Комиссиянын  
торагасы

(колу)

А. Абдувалиев

Мүчөлөрү:

1. (колу)
2. (колу)
3. (колу)
4. (колу)

Ш. Исмаилов  
А. Маматова  
А. Сокуев  
Р. Эргешова

Арызды жеке адамдар гана жазбастан, мекеме, уюмдар да жазат. Мындай арыздар жеке киши жазған арыздан айырмаланып, жоопко тартуу, доо койгон мазмунда болушу мүмкүн.

Кызмет арыздары, адатта, атайын иш кагаздарына жазылат, эгерде мекеменин андай иш кагазына жазылбаса, анда кызмет арызына штами (төрт бурчтуу мөөр) коюлат.

## 8. Доо арызы

Бул арыз башка бир мекемеден же уюмдан тиешелүү товарын, мал-мүлкүн өндүрүп берүү жөнүндө сотторго жазылышы мүмкүн.

Уюмдар арасында түзүлгөн келишим бир тарабынан аткарылбай калганда ал жөнүндө келишим түзгөн экинчи тараптын экспертуусун жоопсуз калтырса же аны толук канаттандыраган учурда да доо арызы берилет.

Мындай доо арыздары адаттагы арыздардын мазмунунан башка-чараак болот. Доо арызынын негизги реквизиттери төмөнкүлөр:

1. Кайрылган мекеменин аты, иштин түзүлгөн убагы жана катар номуру көрсөтүлгөн штами;
2. Соттун дареги же мамлекеттік мекеменин аты (барактын жарымынан баштап, он жагына жазылат);
3. Доогердин толук атالышы жана дареги;
4. Жоопкердин толук атальышы жана дареги;
5. Доонун суммасы;

**6. Документтин аталышы (доо арызы);**

7. Доо арызынын мазмуну. Текстте доогер эмненин негизинде доо киоп жаткандыгын, жоопкердин эскерткен кайрылуусуна берилген жоопту канаттандырбагандыгы, келишимди аткарууга жоопкердин туура эмес мамилеси толук, факты аркылуу так көрсөтүлүшү зарыл;

**8. Тиркеме, аткарылган иш кагаздары.**

Доо арызынын үлгүсү төмөнкүдөй болот:

Кыргыз Республикасы  
Чүй облусу  
Алагудүн району  
“Үлгү” агрофирмасы  
1999-жылдан 15-октябрь  
Шаркыратма кыштагы

Чүй райондук эл сотуна  
Доогер - “Үлгү” агрофирмасы  
Жоопкер - Чүй райондук  
даярдоо конторасы

Келтирилген зыянды өндүрүү жөнүндө  
Доонун суммасы - 12000 сом

**Доо арызы**

1999-жылдын 15-январында Чүй райондук даярдоо конторасы менен агрофирма келишим түзүп, анда даярдоо конторасына агрофирма 50 тонна помидор, 50 тонна алма даярдала бермекчи болгон. Даярдоо конторасынын окулук келип, даярдалган помидордан 30 тонна, алмадан 25 тонна алды. Калган помидор менен алманы кийинчөрээк алууга убада берди. Бирок берген убадасын аткарабады.

Биздин бир нече жолу эксперктенибизге карабастан, даярдалган 20 тонна на помидор, 25 тонна алма ушул жылдын 1-октябрьна чейин агрофирмачын кампасында сакталып турду. Агрофирма аталаң жашылча, жемишти убагында сата албагандыктан, зыянга учуралды.

Жоопкер тарафынан келишимдин бузулушуна байланыштуу агрофирма 12000 сом зыян тартты. Бул зыянды райондук даярдоо конторасы келишим боюнча төлөп берүүгө тишиш.

Ошондуктан райондук эл соту жоопкерден агрофирмачын пайдасына 12000 солдуу төлөп бершии жөнүндө чечим кабыл алышын жана сот ишине кеткен чыгымды маалекетке төлөөнүү жоопкерге жүктошун сураймын.

**Тиркемелер:**

1. 1999-жылдан 15-январында түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү - 3 бет;
2. Доо каттын көчүрмөсү - 2 бет;
3. Жоопкерге жиберилген доо материалдарынын көчүрмөлөрү - 6 бет;
4. Агрофирмачынын комиссиясынын 1999-жылдын 20-сентябриндагы актысы - 2 бет;
5. Агрофирмачынын эсеп-кысалы болумунун келтирилген зыян жөнүндөгү маалыматы - 1 бет;
6. 20 тонна помидордун, 25 тонна алманын базарда арзан баада сатылгандыгы тууралуу дүмүрчөктүн көчүрмөсү - 1 бет;
7. Жоопкерге доо коюлган арзыдын көчүрмөсү - 2 бет;
8. 50 сом 25 тыйындык маалекеттик бажы маркасы.
9. Баш бугалтыр А. Мырзабаевге сотто доогердин атынан иш алтынчаруу учун берилген ишеним кат - 1 бет;

Агрофирмачынын төрагасы

(коту)

К. Бакиров

## 9. Кошумча эмгек акысын алуу арызы

Доо арызын айрым жеке адамдар да жазат. Ал көбүнчө эл сотто-руна берилет. Жеке кишилердин арызы үй-жай, мал-мүлкүн бөлүү, баласын кайра алуу, алимент, кошумча эмгек акысын өндүрүү, турак-жайдан чыгаруу, карызын талап кылуу ж.б. жөнүндө болушу мүмкүн. Төмөндө кошумча эмгек акысын алуу жөнүндөгү арыздын үлгүсүн келтирибиз:

Доогер	<i>Бишкек шаарынын сотуна Бишкек шаарынын И.Ахунбаев көчөсүндөгү 126-үйдүн тургуну Шарапат Шайллообекова</i>
Жоопкер	<i>Бишкек шаарындагы бут күйим фабрикасы деректир C. Жолчубаев</i>

### Доо арызы

Мен, Шарапат Шайллообекова, бут күйим фабрикасынын деректери С. Жолчубаевдин көрсөтмөсү боюнча 1999-жылдын август-сентябрь айларында ишемби, жекемеби күндөрү фабрикада шитедим.

Иш күнүнөн ашыкча шитегендигиме байланыштуу менин айлыгыма кошумча айлык берүүгө тийши болучу. Бирок фабриканын директори кошумча айлык бердирбей койду. Ошол кошумча айлык акымды өндүрүп берүүнү сураймын.

Тиркемелер:

1. Нормадан ашыкча шитөө жөнүндөгү фабриканын кесиптик бирлигинин чечими - 2 бет;
2. Нормадан ашыкча шитегендигим жөнүндө цех башчысы тарабынан берилген маалымкат -1 бет.

99. 15.11

(колу)

Ш. Шайллообекова

## 10. Эсептешүү арызы

Бул арыз аткарылган иштерге тиешелүү же оозеки макулдашуунун негизинде бүткөрүлгөн жумушка эмгек акы төлөп берүү жөнүндө жазылат.

Бүткөрүлгөн ишти мекемеде түзүлгөн комиссия карап чыгып, иштин бүткөрүлүшү жана сапаты жөнүндө көрсөтмө берет. Ал эми эсеп-кысап бөлүмү (бугалтерия) комиссиянын актысында көрсөтүлгөн эмгек акысын төлөп бериши керек.

Эсептешүү арызы эркин жазылат, ошентсе да анда төмөнкүлөр көрсөтүлүшү зарыл:

1. Арыз жөнүтүлгөн мекеменин аты, жетекчинин кызматы, аты-жөнү;

- Арыз жазуучунун маалыматы (дареги, паспорт номуру, ким тарабынан жана качан берилгени, ысымы, атасынын аты жана фамилиясы, туулган жылы);
  - Документтин аталышы (Эсептешүү арызы);
  - Арыздын тексти;
  - Арыз берилген убагы, колу, арыз ээсинин аты-жөнү.
- Эсептешүү арызы төмөнкүдөй аткарылат:

Талас районундагы Чалдывар орто мектебинин директори Ж.А. Жолдошбековото

Талас районундагы

Миң-Булак кыштагынын тургуну,

Талас райондук ички иштер болуму

тарабынан 1980-жылдын 10-майында

берилген ХУ-АС сериялуу, 283268

номурлуу паспорт ээси

Назар Алыбек уулу Бекбоевден

Арыз

2000-жылдан 20-майындагы түзүлгөн келишим бөюнча мектептин 50 партасын, 18 доскасын, терезенин 18 алкагын, 14 эшигин ремонттодум. Бул бүткөргөн ишим учун мага 1000 (миң) сом эмгек акымды төлөп беришүүлдү

сүрайчын.

00.08.07

(колу)

Н.А. Бекбоев

## ЖАРЫЯ (Обнародование)

Жакынкы мезгилде болуучу ар кандай иш чараларды - жумушка алуу, кинофильм, спектакль көрсөтүү, жарманке, көргөзмөнүн ачышы жөнүндө жана башка ар түрдүү коомдук иш чараларды элге кабардар кылуу максатында колдонулган иш кагазы - **жарыя**.

Оозеки формадагы жарыя телекөрсөтүүдөн жана радиодон берилет.

Жарыянын реквизиттеринин жайгашуу схемасы төмөнкүдөй:

1
---

2
---

3	4	5
---	---	---

6
---

1-реквизитте иш кагазынын аты белгиленет (ЖАРЫЯ);

2-реквизит - текст. Ал кыска, так болуп, сүйлөмдөрдүн маанилери логикалык ырааттуулук менен берилет;

3-реквизит - иш чаранын өткөрүлүү убактысы;

4-реквизит - иш чаранын өткөрүлүү жайы;

5-реквизит - иш чаранын өткөрүлүшүнө байланыштуу кошумча маалыматтар.

6-реквизит иш чараны уюштурган мекеме же коомдук топ.

Жарыя менен кулактандыруунун реквизиттери, негизинен, окшош болот, бирок иш кагазында жарыянын аты айрым учурда белгиленсе, кәэде аталбай эле, өткөрүлүүчү иш чара шыр баяндалат.

### Жарыя

2000-жылдын 17-апрелинде Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар жана граждандык коргонуу боюнча министрлігинин кызметкерлерине менен массалык маалымат каражаттарынын өкүлдерүнүн пресс-конференциясы өткөрүлөт.

Пресс-конференция saat 14.00до башталат.

Көзөмөл боюнча  
мамлекеттик инспекция

Акыркы мезгилде жарыянын калыптанган формасы өзгөртүлүп, өзгөчө формадагы жарыялар басма сөз беттеринде жарык көрө баштады.

Алардын айрым үлгүлөрү төмөнкүдөй:

### САТУУГА ТӨМӨНДӨГҮЛӨР КОЮЛАТ!

Бишкек шаарында жайгашкан "БГАТП" ААК акцияларынын пакетинин 70,05 пайызы, баштапкы баасы 5741,8 миң сом, кепилдик ақынын суммасы 1148,4 миң сом.

*Конкурсса катышшуу үчүн төмөндөгүдөй  
документтерди откөрүү зарыл:*

- конкурка катышшуу үчүн өтүнүч кат (заявка);
- уюштуруучулук документтер (юридикалык жактар үчүн);
- өтүнүч кат берүүчү жөнүндө маалымат (жеке адамдар үчүн);
- катышуучунун төлөөгө жөндөмдүүлүгүн ырастоочу документ;
- бизнес-план.

*Документтерди тапшыруу мөөнөтү  
массалык маалымат каражаттарында  
жарыяланган күнден тартып 1 ай.*

Бишкек ш.  
Эркиндинк пр., 57, 1-бөлмө  
Сурап-билиү тел: 66-39-16

Жарнамалык жарыялар түрдүү форматта жана формада даярдалат. Графикалык стилистиканын элементтери - түрдүү шрифтер, боёк-

тор менен жазуу, ар кандай фигуналарды, сүрөттөрдү, фотолор, пайдалануу, жарнамалык тексттин жазылуу формалары ж.б. жарнамада өтө кенири пайдаланылат.

Жарыяда көрсөтүлгөн иш чарага катышуу ыктыярдуу түрдө болот. Ал ушул өзгөчөлүгү менен кулактандыруудан айырмаланат.

Окуу жайларына студенттерди кабыл алуу жарыясы бул иш кагазынын улгусу боло алат:

Кыргыз Республикасынын билим, илим жана маданият министрлиги

Кыргыз техникалык университети  
1998-99-окуу жылында биринчи курска  
студенттерди кабыл алууну жарыялайт.

## 1. Күндүзгү бөлүм.

**Тоо-көн-геология факультети:** пайдалуу көндерди жер алдында иштетүү; тоо-кеммашиналары жана жабдуулары; геологиялык изилдөө жана чалтындоо; гидрогеология жана инженердик геология; чөйрөнүү коргоо жана жаратылыш байлыктарын туура пайдалануу адистиктери буюнча

**Технология факультети:** консервалоо технологиия; эт жана эт азыктарынын технологииясы; коомдук тамактануу азыктарынын технологииясы; тамак-аш өндүрүшүнүн машиналары жана аппараттары; кездеме жана тор кийим технологииясы; тери буюмдун технологииясы жана конструкциясы адистиктери буюнча.

**Өндүрүштуу башкарууу автоматташтыруу факультети:** техника системаларындағы автоматика жана башкаруу; өнер жай жабдууларын жана технологиялык комплекстерин автоматташтыруу; эсептеөчүү машиналар, комплекстер, системалар жана тармактар; маалымат иштөөнү жана башкаруу системасын автоматташтыруу; радио-электрондук каражаттарды конструкциялоо жана технологииясы адистиктери буюнча.

**Энергетика факультети:** электр станциялары; электр механикасы, электр менен камсыздоо; гидроэлектр станциясы адистиктери буюнча.

Бул белүмгө арыздар 25-июндан 15-июлга чейин кабыл алынат.

Кириү экзамендери 16-июлдан 28-июлга чейин жүргүзүлөт.

## 2. Кечки жана сырттан окуу бөлүмү.

**Энергетика факультетинин кечки системасы буюнча:**

техникалык системалардагы автоматика жана башкаруу; өнер жай жабдуулары жана технологиялык комплекстерди электр өткөрүү жана автоматташтыруу; электростанциялар адистиктери.

**Машина куруу буюнча:** машина куруу технологииясы; металл кесүүчүү станоктар жана аспаптар адистиктери.

**Сырттан окуу буюнча:** электр менен камсыздоо; техникалык системалардагы автоматика жана башкаруу адистиктери.

Кечки жана сырттан окууга арыздар 16-июлдан 30-июлга чейин кабыл алынат.

Кириү экзамендери 1-августтан 14-августка чейин жүргүзүлөт.

## **Арыздарды кабыл алуу**

**Университетке кириүү үчүн тийиштүү документтер**

Университеттин атайын бланкыны абитуренттин тандаган бөлүмү көрсөтүлгөн арызы; орто билими жөнүндөгү документи; №083 - У формасындагы медициналык справка; Зх4 өлчөмүндөгү б сүрөт.

Документтиң өткөрүү учурунда талапкер паспорт же өзүн күбөлөндүргөн башка документтерин көрсөтөт.

## **Кириүү экзамендери**

Экзамен абитуренттин калоосу боюнча кыргыз же орус тилинде жүргүзүлөт. Экзамен жалпы орто билим берүүчү мектептердин программысы боюнча тапшырылат. Тоо-кен-геологиялык (чөйрөнү коргоо жана жарыатыш байлыктарын туура пайдалануу адистигинен тышкары); машина куруу, энергетикалык, индүстриялык башкарууну автоматташтыруу, технология факультеттинин тамак-аш индүстриялык машиналары жана аппаратурасы адистиктерине талапкерлер математика менен физикадан экзамен беришет. Технология жана тоо-кен-геология факультеттинин чөйрөнү коргоо жана жарыатыш байлыктарын туура пайдалануу адистигине химия жана математикадан экзамен тапшырат.

Тандап алган адистигине карабастан, бардык талапкерлер кыргыз же орус тилинен жазуу жүзүндө экзамен тапшырышат да, ал "жарайт", "жарабайт" түрүндө бааланат.

КТУга кириүүчүлөр бардык экзаменди жазуу жүзүндө беришет.

Айрым адистиктер боюнча экзаменди. ЭЭМде тапшырат.

## **Кабыл алуудагы жөнүлдиктер**

Университетке кабыл алуу абитуренттин кириүү экзамендериндеги алган баллдарынын жалпы суммасы боюнча конкурс менен жүргүзүлөт.

Орто мектепти алтын медаль менен бүткөн абитуренттер математикадан, технология факультетине (МАПП адистигинен башкалары) химиядан экзамен беришет. Жогорку балл алгандар башка экзамендерден башталат жана Жогорку окуу жайына өтүшөт. Ал эми он баа алгандар бардык экзамендерди тапшырышат.

Атайын орто окуу жайын же орто билим берүү базасындагы кесиптик-техникалык окуу жайын артыкчылык диплому менен бүтүргөндөр кесибине ылайык адистикке тапшырганда жогоруда көрсөтүлгөн тартип колдонулат.

Алган баллы тен болгондо окууга өтүү артыкчылык укугунан кийинки үч жылда запаска баштуулган аскер кызметкерлерди; эки жылдан ашык эмгек стажы барлар; ата-энеси жок жана кароосуз калгандар, 1- жана 2-төптөгү майылтар (врачтык-эмгек эксперттик комиссиясы тандап алган адистикте окуп кете алат деген корутунду чыгарса) ээ болушат.

Кабыл алуу комиссиясынын дареги:

720022, Бишкек шаары, Тынчтык проспектиси, 66.

Маалымат алуу телефондору: 44-42-85; келүүчү унаалар: 5, 11, 14, 18-троллейбустар, 9, 11, 26-автобустар.

Ар бир жогорку окуу жайы өзүлөрү даярдай турган адистиктер, ага кириүү экзамендерин тапшыруучу сабактар, жөнүлдиктер ж.б. жөнүндө тиешелүү маалыматтарды жарыяда толук көрсөтөт.

Кызматка конкурсстук негизде кабыл алуунун шарттары да жарыяларда берилет:

Кыргыз Республикасынын билим, илим жана маданият министрлиги  
К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети

Кыргыз тили жана анын методикасы кафедрасынын башчысынын бошоп калган ордун ээлөө үчүн конкурс жарыялайт.

Конкурстун мөөнөтү 25-сентябрьга чейин.

Конкурсса тийиштүү документтер толук даярдалып, төмөнкү дарекке жиберилсін. Каракол шаары, 1-май көчөсү, 25-үй, 110-бөлмө, кадрлар бөлүмү.

К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети.

Билдируү да жарыянын бир түрү катарына эсептелип, анын жалпы окшоштуктары бар.

#### Жаш кабарчылардын эсine!

"Асаба" гезитинин алдындагы жаш кабарчылар университетинин кезектеги сабагы 10-май күнү saat 15<sup>00</sup>дө редакциянын имаратында өткөрүлөт.

#### БИЛДИРҮҮ

Ушул жылдын 20-майында saat 16<sup>00</sup>дө Кыргызстан жазуучулар бирлигинин залында "Байчечекей", "Ала-Тоо" журналдарынын жана "Асаба", "Кут билим" гезиттеринин редакция кызматкерлери менен жолугушуу өткөрүлөт.

Каалагандарга катышууга эшик ачык.

Жарыя бардык эле учурда расмий түскө ээ болбостон, азил-тамаша же болбосо жарнама түрүндө түзүлүшү да мүмкүн. Мындай жарыялар окурмандын кызыгуусун пайда кылат.

#### Көңүл бургула! Көңүл бургула!

Жаны жылды тосуу кечесинде азил - тамаша, күлкү, көңүл ачуучу ырларды жана бийлөөнү сунуш кылаңыз. Кездешүү жайы Станок куруу заводунун сарайы. 28-декабрда saat 17<sup>00</sup>дө чыныгы күлкүнү сүйбөгөндөр сарайга кирбейт.

Кесипчилик комитети

Концерт, кинофильм жана спектаклдер жөнүндөгү жарыялар, адатта, афиша деп аталат.

## Урматтуу бишкектиктөр жана меймандар!

"Кыргызконцерт" фирмасы жана М. Рыскулов атындагы Нарын музыкалык драма театры

Сиздерди 15, 16, 17, 18-декабрда Кожомкул атындагы Спорт сарайында төкөм ақындар Э. Турсуналиев, Т. Абдиев, З. Усөнбаев, Т. Актанов, куудул Күмөндөр Абыловдун концертине чакырат.

Концертке М. Рыскулов атындагы Нарын музыкалуу драма театрынын енерпоздору - Кыргыз Республикасынын эл артисткасы Т. Жумакаева, артисттер Б. Өмүрова, З. Акылова, С. Қөгөева, куудулдар М. Сагынбаев, К. Мамыркановдор катышат.

Концерт кечки 18.00дө башталат.

Жамааттык суроо-каттар кабыл алынат.

Сурал билүү телефондору: 22-38-28,  
22-34-84.

## Кыргызконцерт

Афишалар, адатта, көркөм кооздолуп, анда спектакль жана кинофильмдин аталышынан тышкary пьесанын, кинофильмдин айрым бир каармандары же алардагы кәэ бир окуялардын көрүнүштөрүнүн элеси чагылдырылат. Кооздолгон мындай афиша көрүүчүлөрдүн көнүлүн өзүнө буруп, алардын кызычылыгын арттырууга жардам берери шексиз.

## ДАРЕК (Адрес)

Дарек - почта аркылуу кат-кабар, буюм-тайым, акча жөнөтүүдөгү жазуу. Аларды жөнөтүүдө тийиштүү жай (*каерге - куда*), аны алуучуну аты-жөнү (*кимге - кому*) жана жөнөтүүчүнүн маалыматы (*аты-жөнү, жөнөтүлгөн дареги - адрес отправителя*) көрсөтүлөт.

Адамдар дарегин жазып, кат жөнөтүү менен жаш кезинен эле таанышат, анткени кат же почта аркылуу жөнөтүлгөн посылка, телеграмма ж.б. келгенде, биринчи кезекте андагы жазууга көз түшүп, анын кайсы дарекке, кимдин наамына келгендигин, кайсы жерден, ким жибергендигин карайбыз. Башка шаарда, айылда жашаган ага-туугандарынан, тааныштарынан кат келип, аларга жооп иретинде ар бир адам өзү кат жиберет. Ошондуктан кат жөнөтүүчү адам конверт алыш, анын үстүнкү бөлүгүнө кат жибериле турган мамлекеттин, облустун, шаардын, райондун, кыштактын, мекеменин, уюмдун дарегин, алуучунун аты-жөнүн жана өзү жөнүндөгү маалыматты жазат. Муну мектеп окуучулары алгачкы учурда конвертке тийиштүү маалыматты жазууда үйрөнүштөт.

Конверттин сыртына кат кайсы жерге, кимге жөнөтүлө турғандыгы жазылат. Анда кат бара турған облус, район, шаар, кыштак, көчө,

үй номуру, алуучунун аты-жөнү жазылат. Кат өз учурунда, алуучунун өзүңө айныксыз тийиши учүн дарек так, ачык жазылышы зарыл. Эгерде дареги так болбосо, кат алуучуга узак убакта барышы же тийбей калышы мүмкүн.

Иш кагаздарын тийиштүү мекемелерге, уюмдарга жөнөтүүдө да почтага зор роль таандык. Ал дагы тийиштүү даректерди жазуу аркылуу жөнөтүлөт.

Каттарды тийиштүү дарекке тез жеткирүү максатында почталарда автоматтарды колдонуу ишке киргизилген. Тийиштүү даректерге каттарды жөнөтүүдө ар бир жердин почта бөлүмү индекстерди колдонот.

Бул индекстердин биринчи үч цифрасы мамлекетти, облусту билдерсе, калган үч цифрасы шаар менен кыштактын байланыш бөлүмдөрүн билдириет. Айталык, Бишкек шаарынын 21-байланыш бөлүмүнүн индекси 720021. Мунун биринчи үч цифрасы Чүй облусун, калгандары Бишкек шаарын жана шаардын 21-байланыш бөлүмүн көрсөтүп турат.

Индекс конверттин сол жагындагы сыйыктын алдындағы төрт бурчук түрүндө чекиттер менен белгиленген жерге жазылат. Индекс кызыл, жашыл, сары түстөгү сия менен жазылбаш керек.

Кат-кабардан башка посылка, баалуу каттар, буюм-тайымдар жөнөтүлгөндө, индекс даректен мурда жазылат. Ал эми телеграмма жөнөткөндө шарттуу алынган индекстин алты цифрасы коюлбастан, анын бара турган шаарынын, кыштактын байланыш бөлүмүнүн катар индекси гана жазылат. Мисалы: **Бишкек -41, Каракол -10, Ош-12.**

Почта дарегинде, байланыш министрлигинин типтүү нускоосуна ылайык, каттын жиберилген жери - мамлекети, облусу жана өзүбүздүн республикада болсо, анда конвертке биринчи кезекте шаардын аты, кат-кабарды жеткирип берүүчү байланыш бөлүмү (эки индекс) көрсөтүлөт. Булардан соң көчөнүн аты, уйдүн жана батирдин номуру, алуучунун аты-жөнү белгиленет.

Катты же почта жөнөтмөсүн алуучунун аты-жөнүнүн акыркы бөлүгү барыш жөндөмөсүндө туршуу талап кылынат.

Конвертке даректи жазуунун үлгүлөрү төмөнкүдөй:

Каерге	<u>Талас шаары, 2</u> <u>Чолпонбай көчесү</u> <u>10-үй, 41-батир</u> <u>Жумакеев Шумкарбекке</u>
Кимге	

Байланыш бөлүмүнүн индекси жана жөнөтүүчүнүн дареги

730002 Кабыл алуучу байланыш бөлүмүнүн индекси
--

720046 Бишкек, 46 “Түнгүч” кичираону 54-үй, 15-батир Башекеев Намасбектен
---

Министрликтерге, ири мекемелерге, редакцияларга, студияларга ж.б. кат жиберүүдө “Кимге” реквизитинде студиянын атальшыны эле көрсөтүүгө болот.

Каерге	Бишкек шаары, 25 Т.Абдымомунов көчөсү, 202-үй
Кимге	“Кыргыз Туусу” гезитинин редакциясына

Байланыш бөлүмүнүн индекси жана жөнөтүүчүнүн дареги

720016 Ош облусу, Чон-Алай району  
Сопу-Коргон кыштагы  
Б.Байбергеновдон

Айыл жерине жиберилген каттын дареги төмөнкүдөй жазылат:

Каерге	Нарын облусу, Жумгал району, Чаек кыштагы, М.Алыбаев
Кимге	атындағы орто мектеп <u>Б.Б. Керимовго</u>

Байланыш бөлүмүнүн индекси жана жөнөтүүчүнүн дареги

722234 Кабыл алуучу байланыш бөлү- мунун индекси	722135 Нарын шаары, 35 Сагымбай көчөсү, 25-үй Облустук билим берүү бөлүмүнен
---	--

Эгерде кат-кабар эки адамга тиешелүү болсо, дареги жогоруда көрсөтүлгөндөй эле жазылып, аны алуучу эки адамдын аты-жөнү толук жазылат.

Каерге	Нарын облусу, Жумгал району, Чаек кыштагы,
Кимге	М.Алыбаев атындағы орто мектеп <u>Б.А. Асановго же А.А. Бакировго</u>

Байланыш бөлүмүнүн индекси жана жөнөтүүчүнүн дареги

722234 Кабыл алуучу байланыш бөлү- мунун индекси	722135 Нарын шаары, 35 Облустук билим берүү бөлүмүнен
---	--

Кат-кабар жөнөтүлгөн адамдын дареги так жана толук болбой каталышы да ыктымал, анткени алуучунун турган шаары, же кыштагы белгилүү болуп, жашаган көчөсү, үй номуру так белгилүү болбосо, андай учурда кат-кабар ала турган адамдын турган шаары, байланыш бөлүмү

көрсөтүлүп, андан соң “Сурап алат” деп, кат-кабар биздин мамлекеттен тышкaryы жөнөтүлсө, “До Востребования” деп, алуучунун ысымы, атасынын ысымы жана фамилиясы толук көрсөтүлөт.

Каерге	<u>Каракол шаары, 54</u>
	<u>Сурап алат</u>
Кимге	<u>Байыр Темир уулу Рысалиеве</u>

Байланыш бөлүмүнүн индекси жана жөнөтүүчүнүн дареги

722054

Кабыл алуучу  
байланыш бөлүмү-  
нүн индекси

720094 Бишкек шаары, 94

Тыныстанов кечөсү, 28-үй  
Н.А. Сабировлон

Почта аркылуу жөнөтүлүүчү кат-кабарларда дарек маалыматынан тышкaryы конверттин үстүнкү сол бурчuna жакын жерине кошумча белгилер коюлат. Кат-кабар жиберилген жерге тез жеткирилиши үчүн (“авиа”, “шашылыш”), же кат-кабардын, буюмдун толук, так болушу үчүн (“баалуу кагаздар”, “заказ” ж.б.) белгилер коюлат. Мындай кат-кабарлар, жөнөтүлгөн буюмдар жиберилген жериндеги почтага жеткен кезде, алуучуга кат-кабардын, буюмдун (посылканын) келип түшкөндүгүн билдиригүү кагазы жиберилип, ал алуучу экендигин күбөлөндүргөн тийиштүү документтерин көрсөтүп, билдириүү катын толтуруп, андан кийин кат-кабарды, посылкасын же жөнөтүлгөн акчасын алат.

Жогоруда кат-кабар жөнөтүү, аны алуучу жана жиберүүчү кишилердин дареги, анын кандай түрлөрү орун ала тургандыгы жөнүндө кеп болду.

Иш (дело) тийиштүү мекемеге, же анын бөлүмдөрүнө, уюмдарга, жетекчилерине жөнөтүлөт. Эгерде ишти жөнөтүүдө алуучунун аты-жөнү жөнөтүүчүгө маалым болбосо, анда ишти тикеден-тике мекеменин, ведомствонун өзүнө жиберүүгө болот, анткени ошол мекеменин иш жүргүзүүчүсү кат кимге багышталгандыгын, кайсы бөлүмгө тиешелүү экендигин туура аныктайт да, дарегине тапшырат.

Адатта, иш мекемеге, уюмга, анын бөлүмдөрүнө тиешелүү болсо, анда бөлүмдүн аты көрсөтүлөт да, анын жетекчисинин аты-жөнүн жазбай эле жиберүүгө болот:

Кыргыз Республикасынын билим, илим жана маданият министрлиги  
Жогорку окуу жайлар бөлүмүнүн башчысына

Эгерге кат жөнөтүлүүчү мекеменин, уюмдун же анын бөлүмүнүн башчысынын аты-жөнүн атоо зарыл болсо, анда ал бөлүмдүн аты аталац, андан кийин “мырза” же “айым” деген сөз жазылыш, аты, атасы-

нын аты толук же баш тамгасынан кыскартылып, фамилиясы барыш жөндөмөсүндө берилет:

Чүй облустук билим берүү бөлүмүнүн башчысы  
мырза А.А. Андабековго

Эгерде кат илимий мекемеге, илимий даражасы бар адамга жөнөтүлсө, “мырза”, “айым” сөздөрүнүн ордуна илимий наам көрсөтүлөт:

Кыргыз мамлекеттик гуманитардык  
университетинин филология факультетин  
деканы профессор Л.А. Орунбаевге

Эгерде жибериле турган кат-кабар бирине-бири баш ийген мекемелерге, уюмдарга тиешелүү болсо, ал учурда алардын аты катары менен көрсөтүлөт:

Райондук мамлекеттик администрация башчысына  
Жергиликтүү женил өнөр жай бөлүмүнүн башкаруучусуна

Уюмдардын жетекчилеринин жеке өздөрүнө жиберилген каттарда жетекчинин аты-жөнүнөн мурда “жеке” деген сөз кошумчаланып жазылышы зарыл. Анткени “жеке” сөзү жок конвертти көнсө кызматкерлери ачышы мүмкүн:

Каерге                   Ош шаары, 1  
                              Ош мамлекеттик университети  
Кимге жеке              Б.Мурзубраимовго

Жалпы журтка белгилүү саясий, мамлекеттик жана өнөр ишмерлерине жиберилген каттарда (телеграммаларда) алуучунун дареги толук чагылдырылбаса да болот. Мындай каттарда катты алуучунун жашаган же иштеген жери (шаары) гана көрсөтүлөт:

Каерге                   Бишкек шаары  
                              Кыргыз Республикасынын  
                              Жогорку Кенеси  
Кимге                      Абыдыны Эркебаевге


Каттардан башка поча жөнөтмөлөрү (посылка, бандероль ж.б.) алуучунун индекси менен башталып жазылат:

720003	Бишкек шаары, 3 Чүй проспекти, 261 6-батир
714014	Мырзабек Акылбековго Ош шаары 14 “Анар” кичирайону, 31-батир Ж. Күшбаковдон

## КУЛАКТАНДЫРУУ (Объявление)

Белгилүү бир уюмдун же топтун мүчөлөрүн алдыда боло турган иш чараларга - чогулуш, жолугушуу ж.б. менен кабардар кылуу үчүн колдонулган жазуу же оозеки түрүндөгү билдириүү - **кулактандыруу**.

Кулактандыруунун реквизиттеринин жайгашуу схемасы төмөнкүдөй:



1-реквизит - иш кагазынын аты (**КУЛАКТАНДЫРУУ**);

2-реквизит - кулактандыруунун тексти;

3-реквизит - өткөрүлүү убактысы;

4-реквизит - өткөрүү жайы;

5-реквизит - кошумча түрдүү маалыматтар;

6-реквизит - иш чараны уюштурууучу (мекеменин атالышы ж.б.).

Бул реквизиттердин ичинен 3, 4, 5-реквизиттердин орду туруксуз болот. Алар кээде 1-реквизиттен кийин, айрым учурда текст менен аラлаш берилиши ыктымал.

Турмушта кулактандыруунун төмөнкүдөй түрлөрү пайдаланылат:

### КУЛАКТАНДЫРУУ

Ушул жылы 25-майда saat 14<sup>00</sup>дө Кыргыз Республикасынын илимдер улуттук академиясынын Тил илими институтунун жыйындар залында кесиптик бирлик комитетинин отчёттүк кайра шайлоо чогулушу болот.

Күн тартиби:

1. Кесиптик бирлик комитетинин жылдык отчёту;
2. Текшерүү комиссиясынын отчёту;
3. Кесиптик бирлик комитети жана текшерүү комиссиясынын жаңы курамын шайлоо.

Кесиптик бирлик комитети

Жөгорудагы кулактандырууда текстте сөз болуп жаткан маселенин күн тартиби көрсөтүлдү.

## КУЛАКТАНДЫРУУ

Облустук мамлекеттик администрациянын «Кыргыз тили» коомунун иш кагаздарын үйрөнүү боюнча атайын тайпасынын угуучуларынын сабагы башталаат.

Жуманын  
шайшемби  
жана  
бейшемби  
күндөрү

Саат 16-00де

Обладминистрациянын  
жыйналыштар залында

«Кыргыз тили» коомунун  
жетекчилиги

Жогорудагы кулактандырууда 3, 4, 5-реквизиттердин орду алмаштырылды.

Кулактандыруу белгилүү бир тайпадагы адамдар үчүн бирдей тишелүү жана алар тарабынан сөзсүз аткарылыши керек. Мисалы, жогорудагы биринчи кулактандыруу боюнча академиянын тил илими институтунун кесиптик бирлигинин бардык мүчөлөрү чогулушка катышуусу зарыл.

Экинчи кулактандыруу боюнча облустук мамлекеттик администрациянын бардык кызматкерлери эмес, «Кыргыз тили» коомунун алдында иш кагаздарын үйрөнүү тобунун угуучулары гана сабакка катышууга милдеттүү.

Кулактандыруунун форматы ар түрдүү болот. Көбүнчө чакан көлөмдөгү формат турмушта кеңири практикаланат.

Жогорку башкаркуу органдарынын айрым билдириүүлөрү да кулактандыруунун милдетин аткарат.

Кыргыз Республиканын Жогорку Кенешинин  
Эл өкүлдөр жыйынынын депутаттарынын эсine

Кыргыз Республикасынын экинчи шайланган Жогорку Кенешинин Эл өкүлдөр жыйынынын биринчи сессиясы Кыргыз Республикасынын Өкмөт үйүнүн жыйындар залында 2000-жылдын 18-апрелинде saat 10.00до башталаат.

Мындай мазмундагы кулактандырууларда, адатта, 6-реквизит аткарылбайт, бирок иш чаранын демилгечиси же уюштуруучусу тексттин мазмунунан билинип турат. Экинчиден, бул кулактандыруу билдириүү катары массалык маалымат каражаттарында берилгени менен, мында кулактандыруунун мааниси басымдуулук кылары подтексттен даана байкалат. Башкача айтканда, жаны шайланган депутаттардын бул сессияга катышуусу аларга милдеттенирилип турат.

Айрым кулактандырууларда “КУЛАКТАНДЫРУУ” деген сөздүн ордуна “Көңүл бургула”, “Студенттердин эсине” деген сыйктуу чакырыктар да колдонулат:

### СТУДЕНТТЕРДИН ЭСИНЕ

Дем алыш күн 4-январдан 2-январга которулгандыктаң экзаменди 1-А тайпасының студенттери 4-январь күнү тапшырат.

Деканат  
99.28.12

Кулактандыруу иш чаралар аткарылуудан кеминде бир жума мурда жарыяланышы керек.

### ТИЛ КАТ (Расписка)

Мекеме менен уюмдан же бирөөдөн буюм-тайым, карыз акча, ошондой эле эгин-тегин, мал, кездеме ж.б. алганда тил кат берилет. Тил кат - алган нерсесин тастыктоочу документ болуп эсептелет.

Тил каттын негизги реквизиттери төмөнкүлөр:

1. Документтин аталышы (Тил кат).

2. Текст:

а) тил кат берүүчү кишинин кызматы, фамилиясы, аты жана атасынын аты;

б) акча, документ, буюм-тайым же башка бир нерсени берген кишинин кызматы, фамилиясы, аты, атасынын аты (зарыл болгон учурда мекеменин аты);

в) акча, документ, буюм-тайым же башка нерселердин аталышы жана алардын саны (зарылдыгына байланыштуу баасы, акчанын суммасы) көрсөтүлөт;

г) алынып жаткан буюмдун техникалык абалы (эгер ал машина, ар түрдүү аппараттар ж.б. болсо);

3. Тил каттын берилген убагы;

4. Тил кат берген кишинин колу;

5. Тил кат берген кишинин аты-жөнү.

Алына турган акчанын суммасы же буюм-тайымдын баасы жана алардын саны тил катта толук көрсөтүлүп, кашаанын ичинде жазуу менен берилиши шарт.

Тил каттын реквизиттери төмөнкүчө жайгашат:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1-реквизит - документтин аты, 2-реквизит - текст, 3-реквизит - тил кат жазылган дата, 4-реквизит - тил кат берүүчүнүн колу, 5-реквизит - тил кат берүүчүнүн аты-жөнү.

Тил каттын 6-реквизити - "Күбөлөр:". Ал эми 7, 9-реквизиттер күбөлөрдүн колу, 8, 10-реквизиттер - күбөлөрдүн аты-жөнү. 6, 7, 8, 9, 10-реквизиттердин тил катта болушу мүлдөттүү эмес. Тил кат аркылуу түзүлгөн мамиле күбөлөрдүн болушун талап кылса гана, акыркы беш реквизит пайдаланылат.

Чоң суммадагы акча, баалуу буюм жана мүлктөр тил кат аркылуу берилгенде, документ мамлекеттик нотариус тарабынан күбөлөндүрүлөт.

Тил кат акча-буюмду, мүлктүү убактылуу ээлөөдөгү юридикалык күчкө ээ расмий иш кагаз болгондуктан, анын жазылышына өзгөчө көңүл буруу зарыл. Тактап айтканда, текст менен коюлган колдун арасында бош калган жерлер сыйылып ташталат. Тил каттын текстиндеги жазууларды өчүрүүгө, ондоого тыюу салынат. Эгерде андай ондоолор же өчүрүүлөр болсо, тил кат расмий күчүн жоготкон деп эсептелет.

Тил каттын үлгүлөрү төмөнкүдөй болот:

#### ТИЛ КАТ

*Мен, Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетинин 3-курсунун студенти Ормонова Эльмира, кыргыз тили жана адабияты каанасынын улук лаборантты Маматова Даширадан "Манас" эпосунун төрт томдугум алдым.*

*Китечтер жаңы. Айрылган, булганган беттери жок.*

00.00.00

(колу)

Э. Ормонова

#### ТИЛ КАТ

*Мен, Кыргыз мамлекеттик үлгүттүк университетинин чарба шитери боюнча проректору Алымбеков Бекбай, Б. Бейшеналиева атындагы Искус-*

ство институтунун кампа башчысы К. Эркиновдон университеттин суроосу менен даярдалган жалпы баасы 12000 (он эки миң) сомдук музыкалык аспаптарды кабыл алды.

00.00.00

(коту)

Б. Атымбеков

## ТҮШҮНҮК КАТ (Объяснительная записка)

Кызмат тармагында, кызматка байланыштуу маселени, анын айрым жактарын түшүндүрүү учун жетекчиге же жогорку органдарга жиберилүүчү расмий документ - түшүнүк кат.

Түшүнүк кат формасы жагынан баяндама катка жана билдиригемеге окшош болот. Алардын айырмачылыктары төмөнкүдөй: баяндама кат менен билдиригеде жумуштагы жетишкендиктер жана жетишпегендиктер баяндалып, кемчилиktи четтетүү жогорку инстанциядан суралат. Чарбалык, финанссылык, экономикалык маселелер билдиригеде чагылдырылат. Ал эми түшүнүк катта аны жазган адам мекемеде кызматтык тартиппи эмне себептен сактабай калганы көрсөтүлөт.

Түшүнүк кат жетекчинин талабы боюнча жазылат жана түшүнүк кат жазган адамды жазалоого негиз болот.

Түшүнүк каттар арналыши боюнча ички түшүнүк кат жана тышкы түшүнүк кат болуп бөлүнөт.

1. Ички түшүнүк катты негизинен кызматкер (жумушчу, илимпоз, студент, кызматчы ж.б.) же бөлүм башчысы мекеме жетекчисинин атына жазат. Анда эмгек тартибин бузган кызматкер же студент кетирген айрым кемчиликтер (маселен, ишке же окууга кечигип келүү, буйруктуң же айрым тапшырманын өз убагында аткарылбай калышы, белгиленген тартиппи бузуу, ага баш ийбегендик ж.б.) жана анын келип чыгышынын себептери далилденип көрсөтүлөт. Тике тиешелүү киши кол койгон мындай түшүнүк кат кадимки эле кагазга жазылат.

Түшүнүк каттын реквизиттери төмөнкүчө жайгашат:

	1	
	2	
3		
	4	
5		
6	7	8

Бул белгилер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Документ жөнөтүлө турган мекеменин аталышы же анын жетек-  
чисинин толук аты-жөнү;
  2. Документти даярдаган кишинин аты-жөнү же мекеменин толук  
аталышы;
  3. Документтин мазмуну (тексти);
  4. Текст;
  5. Тиркеме (эгерде зарыл болсо);
  6. Документ жазылган дата;
  7. Колу;
  8. Түшүнүк кат жазуучунун аты-жөнү.
- Ички түшүнүк каттын үлгүлөрү төмөнкүдөй болот:

*Бишкек шаарындагы 4-автобазанын  
деректери Ш. Касымалиевге  
айдоочу А. Рахманалиевден*

Түшүнүк кат

*Сиздин тапшырмаңызга ылайык ушул жылдын 20-июнунда Балыкчы  
шаарындагы автобазага бизге болүнөн машинанын төмөнкүдөй болот  
кеткен зем. Бирок автомашинамын тормоздук системасы иштебей кал-  
гандыктан, жолдон кайтып келүүгө аргасыз болдум.*

00.00.00

(колу)

A. Рахманалиев

*Тил таануу институтунун  
деректери А. Турдалиевге  
грамматика секторунун илимий  
кызметкери Актан Токтогуловдан*

Түшүнүк кат

*Институттун комиссиясы эмгек тартибин текшерген убакта (саат  
14.00гө жакын) мен институтта жок зем. Ошол убакта гөзиттүн редак-  
циясы басылып жаткан макаламдын корректурасын окуп берүүгө чакырган  
эле. Түшүү убакыттан пайдаланып, saat 12.00ден 14.00гө чейин редакцияга  
барып, макаламдын корректурасын окуп, ишке келдим.*

*Бул жөнүндө сектордун башишына айтып кеткен зем.*

00.00.00

(колу)

A. Токтогулов

*"Айгүл" қиаим тигүү фирмасынын  
кесиптик бирликтер уюмунун  
төрагасы С. Абдувалиевге  
фирманын 2-цехинин тигүүчүсү  
Бейшекан Арзыкуловадан*

**Түшүнүк кат**

*Баламдын ооругандыгына байланыштуу эмканага дарыгерге көрсөтүү  
үчүн баргандыктан, ишке жарым saat кечигип калдым.*

*Тиркеме: балдар эмканасынан берилген маалымкат.*

**00.00.00**

**(колу)**

**Б.Арзыкулова**

Түшүнүк кат жогоруда көрсөтүлгөндөн башкачараак - билдируү сыйктуу да жазылышы мүмкүн. Түшүнүк каттын мындаи түрүндө барактын жогорку сол жак бурчuna бөлүм менен мекеменин аты, түшүнүк каттын жазылган күнү, тексттин темасы жайгашат. Ал эми барактын он бурчuna түшүнүк кат багытталган кишинин кызматы, ысымы жана фамилиясы жазылат. Анын үлгүсү төмөнкүдөй болот:

37-кесипчилик-техникалык  
окуу жайы  
Түшүнүк кат  
1999-жылдын 20-сентябринде  
10-тайпада сабак  
отүлбөгөндүгү жөнүндө

37-кесипчилик-техникалык  
окуу жайынын деректири  
С. Адиеевге

*1999-жылдын 20-сентябринде 10-тайпанын угуучулары сабакка себеп-  
сиз келбекендиктен, математика сабагы отүлбөй калды.*

**Мугалим**  
**00.00 00**

**(колу)**

**Т. Имашова**


Мындаи формадагы түшүнүк катта ал жазылган дата бир сап ыл-  
дый жазылат. Анын ордуна түшүнүк кат ээсинин кызматы көрсөтүлөт.

2. Тышкы түшүнүк кат мекеменин бланкына жазылат. Ал ушул  
өзгөчөлүгү менен ички түшүнүк каттан айырмаланат.

Тышкы түшүнүк кат мекемелер ортосундагы ар кандай мамилелер-  
ди тейлейт. Тактап айтканда, бул документ мекеме тарабынан жогорку  
инстанцияга жазылат.

Тышкы түшүнүк катта аны кайсы мекеме жазғаны көрсөтүлбөйт,  
себеби ал бланкта көрсөтүлгөн.

Тышкы түшүнүк каттын реквизиттери төмөнкүдөй схемада жай-  
гаштырылат:



1-реквизит - мекеменин бланкынын маалыматтары (министрликтин, анын түзүмдүк бөлүмүнүн аталышы, герб же эмблема ж.б. реквизиттер);

2-реквизит - түшүнүк кат жиберилген мекеме, анын жетекчисинин кызматынын аталышы жана аты-жөнү;

3-реквизит - түшүнүк каттын тексти;

4-реквизит - тиркеме (эгерде ал зарыл болсо);

5-реквизит - түшүнүк кат жазуучунун кызматы;

6-реквизит - колу;

7-реквизит - аты-жөнү.

Мындай түшүнүк каттын жазылышында төмөнкү учурлар эске алынышы зарыл:

- түшүнүк кат эссиин иштеген мекемесинин аталышы көрсөтүлбөйт;

- түшүнүк кат жазылган дата белгиленбейт.

Жогорудагы маалыматтар мекеменин бланкына басмаканалык ыкма менен мурда эле басылган болот. Ал маалыматтарды кайталоону түшүнүк каттын тили талап кылбайт.

Тышкы түшүнүк кат мекеменин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн пландаштырылган иш чарапары аткарылбаганда, айрым бир өндүрүштөгү кырсыктарда, кокустуктарда жазылат.

Тышкы түшүнүк каттын үлгүсү төмөнкүдөй болот:

Ош ш., Ленин к., 331,  
тел: (33222) 2.22.73,  
факс: (33222) 2.29.12

331 Lenin str Osh  
tel (33222) 2.22.73,  
fax(33222) 2.29.12

E-mail:ird@osupub.freenet.bishkek.su

00.00.00

№ 00

Кыргыз Республикасынын  
билим, илим жана  
маданият министрлигинин  
бириңи орун басары  
айым У.М. Тыналиевага

Каржылоо маселесине байланыштуу студенттердин республикалык слё-  
туна университеттеги делегациясынын катышуу мүмкүнчүлүгү болбоду.

Проректор

(көлү)

Т. Кененсариеv

Тышкы түшүнүк кат машинкада (компьютерде) даярдалат. Ал эми  
ички түшүнүк каттар шартка ылайык кол менен да жазылат.

### ӨМҮР БАЯН (Автобиография)

Киши өзүнүн өмүр жолун баяндап жазышы - өмүр баян. Өмүр  
баян бир түрдүү жазылбайт, ошондуктан ар бир киши өзү жөнүндө  
маалыматты ар түрдүү жазыбы мүмкүн. Ал автор тарабынан эркин  
жазыла турган документ болуп эсептелет жана анда төмөнкү реквизит-  
тердин болушу зарыл:

1

2

3

4

5

Бул реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Документтин аталышы (**ӨМҮР БАЯН**).

2. Текст:

а) өмүр баян жазган кишинин фамилиясы, ысымы жана атасынын аты;

б) туулган күнү, айы, жылды жана туулган жери;

в) ата-әнеси, ага-туугандары жөнүндө кыскача маалымат (фамилиясы, ысымы жана атасынын аты, иштеген жери);

г) билими жана адистиги;

д) иштеген иштери;

е) акыркы иштеген жери жана аткарған кызматы;

ё) сыйлыктары;

ж) коомдук иштерге катышуусу;

з) үй-бүлөлүк абалы жана үй-бүлөсү;

и) үйүнүн дареги.

3. Дата.

4. Колу.

5. Аты -жөнү.

Өмүр баян атайын даярдалган баракка же жөнөкөй эле кагазга ишке жаны киргенде, окууга өткөндө өз колу менен жазылат. Өмүр баяндын текстин баяндаганда жогоруда көрсөтүлгөн негизги маалыматтар биринчи жак аркылуу баяндалат.

Өмүр баянда келтирилген бардык маалыматтар хронологиялык тартилте берилishi керек. Өмүр баянды окуган, аны менен таанышкан киши ал адамдын басып өткөн өмүр жолу, иштеген иштери, көз карашы, ата-әнеси, үй-бүлөсү жөнүндө толук түшүнүк алгандай жазылышы зарыл.

Өмүр баяндын тилинде диалектизмдер, орой жана эскирген сөздөр болбошу керек. Автор бул документте өзүн-өзү мактабайт.

Өмүр баян расмий иш кагазы болгондуктан, автордун өмүрүндөгү айрым терс (мисалы: соттолгону, согуш туткуну болгону ж.б.) фактылар жашырылып коюлбайт.

Мамлекеттик сырлар өмүр баянда берилбейт.

Өмүр баяндын жогоруда белгиленген реквизиттеринин баарынын текстте чагылдырылышы милдеттүү эмес. Алардын зарыл эмсестери жөнүндө маалымат берилбейт, айрымдарынын орду алмаштырылат.

Биринчи жак менен жазылган өмүр баяндарда автордун тилдик бөтөнчөлүгү чагылдырылат жана ал стилде сүйлөшүү стилинин белгилери басымдуулук кылат, бирок расмийлүүлүк сакталат.

Биринчи жак менен жазылган өмүр баяндын үлгүсү катары академик Б.М. Юнусалиевдин өз колу менен жазган өмүр баянын сунуш кылабыз:

## Өмүр баян

Мен, Юнусалиев Болот Мураталиевич, ата-энемдин айттуусу боюнча, эски Бишкекте ата-энем, чоң атам бишкектик бай Сейдекеримдин жумушун иштеп жүргөндө, тағыраак айтканда 1913-жылдын декабрь айында төрөлгөмүн. Мен бир жашқа чыккандан кийин ата-энем өз түүгандарына Кичи-Кеминге көчүп келишип, өмүрүнүн акырына чейин ошол жерде жашашкан. 1916-жылкы көтөрүлүшкө байланыштуу Кытайдын Цинцзянь провинциясына уркүп барып, эки жыл жашап, кайра өз жерине келишкен. Атам 1930-жылы колхозго кирип, катардагы колхозчу (арабакеч) болуп иштеген. 1933-жылы атамдын олушу менин Москва пединститутунда окууду таштап, Фрунзеге келишише себеп болду. Кыргыз АССРинин Эл агартуу Комиссариатына кызматка кирип, ошол эле 1933-жылы энмедин кичине балдары менен колума алдым. Энмедин 1943-жылы дүйнөндөн кайтты.

Менин иннилерим Болотбек менен Аширбек армияга чакырылтып, Ата Мекендик улуу согушка катышып, экөв төңдөрдөрдөн жок болду. Карындаштармы Күлүпта уй-бүлөлүү, Кичи-Кемин сельсоветиндеги Ленин атындагы колхоздо иштейт. Экинчиси Осүпта уй-бүлөлүү, Каракол шаарында (куйөөсү шоффер) жашайт.

15 жашымда чейин уй-бүлөнүн тарбиясында болдум, андан кийин бүтүндей советтик мектептөртүн таасириндемин; адегендө интернатта (1926-ж.), Ташкент шаарында политехникумда (1927-30), жумушчу факультетте (1930-31), пединститутта (1931-33) окуудум. Комсомолдун мүчөлүгүнө 1927-жылы откуп, 1938-ж. КПССтин мүчөлүгүнө отконгө чейин болдум. Партиянын мүчөлүгүнө кандидат болуп 1932-жылы отконмун.

Эл агартуу комиссариатынын кызматкери катарында кыргыз тили жана адабияты боюнча кыргыз мектептери учүн окуу программалары жана окуу китептерин редакциялоого катыштып, стабилдүү окуу китептерин кыргыз тилине көтөрдүм. Согуштун алдыңкы жылдары марксизм-ленинизм классиктеринин чыгармаларын кыргыз тилине көтөрүүгө активдүү катыштым. Бул иштеримдин бардыгы кыргыз тилин ишчий иликтөөгө мага кызыгууну пайда кылды жана аны ишке ашырууга зор обөлгө түзүдү. Илимий-изилдөө иштери менен 1938-жылы аспирантурага киргендөн баштап алтурушуда-мын, тағыраак айтканда, кыргыз жазуусун орус графикасынын негизинде түзүлгөн алғавитке откөрүү жөнүндө жазган макаладан башталды. 1941-жылдын шокъ айынан 1947-жылга чейин менин илим менен алектенүүм токтолду, анткени 1941-1945-жылдары Ата Мекендик улуу согуштун фронтунда болдум жана 1948-жылы гана министр болуп иштөө менен бирге кандидаттык диссертациямбы аяктоого мүнкүнчүлүк алдым. Ал ишмүү армияга кете электе башталған эле. Мына ошентип 1949-жылы ээзүмдүн биринчи толук қандуу кандидаттык диссертациямбы буттүрдүм, ал ишмүү учун филология илимдеринин кандидаты даражасын алдым.

1950-1954-жылдары кыргыз лексикасы боюнча жүргүзгөн изилдөвлөрүм докторлук диссертация катарында калыптандырылып, ага 1954-ж. филология илимдеринин доктору даражасын берди. Бул диссертация окуу китебине ылайыкташтырып, 1959-жылы "Кыргызская лексикология" деген наамды орус тилинде басылып чыкты.

Акырынчы жылдары университеттердин филология факультеттери учун кыргыз деалектологиясы жана кыргыз тилинин тарыхы (журналисттер учүн) курсун түзүдүм.

Мындан тышкапы 1953-жылдан баштап, кыргыз элинин оозеки чыгармаларын, ботончо баатырдык "Манас" эпосун иликтөөгө кириштим. 1955-

жылдан баштап Кыргызстан КП БКнын тапшырмасы боюнча "Манас" эпосунун бириктирилген төрт томдукун редакциялады. Азыр ошол эпостун академиялык басылышын редакциялоодомун.

Менин агартуу системасында, ишмде сицирген эмгегизди окмот менен партия жогору баалап, менин канаң ордендер, медалдар жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин Арда грамотасы менен сыйлады. "Кыргыз Республикасынын ишмеге эмгек сицирген ишмери" арда наамы берилди. Республиканын ишмдер академиясынын анык мүчсүмүн (1954-ж.).

1959-жыл, 18-декабрь.

(колу)

Б. Юнусалиев

Жогорудагы өмүр баян өз доорунун тили менен жазылган.

Анда айрым реквизиттер башкacha аткарылган. Бирок автор өз өмүр жолун кенири, так жана ырааттуу баяндаган.

Окуялардын хронологиялык тартип менен берилиши, айрым хронизмдердин (мисалы: Москва пединституту, Эл агартуу Комисариаты ж.б.) колдонулушу, сүйлөмдөгү ойлордун логикалык ырааттуулугу, өмүр баяндагы окуялардын байлыгы ар бир адамга үлгү болуп саналат.

Өмүр баян үчүнчү жак мецен да жазылат. Мындай өмүр баяндын текстин автор эмес башка бирөө (мисалы: изилдөөчү, архив кызматкери) түзөт.

Үчүнчү жак менен жазылган өмүр баяндын тили окуяларды кескин кыска баяндаганы менен айырмаланат. Андай өмүр баяндарда айрым түшүндүрмөлөр, кээ бир сөздөрөгө шилтемелер берилиши ыктымал.

Үчүнчү жак менен жазылган өмүр баяндын тилинде өмүр баяны жазылып жаткан адамдын сапаттарын белгилөөдө залкар, таланттуу, белгилүү деген сыйктуу эпитеттер да колдонула берет. Мындай өмүр баянда 3, 4, 5-реквизиттер ("Дата", "Колу", "Аты-жөнү") пайдала-нылбайт. "Өмүр баян" деген реквизиттин ордуна адамдын аты-жөнү жазылат. Бул сыйктуу өмүр баяндын үлгүсү төмөнкүдөй болот:

### ТОКТОГУЛ САТЫЛГАНОВ

Кыргыздын улuu акыны, белгилүү композитор Токтогул Сатылганов 1864-жылы Кетмен-Тобо орөөнүндо кедейдин үй-бүлөсүндө туулган.

Атасы Сатылган жана апасы Бурма байлардын кызматын кылтышкан.

Токтогулун ақындык шығыннын ойгонушуна апасы Бурманын кыргыз элинин оозеки чыгармаларын көп билиши, кошокчулугу чоң түрткү берген. Ошондуктан 10-12 жашында эле Токтогулун ақындык шығы элге даана би-линген.

Улuu акын чыгармачылыгынын башында эле элдин мүдөөсүн ырдан чыккан. Бай-манаптардын жана алардын жан-жөкөрлөрүнүн эки жүэдүү бетин ырлары менен ашкерелеген. Ақындын мындай элдик мүдөөнү ырдаганы бай-манаптарга жаккан эмес. Ошондуктан Токтогул 1898-жылы Сибиргө айдалган.

Акын төгөрөгүнө таланттуу жаштарды топтотгон. Барпы, Калык, Атымкул, Коргол, Эшмамбет сыйктуу ақындар Токтогулун ақындык мектеби-нен отушкөн.

Токтогул Жеңижек жана Ниязалы сыйктуу кайталангыс таланттар менен чыгармачылык байланышта болгон.

Улув ақын өмүр бою кыргыз элинин ырдан откөн. Ал элине көптөгөн ырларды, дастандарды, залкар күүлөрдү калтырыды.

Токтогул 1933-жылы өз мекенинде каза болгон.

Азыркы учурда 1-жактын атынан жазылган өмүр баяндын төмөнкүдөй формасы көп пайдаланылат:

### Өмүр баян

Мен, Молдалиев Замир, 1956-жылдын 26-апрелинде Нарын облусунун Ат-Башы районундагы Кара-Суу айылында кызматчынын ўй-бүлөсүндө туулганмын. Атам Молдалиев Жаныш жана апам Молдалиева Катыя пенсияда.

1973-жылы Нарын шаарындагы Чкалов атындагы орто мектепти бүтүп, Кыргыз мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетине окууга оттум. 1975-77-жылдары Советтик Арчиянын катарында кызмат оттөмдүм.

1977-жылдан окуумду кайра улантып, КМУну 1980-жылы аяктадым. Адистигим - орто мектептин кыргыз тил жана адабият мугалими.

1980-86-жылдары Өзгөн районундагы Кеңеш, Ана-Кызыл орто мектептеринде мугалим, окуу болумунун башчысы болуп иштедим.

1986-89-жылдары Кыргыз ССРинин ишмдер академиясында аспирантурда окудым.

1990-жылы Фрунзе шаарында "Кыргыз романдарынын тилдик өзгөчөлүктөрү" деген темада филология ишмдеринин кандидаты илимий дарражасын алуу учун кандидаттык диссертация коргодум.

1994-жылы Кыргыз Республикасынын үлгүттүк аттестация комиссиясынин чечими менен доцент илимий наалы берилген.

Эл агартуу отличигизим (1997-жыл). Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен сыйланганчын (1999-ж.).

1990-жылдан бери И. Арабаев атындагы Кыргыз педагогикалык университетинин түрк тилдери кафедрасында иштеп келе жатам.

Партиядада жокмун.

Аялым Бердалиева Анаргүл 1958-жылы туулган. Бишкек шаарындагы №4 ооруканада врач. Уулум, Улан 1980-жылы туулган. Азыр КМПУнун 2-курсунда окуйт. Кызым Гүлзат 1995-жылы туулган. Балдар бакчасында тарбияланат.

Дарегим: Бишкек шаары, "Түнгүч" кичирашону,  
21-үй, 40-баптир. Телефонум: 29-68-15

00.00.00

(колу)

З.Молдалиев

A4


Мындай формадагы өмүр баянда, адатта, текст автордун дарек маалыматтары менен аяктайт.

Өмүр баян дайыма A4 форматындагы ак кагазга кырмызы, көк же кара түстөгү сыйда автордун өз колу менен толтурулат.

## ЧАКЫРУУ (Приглашение)

Откөрүлүүчү маараке - тойлорго, түрдүү жыйындарга, илимий жана практикалык конференцияларга, симпозиумдарга чакыруу үчүн жазылган кабарлоо - **чакыруу**.

Чакыруунун реквизиттери төмөнкүдөй схемада жайгашуусу мүмкүн:



Бул реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Иш кагазынын аталышы (**Чакыруу**);

2. Чакырылуучунун аты-жөнү;

3. Текст:

а) жыйын, конференциянын кимге, эмнеге арналышы, илимдин кайсы тармагы боюнча боло тургандыгы (айталык, белгилүү окумуштуу Б.М.Юнусалиевдин өмүрү, илимий иштерине жана туулган күнүнө 90 жыл толгондугуну байланыштуу экендиги) көрсөтүлөт;

б) жыйындын, конференциянын аталышы;

в) жыйынды, конференцияны өткөрүүчү мекеме, уюмдун аттары;

4. Жыйындын, конференциянын өткөрүлүүчү убагы, датасы;

5. Өтүүчү жайы;

6. Өткөрүүчү мекеменин, уюмдун аталышы.

Эгерде жыйынды бир нече мекеме, уюм биригип өткөрсө анда алардын аттары бириnen кийин бири алфавит тартибинде толук көрсөтүлөт.

Чакырууда жыйындын, конференциянын күн тартиби да көрсөтүлүшү мүмкүн. Эгерде илимий-практикалык конференция болсо, анда кандай баяндамалар боло тургандыгы (ар бир баяндаманын аталышы, баяндаманы ким жасай тургандыгы, баяндамачынын аткарган кызматы же илимий даражасы менен наамы) көрсөтүлөт.

Чакыруу машинкага басылат же басмаканада көп нускада даярдалат. Чакырылуучунун ысмы жана фамилиясы, же мекеме менен уюмдун аты чакырууга ылайыктуу коюлат. Расмий чакырууда ысымы мес-

нен атасынын аты (Бек Шералиевич) же фамилиясы (урматтуу К.К. Кудайбергенов), чакырылган адам өтө жакыны болсо (Алымбек ага! Сайрагул эже! Айымкан ана! Асан ата!) бир түрдүү, же алардын илимий наамдары кошулуп (академик Акуновго, профессор Абдиевге) жазылышы мүмкүн.

Чакыруунун тексти үчүнчү жакта “... келүүгө чакырат”, “...каташууңузду өтүнөт” түрүндө жазылат. Эгерде чакыруу белгилүү бир мекеме же жеке адамдар тарабынан берилсе, анда ал биринчи жакта жазылып, акырында чакыруу жиберген мекеме же адам көрсөтүлөт.

Чакыруунун 1-реквизити дайыма эле аткарыла бербейт. “ЧАКЫРУУ” деген атальшты жазбай койсо деле, тексттен иш кагазынын мазмуну чакыруу экендиги даана байкалат.

2-реквизиттин ордун барактын ортосуна, кээде он жак бөлүгүнө жылдырып аткарууга болот.

Чакырууда өткөрүлүүчү иш чаранын аткарылуу орду жана мөөнөтү текстте баяндалғаны туура болот.

Чакыруунун төмөнкүдөй үлгүлөрүн сунуш кылабыз:

**ЧАКЫРУУ**  
**Урматтуу Шакен Туратович!**

Сизди жубайыңыз менен биздин балдарбызы Алмагүл жана Бактыбектин никелешүүсүне байланыштуу тообуздун дасторконунан даам татууга чакырыбыз. Той 2000-жылдын 10-майында saat 13.00дө “Нарын” ресторонунын той өткөрүү залында башталат.

Сизди урматтаган Адылбековдордун үй-бүлөсү

Расмий иш чаralарга даярдалган чакыруунун текстинин түзүлүшү бир топ татаал болот. Мындай чакырууларды мамлекеттик жана коомдук мекемелер даярдайт.

**ЧАКЫРУУ**  
**Урматтуу Бұбұна Өмүрзаковна!**

Кыргыз Республикасынын илимдер улуттук академиясынын тил таануу институту жана билим, илим жана маданият министрлигү Сизди көрүнүктүү түрколог, лингвист жана Манас изилдөөчү

**Болот Мураталиевич Юнусалиевдин**

туулган күнүнүн 90 жылдыгына арналган илимий-теориялык конференцияга чакырат.

Илимий-теориялык конференция ушул жылдын 10-октябринда эртен мененинен saat 10.00до академиянын конференц залында (Чүй проспекти, 261-үй, 2-кабат) башталат.

Кыргыз Республикасынын  
илимдер улуттук академиясынын  
тил таануу институту

Кыргыз Республикасынын  
билим, илим жана  
маданият министрлигү

Мындаи чакырууда китеңтік сөздөр жана сөз тиzmектери активдүү пайдаланылат.

Чакыруунун дагы бир түрү - чакыруу каты. Мындаи каттар белгилүү адамдарга же андай адамдардын тобуна жиберилет. Чакыруу катында өткөрүлүүчү иш чаранын максаты же көтөргөн түйүндүү ма-сесеси так көрсөтүлүп, ага чакыруунун максаты ачык жазылат. Баш-кача айтканда, чакырылган адам ал жыйында ошол маселе боюнча сөз сүйлөшү же өз пикирин билдириши биринчи планга коюлат.

Чакыруу каты мекеменин бланкына жазылат жана төмөнкүдөй реквизиттерге ээ:

1	2	
3		
4		
5	6	7

A4

1-реквизит - бланкта белгиленген мекеме жөнүндөгү маалыматтар;

2-реквизит - чакыруу катын алуучу адамдын иштеген жери жана аты-жөнү;

3-реквизит - чакырылуучуга карата кайрылган каратма сөз;

4-реквизит - чакыруу катынын тексті;

5-реквизит - чакыруу катын жиберген мекеменин жетекчиси же жооптуу кызматкеринин аткарган кызматы;

6-реквизит - колу;

7-чакыруу катын жиберүүчүнүн аты-жөнү.

Чакыруу каты жиберилген дата жана башка маалыматтар мекеменин бланкында көрсөтүлөт.

Чакыруу каттын үлгүсү төмөнкүдөй:

Бишкек гуманитардык  
университетинин профессору  
Б.К. Бекжановго

**Урматтуу Белек Керимбекович!**

Кыргыз Республикасынын илимдер улуттук академиясынын тил жана адабият институту грамматика сектору даярдаган "Азыркы кыргыз адабий тилинин синтаксиси" аттуу ишти сизге рецензиялоого жиберет.

Ушул жылдын май айында боло турган илиний кенешмеде рецензент катарында өз пикеринизди айттып берүүнү суралабыз.

Илиний кенешменин өткөрүлүүчү күнү жана убагы жөнүндө Сизге өз убагында кабарлайбыз.

Илиний кенештин  
тәрагасы

(колу)

Т. Адылжанов

A4

Чакыруу каты кызмат каттарына да окшоп кетет. Бирок чакыруу катынын мазмунуна чакырылуучунун макулдугу талап кылынбайт. Ал ушул белгиси менен расмий чакыруу катынан айырмаланат.

Чакырууда жана чакыруу катында “сиз” ат атоочу гана колдонулат.

## РАСМИЙ ИШ КАГАЗДАР

Иш кагаздарынын ичинен расмий иш кагаздар саны, аткарылуу өзгөчөлүгү жана түрлөрү боюнча өздүк иш кагаздардан кескин айырмаланат. **Расмий иш кагаздар** деген терминдин өзү да шарттуу болуп саналат. Бул топтоту иш кагаздарынын аткарылышында жетекчиликтин негизги фигура катары аракетте болушу аларга өздүк иш кагаздарга салыштырмалуу бир канча расмийлүүлүк түс берет.

Расмий иш кагаздардынын ар бир түрүнүн түрчөлөрү да даярдалуу процесси боюнча бири-биринен айырмаланат. Мисалы, акт өзүнчө иш кагазы катары бир канча түрчөлөргө бөлүнөт, бирок ал түрчөлөрдү актынын мазмундук жалпылыгы бириктирип турат. Ошондуктан иш кагаздарынын түрчөлөрүн даярдоодо жана аткарууда алардын башкы белгилерине көнүл буруу зарыл.

Расмий иш кагаздарына акт, буйрук, протокол ж.б.у.с документтер кирет. Булардан ар бирине айрым-айрым токтолобуз.

### АКТ

Ар кандай уюмда, мекемеде тигил же бул иштин аткарылгандыгы же аткарылбагандыгы, бир мекемеден экинчи мекеменин буюм-тайымдарды өткөрүп алышы, документтерди кабыл алышы ж.б.кубөлөндүрүү максатында акт жазылат. Аны жазуунун негизги максаты буюм-тайымдарды же эки кишинин ортосунда болгон чыр-чатакты, биринен экинчисине өткөрүлгөн нерселерди тастыктоо болуп эсептелет. Акт түзүү бир канча көрүнүштөрдү өз ичине камтыйт. Мисалы, кампанын эсепкысабы боюнча текшерүү жүргүзүлүп, анда буюм-тайымдардын канчасы чыгыш, канчасы кириш болгондугун, текшерүү учурунда эмнелер бар экендигин айгинелеген акт (атайын түзүлгөн комиссия, же кампани өткөрүүгө байланыштуу) түзүлөт.

Акт колдо болгон буюм-тайымдарды аныктоо, алардын наркын, санын көрсөтүү (айрым учурда тигил же бул табигый кырсыкка байланыштуу буюм-тайымдын жок же жараксыз болушун, чарбалык имараттын колдонууга жараксыздыгын ж.б. белгилөө) максатында түзүлөт.

Акт тийиштүү текшерүү жүргүзүлгөндө, башкаруучу алмашылганда, болгон буюм-тайымдарды бирөөнөн экинчисине өткөрүүдө, курулган имаратты, жасалгаларды кабыл алууда, ар түрлүү машиналарды

сыноодон өткөрүүдө же өсүмдүктүн, мөмө дарагынын сортун, малдын жаңы породасын кабыл алууда, буюм-тайымдарды эсепке киргизүүдө же эсеп-кысаптан чыгарууда, келген товарларды кабыл алууда же алар салынган идиштерди тартып көрүүдө (соода ишинде), табигый кырсыктан болгон залалды тактоодо, сот-тергөө иштеринде жана жашоо шарттарды аныктбодо түзүлөт. Ошентип, акт жогоруда аталгандар жөнүндөгү расмий документ болуп эсептелет.

Акт жазуу соода-сатык мекемелеринде, чарбаларда кенири колдонулат. Ошондой эле тергөө иштерин жүргүзүүдө да акт жазылат, антикени тергөө учурунда тигил же бул буюм-тайымдын жетпей калышы, же ашып кетиши айылтоого же актоого факт катарында кызмат кылат. Айталык, соода-сатык уюмдарында тигил же бул буюм-тайым жетпей калганды, сатылган буюм-тайымдардын акчасы кемигенде, аларды аныктоо максатында акт жазылып, алардын себептери көрсөтүлөт.

Айрым учурда уюмда болгон мал-мүлктүн санын, тактыгын аныктоо үчүн алдын ала текшерүү жүргүзүлүп, ал акт жазуу менен жыйынтыкталашы да мүмкүн.


Ошондой эле мамлекеттик текшерүү комиссиясы тарабынан чарбадагы жараксыз буюм-тайымдарды эсеп-кысаптан чыгыш кылуу максатында да акт жазылат. Чарбанын механизациясына байланышкан техниканы пайдалануу мөөнөтү бүткөндүгүнө ылайык, анын абалын аныктоо актысы түзүлөт. Мындай актыны мекеме жетекчиси тарабынан түзүлгөн комиссия жазат. Ал комиссиянын курамына өздөрү текшерип жыйынтык чыгарууга жөндөмдүү, б.а. текшериле турган буюм-тайым, механизмди билген адис адамдар киргизилет. Ошол түзүлгөн актылардын негизинде күнөөлүлүлөр аныкталат, жетпей же ашып калган акча, материалдык байлыктын көлөмү же суммасы белгиленет. Ошондой кийин гана мекеме жетекчиси кимdir бирөөлөрдү кызматтан алуу, башка бирөөгө жаза берүү же сыйлоо жөнүндөгү буйргун чыгарат.

Актыны жеке адам да түзөт. Мындай учурда күбөлөрдүн текшерүүгө катышусу жана түзүлгөн актыга кол коюшу талап кылынат. Мисалы, соода ишинде сатып алуучунун акысына кыянатчылык кылынса, сатуучу жана сатып алуучунун ортосунда түзүлгөн актыга башка сатып алуучулар да күбө катары кол койсо болот.

Акт түзүү ишине текшерилип же далилденип жаткан иштин жөнжайын билген, аны менен тааныш болгон адамдар катыштырылат.

Акт түзүүдө жетишпей калган акча, материалдык байлык жөнүндө баяндоодо "жетишпейт", "кем чыкты" деген сыйктуу аныктамаларды колдонуу керек. Ал эми "жеп койгон", "өз пайдасына жумшаган", "бекитип калган", "уурдан алган", "сатып жиберген", "туугандарына берген" деген сыйктуу аныктамалар сот ишинин жыйыктыгында гана берилет.

Актынын реквизиттеринин жайгашуу схемасы төмөнкүдөй:



Бул реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Министрликтин, ведомствонун аталышы;
2. Түзүмдүк мекеме;
3. Иш кагазынын аты (АКТ);
4. Дата, акт түзүлгөн жай;
5. Иш кагазынын темасы;
6. Акт түзүүнүн негизи;
7. Актынын тексти;
8. Тиркемелер;
9. Актынын канча нускада даярдалганы жана ал нускалардын кимдерге берилгени;
10. Биринчи тараптагы акт түзүүчүлөрдүн кызматы;
11. Биринчи тараптагы акт түзүүчүлөрдүн колу;
12. Биринчи тараптагы акт түзүүчүлөрдүн аты-жөнү;
13. Экинчи тараптагы акт түзүүчүлөрдүн кызматы;
14. Экинчи тараптагы акт түзүүчүлөрдүн колу;
15. Экинчи тараптагы акт түзүүчүлөрдүн аты-жөнү;
16. "Күбөлөр:" (алфавит тартиби боюнча тизмеленет);
17. Күбөлөрдүн колу;

18. Күбөлөрдүн аты-жөнү;
19. Бекитүү белгиси (БЕКИТЕМИН);
20. Жетекчинин кызматы;
21. Жетекчинин колу;
22. Дата.

Акт түзүүдө жогорудагы реквизиттерге башка да реквизиттер, мисалы, аткарылгандыгы, тиешелүү адамдардын актынын мазмуну менен таанышкандастыгы ж.б. белгилер кошулушу мүмкүн.

Акт түзүүчүлөрдүн айрымдары анын мазмунуна же айрым бөлүктөрүнө макул болбосо, коюлган колдордон кийин эскертилет. Макул эместиик анчалык көп болбосо, коюлган колдун тушуна эле белгиленет. Айрым учурда актынын мазмунуна болгон макул эместикити комиссия мүчөлөрү атайдын баракка да жазып бере алат жана ал актыга тиркеlet.

Актынын жогорудагы айрым реквизиттери кээде пайдаланылбайт же башка реквизиттер менен алмаштырылыши мүмкүн. Бул, негизинен, актынын өзгөчөлүгүнө жараша болот.

Актынын текстинин темасы актыда каралып жаткан материалдык байлыктын же окуянын өзгөчөлүгүнө ылайык түзүлөт. Мисалы:

Бишкек шаарындагы Ленин райондук билим берүү  
бөлүмүнүн башчылыгына дайындалган  
Алтынбекова Бегайым Темирбековнага ушул  
бөлүмдүн мурунку башчысы Байсеркеева  
Алтын Аксариевнанын ишин тапшыруу жөнүндө

же

Илимдер улуттук академиясынын философия  
институтунуң кадрлар бөлүмүндө көктөмөлөрдүн  
сакталышы жөнүндө

Акт ишти өткөрүп берүү, белгилүү бир мекемеде документтердин сакталышы, же чарбанын тийиштүү тармагындагы мүлкүү каттоонун негизинде да жазылыши мүмкүн.

Актынын тексти далилденген (констацияланган) татаал түзүлүшкө ээ болуп, киришүү жана далилдөө бөлүктөрүнөн турат.

Актынын кириш бөлүмү жогорку органдардын нормативдик документтеринин же мекеме башчысынын жазуу түрүндөгү буйрутунун негизинде түзүлөт. Анда катышуучулардын, комиссия мүчөлөрүнүн курамы белгилеет.

Актыда ал кимдер тарабынан түзүлгөнү, ага күбө болгондор (негизги түзүүчүлөрдөн тышкары, өз сунуштарын киргизгендөр) да жазылат. Акт жазууга катышкан жеke адамдардын аткарған кызматы, аты-жөнү көрсөтүлөт. Эгерде актыны комиссия түзсө, биринчи комис-

сиянын төрагасы, андан кийин комиссия мүчөлөрү алфавит боюнча жазылат.

Актынын комиссия тарабынан далилденген, аныкталган бөлүгүндө ишке ашырылган иштердин максаты жана милдети, абалы жана өзгөчөлүктөрү (спецификасы) баяндалат, ишти аткаруу (жүзөгө ашыруу) жана ага негиз болгон далилдер көрсөтүлөт, аныкталган абалы белгиленет.

Актыга өтө керектүү көрсөтмөлөр менен сунуштар киргизилет.

Актынын текстинин акырында анын канча нускада түзүлгөндүгү көрсөтүлөт. Адатта, акт үч нускада түзүлдүп, биричиси жогорку органга, экинчиси мекеме жетекчисине, үчүнчүсү чарбанын (мекеменин) көктөмөсүнө тиркелиш үчүн тапшырылат. Акт түзүүнүн максаты, баарынан мурда, мекемеде текшерилген иштерде аныкталган кемчиликтерди жоюуга, аны тартипке келтирүүгө көмөктөшүү жана нормативди сактоочу көрсөтмө берүүнү уюштуруу болуп саналат. Эгерде актыга кошула турган тиркемелер зарыл болсо, алар актынын нускаларында негизги маалыматтан (тексттен) кийин, акт жазгандардын колунан мурда белгиленет.

Актыда көрсөтүлгөндөрдү тастыктоо үчүн комиссия мүчөлөрүнөн кийин күбө болгон адамдар кол коюшат. Бул учурда акт түзүүчүлөрдүн же түзүүгө катышкан күбөлөрдүн аткарған кызматы кайтадан (экинчи) көрсөтүлбейт.

Актыга эң алды менен комиссиянын төрагасы, андан кийин комиссия мүчөлөрү, эң акырында актыны түзүүгө катышкан адамдардын колу коюлат. Комиссия мүчөлөрүнүн жана күбө болгондордун аты-жөнү алфавит боюнча жайгаштырылат.

Акт түзүлгөндөн кийин комиссия кол коючу адамдарды актынын мазмуну менен тааныштырат. Таанышканыгын күбөлөндүрүү максатында алардын колун койдуруп алат. Бул сөзсүз ишке ашырылыши керек.

Жогоруда белгиленгендей, акт түрдүү иштер боюнча түзүлөт, ошондуктан алардын мазмуну, түзүлүшү бири биринен өз ара айырмаланат. Төмөндө алардын айрымдарын көрсөтмөкчүбүз.

Мекеме жетекчилери, материалдык жооптуу кызматкерлер алмашканда, ишти бири бирине өткөрүп берүү жана өткөрүп алууда түзүлгөн актыларда мекеменин ишмердигин так көрсөтө турган маалыматтар толук камтылышы зарыл, ал эми жетекчилер алмашкан убакта - пландалган иштердин негиздеринин иштеген көрсөткүчтөр боюнча аткарылыши, финанссылык жана аткарылган иштердин сапаты (эмгек өндүрүмдүүлүгү, киреше, натыйжа, чыгымдардын саны ж.б.), келишимидердин аткарылыши жөнүндөгү маалыматтар, кадрлар менен камсыз кылуу, эмгекке акы төлөө фондусунан пайдалануу, эсеп-кысап (бугалтерия) бөлүмүндөгү иштердин абалы, иш жүргүзүү, архивдик иштердин ал-абалы ж.б. толук чагылдырылат. Мекеме башчысы же

башкы эсепчиси алмашканда - эсеп-кысап бөлүмүнүн иши ар тараптан терең иликтенет; кадрлар бөлүмүнүн башчысы алмашканда кызматкерлердин ишмердүүлүгү менен кадрлар бөлүмүндө сакталуучу документтердин жалпы абалы аныкталат.

Төмөнде актылардын түрлөрүнүн үлгүлөрү берилет:

**Кадрлар бөлүмүнүн ишине байланыштуу түзүлүүчү актынын үлгүсү:**

Кыргыз Республикасынын  
тышкы соода жана өнер жай  
министрлиги  
Бишкек шаарындагы  
күйим тигүү фабрикасы

**БЕКИТЕМИН**  
Бишкек шаарындагы  
күйим тигүү фабрикасынын  
деректери  
\_\_\_\_\_  
T. Асылбеков  
(колу)

99.12.08

### АКТ

1999-жылдын 6-августу  
Бишкек шаары

Кадрлар боюнча инспектордун  
ишин тапшыруу тууралуу

Негиз: Фабриканын деректиринин 1999-жылдын 3-августундагы 105-номурлуу бүйргүү.

Бул акт фабриканын мурунку кадрлар боюнча инспектору С.А.Салиева, уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Ш. Атаканов, иш башкараруучу Б.Ж. Бөлөкбәевдин катышуусу менен түзүлдү.

Ишканада кадрлар бөлүмүнүн инспектору болуп иштөөчү С.А.Дайырбекова ишти Р.К. Салиевага тапшырып, ал кабыл алды.

Ишти өткөрүп берүү жана кабыл алуу учурунда төмөнкүлөр аныкталды:

1. Ишкананын кызматкерлеринин бардыгынын жеке өздүк иштери, картотекалары жалпы, милдеттүү тартипке келтирилген жана толугу менен өз ордунда;

2. 1996-жыл боюнча жазылган документтер ишкананын архивине тапшырылган. 1992-95-жылдардагы документтер тартипке салынып, бирок бириктирилгип тигилбестен, өз алдынча калтырылган.

Кабыл альнгандар:

1. Күйим тигүү фабрикасында иштеп жаткан 350 жумушчунун жана кызматкердин иштери;
2. 4 даана картотека;
3. 1992-95-жылдар үчүн 85 документ (санак тизмеге кол коюлду);
4. Архивге тапшырылган документтердин тизмеси;
5. Бишкек шаарындагы күйим тигүү фабрикасынын гербдүү мөөрү;
6. Кадрлар бөлүмүнүн мөөрү.

Тиркеме: 1. Ишканада иштеп жаткан кызматкерлердин (жумушчулардын) өздүк иштеринин санагы 10-бет, 2 нуска.

2. 1992-95-жылдардагы документтердин санагы - 5 (бешөө), 3 нуска.

Акты үч нускада даярдалды. Анын

1-нускасы ишкананын кадрлар бөлүмүнө;

2-нускасы бириктирилген кадрлар бөлүмүнө;

З-нускасы документтердин арасына тигип коюу учун берилди.

Ишти тапшырдым	(колу)	С.Дайырбекова
Ишти өткөрүп алдым	(колу)	Р. Салиева
<i>Күбөлөр</i>	(колу)	Ш. Атаканов
	(колу)	Б. Бөлөкбаев

Финансы-чарбалык тартиптин таасирдүүлүгүн көтөрүү жөнүндөгү актыны, адатта, текшерүү жүргүзүүчү адам (текшерүүчү, инспектор) түзөт. Мындай актылардын реквизиттери жогоруда үлгү катарында келтирилген акт сыйктуу даяр формада болбойт. Мында акт түзүүчү менен кубе болгондордон башка адамдар да актыга кол койсо болот.

Актының тилинин стили ачық, так болуш керек. Актыда “кемип қалгандығы, жетпей қалғандығы аныкталды” - деп жазылып, анын сумасы көрсөтүлөт. Кемип калуунун себеби көрсөтүлбесө да болот.

**Финансы-чарбалык ишкөрдүүлүктүү текшерүү** актысынын үлгүсү төмөнкүдөй:

Кыргыз Республикасынын  
саламаттык сактоо министрлуги  
Бишкек шаарынын  
саламаттык сактоо башкармасы

Бекитемин  
Бишкек шаарынын  
4-ооруказасынын  
башкы дарыгери  
К.С. Асанбеков

1999-жылдын 15-октябры

AKT<sub>i</sub>

Бишкек шаары

## Бишкек шаарындагы 4-оорукананын буюмдарын текшерүү жөнүндө

Мен, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин көзмөлчү-текшерүүчүсү Бакыт Бектурович Бекмурзаев, министрліктин 1999-жылдын 4-октябрьнадагы №215 байругутун ишке ашыруу үчүн оорукананын башкыш эспечиси Салима Абдиевна Эсенованын жоопкерчилигидеги (карамагында) буюмдарды текшердим.

Текшерүүнүн журушундө тәмәнкүлөр аныкталды:

1. Эмеректер, жылуу одеял төшөктөр эсеп-кысан маалыматтарына дал келди.
  2. Ар бири 38 сом 90 тыындык 40 шайшеп менен ар бири 42 сом 50 тыындык 100 жаздык - бардыгы 7751 (жети мин жети жүз элүү бир) сом турган жабдуулар жетишпегендиги аныкталды.
  3. Жүргүзүлгөн текшерүүн натыйжасында төмөнкүлөр сунуш кылынды:
    1. Материалдык байлыктарды туура сактоо материалдык жактан жооптуу адамдарга өз убагында экспертилип турсун.
    2. Жетишпегем буюмдардын наркы С.А. Эсеновадан өндүрүлсүн.

Министрліктін  
көзөмөлчү-текшерүүчүсү  
Оорукананың баш  
жеспчеси

(колу) Б.Б. Бекмурзаев  
(колу) С.А. Эсенова

# Соода тартиби бузулгандағы акт төмөнкүдөй формада жазылат:

Ысық-Көл облустук  
керек-жаралық кооперативинин  
башкармалығы

Бекitemин  
Башкарманың төрагасы  
(колу) А.С. Аташев  
99.25.05

## АКТ

1999-жылдын 6-майы

Түп кыштагында соода тартибинин бузулушу туурасында

Негиз: Түп районундагы Жылуу-Булак  
кооперациясына караштуу № 12  
дүкөндөн товарларды сатып  
алууну тескөө жөнүндөгү  
башкармалыктын 1999-жылдын  
19-апрелиндеги № 49-А буйргуга

Текшерүүчү А. Идинов - комиссиянын төрагасы, райондук керек-жаралық кооперациясынын башкы товароведи; мүчөлөрү - "Чынар" чакан ишканасынын товароведи Ч. Самаков жана "Мин түркүн" дүкөнүнүн эсепчиси С. Мусаева.

Сатып алушулар Д. Ибраев, С. Бекмурзаева, К. Казиевдер Түп районундагы Жылуу-Булак керек-жаралық кооперациясынын Жылуу-Булак азыктулук дүкөнүнен сатып алган тамак-ашына контролдук текшерүү жүргүзүлдү. Дүкөн башчысы К. Саякбаева, сатуучу Ж. Алымбаева жана жогоруда аталган сатып алушулар текшерүүгө эч кандай каршылык, нааразылык билдиришкен жок.

Сатылыш алынган тамак-аштын салмагынын тууралыгын текшерүүден мурда керектөөчүлөр кандай товар алгандыктыры, алардын салмагы (саны), төлөгөн акчасынын суммасын айтып беришти. Текшерүү үчүн сатып алынган тамак-аш товарларынын салмагын өлчөөгө К. Саякбаева, Ж. Алымбаева, Д. Ибраев, С. Бекмурзаева, К. Казиевдер катышты.

Сатуучу Ж. Алымбаеваны иш таразасында сатып алынган тамак-аш өлчөөгө алынды (тараза жана анын таштарына 1994-жылдын тамгасы коюлган). Таразанын туура орнотулушун текшерип жана тазалагандан кийин сатылыш алынган тамак-аш азыктарын таразага ар бирин өзүнчө тартып, салмагы аныкталды: Д. Ибраев сатып алган 2 кг кант 1,900 грамм чыгып, 2 сом 50 тыыныш ашык алынган; С. Бекмурзаева сатып алган каймак 100 грамм кем тартылып, 2 сом ашык алынган; К. Казиев сатып алган 5 кг пахта майы 150 г кем тартылып, 2 сом 75 тыыныш ашык алынган.

Таразалап саткан тамак-аш азыктарынын кем тартылып, ашык акча алгандыгы жөнүндө сатуучу эч кандай далил келтире алган жок. Ошондуктан сатылган тамак-аш азыктарынын так аныкталган салмагы боюнча сатуучу Ж. Алымбаева эсеп-кысап ишин кайрадан жүргүздү.

Акт үч нускада түзүлдү:

1-нуска райондук керек-жаралық кооперациясына жиберилди.

2-нуска "Чынар" чакан ишканасына жиберилди.

3-нуска азыктулук дүкөнүнде калтырылды.

Комиссиянын төрагасы

(колу)

А. Идинов

Комиссия мүчөлөрү

(колу)

С. Мусаева

(колу)

Ч. Самакова

(колу)

С. Бекмурзаева

Сатып алушулар

(колу)

Д. Ибраев

(колу)

К. Казиев

Кассанын ишин көзөмөлдөө максатында текшерүү жүргүзгөндө жазыла турган акт финансы-чарбалык ишмердүүлүктүү текшерүү актысына мазмундаш болот.

Касса иштерин жүргүзүүдө мекемелерге караштуу кассаларда сактала турган акча каражаттарынын жана башка баалуу буюмдардын (кагаздардын) абалын аныктоо үчүн пландуу (ар бир айда же кварталда) жана плансыз (кезексиз) текшерүү жүргүзүп турлуу зарыл.

Кассаны текшерүү үчүн мекеме башчысынын буйругу менен мекеме кызматкерлеринен комиссия түзүлөт. Комиссиянын ишине мекеменин эсепчиши жана кассир катышат.

Эгерде мекемеде бир нече касса болсо, андагы акчанын тийиштүү санын аныктоо максатында капыстан бир мезгилде текшерүү керек. Эгерде бир гана касса бир нече бөлүмдүү тейлесе, ал бөлүмдөрдүн эсепчилеринен мүлк каттоо жүргүзүлгөн күндөгү акча калдыгы жөнүндө расмий маалымат талап кылынат. Бул маалымат кассада калган акчаны тактоо үчүн керек болот.

Кассаны текшерген учурда андагы накталай акча толук сакталат, сактала турган материалдар менен байлыктар үчүн дүмүрчөк, чек, белет, баалуу кагаздар, лимиттелген чек дептерчелери жана өзгөчө эсепте туруучу басма иш кагаздары, ошону менен бирге, касса иштерин жүргүзүү дептери жана акча каражаттарын сактоо тартиби текшерилет.

Текшерүүнүн жыйынтыгы акт түзүү аркылуу бекемделет (расмий-лештирилет). Текшерүү актысына кассадагы накталай буюмдар (акча ж.б.) эсепке алуу мааламаттары менен бирдей болушу (дал келиши), акчанын ашык чыгышы же кемип калышы белгиленет.

Акт кассаны текшерген күнү жазылат. Комиссия текшерүүдө аныктаган ашык чыккан же кемип калган акча жөнүндө кассир жазуу жүзүндө түшүнүк бериши талап кылынат.

Бул актыда да чарба иштерин жүргүзүү жөнүндөгү жазылган акт сыйктуу эле зарыл керектүү бөлүктөрү бар. Негизги текст бир аз башкачараак жазылат, тагыраак айтканда, мында акчанын калдыктары, ашык чыккан накта акча же жетпей калган акчанын саны жөнүндө так, анык маалымат берилип, цифралар аркылуу баяндалат. Кассирдин бул жөнүндөгү түшүнүк каты актыга тиркелет.

Текшерүү актысы эки нускадан кем түзүлбөшү керек, анткени материалдык жактан жоопкерчиликтүү кассирге анын бир нускасы берилет. Акт түзүлүп, аны мекеменин, ишкананын башчысы бекитет. Текшерүүнүн натыйжалары кийинчөрээк эсеп-кысап бөлүмүнүн эсеп китебинде ишке ашырылыши чагылдырылат: ашык чыккан акча ошол замат эсепке киргизилип, жетпеген акча жоопкердин (кассирдин) жеке өзүнүн маянасынан кармалып, орду толтурулат.

Жогоруда актынын ар түрдүү жазылышы жөнүндө кеп кылган элек. Орус тилинде акт жазууда эмне жөнүндө жазылганы "акт" сөзү-

иөн кийин келсе, кыргыз адабий тилинин түзүлүшү менен жазуу нормасына ылайык алгач мекеменин же ишкананын наамы, дареги, эмне жөнүндө экендиги көрсөтүлгөндөн кийин гана акт сөзү жазылып, акт түзүлгөн күнү, айы, жылы, орду берилет. Акт түзүлгөндө анын оң жагындағы "Бекитемин" деген сөздөн кийин ишкананын деректеринин (кол коюлуп) фамилиясы, ысымынын баш тамгасы, жылы, күнү, айы жазылат.

Кассаны текшерүү боюнча актынын үлгүсүн келтирибиз.

Бекитемин  
Бишкек шаарындагы тор  
кийимдер фабрикасынын деректери  
Ж. Тентиев  
(колу)  
1999-жылдын 16-майы

Бишкек шаарындагы тор кийимдер  
фабрикасынын кассасын текшерүү боюнча

АКТ

1999-жылдын 14-майы

Бишкек шаары

Комиссиянын төрагасы фабриканын башкы эсепчесинин (бугалтырынын) орун басары Эркин Аксамаевна Эсенкулова, мүчөлөрү: пландоо бөлүмүнүн адиси Элмира Эркиновна Бактыбаева, эсепчи Алтынай Абакировна Алтынбековаlardan турган комиссия ишкананын деректеринин 1999-жылдын 14-майындагы №21 буйргуу менен түзүлүп, Бишкек шаарындагы тор кийимдер фабрикасынын кассасын текшерди.

Кассир - Байдылдаев Маасалбек. Текшерүүнүн натыйжасында: 1) кассада жүз кырк сом он тогуз тыбын (140 сом 19 т.) бар экендиги;

2) кассасынын дептери боюнча 140 сом 19 тыбын болушу аныкталды; кассада башка баалуу кагаздар жок. Бул эсеп-кысап маалыматтарына туура келет.

Кассаны кириши-чыгыш китебинде акчаны сактоо мекеменин эсеп-кысап жобосуна ылайык келет.

Комиссиянын төрагасы	(колу)	Э.А. Эсенкулова
Комиссия мүчөлөрү	(колу)	Э.Э. Бактыбаева
Кассир	(колу)	А.А. Алтынбекова М. Байдылдаев

Кассаны текшерүү учурунда касса жабылып, акча-тыбын берүү же алуу иши токтотулат. Текшерүү убагында мекеменин ишин токтотпоо максатында, анын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу үчүн кассаны текшерүү, адатта, кассадагы акча-тыбын, баалуу кагаздарды текшерүү жана касса иштерин изилдөө иши эки бөлүп жүргүзүлөт.

# Кассаны текшерүү, аныктоо үчүн жазылуучу актынын үлгүсү.

Бекитемин  
«Сары-Булак» чакан ишканасынын  
деректери

А. Балтабаев  
(колу)

99.18.10

## АКТ

1999-жылдын 16-октябрь  
«Сары-Булак» чакан ишканасынын  
кассасынын 1999-жылдын 16-октябрьндагы  
абалы тууралуу текшерүү.

Негиз: Чакан ишканасынын деректиринин  
1999-жылдын 14-октябрьндагы  
№10 буйргу.

Текшерүү комиссиясы А. Адылов (төрага), С. Бакивалиева, К. Отунчиев  
валардын курамында түзүлдү.

Акт түзүүгө чакан ишкананын кассири С. Бечелова менен башкы эсепчи  
Т. Салайдинов катышты. Ушул жылдан 16-октябрь күнү чакан ишкананын  
кассасын текшергенде төмөнкүлөр аныкталды:

- 1) Кассада тарабына көрсөтүлгөн накталай акча 450 сом 50 тыйын (төрт  
жуз элүү сом 50 тыйын);
- 2) Улуттук банктын бөлүмүндөгү күнүмдүк эсепке дал келген чек китеңиши  
чеси (00118-00198);
- 3) 1999-жылдын 16-октябрьнан чакан ишкананын куруучуларына аванс  
берауды ведомосту боюнча 650 сом (алты жуз элүү сом) төлөнгөн;
- 4) Текшерүү учурунда кассасын китечесиндеги калган акча кассирдин  
акыркы эсеби боюнча санаганда 752 сом 25 тыйын (жети жуз элүү эки сом 25  
тийын) экендиги аныкталды;
- 5) Кассада нак акчадан 102 сом 25 тыйын (бир жуз эки сом 25 тыйын)  
жетпей калғандыгы аныкталды. Кассир С. Бечелова жетпей калган сумманын  
бар экендиги далилдөө максатында чакан ишкананын деректери А. Балтабаев  
карыз алғандыгы жөнүндөгү тил катты көрсөтүл, аны кассадан чыгыш  
болгон эсепке киргизүүнү суранды. Комиссия аны жетпей калган сумма ката-  
рында кассага ташшырууну сунуш кылды;
- 6) Кассир С. Бечеловага мындай тартып бузууга мындан ары жол берил-  
бесин деп милдеттенирилди.

Акт эки нускада түзүлдү.

Комиссиянын төрагасы	(колу)	А. Адылов
Мүчөлөрү	(колу)	С. Бакивалиева
	(колу)	К. Отунчиева
Кассир	(колу)	С. Бечелова
Башкы эсепчи	(колу)	Т. Салайдинов

Мекеме кызматкерлеринин үй-жай шартын, абалын текшерүүде  
жазыла турган акт башка актыларга оқшош болгону менен, мазмуну  
жагынан бир аз айырмаланат. Мындай актыны кесиптик бирлик коми-

тети тарабынан түзүлгөн жана мезгил-мезгили менен же туруктуу иштей турган комиссия жазат. Актыда кызматкердин кайда жашаары, турал-жайынын абалы жана үй-бүлөсү жөнүндө толук маалымат берилет.

Тексттин ақырында кызматкердин жашоо шартына ылайык жаңы турал-жай берүү зарылдыгы (же тескерисинчे) жөнүндө комиссиянын корутундусу көрсөтүлөт. Акт эки нускада жазылат.

Кыргыз илимдер улуттук  
академиясы  
Тил жана адабият институту

АКТ

2000-жылдын 10-июну

Бишкек шаары

Институттун улук илимий  
кызматкери И. Жуманалиев-  
дин турал-жай шартын  
текшерүү туурасында

Негиз: И. Жуманалиевдин арызы жана институттун кесиптик бирлик комитетинин чечими.

Институттун кесиптик бирлик комитетинин мүчөлөрү: Д. Сатаркулов (төрага), С. Буудайчиев жана кесиптик бирликтин мүчөсү А. Беленов тутумунда болгон комиссия түзүлдү.

Комиссия улук илимий кызматкер Исмаил Жуманалиевдин турал-жай шарты менен таанышып, төмөнкүлөрдү аныктады:

И. Жуманалиев үй-бүлөсү менен Бишкек шаарындагы М. Рыскулов атын-дагы көчөнүн Ленин райондук турал-жай башкармалыгына караштуу 40-үйдүн 25-батиринде жашайт. Батирдин жалпы аянты 45 м<sup>2</sup> болгон уч бөлмө. Мында И. Жуманалиевдин 10 кишиден турган үй-бүлөсү жашайт. Алар жөнүндөгү маалыматтар төмөнкүдөй:

Фамилиясы, аты жана атасынын аты	Түүлгөн жылы	Үй эссиине жакындыгы	Кайсы убактан бери ушул жерде жашайт	Иштеген кызматы
Жуманалиев И.	1941	үй эсси	1970	
Жуманалиева Ч.	1943	аяллы	1970	мугалим
Жуманалиев А.И.	1969	уулу	1970	айдоочу
Жуманалиев С.И.	1971	уулу	1971	жумушсуз
Жуманалиев Б.И.	1973	уулу	1973	жеке ишкөр
Жуманалиев Х.И.	1975	уулу	1975	студент
Жуманалиева А.И.	1978	кызы	1978	студент
Жуманалиева А.И.	1980	кызы	1980	жеке ишкөр
Жуманалиева К.И.	1972	келинини	1992	жеке ишкөр
Жуманалиева Ф.И.	1975	келинини	1995	жумушсуз

Тизмeden көрүнүп турғандай, бул батирде уч үй-бүлө жашайт: үй эсси И. Жуманалиев аяллы жана уч баласы менен бир үй-бүлө, уулу Асылбек менен

келини Калича - экинчи, уулу Сагынбек менен келини Фатима үчүнчү үй-бүлөнү түзөт. Батир үч бөлмөдөн тургандыктан илимий иш иштөөгө, балдары сабактарын даярдоого, убагында эс алууга эч кандай шарт жок. Анын үстүнө - санитариалык талапка жооп бербейт.

Жогоруда көрсөтүлгөндөрдүн негизинде улук илимий кызматкер И. Жуманалиев кошумча турак-жай алууга өтө мұктаж экендигин белгилейбиз.

Комиссиянын төрагасы

(колу)

Д. Сатаркулов

Комиссия мүчөлөрү

(колу)

А. Белеков

(мөөр)

(колу)

С. Буудайчиев

Акты, көрүнпү тургандай, райондук турак-жай башкармасына кашштуу көп кабаттуу үйде жашаган адамдын турак-жай шартын текшерүүдө түзүлгөн. Ал эми өзүнүн үйүндө, же башка бирөөнүн үйүндө убактылыу акы төлөп жашап турган кызматкерлердин үй-шарты жөнүндөгү акт да ушундай эле мазмунда жазылат. Бирок ал актынын текстине үй-эссиинин, үй-бүлө мүчөлөрүнүн абалын чагылдырган маалыматтан тышкary ал үй кимгө тиешелүү, жашап жаткан батирдин жалпы абалы (жаны, эски, жарака кеткен, өзүнчө үй, же бир үйдүн бөлүгү) жана жалпы аяны, үй эссиине бул аянынын канчасы тиешелүү экендиги, анын санитариалык абалы ж.б. өзгөчөлүктөрү толук камтылат. Мындай акт атайын басылган бланкка толтурулат, же эркин баяндалат.

Мекемелердеги буюм-тайымдар, эмеректер эскиргенде же пайдаланууга жараксыз болгондо, аларды эсептен чыгаруу үчүн акты түзүлөт. Эсептен чыгаруу актысы көбүнчө кесиптик бирлик комитетинин мүчөлөрүнүн, материалдык жоопкерчилги бар тараалтын жана мекеменин эсеп-кысап бөлүмүнүн өкүлүнүн катышуусу менен түзүлөт.

Эсептен чыгаруу актысынын үлгүсү төмөнкүдөй:

Кыргыз ИУ академиясынын  
кесиптик бирлик комитети  
Тарых институтунун кесиптик  
бирлик комитети

Бекitemин  
Кесиптик бирлик  
комитетинин төрагасы  
(колу) А.А. Арабаев  
00.10.01

Пайдаланууга жараксыз спорт  
буюм-тайымдарын эсептен  
чыгаруу жөнүндөгү

#### АКТ

Негиз: Тарых институтунун деректиринин 1999-жылдын 8-январындагы буйругу.

Институттун кесиптик бирлик комитетинин токтомунда каралгандай, кесиптик бирлик комитетинин орун басары А. Ормушев (төрагасы), текшерүү комиссиянын мүчөлөрү З. Жакыповна жана С. Исмановдор курамында болгон комиссия түзүлдү.

Комиссиянын ишине жана акт түзүүгө институттун башкы эсепчиси Б. Турдубаев катышты.

Комиссия Институттун кесиптик бирлик комитетинин карамагындагы спорт буюм-тайымдардын ал-абалын карап, таанышып чыккандан кийин, төмөнкү спорт буюмдары мындан ары пайдаланууга жараксыз экендигин аныктады:

№	Спорт буюм-тайымдарынын аталышы	Саны	Ар бир буюмдун баасы (сом)	Жалпы баасы (сом)	Сатып алынган жылы, азыркы абалы
1	2	3	4	5	6
1	Шахмат	2	50, 90	101 сом 80 т	1970-ж. Тактасынын боёгу өчкөн, сандары билинбей калган.
2	Волейбол тобу	4	25,25 т	101 сом	1990-ж. Жарылган.
3	Волейбол тору	1	57,85 т	57с 85 т	1991-ж. Тору тешилген, айрылган.
4	Убакыт өлчөгүч	1	27с 00 т	27с 00 т	1970-ж. Айнеги сыйнып, секундомери иштебейт.

Комиссия жогоруда көрсөтүлгөн жалпы баасы 287 сом 65 тыындык (эки жүз сексен жети сом, 65 т) спорт буюм-тайымдары пайдаланууга жараксыз болгондуктан, эсептен чыгаруу зарыл деп эсептейт.

Комиссиянын төрагасы

(колу)

А. Ормушев

Комиссия мүчөлөрү

(колу)

З. Жакыпова

Баш бугалтыр

(колу)

С. Имашов

Б. Турдубаев

Анчалык кымбат баалуу болбогон буюмдары сатып алууда мекеме үчүн акт түзүлөт. Сатып алуу актысынын үлгүсү төмөнкүдөй:

### АКТ

Биз, төмөндө кол койгондор, Чүй райондук мамлекеттик администрация башчысынын орун басары Сидоренко Е.И., администрациянын аппарат жетекчиси Сыдыгалиев Н.С., жалпы бөлүмдүн башчысы Шакирова Э.А., администрациянын жетектөөчү адиси Апьяев Т.А. болуп акт түздүк, себеби Алдунгиров Максү Мукановичтун 60 жылдык юбилейине карата администрациянын көргөзмө залындағы 200 (эки жүз) сомдук "Надежда" хрусталь вазасын белекке берүү үчүн алдык.

Чүй райондук мамлекеттик администрация башчысынын орун басары

(колу)

Е. Сидоренко

Администрациянын аппарат  
жетекчиси  
Жалпы бөлүмдүн башчысы  
Жетектөөчү адис

(колу)  
(колу)  
(колу)

Н. Сыдыгалиев  
Э. Шакирова  
Т. Апьев

Мамлекеттик автомобиль инспекцияларында (МАИ), мекемелердин автопарктарында техникалык каражаттар белгилүү мөөнөттө техникалык кароодон өткөрүлүп, техникалык кароонун актысы түзүлөт. Мындан акты аркылуу техникалык каражатка иштетүүгө укук берилет же токтолутат.

Техникалык кароо актысынын үлгүсү төмөнкүдөй формада болот жана аны мамлекеттик автоинспектор толтурат:

(1-бет)

№13 тиркеме  
ТЕХНИКАЛЫК КАРОО  
АКТЫ

(транспорт каражатынын номуру, серия белгиси, маркасы, модели, тиби)

\_\_\_\_\_ жылды чыккан, кыймылдаткычынын №\_\_\_\_\_, шасси №\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

кузов №\_\_\_\_\_, техникалык паспорту: серия №\_\_\_\_\_

(ээсинин аты-жөнү же мекеменин аталышы жана анын ведомстволук таандуулугу)

Ээсинин дареги \_\_\_\_\_

Транспорт каражаты \_\_\_\_\_

(район же  
мамавтоинспекциянын каттоосунда турат.

шаардын аталышы)

200\_\_\_\_-жылдын “\_\_\_\_”-\_\_\_\_ берилген №\_\_\_\_\_  
жол баракчасына ылайык каттамга чыгууга уруксат  
берген - \_\_\_\_\_

(кызметтер жана аты-жөнү)

Кароону 200\_\_\_\_-жылдын“\_\_\_\_”-\_\_\_\_\_\_ saat \_\_\_\_\_

(техникалык кароо пунктунун же жолдун аталышы)

мамлекеттик автоинспектор \_\_\_\_\_  
(МАИнин аталышы, аты-жөнү)

айдоочу \_\_\_\_\_ катышуусу менен жүргүздү.  
(аты-жөнү)

Аныктаалган техникалык мүчүлүштөр: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Жыйынтык \_\_\_\_\_

(айдоого тыкуу салынды, номуру алынды ж.б.)

\_\_\_\_\_

Мамлекеттик  
автомобиль инспектору \_\_\_\_\_

(колу)

(колу)

Актынын көчүрмөсүн алдым \_\_\_\_\_

(айдоочунун колу)

Номур белгини алуу үчүн \_\_\_\_\_

(МАИин дареги)

\_\_\_\_\_ келинiz.

Техникалык мүчүлүштөрдү оңдогондан кийин автотранспорт каражатынын ээси же аны каттамга чыгарган жооптуу кызматкер ушул актынын көчүрмөсүн алып, кайра техникалык кароодон еткөрүү үчүн транспорт каражатын Мамавтоинспекцияга каттоого турган жери бойонча көрсөтүүгө милдеттүү.

Кайра кароонун натыйжасы бойонча \_\_\_\_\_

(транспорт каражаты)

\_\_\_\_\_

(он же он эмес)

Мамлекеттик автомобиль инспектору \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(ички иштер органы)

(колу)

(аты-жөнү)

200 \_\_\_\_ -жылдын " \_\_\_\_ "-

Номур белгини алдым \_\_\_\_\_

(колу)

(аты-жөнү)

200 \_\_\_\_ -жылдын " \_\_\_\_ "-

Мындан тышкары, жаңы техниканы ишке киргизүү, сыноо, соода жана коомдук тамактануу ишканаларынын санитариялык абалын текшерип чыгууда атайдын жайдын, мәкеменин, ишкананын экологиялык абалын изилдөөдө (байкоодо), түрлүү кырсыктар жана табигый апааттын натыйжалары бойонча медициналык жардам көрсөтүүдө түзүлө турган актылар да бар.


Ар бир адам иш чаранын ар кандай түрүнө ылайык актынын зарыл түрүн жаза ала тургандыгы шексиз. Ошондуктан биз актылардын сейрек колдонулуучу түрлөрүнө токтолбодук.

## БАЯНДАМА КАТ (Докладная записка)

Тапшырылган иштин аткарылгандыгын же аткарылбай калуу себебин мекеме жетекчисине кызматкердин расмий түрдө билдирип жазган иш кагазы - **баяндама кат**.

Баяндама катта жетекчиге маалымат гана бербестен, анда коюлган тапшырманы тез жана сапаттуу аткаруу үчүн кызматкер өзүнүн сунушун да көрсөтө алат.

Баяндама каттын реквизиттери төмөнкүдөй схема боюнча жайгашат:



Бул реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Кат жиберилген мекеменин аталышы, жетекчинин аты-жөнү;
2. Катты даярдаган адамдын кызматы жана аты-жөнү;
3. Иш кагаздын аты (БАЯНДАМА КАТ);
4. Тексттин темасы;
5. Текст;
6. Тиркеме болсо, алардын аталышы, канча беттен турары, нусканын саны;
7. Дата;
8. Колу;
9. Каттын авторунун аты-жөнү.

Баяндама катты адамдар тобу даярдаши да мүмкүн.

Баяндама кат кимге, кайда жөнөтүлүшүнө байланыштуу ички жана тышкы баяндама кат болуп эки түргө бөлүнөт.

**Ички баяндама кат** өзүнүн мекеме жетекчисине же бөлүм башчына жазылат. Ал кол менен жазылыши же машинкада басылыши мүмкүн. Мынданай баяндама катка аны түзгөн киши кол коёт.

**Тышкы баяндама** кат мекеменин, ишкананын жетекчисинин жоғорку органдарга же анын жетекчисинин жеке өзүнө, адатта, ал мекеменин бланкына эки нускада жазылат. Документтин экинчи нускасы мекеменин өзүндө калтырылат. Мындай баяндама катка мекеме жетекчиси кол коёт.

Баяндама кат демилгелик, кабарлоо жана отчёттук ж.б. мунөздө болот. Мындай белгилер темада жана каттын текстинде чагылдырылат. Демилгелик баяндама каттын текстине тийиштүү маселелер жана сунуштар биринчи катарга коюлуп, жетекчини аларды чечүүгө (ишке ашырууга) ундейт.

Кабарлоо баяндама каты жетекчиге иштин жалпы жүрүшү туурасында так, анык кабар берүү үчүн жазылат. Мисалы, айылдык агрофирмада жазгы талаа жумуштарынын жүрүшү, же күзгү оруп-жыюу иштери жөнүндө берилген маалымат ушундай мунөздөгү баяндама кат болуп саналат. Отчёттук баяндама кат белгилүү бир иштин аякталышы же ар кандай көрсөтмө, сунуш берүү, пландын аткарылышы жөнүндө жетекчини кабардар кылууда жазылат. Мисалы, Кыргыз Республикасынын илимдер улуттук академиясынын тил таануу институтунда мамлекеттик тилдин 10 жылдыгына карата илимий теориялык конференция өткөрүүгө даярдоо ишинин абалы жөнүндө катта баяндалса, отчёттук баяндама кат болуп саналат.

Алынган милдеттенменин же тапшырманын аткарылышынын жүрүшү жөнүндө билдириүү билдириш (рапорт) деп да аталат. Айрым бир белгилери боюнча баяндама кат билдиришеге да окошоуп кетет. Бирок билдириштеде аткарылган жумуш сыйдаталып, анда сунуш же демилге көрсөтүлбөйт.

Баяндама каттын табиятынан көрүнүп тургандай, анын эң негизги бөлүктөрү жана анын жазылышы сыртынан караганда маалымкатка (справкага) да жакын. Булардын айырмасы маалымкатта атайдын талап кылынган, же суралган окуя жөнүндө кабар берилет. Ал эми баяндама катта окуяларды атоо менен бирге, аларды пайда кылган себептер көрсөтүлөт жана тийиштүү жыйынтыктыр чыгарылып, сунуштар берилет.

Баяндама каттын даярдаган кишинин жыйынтыктыры менен сунуштары так, ачык жана ишенимдүү болушу зарыл.

Баяндама каттын тексти эки бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүмдө анын жазылышына себеп болгон далилдер, окуялар баяндалышы абызел. Экинчи бөлүмдө жыйынтыктар жана так аракеттер жөнүндөгү сунуштар чагылдырылышы зарыл. Түзүүчүнүн пикири боюнча, мындай аракеттер баяндалган окуяларга байланыштуу жогорку органдар (мекемелер) же бийлик адамы тарабынан башталышы керек.

Баяндама каттын эң жөнөкөй формасы ички баяндама кат болуп саналат. Алардын үлгүлөрү төмөнкүдөй:

И.Арабаев атындагы  
Кыргыз мамлекеттик педагогикалык  
университетинин ректору  
профессор А.А.Базарбаеве  
университеттин окуу бөлүмүнүн  
башчысы Б.Б. Бактыбаевден

### БАЯНДАМА КАТ

Сиздин көрсөтмөңүз боюнча ушул жылдын 10-14-май күндөрү факультеттердин практика өткөрүү боюнча жетекчилери менен бирге университеттеги студенттери педагогикалык практика өтө турган мектептерде болуп, алар менен келишим түзүп келдик. Студенттердин педагогикалык практика өткөрүүсүнө бардык мектептердин жетекчилери макул экендигин билдиришти.

Мектеп жетекчилери студенттердин педпрактикасын өткөргөн учурунда аларга акы төлөө маселесин көшүту жана студент-практиканттар практика өткөрүү мезгилинде жата турган жай менен камсыз болбой тургандыгын билдиришти.

Ошондуктан ректораттың атынан Кыргыз Республикасынын билим, илим жана маданият министрлигине атайдын кат менен кайрылып, жогорку эки маселени чечип берүүсүн сурал, ишти жүргүзө берүүгө толук мүмкүн.

00.00.00

(колу)

А.Бактыбаев

Бул баяндама каттын текстинин темасы коюлбаган, бирок тексттин мазмунунан тема (“Студенттердин педагогикалык практикасын өткөрүү жөнүндө”) түшүнүктүү болуп турат. Баяндама кат ички иш кагазы болгондуктан жана иш чараны аткаруу демилгесин мекеме жетекчиси көтергөндүктөн текстке тема коюунун зарылдыгы жок.

Ал эми төмөнкү баяндама каттын темасын белгилөө зарыл.

М.В.Фрунзе атындагы айыл чарба  
машиналарын жасоочу заводун  
деректири С.К.Эдилбаеве  
заводун деректиринин чарба иштери  
боюнча орун басары  
Л.С.Кененбаевден

### БАЯНДАМА КАТ

Окуучулардын эс алуу  
лагеринин жалпы абалы жөнүндө

Сиздин көрсөтмөңүз боюнча ушул жылдын 8-9-май күндөрү Орто-Алыш кыштагындағы окуучулардын заводго тишелүү жайы эс алуу лагеринин жатаканасынын абалын текшерип чыктым.

Окуучулар жатаканасынын айрым бөлмөлөрү толук ондолбогон. Бир бөлмөнүн терезе-айнектери жок, екинчи бир бөлмөнүн эшиги жабылбайт, бир бөлмөдө электр жарыгы күйбайт.

Лагердин аймагындағы жолчолор жана дарактарды сугаруучу арыктар тазаланбаган.

Көрсөтүлгөн кемчиликтөрдө тез арада ондоо жагын лагердин деректерири-  
не тапшыруунузду сураймын. Көрсөтүлгөн кемчиликтөр чөттөтилгендөн кийин  
гана окуучулардын жайкы эс алуу лагеринин ишин баштай берүүгө мүмкүн  
экендигин билдиремин.

99.10.05

(колу)

Л.Кененбаев

Төмөндө ар түрдүү мекемелерде жана түрдүү жагдайларда атка-  
рылуучу баяндама каттардын үлгүлөрү берилет.

Кыргыз Республикасынын транспорт  
жана коммуникациялар министрлигинин  
Бишкек шаарындагы 4-автобазасынын  
деректерири К.Курмановго  
автобазасын башкы инженери  
А.Дайынбаевден

#### БАЯНДАМА КАТ

Автобазасын карамагындагы автомашиналарды текшерүү жана мамлекет-  
тик кароодон өткөрүгө даярдоого бир канча автослесарлар менен айдоочу-  
лар катышып, алар жумуш убактысы бүткөндөн кийин да иштөөдө. Бирок  
жумуш убактысынан кийин аткарылган иштерге эсеп-кысал бөлүмүү акы төлөп  
берүүнү чечип жатат.

Жогорку айтылгандардын негизинде бул маселени туура чечип берүүнүздү  
сураймын.

00.10.03

(колу)

А.Дайынбаев

Балыкчы шаарынын керек-жарак  
коомунун төрагасы Ж.Акуновго  
улук товаровед К.Адиловадан

#### БАЯНДАМА КАТ

Дүн соода кампасы тарабынаң  
шаардын дүкөндөрүнүң  
суроо-талантарының  
аткарылышы жөнүндө

Сиздин тапшырманызга ылайык мен 2000-жылдын 18-19-январында шаар-  
дын дүн-соода-кампаларында болуп, өткөн жылдын 10-декабрынан ушул  
жылдын 15-январына чейин товарды өткөзүп берүү жөнүндө шаардын дүкөн-  
дөрүнөн түшкөн суроо-таланттар кандай аткарылып жаткандыгын карап чык-  
тым.

Берилген суроо-таланттарга ылайык дүкөндөрдү товар менен камсыз кы-  
лууда көп кемчиликтөр бар экендиги байкалды. Керек-жарак коомунун кам-  
палары тейлөй турган 38 дүкөндүн 25 дүкөнүү декабрь - январь айларында  
товарларды өткөзүп берүү жөнүндө суроо-талап берген. Алардын ичинен 20  
дүкөн мындай суроо-талапты экинчи жолу берген. Калган 18 дүкөн товарлар-  
ды кабыл алуу жана аларды дүкөнгө жеткирүүнү өздөрү уштурган. Ал эми

10 дүкөндүн суроо-талаңбы бир айдан кийин гана аткарылган. 5 дүкөндүн суроосу экинчи жолу берилгенден 25 күн өткөндө ишке ашырылган. Төрт дүкөндүн суроо-талаңбында көрсөтүлгөн товарлардын 30-40 пайызы гана аткарылган. Сатып алуучулар керектөөчү товарлар менен дүкөндөрдү камсыз кылуунун ордуна талаңка жооп бербеген товарларды жеткирген учурлар да орун алган.

Башкармалыктын кезектеги жыйыннында дүн соода кампасынын ушул баяндама катта көрсөтүлгөн кемчиликтерди жана орун алган баш аламандыктарды четтеттүү боюнча жүргүзгөн иш чарапары жөнүндө отчётун угууну зарыл деп эсептеймин.

Тиркеме: Дүкөндөрдүн суроо-талаңтарынын тизмеси - 1 бет, 1 нуска.

00.26.01

(колу)

К.Адилова

Баяндама кат менен тааныштым.

Керек-жарак коомунун дүн соода  
кампасынын башчасы

(колу)

А.Чотуров

00.26.01

Ош жибек комбинатынын деректири  
К.Мадымаровго  
пландоо бөлүмүнүн башчысы  
Б.Акбаевден

#### БАЯНДАМА КАТ

1999-жылдын 20-декабрынан 25-декабрына чейин Ташкен шаарындагы кездеме токуучу машиналарды жасоочу заводдо ишсапарда болдум. Ишсапардын максаты комбинатыбызды кездеме токуучу жаны машиналар менен жабдуу үчүн токуучу машиналарды сатып алуу жөнүндө завод менен келишим түзүү эле.

Заводун деректири, башкы инженери, технология жана пландоо бөлүмүнүн жетекчилер менен сүйлөшүп, быйыл биздин комбинаттын №2 цехин жанылоого керек болгон 20 токуучу машинани сатып алууга макулдашылды жана ал завод менен биздин комбинаттын ортосянда келишим түзүлдү.

Ишсапар боюнча мага берилген тапшырма толук аткарылды.

Завод менен түзүлгөн келишим (5 бет, 1 нускада) тиркелди.

99.27.12

(колу)

Б.Акбаев

"Арчалы" агрофирмасының  
президенти С.Орунбаевге  
 фирмандын агроному  
 И.Кимсалбаевден

### БАЯНДАМА КАТ

Ушул жылдын 10-апрелинде айдоочу Асан Алиевге фирмандын жемиш багына тигилүүчү көчтөттөрдү ташып келүүгө көрсөтмө берилген.

А.Алиев белгиленген 10-апрелдин ордуна 7-апрель күнү көчтөттөрдүн жарымын алып келген. Ал эми калган көчтөттөрдү алып келүүгө эч кандай себепсиз барабай койгон. Ишке да чыккан эмес. Натыйжада жемиш бактарын отургузуу бүттөй калды.

Айдоочу Алиевдин мындай жоругун иш тартибин бузгандык деп эсептеймин. Ошондуктан бул маселени фирмандын кенешмесинде талкуулоону өтүнөмүн.

00.11.04

(колу)

И.Кимсалбаев

Жогоруда келтирилген баяндама каттардын үлгүсү арызга оқшош жазылган. Баяндама каттын дагы бир түрүнүн аткарылуу өзгөчөлүгү бар. Анда тармактык бөлүктөрдүн жайлыш тартиби бир аз башкачараак. Андай баяндама каттарда мекеме же ишкананын, тармактык бөлүмдүн жана документтин аталышы, анын жазылган убагы жана тексттин темасы барактын сол бурчуна, баяндама кат жөнөтүлө турган жетекчинин кызматы, аты-жөнү барактын жогорку оң бурчуна жазылат.

Бишкек гуманитардык  
университетинин башкарруу  
факультети

Декан Х.Исаевге

### БАЯНДАМА КАТ

00.20.04

Сырттан окуу бөлүмүнүн  
4-курсуун студенттеринин  
педагогикалык практикасынын  
мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө

2000-жылдын 15-январынан башталуучу педагогикалык практика Бишкек шаарында грипп оорусунун эпидемиялык мүнөз алгандыгына байланыштуу өтүлбөй тургандыгын билдирем.

Педагогикалык практиканы 2-апрелден баштоону сунуш кылам.

Бул мөөнөтке Бишкек шаардык билим берүү департаментинин жетекчилигинин макулдугу алынды.

Бишкек шаардык билим берүү департаментинин макулдук каты (1 бет, 1 нуска) тиркелет.

Факультеттин деканынын  
сырттан окуу боюнча  
орун басары  
00.12.01

(колу)

Р.Касымов

Баяндама кат мекеменин иш кагаздарынын жүгүртүүсүндө көп пайдаланылат.

Жегоруда белгиленгендей, баяндама каттар формасы боюнча 2-3 түрдүү болот. Ал айырмачылыктарды баяндама каттын текстинин темасынын белгиленбеши же белгиленгендиги, баяндама кат жиберилчү мекеменин жана анын түзүмдүк бөлүмүнүн аталышынын барактын оң же сол жагында белгилениши, баяндама каттын авторунун кызматынын каттын баш жагына же аятына жазылышы жана ушуга байланыштуу датанын белгилениши сыйктуу өзгөчөлүктөр түзөт.

### БИЛДИРМЕ (Рапорт)

Пландын, берилген ар кандай тапшырманын аткарылгандыгы, эмгек өргүүсүнүн, чет өлкөгө жасалган саякаттын аяктагандыгы, ишсапарынын бүткөндүгү, айрым бир иш чаラлардын жыйынтыкталгандыгы ж.б. жөнүндө жегорку инстанцияга (уюмга) жиберилген расмий иш кагазы - билдирме болуп саналат.

Билдирме арналышы жана түзүлүшү боюнча баяндама катка окошо болот, бирок текстинин темасынын жоктугу менен айырмаланат.

Билдирменин реквизиттери төмөнкүдөй схема боюнча жайгашат:

		1-А			
		1-Б			
2					
3					
4		5		6	

Бул реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1-А. Билдирме ариалган уюмдун аталышы жана анын жетекчисинин кызматы, аты-жөнү;

1-Б. Билдирме жазуучунун иштеген мекемеси, кызматы жана аты-жөнү;

2. Иш кагазынын аталышы (БИЛДИРМЕ);

3. Текст;

4. Билдирме жазылган дата;

5. Билдирме жазуучунун колу;

**6. Билдирме жазуучунун аты-жөнү.  
Билдирменин үлгүсү төмөнкүдөй болот:**

Чүй облустук жаратылышты  
коргоо комитетинин төрагасы  
И.Жусуповго  
Жайыл райондук жаратылышты  
коргоо комитетинин төрагасы  
С.Айдаровдон

**Б И Л Д И Р М Е**

Адырларга жана таштак жерлерге көчтөт отургузуу планы 15-апрелге чейин толук аткарылды.

15-майга чейин дагы 113 мин түп түрдүү дарактардын көчтүн отургузуу мильдетин алабыз.

00.16.04

(колу)

С.Айдаров

Ош мамлекеттик университетинин  
Кызыл-Кыя шаарындагы  
филиалынын деректири  
М. Таировго  
тилдер кафедрасынын окутуучусу  
Абылов Темирден

**Б И Л Д И Р М Е**

Кезектеги эмгек өргүүм бүткөндүгүнө байланыштуу мени 2000-жылдын 28-августунан өз кызматына киришти деп эсептөөнүздү сураймын.

00.27.08

(колу)

Т.Абылов

Билдирме колдо же машинкада эки нускада даярдалат. Биринчи нуска тиешелүү уюмга жиберилет. Экинчи нуска уюмда сакталат.

Билдирме айрым учурда телеграмма формасында да жиберилет. Мындай билдирме **бидирме-телеграмма** деп аталат. Билдирме-телеграмма телеграф стили менен жазылат.

**БҮЙРУК  
(Приказ)**

Буйрук - мамлекеттик башкаруу органдарынын жетекчилеринин жеке бийлигине негизделген укук документи. Ал мекеменин ишмерди-гиндеги негизги жана күндөлүк мильдеттерди, иш чараларды чечүү максатында колдонулат. Буйрук негизги иш аракеттерге жана кадрлардын жеке өзүнө тиешелүү маселелерге байланыштуу жазылат (буйрук

берилет). Алар белгилүү тартилте өзүнчө номурланып, айрым көктөмөдө сакталат.


Байрук формасына жана мазмунуна карата **жалпы ишмердик боюнча байрук** жана **өздүк курам боюнча байрук** болуп экиге бөлүнөт. Бул байруктардын аткарылуу жолдоруна айрым-айрым токтолобуз.

### 1. Жалпы ишмердик боюнча байрук

Бул байрукта мекемеде ишти уюштуруу, мекеме жана анын бөлүмдөрүнүн ишмердигин тартилке салуу маселелери карапат, жогорку мекемелерден келген көрсөтмө иш кағаздар мекеме кызматкерлерине жеткирилет, алардын аткарылыши боюнча так чараптар көрсөтүлөт, ал иш чараптардын аткарылышина жооптуу адамдар дайындалат жана аткаруу мөөнөтү белгиленет.

Мекеменин ички эмгек тартибинин эрежелери, ишкананын мүчөлөрүн сыйлоо жана ушул сыйктууларды тастыктоо менен байланыштуу болгон нормативдик байруктар да жалпы ишмердик боюнча байруктардын тобуна кирип, мазмуну боюнча бир адамга эмес, бүтүндөй жамаатка тиешелүү болот.

Жалпы ишмердик боюнча байруктун реквизиттери төмөнкүдөй схемада жайгашат:



Жогорудагы реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Мекеменин бланкындагы маалыматтар;
2. Иш кағаздын атальышы (БАЙРУК);
3. Дата;
4. Иш кағаздын номуру;
5. Иш кағаз даярдалган жай;

6. Тексттин темасы;
- 7-А. Тексттин негиздеөөчү бөлүгү;
- 7-Б. Тексттин бүйрүк бөлүгү;
8. Жетекчинин кызматынын атальшы;
9. Жетекчинин колу;
10. Жетекчинин аты-жөнү;
11. Кошумча маалыматтар.

Бүйрукту даярдоонун жана аткаруунун айрым учурларын белгилей кетүү зарыл. Мисалы, бүйруктун 4-реквизити - "Иш кагаздын номуру" реквизити - жалпы ишмердик боюнча бүйрукта өзүнчө, өздүк курам боюнча бүйрукта өзүнчө белгиленет. Адатта, литердик (тамга) белги менен айырмaloо көп практикаланат. Мисалы, жалпы ишмердик боюнча бүйрукту А менен, өздүк курам боюнча бүйрукту Б менен (мисалы: **11-А** жана **43-Б** бүйруктар) белгилөөгө болот.

6-реквизитте бүйруктун текстинин темасы белгиленет. Теманын атальшы тексттин мазмунун жалпылап турусу керек. Мисалы, бүйрүк бир канча пункттада, тема ошол пункттардын бардыгына тиешелүү болушу талаап кылышат.

7-реквизит - бүйруктун тексти. Бул эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүк (7-А) бүйруктун негиздеөөчү бөлүгү болуп саналат. Мында бүйрукту чыгаруунун максаты, бүйрукка негиз болгон мамлекеттик же өкмөттүк иш кагаздар көрсөтүлөт жана бул бөлүк ...**БҮЙРУК КЫЛАМЫН:** деген этиш сөз менен аяктайт. Сөз баш тамга менен жазылат.

Бул реквизиттин экинчи (7-Б) бөлүгүндө бүйрүк конкреттештирилет. Ал бир канча пункттардан турушу мүмкүн. Мында учурда ар бир пункт араб цифрасы менен номурланып жазылат.

Бүйруктун тексти бүйруктун аткарылышина жооптууну белгилөө менен аяктайт.

8-реквизитте жетекчинин кызматынын толук атальшы жазылбайт, анда "Деректир", "Ректор", "Башчы" деп гана көрсөтүлөт жана колюлат. Ал кайсы мекеменин жетекчиси экендиги бланктагы маалыматтардан даана байкалып турат.

Зарыл деп табылса, бүйруктун долбоорун даярдаган же аны менен тааныштырылган бөлүмдүн атальшы же кызмат адамынын колу, аты-жөнү чечмеленин, 11-реквизитте белгиленет.

Иштен бошотуу, жазалоо, кызматтан төмөндөтүү сыйктуу талаштарышты пайда кылуучу бүйруктарга укук-кеңешчинин да колу коюлушу керек.

Укук-кеңешчи төмөнкүлөргө маани бериши зарыл: маселени бүйрүк менен расмийлештируү канчалык деңгээлде максатка ылайык келет; бүйруктун долбоору аракеттеги мыйзамдарга, өкмөттүк токтомдорго жана тармактык жогорку органдардын көрсөтмөлөрүнө канча-

лык даражада туура келет; буйрук менен мекеменин жобосунун же уставынын ортосунда карама-каршылыктын жоктугу жана бирин бири кайталап калбагандыгы ж.б.

Буйрукту негиздөөгө зарылдык жок болсо, анда ал буйрук берүүчү өкинчи бөлүгүнөн башталат, бирок "...БУЙРУК КЫЛАМЫН:" деген сөз болбойт.

Буйрук берүүчү бөлүктүн ар бир пункту этиштин "...турмушка ашырылсын", "...аткарылсын", "...милдеттендирилсии", "...дайындалсын", "...которулсун", "...бошотулсун" деген сыйктуу буйрук ыңгайы менен аякташи зарыл.

Буйрукта сөз болуп жаткан адамдын фамилиясы баш тамга менен, аты жана атасынын аты жалпы негизде жазылат: Абдыкерим Асанович ЭЛЕБЕСОВ же А.А.ЭЛЕБЕСОВ.

Буйруктун айрым пункттарындагы аткарылуучу иш чаралардын мөөнөтү так көрсөтүлүшү керек. Мөөнөттү "...жазга чейин...", "...күздүк себилгенге чейин..." деп белгилөө бул иш кагазынын тилине да, аткарылуу өзгөчөлүгүнө да туура келбейт.

Айрым учурда конкреттүү буйруктун негизинде мурунку кайсы буйруктар жана башка иш кагаздар же алардын айрым пункттары өздөрүнүн расмий күчүн жоготкондугу да көрсөтүлөт.

Текстинин маанилери окшош буйруктардын ақыркысы расмий күчкө ээ болот.

Буйрук эки нускада - биринчи нуска мекеменин бланкына, өкинчи нуска А4 жазуу кагазына даярдалат. Жарыялоо үчүн өкинчи нуска пайдаланылат жана аны кеңсенин тиешелүү кызматкари "Анык" деп визалап, мөөр басып, кол коёт.

Ар кандай буйрук жетекчи кол койгондон кийин мыйзамдуу күчүнө кирет.

Буйруктар атайын китеңке катталат жана көктөмөдө сакталат.

### **Жалпы ишмердик боюнча буйруктардын үлгүлөрү**

Салтанаттарды жана майрамдарды өткөрүү буйруктары:

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЧҮЙ ОБЛУСУ  
ЧҮЙ РАЙОНДУК МАМЛЕКЕТТИК АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

2000-жылдын 18-марты

Б У Й Р У К

№ 56

Токмок шаары

"Нооруз-2000" майрамын майрамдоо  
учурунда тартыпти жана коопсуздукту  
камсыздоо жөнүндө

21-мартта массалык майрамдоо жана соода өткөрүү учурунда шаардагы коомдук тартилти жана коопсуздукту камсыздоо боюнча БҮЙРУК КЫЛАМЫН:

1. Райондук иштер бөлүмүнүн зардалы (Абакиров Б.) 21-марта тартилти жана коопсуздукту камсыз кылсын.

2. МАИ зардалы (Жоошибеков С.) 21-март күнү автоунаалардын кыймылбын saat 8ден saat 16га чейин Ленин көчөсү боюнча Пионер жана М. Горький көчөлөрүнүң аралыгында токтотсун.

3. Буйрукту аткаруу райондук мамлекеттик администрация башчысынын орун басары М.К.КАИПОВго милдеттендирилсін.

Мамлекеттик администрация

башчысы

(колу)

А.КЕНЖЕТАЕВ

*Эскертуү: Мекеменин бланкынын маалыматтары мындан кийинки улгүлөрдө да көрсөтүлбөйт.*

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙЫЛ ЖАНА СУУ ЧАРБА  
МИНИСТРИЛГИ

2000-жылдын 15-февралы

БҮЙРУК

№ 17

Бишкек шаары

Эмгек ардагери А.Савитахуновдун  
70 жылдык мааракесин өткөрүү жөнүндө

Үстүбүздөгү жылдын май айында республикасыздагы белгилүү инсан, мамлекеттик жана коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын мурдагы айыл чарба министри, персоналдык пенсионер Савитахунов Альмбек Савитахунович 70 жашка чыгат. Бул датаны салтанаттуу белгилөө максатында БҮЙРУК КЫЛАМ:

1. Салтанаттуу чогулуш 13-май күнү saat 14.00де министрликтин коллегия залында өткөрүлсүн.

2. Иш башкаркуу кызмети (Чекиев Т.Б.) күттүктөо папкасын, сыйлыктарды камдасын жана бул жөнүндө коллегия мүчөлөрүнө, эмгек ардагерлерине жана министрликтин жамаатына кабарласын.

Министр

(колу)

Э.Узакбаев

Өндүрүш менен байланышкан буйруктар:

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨНӨР ЖАЙ  
ЖАНА СООДА МИНИСТРЛИГИ

БҮЙРҮК

97.15.05

№ 150

Бишкек шаары

Министрліктегі, анын тармактарындагы  
бардық мекемелердегі жана ишканаларда  
кыргыз тилинде иш жүргүзүүнү киргизүү  
жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 12-чакырылышынын 10-  
сессиясында 1992-жылы 20-ноябрда кабыл алынган мыйзамын аткаруу макса-  
тында БҮЙРҮК КЫЛАМАЫН:

1. "Кыргыз Республикасынын өнөр жай жана соода министрлігінин  
системасында иш жүргүзүү жөнүндөгү багыттар" аныкталсын жана 1996-жыл-  
дын 1-январынан министрліктегі бардық системасында ишке киргизилсін.
2. Кеңес башчысы А. Турдуевге бөлүм башчылары менен бирдикте ба-  
гыттарды үйрөнүү жана аны колдонуу боюнча атайын сабак өткөрүү тапшы-  
рылсын. Сабактарды өткөрүү расписаниеси менен убактысы 1996-жылдын 15-  
июнуна чейин аныкталсын.
3. 1997-жылдын 10-январына чейин түзүмдөгү бардық мекемелердин  
мөөрөрүү жана штамплары, министрлікке тийштүү иш кагаздар, көрнектөр  
жана бланктар кыргыз тилине ылайыкташтырылым, кайта даярдалсын.
4. Министрліктегі чарба иштеринин башчысы А. Турдубаев жана бас-  
макананын деректери С. Баировго тизмеде көрсөтүлгөн негизги иш кагаздары-  
нын үлгүлөрүн 1997-жылдын 15-январына чейин басмадан бастырып, бардық  
мекемелер менен ишканаларга нускасын таратып берүү милдеттендірилсін.
5. Пландоо-финансы болұмунын башчысы К. Садыковго кыргыз тилинде  
иш жүргүзүүгө байланыштуу болто чыгымды смета бөекиңиң эсептөө тапшы-  
рылсын жана 1997-жылдын 10-апрелине чейин бекитүүгө сунуш кылышын.
6. Бул буйруктуң ишке ашырылышына көзөмөл кылуу министрлік  
бириңчи орунбасары К. Бакаевге жүктөлсүн.
7. Министрліктегі 1996-жылдын 20-декабрдагы 216-буйругу менен  
бекитилген "Кыргыз Республикасынын өнөр жайында жана соода тармакта-  
рында иш жүргүзүүнү жана формасын ишке киргизүү жөнүндөгү" көрсөт-  
мөсү 1997-жылдын 1-январынан өз күчүн жоготту деп эсептелсін.

Министр

(колу)

З.Акыев

Мекемени текшерүү буйргуунун үлгүсү:

Кыргыз Республикасынын тамак-аш  
өнөр жайынын илимий-өндүрүштүк бирикмеси

"Таттуу" кондитердик фабрикасы

БҮЙРУК

1998-жылдын 20-октябрь

№ 106

Бишкек шаары

"Таттуу" кондитердик фабрикасына  
материалдык жана финансыйлык текшерүү  
жүргүзүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын айыл жана суу чарба министрлигинин тамак-аш өнөр жай башкармасынын республикалык илимий-өндүрүштүк бирикмесинин 1998-жылдын 10-октябрьинде 05-79-номерлүү буйргутун аткаруу боюнча фабрикада товар-материалдык баалуу буюмдар, ишкананын мүлкү, баланстасы эсеп-кысы жана аны менен байланыштуу болгон акча каражаттары боюнча материалдык жана финансыйлык текшерүү жүргүзүү үчүн БҮЙРУК КЫЛАМЫН:

1. Материалдык жана финансыйлык текшерүү жүргүзүүнү мөөнөтү төмөнкүдей убакыттарга белгиленсін:

1.1. Даир продуктуларды иштеп чыгаруу 1998-жылдын 15-ноябрьна чейин;

1.2. Ишкананын мүлкү, негизги акча каражаттары 1998-жылдын 20-ноябрьна чейин;

2. Пландаштырылган текшерүү өткөрүү үчүн төмөнкүдей курамда комиссия түзүлсүн:

1) Алиев Б.Б. - терага, кесиптик бирлик комитетинин терагасы;

2) Байкенов Т.А. - мүчө, кесиптик бирликтин мүчесү;

3) Бектемиров К.Б. - мүчө, башкы эсепчи;

4) Рахимов Т.С. - мүчө, пландоо бөлүмүнүн башчысы;

5) Кайыпов О.К. - мүчө, цех башчысы.

Буйрукту тескөө деректирдүн орунбасары З.Касымовго жүктөлсүн.

Деректир

(колу)

О.Бакеев

Ишсапары жөнүндө буйруктун үлгүсү:

КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ

БҮЙРУК

2000-жылдын 21-апрели

№ 47-Б

Бишкек шаары

Ишсапары жөнүндө

Окуу планына байланыштуу Ош шаарында Кыргыз Республикасынын билим, илим жана маданият министрлиги тарабынан ушул жылдын 24-апрелинен 29-апрелине чейин өткөрүлүүчүү нускамалык семинарга кыргыз филологиясы факультеттин деканы, университеттеги окуу бөлүмүнүн начальниги каты-

шүусү жөнүндө министрликтүн 2000-жылдын 15-апрелиндеги № 82 буйругун аткаруу жөнүндө **БҮЙРУК КЫЛАМЫНЫ**:

1. Байдөөлөтөв А.А. - кыргыз филологиясы факультетинин деканы, Алкожоев Б.А. - университеттин окуу бөлүмүнүн начальниги Ош шаарына ишсапарына 24-апрелден 29-апрелгө чейин жөнөтүлсүн.

2. Бугалтерия Ошко самолёт менен барып келүүгө кеткен ишсапары үчүн тийиштүү чыгымдарды төлөп берсін.

Ректор

(колу)

М.К.Койбагаров

## 2. *Өздүк курам боюнча буйрук*

**Өздүк курам боюнча буйрук** ишке кабыл алууда же иштен боштууда, мекеменин бир бөлүмүнөн экинчи бөлүмүнө которууда, кызматкерди сыйлаганда, өргүүгө чыкканда ж.б.у.с. учурларда даярдалат. Мындай буйруктар уюмдан бөлүм жетекчилеринин сунуштары жана жарандардын өздүк арыздарынын негизинде аткарылат.

Көпчүлүк мекемелерде кадрлардын өздүк курамы боюнча буйруктар атايын басма кагаздарында трафарет түрүндө даярдалат. Биз бул окуу китебинде андай буйруктардын үлгүлөрүнө токтолбайбуз.

Өздүк курам боюнча буйруктар А4 жазуу кагазына да, айрым учурда мекеменин бланкына да жазылып жарыяланат.

Буйруктун бул түрлөрүн даярдоодо анын темасынын үстүнө “**Кадрлардын өздүк курамы боюнча**” деп белгиленет. Ал эми буйруктун текстинин темалары “**Жумушка кабыл алуу жөнүндө**”, “**Башка кызматка которуу жөнүндө**”, “**Эмгек өргүүсүн берүү жөнүндө**”, “**Жумуштан бошотуу жөнүндө**”, “**Эскертүү берүү жөнүндө**” деген сыйктуу аталышта болушу мүмкүн.

Кадрлардын өздүк курамы боюнча буйруктун киришүү бөлүмү (жалпы ишмердик боюнча буйруктун 7-А реквизити) болбойт. Буйрук берүүчү бөлүгү экиден көп темадан турса, алар параграфтар менен бөлүнүп жазылат. Мисалы, мекемеге бир учурда эки адам жумушка алынса, буйрук эки параграф менен даярдалат. Биринчисинде А.Айтиевдин кайсы датадан, кандай кызматка, канча өлчөмдөгү маяна менен алынгандыгы, буйрукка кандай документ негиз болгону көрсөтүлсө, экинчи параграфта жогоркудай эле маалыматтар менен Т.Белековдун кызматка алынганы көрсөтүлөт.

Буйруктун темасы ар бир параграфтын мааниси менен дал келиши керек. Мисалы, биринчи параграф кызматка алуу, экинчи параграф кызматтан бошотуу, үчүнчү параграф сыйлоо жөнүндө болсо, буйрукка тема коюлбайт, же ар бир иш чара өз алдынча буйрук катары даярдалат.

Өздүк курам боюнча буйрук бир гана тексттен турса, бирок буйрук берүүчү бөлүгү бир канча бөлүктөн болсо, анда буйрук берүүчү бөлүк жалпы ишмердик боюнча буйруктун формасында жазылат.

Буйрук бөлүк "...КАБЫЛ АЛЫНСЫН", "...БОШТОУЛСУН", "...ДАЙЫНДАЛСЫН", "...ЭСКЕРТИЛСИН", "...АЛҚЫШ ЖАРЫЯЛАНСЫН", "...СЫЙЛАНСЫН" деген сыйктуу этиш сөздөрдү баш тамга менен жазуу аркылуу белгиленет.

Буйруктун текстиндеги фамилиялар баш тамга менен, толук жазылган аты жана атасынын аты жалпы негизде жазылат: **Т.С.АМАНОВ** же **Токтогул Садыкович АМАНОВ**.

Өздүк курам буюнча буйруктун негиздери - жарандын арызы, медициналык ж.б. маалыматтар, текшерүүнүн жыйынтыгы, текшерүү актылары, эмгекке убактылуу жарамсыздык буюнча ооруулулук баракасы ж.б.у.с. документтер.

Өздүк курам буюнча буйрук эки нускада даярдалат. Анын экинчи нускасы кенсе кызматкеринин визасы жана кол тамгасы коюлгандан кийин жарыяланат.

Буйруктун бул түрү да жетекчи кол койгондон кийин, расмий күчүнө кирет.

Өздүк курам буюнча буйрук мекеменин атайын көктөмөсүндө сакталат жана китебинде катталат.

## 2. 1. Жумушка кабыл алуу буйругу

"АЛА-ТОО" ӨНДҮРҮШТҮК БИРИКМЕСИ

### БУЙРУК

00.20.04

№ 52

Жалал-Абад шаары

Кадрлардын өздүк курамы буюнча

Жумушка алуу жөнүндө

КАДЫРОВА Калбубу Кененбаевна 2000-жылдын 20-апрелинен 980 сом-дук айлык акы менен экинчи цехтин башчылыгына ДАЙЫНДАЛСЫН.

Негиз: К.К.Кадырованын арызы.

Баш деректир

(жолу)

Т.Түлкүбаев

Жумушка кабыл алуу буйругу өз күчүнө киргенден кийин, эсеп-кысап ж.б. иштерди жүргүзүү үчүн төмөнкүдөй форма толтуруулуп, анын бир нускасы мекеменин бугалтериясында пайдаланылат:

Кыргыз Республикасынын  
улуттук статистика башкармасынын  
бүйругу менен бекитилген  
1995.05.05. № 215

## Ишке (кызматка) алуу жөнүндө

Буйрук №  
200 -ж. « »

(фамилиясы, аты, атасынын аты)

сыноо мөөнөтү менен же сынаосуз

сыноо мөөнөтү

Убактылуу, сезондук мөөнөттө	Орноштуруунун негизи
дан . . . . .	чайин

Цех, бөлүм	Тармагы	Тайпа (группа)
1	2	3

Кесиби, кызматы	Тариф даражасы, эмгек акысы	Табель номуру
1	2	3

Иш акысына кошумча \_\_\_\_\_  
түрү же саны

Толук эмес иштегендеги иш күнү (иш жумасы)

Башкаруучунун колу \_\_\_\_\_

Кызматкердин (жумушчуунун) колу \_\_\_\_\_

200 -ж. « » -

Иштин максаты менен таанышуу үчүн жиберилди

цех (бөлүк) тармак

200 -ж. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

(кызматчы)

(колу)

кешиби, адистешүүсү

кызматы

эмгек акысы жана

сыноодон өтүү мөөнөтүү менен

ишке алууга макулмун

цех, бөлүм

200 -ж. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Тармак башчысы (колу)

Цехтин шарты менен тааныштым (колу) 200 -ж. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Медициналык кароонун жыйынтыгы \_\_\_\_\_

Кызматы \_\_\_\_\_

Өрт коопсуздугу боюнча маалыматтар жана башка көрсөтмөлөр менен  
таанышуу белгилери \_\_\_\_\_

Аткарган

(колу)

200 -ж. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Мекемелерде жогорку формадан башка форма да пайдаланылат.  
Ишке кабыл алуу буйругунун кыскача бланкы төмөнкүдөй үлгүдө да-  
ярдалат жана бул форма мекеменин кадрлар бөлүмүндө сакталат:

Министрлик, башкарманын-  
наамы (мекеменин, уюмдун  
же өндүрүштүн наамы)

### БҮЙРУК

№ \_\_\_\_\_

(Мекеменин турган жери)

Ишке кабыл алуу жөнүндө каттоо номуру

Табель номуру \_\_\_\_\_

Фамилиясы \_\_\_\_\_

Аты \_\_\_\_\_

Атасынын аты \_\_\_\_\_

Аткаруучу кызматы \_\_\_\_\_

Түзүмдүк бөлүмү \_\_\_\_\_

(башкармалыгы)

(бөлүм)

Айлық майнасы

Ишке алынган күнү

(жылды, күнү, айы)

Негиз

Мекеме башчысы

(колу)

И. Байгелдиев

Кадрлар бөлүмү, түзүмдүк бөлүмдердүн  
башчылары, пландоо бөлүмүнүн башчысынын  
колдору коюлат.

Бүйрук менен тааныштым

(кызметкердин колу)

Маалымат машинадан өткөрүлдү

(колу)

(дата)

## 2. 2. Башка ишке которуу буйругу

Буйруктун бул түрү кызматкер (же жумушчу) мекеменин бир түзүмүнөн экинчи түзүмүнө которулганда же кызмат орду ошол мекемеде жогорулаганда даярдалат.

Башка ишке которуунун демилгечиси мекеме жетекчилиги, эмгекчилер жамааты, жогорку органдын көрсөтмөсү болушу мүмкүн. Бирок буйруктун негизи болуп башка ишке которулган кызматкердин арызы кала берет.

Башка ишке которуу буйругунун үлгүсү төмөнкүдей:

«АЛА-ТОО» ӨНДҮРҮШТҮК БИРИКМЕСИ

**БҮЙРУК**

№ 53

00.21.04

Жалал-Абад шаары

Кадрлардын өздүк курамы боюнча

Башка жумушка которуу жөнүндө.

ТИЛЕКЕЕВ Улан Абишевич ээлеген кызматынан бошотулуп, 2000-жылдын 21-апрелинен 920 сомдук айлык акы менен 1-цехтин башчылыгына ДАЙЫНДАЛСЫН.

Негиз: У. А. Тилекеевдин арызы.

Баш директор

(колу)

Т. Тұлкүбаев

Башка ишке которуу буйругунда бир эле мезгилде эки түрдүү иш аткарылат. Мисалы, жогорку буйрукта биринчи учурда У.Тилекеев мурункызынан бошоду жана экинчи учурда жаңы кызматка дайындалды.

Башка ишке которуу буйргу расмий күчүнө киргендөн кийин, эсеп-кысап ж.б. иштерди жүргүзүү үчүн төмөнкүдөй форма толтурулуп, анын бир нускасы мекеменин бугалтериясында пайдаланылат:

(биринчи бет)

Ишкананын, мекеменин  
формасынын үлгүсү № 114

(мекеме, уюм)

Башка ишке которуу жөнүндө

№

(буйрук, көрсөтмө)

200 -ж. « \_\_\_\_ » -

(фамилиясы, аты, атасынын аты)

200 -ж. « \_\_\_\_ » - дан

200 -ж. « \_\_\_\_ » - башка ишке кортуулсун  
убактысынча, дайыма иштөөгө

Иш орду	Цех, бөлүм	Тармак	Тайпа	Адис- тилк кызма- ты	Тариф- тилк эмгек акысы- нын баскы- чы	Та- бель- ниому- ру	Эмгек акы- сына ко- шумча	Цех, бөлүм башчынын колу	Эс- кер- түү
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мурун- кусу									
Жаңысы									

Толук эмес иштеген иш күнүнүн (иш жумалыгынын) мөөнөтү \_\_\_\_\_

Башка ишке кортуунун негизи \_\_\_\_\_

Жетекчинин колу \_\_\_\_\_

Кызматкердин колу \_\_\_\_\_

200 -ж. « \_\_\_\_ » -

Медишиналык текшерүүнүн жыйынтыгы \_\_\_\_\_

(дарыгердин адистиги)  
200 \_\_\_\_ -ж. « \_\_\_\_ » -(колу)  
Коопсуздук техникасы, өртө карши зарыл маалыматтар жана башка нускамалар менен таанышуу белгилери  
\_\_\_\_\_(кызматы)  
200 \_\_\_\_ -ж. « \_\_\_\_ » -(колу)  
Тапшырылган буюм-мүлк материалдары жана башка баалуулуктар жөнүндө маалыматтар

	Кызматтын аты	Буюмдун аталашы	Саны	Датасы жана колу	Карыздын суммасы

Аткарған \_\_\_\_\_ (колу)  
200 \_\_\_\_ -ж. « \_\_\_\_ » -

Башка ишке которуу буйругунун мекеменин кадрлар бөлүмүндөгү көчүрмөсүнүн бланкы төмөнкүдөй формада болот:

Министрлик, башкарманын наамы  
(Мекеменин, уюмдун же өндүрүштүн наамы)Буйрук  
№ \_\_\_\_\_  
Мекеменин турган жери \_\_\_\_\_

Башка ишке которуу жөнүндө белги
Табель номтуру _____
Фамилиясы _____
Аты _____
Атасынын аты _____

Которуунун себеби \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Которуунун түрү \_\_\_\_\_

Кызматы \_\_\_\_\_ (бош орун)

Түзүмдүк бөлүмү \_\_\_\_\_ (жаңы орун)  
\_\_\_\_\_ (башкармалығы)  
\_\_\_\_\_ (бөлүмү)

Жаңы эмгек ақысы \_\_\_\_\_

Которулган мезгили \_\_\_\_\_ (жыл, күн, айы)

Кызматы \_\_\_\_\_ (бошотулғаны)

Түзүмдүк бөлүмү \_\_\_\_\_ (мурункүсү)  
\_\_\_\_\_ (башкармалығы) \_\_\_\_\_ (бөлүмү)

Негиз \_\_\_\_\_

Мекеме башчысы \_\_\_\_\_ (колу) \_\_\_\_\_ (аты-жөнү)

Кадрлар, түзүмдүк бөлүмдүн башчылары, юрконсульт кол коюшат.

Буйрук менен тааныштым \_\_\_\_\_ (кызматкердин колу)

Информация машинага өткөрүлдү \_\_\_\_\_ (колу жана датасы)

Аткаруучу \_\_\_\_\_

200 \_\_\_\_ -ж. " \_\_\_\_ " - \_\_\_\_\_ (колу)

## 2. 3. Эмгек өргүүсүн берүү буйругу

Буйруктун бул түрү мекеме кызматкери же жумушчусу кезектеги эмгек өргүүсүнө чыкканда даирдалат.

Календардык же окуу жылынын башында түзүлген мекеменин же анын түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин өргүү графиги бул буйрукка негиз болот. Айрым учурда эмгек өргүүсүнө чыгуу үчүн арыз да жазылат.

Эмгек эс алусу бүткөндөн кийин, кызматкер өргүүсүнүн бүткөндүгү жана кайсы күндөн өз кызматына киришкендиги жөнүндө билдиреме жазыши талап кылышат.

Эмгек өргүүсүн берүү буйругунун үлгүсү:

“АЛА-ТОО” ӨНДҮРҮШТҮК БИРИКМЕСИ

БҮЙРУК

00.18.05

№ 109

Жалал-Абад шаары

Кадрлардын өздүк курамы боюнча

Эмгек өргүүсүн берүү жөнүндө

Өндүрүштүк бирикменин башкы технологу АЛТЫБАЕВА Айканыш Асановнага 2000-жылдын 19-майынан 36 иш күнгө эмгек өргүүсү БЕРИЛСИН.

- Негиз: 1. Эмгек өргүүсүнүн графиги;  
2. А. Алтыбаеванын арызы.

Баш деректир

(колу)

Т.Түлкүбаев

Өргүү буйругу чыгарылгандан кийин, эмгек өргүүсүн берүү жөнүндөгү баракча толтурулат. Бул баракчада өргүү кайсы убакыттан кайсы убакытка чейинки иш күндөрү үчүн берилгени, иштин башка түрлөрү үчүн берилсе, ал мөөнөттөр конкреттештирилип, өргүү үчүн төлөнүүчү акы эсептелет. Карызы болсо, ал кармалат.

Айрым мекемелердеги материалдык жоопкерчилиги бар адамдар эмгек өргүүсүнө чыгуу алдында эсептешүү баракчасын толтурат.

Эмгек өргүүсүн берүү жөнүндөгү баракчанын реквизиттери төмөнкүдөй болот:

(1 бет)

Эмгек өргүүсүн берүү  
жөнүндөгү № \_\_\_\_\_ баракча  
200 \_\_\_\_-ж. « \_\_\_\_ »-

(Фамилиясы, аты, атасынын аты)

Цех, бөлүм	Тармагы	Тайпа (Группа)	Кесиби, кызматы	Тариф даражасы, маянасы	Табель №
1	2	3	4	5	6

200 \_\_\_\_-ж. « \_\_\_\_ »- дан

200 \_\_\_\_-ж. « \_\_\_\_ »- га чейинки болгон иш күндөрү үчүн жылдых

дык эмгек өргүүсү берилди.

Эмгек өргүүсүнүн башка түрлөрү:

иш күнү үчүн \_\_\_\_\_ иш күнү  
 иш күнү үчүн \_\_\_\_\_ иш күнү  
 Бардыгы болуп \_\_\_\_\_ иш күнү үчүн  
 200 \_\_\_\_ -ж « \_\_\_\_ »- дан 200 \_\_\_\_ -ж « \_\_\_\_ »- \_\_\_\_\_ га чейин  
 Башкаруучунун колу \_\_\_\_\_  
 Цех, бөлүм башчысынын колу \_\_\_\_\_  
 200 \_\_\_\_ -ж « \_\_\_\_ »- \_\_\_\_\_  
 Кызматкердин колу \_\_\_\_\_  
 200 \_\_\_\_ -ж « \_\_\_\_ »- \_\_\_\_\_

(2 бет)

Эмгек өргүүсү үчүн акы төлөөнүн эсеп-кысабы

Суммасы	Айлар												Жалпысы
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Эмгек акы фондунаан													
Материалдык кызыктыруу фондунаан													
Женилдик күндөр													

Орточа маяна (кызмат акысы)

Эмгек акы фондунаан	Материалдык кызыктыруу фондунаан	Цехи, бөлүмү	Тармагы	Тайпа, группа	Кесип, кызматы	Табель номуру
маянасы күндүгү	маянасы күндүгү					

Эсептөлген сумма	Ай	Төлөөнүн түрү	Колдоңулгаң эсеп	Сума	Күндерү	Киреше салыгы	Башка себептер менен карманпакалуулар түрү	суммасы
Кызмат акысы: өткөн айлар үчүн								
Акыркы ай үчүн								
Пайдаланбаган эмгек өргүүсү үчүн суммасы								
Азыркы ай үтүн эмгек акы фондунаан								
Кызыктыруу фондунан								
Кийинки ай үчүн								
Эмгек акы фондунаан								
Кызыктыруу фондунан								

Баары

Бериле турган сумма \_\_ сом \_\_ тыйын Төлөө кагазы (чыгыш ордери) № \_\_

Кызматкердин карызы \_\_\_\_\_ сом \_\_\_\_\_ тыйын (кириш ордери) № \_\_\_\_\_

Баш бугалтыр

(колу)

(аты-жөнү)

## 2. 4. Кызматтан бошотуу буйругу

Буйруктун бул түрү мекеме кызматкери (жумушчусу) кызматтан бошогондо жазылат.

Кызматтан бошотуу буйругунун негизи - иштен бошонуучу жарандын арызы. Арызда анын ээси бошонуу себебин так көрсөтүшү зарыл. Анткени бошонуу себеби буйрукта белгиленет.

Кызматтан бошотуу буйругунун үлгүсү төмөнкүдөй:

“АЛА-ТОО” ӨНДҮРҮШТҮК БИРИКМЕСИ

00.08.04

БУЙРУК

№ 33

Жалал-Абад шаары

Кадрлардын өздүк курамы боюнча

Кызматтан бошотуу жөнүндө

Өндүрүштүк бирикменин башкы технологунун орун басары АРТЫКОВ  
Кубат Керимович башка кызматка өткөндүгүнө байланыштуу эзлеген кызма-  
тынан БОШОТУЛСУН.

Негиз: 1. К.Артыковдун арызы.

Баш директир

(колу)

Т. Тұлқыбаев

Кызматтан бошотуу буйругуна кол коюлгандан кийин, төмөнкүдөй форма толтуруулуп, ал мекеменин кадрлар бөлүмүндө калтырылат:

Министрлик, башкармалык  
Мекеме, уюм жана ишканы

Кызматкерди иштен бошотуу  
жөнүндө буйрук

Буйрук \_\_\_\_\_

№

Иштен бошотуу жөнүндө \_\_\_\_\_ каттоо номуру  
Табель номуру \_\_\_\_\_  
Фамилиясы \_\_\_\_\_  
Аты \_\_\_\_\_  
Атасынын аты \_\_\_\_\_  
Кызматы \_\_\_\_\_  
Тармактык бөлүмү \_\_\_\_\_

(башкармалығы)

(бөлүмү)

Бошотуунун себеби \_\_\_\_\_  
Бошотулган датасы \_\_\_\_\_

(жыл, ай, күн)

Негиз: \_\_\_\_\_

Мекеме башчысы \_\_\_\_\_ (колу) \_\_\_\_\_

Кадрлар: тармактык бөлүмдүн башчысы, бугалтерия кол коёт.

Макулдугу берилди: \_\_\_\_\_

Кесиптик бирлик комитетинин жыйналышы.

Жыйналыштын токтому № \_\_\_\_\_

Датасы \_\_\_\_\_

Маалымат машинага еткерүлдү \_\_\_\_\_  
(колу жана датасы)

Аткаруучу \_\_\_\_\_

Өндүрүш процессинде буйруктуң көп түрү аткарылат. Айрым тармактардагы буйруктар аткарылуу формасы боюнча да өзгөчөлөнөт. Биз өндүрүштө көп практикаланган буйруктардын үлгүлөрүн сунуш кылабыз.

## 2. 5. Кызматкерлерди сыйлоо буйругу

### ОШ ШААРДЫК БИЛИМ БЕРҮҮ БӨЛҮМҮ

#### БҮЙРУК

00.17.04

№ 21

Ош шаары

Өздүк курам боюнча

Мугалимдерди сыйлоо жөнүндө

Республикалык олимпиадага окуучуларды талапка ылайык даярдаганы жана байгелүү орундарды камсыз кылгандыгы учун төмөнкү мугалимдерди сыйлоого БҮЙРУК КЫЛАМЫНЫ:

1. АДИШОВ Тенти - Барпы атындагы орто мектептин физика мугалими 1000 сом акчалай сыйлык менен;
2. ПЕТРОВА Елена Николаевна - № 14 орто мектептин орус тили мугалими 1000 сом акчалай сыйлык менен;
3. ТУУГАНБАЕВА Замира - № 17 мектеп-гимназиянын англис тили мугалими 800 сом акчалай сыйлык менен СЫЙЛАНСЫН.

Негиз: Усулчунун билдиремеси.

Башчы

(колу)

А.Айтбаев

## 2. 6. Студенттерди курска көчүрүү буйругу

НАРЫН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

БҮЙРУК

99.06.08

№ 107

Нарын шаары

Студенттердин өздүк курамы боюнча

Гуманитардык факультеттин  
студенттерин курска көчүрүү жөнүндө

Окуу планын толук аткарғандыгына байланыштуу төмөнкү студенттер  
аталган курска көчтү деп ЭСЕПТЕЛСИН:

2-курс А тайпасына.

1. Абдыназаров Жоомарт
2. Абдышева Зарипа
3. Амангелди кызы Нургүл

Ректор (колу) А.Токторов

Декан (колу) Ж.Идинов

КБнын башчысы (колу) Т.Абылдаев

## 2. 7.Студенттерге стипендия берүү буйругу

ЫСЫК-КӨЛ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

БҮЙРУК

00.08.02

№ 97-А

Каракол шаары

Студенттердин өздүк курамы боюнча

Педагогика факультетинин студенттерине  
стипендия берүү жөнүндө

Окуу планын аткарғандыгына байланыштуу педагогика факультетинин  
төмөнкү студенттерине 2000-жылдын февраль айынан баштап көрсөтүлгөн  
өлчөмдө стипендия БЕРИЛСИН:

1-курс А тайпасы

- |                       |     |
|-----------------------|-----|
| 1. Асанов Тилек       | 50% |
| 2. Боронбаева Акмарал | 45% |
| 3. Дооронов Болот     | 30% |

Ректор (колу) А.Кабылов

Декан (колу) С.Момунов

КБнын башчысы (колу) А.Парманулова

Башкы эсепчи (колу) Ж.Тагаева

## 2. 8. Студенттерди окуудан чыгаруу буйругу

ОШ ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖОГОРКУ КОЛЛЕДЖИ

БҮЙРУК

00.03.03

№ 44

Ош шаары

Студенттердин өздүк курамы боюнча

Дене тарбия бөлүмүнүн студенттерин  
окуудан чыгаруу жөнүндө

Окуу планынын аткарбагандыгына байланыштуу дене тарбия бөлүмүнүн 2-курсунун төмөнкү студенттери студенттердин катарынан ЧЫГАРЫЛСЫН:

1. Муратов Жумадыл
2. Иманкулова Саадат

Негиз: Окуу бөлүмүнүн башчысынын билдирмеси.

Ректор

(колу)

Э.Жакшылыков

Бөлүм башчысы

(колу)

А.Калыков

КБнын башчысы

(колу)

З.Тилебалдиев

Билим берүү мекемелериндеги буйруктар түзүмдүк бөлүмдүн (мисалы: факультеттин, бөлүмдүн) жетекчисинин билдирмеси менен коштолот жана буйрук окуу жайынын жетекчилиги талап кылган нускада даярдалат.

## 2. 9. Акысыз өргүү берүү буйругу

Турмуштук зарылдыктан жарандар мөөнөтсүз өргүүгө чыгууга туура келет. Мындай өргүүдө кызматкердин эмгек акысы сакталбайт, бирок кызмат орду өргүүгө уруксат берилген учурда толугу менен сакталат.

Акысыз өргүү берүү буйругунун үлгүсү төмөнкүдөй:

БИШКЕК ШААРЫНЫН МЭРИЯСЫ

БҮЙРУК

00.20.01

№ 6

Бишкек шаары

Өздүк курам боюнча

Акысыз өргүү берүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Мыйзам чыгаруу жайынына депутаттыкка талаалкерлигин койгондугуна байланыштуу башчынын орун басары КОМИССАРОВА Любовь Николаевнага 2000-жылдын 21-январынан 26-февральына чейин акысыз өргүү берилсөн.

Негиз: Л.Комиссарованын арызы.

Башчы

(колу)

М.Керимкулов

Акысыз өргүү үчүн берилген арызда өргүүгө чыгуунун себеби так көрсөтүлүшү керек, анткени ал буйруктуң негизин түзөт.

### 3. Мамлекеттик маанидеги буйруктар

Буйрукту мамлекет башчысы жана өкмөт жетекчиси да чыгарат жана алар массалык маалымат каражаттарында бир башка, түп нускада бир башка чагылдырылат.

Президенттин буйругу менен мамлекеттик деңгээлдеги кызматтарга дайындоо же кызматтардан алуу ишке ашырылат.

Президенттик буйруктуң үлгүсү төмөнкүдөй:

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ

БҮЙРУК

САГЫНОВ Канатбек Чолпонбасарович Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Финанссылык отчёттуулук стандарттары боюнча улуттук комиссиянын төрагасы болуп ДАЙЫНДАЛСЫН.

Президент

(колу)

А. Акаев

Премьер-министрдин буйругунун үлгүсү төмөнкүдөй:

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕМЬЕР-МИНИСТРИ

БҮЙРУК

НАРЫНБАЕВ Тилек Урманбетович ээлеген кызматынан бошотулуп, Премьер-министрдин Аппаратынын жетекчисинин орун басары болуп ДАЙЫНДАЛСЫН.

Премьер-министр

(колу)

А. Муралiev

Жогорудагыдай буйруктар түп нускада бланкка жазылат. Буйрукка зарыл болгон реквизиттер бланкта аткарылат.

Жогорку орган катары Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчилери өз кызмат укуктарына жана милдеттерине байланыштуу буйрук жана көрсөтмөлөрүн чыгара алышат.

### 4. Буйруктуң көчүрмөсү

Мекемелердин же жарандардын талабы боюнча буйруктуң көчүрмөсү берилет. Көчүрмө машинкада кайра даярдалып, аны талап кылган тарап үчүн зарыл болгон реквизиттер толук киргизилиши керек.

Буйруктуң тексти жөнөкөй болсо, анда түп нуска толугу менен

көчүрүлүп, ага жетекчи кол койбай эле, кенсе кызматкеринин “Көчүрмө анык” же “Анык” деген визасы менен ырасталат. Көчүрмөнү даярдоочу колун кооп, кеңсенин төгөрөк мөөрүн басат.

Буйруктуң тексти татаал болсо, аны талаап кылган тараап үчүн тексттеги зарыл пункт көчүрүлөт. Тактап айтканда, буйруктуң көчүрмөсүн талаап кылган тараап үчүн тексттеги зарыл болбогон маалыматтар көчүрүлбөйт.

Буйруктуң көчүрмөлөрүнүн үлгүлөрү төмөнкүдөй болот:

### A. Жөнөкөй буйруктуң көчүрмөсүнүн үлгүсү:

#### ТӨРТ-КӨЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ БҮЙРУКТАН КӨЧҮРМӨ

00.06.01

№ 2

Шоро-Башат айылы

Өздүк курам боюнча

Кызметка алуу жөнүндө

ӨМҮРАЛИЕВ Таабалды Жаныбекович 2000-жылдын 7-январынан тартып 610 сомдук айлык акы менен айылдык кенештин айдоочулук кызметине АЛЫНЫСЫН.

Негиз: Т. Өмүралиев арызы.

Терага

(колу)

М. Мамадиев

Көчүрмө анык

Катчы

(колу)

Ж. Карагулов

00.22.04

М. О.

### B. Татаал буйруктуң көчүрмөсүнүн үлгүсү:

#### ТАЛАС ОБЛУСТУК ЖАРАТЫЛЫШТЫ КОРГОО КОМИТЕТИ

#### БҮЙРУКТАН КӨЧҮРМӨ

99.17.12<sup>2</sup>

№ 73

Талас шаары

Өздүк курам боюнча

Жумушка кабыл алуу жөнүндө

§ 2

БЕНЦЛЕР Виктор Иванович 680 сомдук айлык акы менен 1999-жылдын 18-декабрынан комитеттин автопаркына механик кызметина АЛЫНЫСЫН.

Негиз: В.Бенцлердин арызы.

Төрага

(колу)

С.Жаныбеков

Кадрлар бөлүмү

(колу)

Көчүрмө анык

Катчы

(колу)

А.Алиева

00.05.05

М.О.

Буйруктун көчүрмөсүн башка мекемелер талап кылышы мүмкүн.  
Ал А4 кагазына бир нускада даирдалат.

### КӨРСӨТМӨ (Распоряжение)

Мекемелерде кабарлоо-усулдук түрдөгү маселелер, ошол сыйктуу буйруктар, нускамалар жана башка көрсөтмө документтерди аткаруу жана уюштуруу маселесине байланыштуу чыгарылган укуктук документ - **көрсөтмө**. Көрсөтмөгө биринчи жетекчи, баш инженер, орун басар кол коуюга укуктуу. Көрсөтмө мекеменин иш кагазына басылат. Бул дагы буйрук түрүндө, адатта, тема коюлуп жазылат.

Көрсөтмө киришүү жана буйрук бөлүктөрдөн турат. Кириш бөлүмдө “мындай максатта”, “мындай буйрукту аткаруу учун” деген сыйктуу сез айкаштары колдонулат жана “ЖҮКТӨЙМҮН”, “СУНУШ КЫЛАМЫЫН” сездерүү менен аяктайт. Тийиштүү кызматкерге анын кызматына тике тиешелүү болбогон иштер тапшырылса, анда “СУНУШ КЫЛАМЫЫН” сезүү колдонулат. Көрсөтмөнүн тилинин стили жана аткарылуу формасы буйрукка окшош болот.

Көрсөтмөнүн үлгүсү:

Кыргыз Республикасынын айыл жана суу чарба министрлиги  
Ветеринария илим-изилдөө институту

00.02.01

КӨРСӨТМӨ

№ 10

Бишкек шаары

Кыргыз Республикасынын ветеринария илим-изилдөө институтунун да-  
рылоо-ветеринариялык участкаларында бодо малды Франциядан алып келин-  
ген дарыларды пайдаланып, шарп оорусуна карши алдын-ала дарылоо ишин  
жүргүзүүнү ишке ашыруу зарыл. Бул ишти жүзөгө ашыруу учун институттун  
деректеринин илимий иштер боюнча орун басары А.А.Аксеновго төмөнкүлөрдү  
**МИЛДЕТТЕНДИРЕМИН:**

1. Республиканын бардык ветеринариялык участкаларынын башчы-  
ларынын дарыны пайдалануу боюнча бир күндүк семинары өткөрүлсүн.

2. Дарылар ар бир райондон берилген суроо-талапка ылайык  
бөлүштүрүп берилсін.

3. Алдын ала дарылоо иши 2000-жылдын 15-майына чейин аяктасын.

Деректир

(колу)

А.Дүйшебаев

## ЖАРЛЫК (Указ)

Жарлыкты мамлекет башчысы чыгарат. Жарлык менен мамлекеттік орден жана медалдар, ардак наамдар, дипломатиялык рангдар ыйгарылат, өлкөгө өзгөчө кырдаалдар жана согуштук абалдар киргизилет, кимдир биреөгө өлкөнүн жарандык укугу берилет же жарандык укук алынат. Кыскасы, мамлекеттеги саясий жана экономикалык маанине ээ болгон бардык иш чаralар жарлык аркылуу жайылтылат жана аткарууга алынат.

Кыргыз Республикасында жарлыкты өлкөнүн Президенти гана чыгара алат.

Жарлык түзүлүшү жана мазмуну боюнча **жөнөкөй жарлык** жана татаал **жарлык** болуп бөлүнөт.

**Жөнөкөй жарлык** конкреттүү кимдир биреөгө же адамдардын тобуна арналып чыгарылып, анда сыйлоо, наамдарды ыйгаруу, кызматтарга дайындоо ж.б. ишке ашырылат.

**Жөнөкөй жарлыктын реквизиттеринин жайгашуу тартиби төмөнкүдөй:**

1		
2		
3	4	5
6		7
		8

Реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Документтین аты;
2. Текст;
3. Кызмат орун;
4. Колу;
5. Аты-жөнү;
6. Каттоо номуру;
7. Жарлык даярдалган жай;
8. Дата.

“Документтин аты” реквизити эки сапка жазылат: биринчи сапта “Кыргыз Республикасынын Президенттинин” бөлүгү, экинчи сапта “Жарлыгы” бөлүгү жайгаштырылат. Документтин атальшын жалаң баш тамга менен да жазууга болот.

“Текст” реквизитинде жарлыктын мазмуну кыска жана сыйымдуу формада туунтулат. Андагы фамилия баш тамга менен биринчи болуп, аты жана атасынын аты жалпы негизде фамилиядан кийин жазылат.

Тексттин эң акыркы сөзү баш тамгалар менен З-жактын буйрук этиш формасында белгиленет.

“Кызмат орун” реквизитинин чечмелениши - Кыргыз Республикасынын Президенти.

“Колу” реквизитинде адатта Президенттин койгон колунун факсимилеси коюлат.

“Аты-жөнү” реквизитинде Президенттин атынын гана баш тамгасы берилет жана фамилиясы андан кийин келип, ал баш тамгалар менен жазылат.

“Каттоо номуру” реквизити массалык маалымат каражаттарында жарыяланбайт. Ал түп нускада гана белгиленет.

“Борбор шаар, өкмөт үйү” реквизитинин белгилениши - Бишкек шаары, Өкмөт үйү.

“Дата” реквизити толук жазылууга тийиш.

Жөнөкөй жарлыктын үлгүсү төмөнкүдөй:

### КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ

Республиканын музыка искуствосуна синирген эмгеги үчүн композитор АМАНБАЕВ Исирадин Абдилашимовичке «Кыргыз Республикасынын эмгек синирген артисти» деген ардак наам БЕРИЛСИН.


Кыргыз Республикасынын  
Президенти (колу)

А. Акаев

Бишкек шаары, Өкмөт үйү  
2000-жылдын 17-апрели

Татаал жарлык текстинин мазмунунун талтаалдыгы менен гана эмес реквизиттеринин өзгөчөлүгү менен да айырмаланат.

Татаал жарлыктын реквизиттеринин жайгашуу тартиби төмөнкүдөй:



Реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Жарлыктын текстинин темасы;
2. Иш кагазынын аталышы;
- 3-А. Тексттин киришүү бөлүгү;
- 3-Б. Тексттин негизи бөлүгү;
4. Жарлыкты аткарууну көзөмөлдөөгө жооптуу;
5. Жарлыктын расмий күчүнө кирүү мөөнөтү;
6. Кызмат орун;
7. Колу;
8. Аты-жөнү;
9. Жарлык даярдалган жай;
10. Дата;
11. Каттоо номуру.

“Жарлыктын текстинин темасы” реквизитинде жарлыктын текстинин мазмуну чагылдырылат. Тема тексттин мазмунун так, сыйымдуу жана кыска түрүндө туюнтушу талап кылышат.

“Иш кагазынын аталышы” реквизити эки сапка бөлүнүп жазылат: биринчи сапта “Кыргыз Республикасынын Президентинин” бөлүгү, экинчи сапта “Жарлыгы” бөлүгү жайгаштырылат. “Жарлыгы” бөлүгү жалаң баш тамгалар менен да жазылышы мүмкүн.

Жогорудагы эки реквизит өз ара “жөнүндө” кызматчы сөзү менен байланышып бир бүтүндүктүү түзүп турушу талап кылышат. “Жөнүндө” кызматчы сөзү “Жарлыктын текстинин темасы” реквизитинин аягына келтирилет.

“Жарлыктын текстинин темасы” жана “Иш кагаздарынын аталышы” реквизиттери графикалык каражаттардын жардамы (мисалы: шрифттерди карартып же кыйшайтып жазуу ж.б.) менен өз ара айрымаланып турушу керек:

Айыл чарба азық-түлүктөрүн даярдоо, кайра иштетүү  
жана сатуу боюнча ишканаларды өнүктүрүү  
жана колдоо жөнүндө

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН  
ЖАРЛЫГЫ**

“Тексттин киришүү бөлүгү” реквизитинде сөз болуп жаткан жарлыкты даярдоонун негизги себептери көрсөтүлүп, “...токтом кылам” деген этиш сөз менен аяктайт.

“Тексттин негизги бөлүгү” реквизитинде жарлыктын мазмуну пункттар же беренелер боюнча конкреттештирилет. Тексттин мазмунуна ылайык пункттар “...милдеттендирилсүн”, “...уюштурулсун”, “...турмушка ашырысын” деген сыйктуу 3-жактагы буйрук этиш сөздөр менен аякташи мүмкүн.

“Жарлыкты аткарууну көзөмөлдөөгө жооптуу” реквизитинде көзөмөлдүк кылуучу органдын же бөлүмдүн атальышы көрсөтүлөт.

“Жарлыктын расмий күчүнө кирүү мөөнөтү” реквизитинде конкреттүү (мисалы: ...жарыяланган күндөн тартып..., ...2000-жылдын 1-сентябрьнан... деген сыйктуу) мөөнөт коюлат.

6, 7, 8, 9, 10, 11-реквизиттер жөнөкөй жарлыктын окшош атальштагы реквизиттеринин аткарылышына окшош болот.

Татаал жарлыктын үлгүсүн айрым кыскартуулар менен сунуш кылабыз:

Айыл чарба азық-түлүктөрүн даярдоо,  
кайра иштетүү жана сатуу  
боюнча ишканаларды өнүктүрүү  
жана колдоо жөнүндө

**Кыргыз Республикасынын Президентинин  
ЖАРЛЫГЫ**

Жер жана аграптадык реформаны жүргүзүүнүн натыйжасында жердин, малдын жана мүлкүн ээси болуп калган республиканын айыл калкы азыркы учурда чыгарылган азық-түлүктү даярдоо, кайра иштетүү жана сатуу боюнча ишканалардын чабалдыгынан улам зор финанссылык жөгөтүуларга дуушарланууда. Дайкандар кеп учурда өз азық-түлүктөрүн ортомчуларга арзан баада сатууга мажбур болууда, ал эми айрым учурда алардын азық-түлүктөрү сатылбай калып жатат.

Кайра иштетилген азық-тұлұк айыл чарбасының чиеки заттарына карағанда бир нече есес кымбат экендиги белгилүү. Бирок республикабыз өткөөл мезгилде айыл чарба чиеки затын көбүрөөк экспорттот, тескерисинче, кайра иштетилген азық-тұлұкты көбүрөөк импорттой баштады. Бул терс тышкы соода балансының пайда болушуна жана айылдагы экономикалық қырдаалдың начарлашына алып келүүдө.

Айыл чарба азық-тұлұктарын даярдоо, кайра иштетүү жана сатуу боюнча ишканаларды өнүктүрүү жана колдоо, аларга кредиттерди жана инвестицияларды жигердүү тартуу, айылдык товар өндүрүүчүлөрдүн - фермерлердин, дыйкан жана жамааттык чарбалардын экономикалық таламдарын коргоо максатында токтом кылам:

1. Жергиліктүү мамлекеттік администрациялар:

- жер-жерлерде дайкандардын даярдоо-жабдуу-сатуу кооперативдерин (мындан ары - даярдоо кооперативдери) уюштуруу боюнча иш жүргүзсүн;
- даярдоо кооперативдерин материалдык-техникалык ресурстар менен камсыз кылуу боюнча аларга колдоо көрсөтсүн;
- таламдаш министрліктер жана администрациялык ведомстворол менен бирдикте айыл чарба азық-тұлұктарын даярдоодо, кайра иштетүүдө жана сатууда ветеринариялык, санитариялык жана технологиялык талаптарды бекем сактоо боюнча зарыл чарапларды көрсүн.

2. Кыргыз Республикасының юстиция министрлігі жергиліктүү мамлекеттік администрациялар менен бирдикте уюштуруулуп жаткан даярдоо кооперативдерин мамлекеттік каттоону түздөн-түз райондордо жана шаарларда жүргүзсүн.

13. Бул Указдын аткарылышына көзөмделдүк кылуу милдети Кыргыз Республикасының Президенттін Администрациясының уюштуруу иштери жана мамлекеттік башкарпуу саясаты бөлүмүнө жүктөлсүн.

14. Бул Указ жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын  
Президенти А.АКАЕВ

Бишкек шаары, Өкмөт үйү  
2000-жылдын 17-апрели

Жарлыктар Президенттін Администрациясында сакталат жана анын көчүрмөлөрү тиешелүү министрліктерге, мекемелерге, коомдук жана эл аралык уюмдарга жиберилет.

Жарлыктар атайдын жыйнак түрүндө басмадан чыгарылат.

Жарлык Президенттін буйругу же жарлыгы менен өз күчүн жоготот. Ага чейин жарлык тиешелүү эл чарба тармагында укуктук күчкө ээ болот жана аны тиешелүү мекемелер, тараптар жана жеке адамдар сөзсүз аткарууга милдеттүү.

## ЖОБО (Положение)

Мамлекеттик, жамааттык жана менчик мекемелердин жалпы ишмердигин нормага салган жана мамлекеттин аракеттеги мыйзамдары, токтомурнуун негизинде түзүлгөн расмий иш кагазы - **жобо**.

Жобо ар бир мекемеде түзүлөт жана ошол мекеме өз ишмердигин жобонун негизинде жүргүзөт.

Жобо төмөнкүдөй реквизиттерден турат жана алар удаалаш жазылат:

		1
	2	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Бул реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Жобону бекитүү белгиси;
2. Жобонун расмий аталышы (ЖОБО);
3. Жалпы маселелер;
4. Түзүм;
5. Негизги милдеттер;
6. Ишти уюштуруу;
7. Мекеменин укуктары жана милдеттери;
8. Мекемени өзгөртүп түзүү жана жоюу.

Зарыл болсо, жобонун реквизиттери дагы башка белгилер менен толукталышы мүмкүн.

“Жобону бекитүү белгисинде” ар бир мекеменин жетекчилеги өз жобосун качан бекиткендиги жөнүндө белги көйт. Ал белги барактын он жак жогорку бөлүгүнө төмөнкүдөй белгиленет:

“Жобонун расмий аталышы (...ЖОБО)” белгиси жобонун аталышы болуп саналат да, ал аталыш жалпы негизде жазылат. Иш кагазынын аталышы баш тамгалар менен жазылат жана саптын дал ортосуна келтирилет:

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу  
Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия жөнүндө

ЖОБО

“Жалпы маселелер” реквизитинде аталган жобо эмне үчүн же кайсы буйруктур (жарлыктын, токтомдун) негизинде түзүлгөндүгү, жобонун ээси болгон мекеме өз ишмердигинде кайсы мыйзамдарга, өкмөттүк токтомдорго таянары, мекеменин жетектөөчү органы жана анын мүчөлөрүнүн саны, жетекчилиги жана анын кимге баш иери, мекеменин мөөрү, расмий бланктарынын бар экендиги тууралуу сөз болот.

“Түзүм” реквизитинде жобонун ээси болгон мекеменин түзүмдүк өзгөчөлүгү, ал түзүмдү өзгөртө албоо укугу, жетекчилердин кызмат милдеттери чагылдырылат.

“Негизги милдеттер” реквизитинде жобонун ээси болгон мекеменин өндүрүштүк жана коомдук милдеттери, аткаруу жана тескөө укуктары, мекеменин финансы каражаттарын пайдалануу укуктары, ишмердикти уюштуруу өзгөчөлүктөрү белгиленет.

“Ишти уюштуруу” реквизитинде мекеменин жогорку органы, анын кандай тартипте бир жылда канча ирет өткөрүлөрү, чечимди кабыл алуунун шарты, иш кагаздарынын аткарылышы жана сакталышы, мекеменин жалпы ишмердигине жооптуу тараптын кызматтык иш милдеттери чагылдырылат.

“Мекеменин укуктары жана милдеттери” реквизитинде мекеменин бюджетинин аныкталышы, мекеменин түзүмдүк бөлүмдерү менен биримдикте иштөө тартиби жана алардын үстүнөн болгон көзөмөл ишмилдеттери, мекемеде кызмат орундарынын штатын аныктоо, коомдук жана мамлекеттик башка уюм жана мекемелер менен болгон карымкатнашы, жетекчинин укук жана милдеттери, мекеменин жана ага баш ийген түзүмдердүн сметаларынын бекитилиши ж.б. сырпатталат.

“Өзгөртүп түзүү жана жооу” реквизитинде мекеменин өзгөртүлүп түзүү жана жооу шарттары жана алар менен байланышкан иш-аракеттер жөнүндө сөз болот.

Жобонун аракеттеги мыйзамдарга карама-каршы келбестиги жө-

нүндө мекеменин укук боюнча кеңешчиси кепилдик бергенден кийин, ал жетекчи тарабынан же мекеменин жамаатынын чогулушунда бекитилет.

Жобо А4 форматындагы кагазга даярдалат. Ал китечке түрүнө келтирилет, мекеменин түзүмдөрүнө, жетекчилигине, ар бир кызматкерге жеткирилиши мүмкүн.

Жобого ондоолор же толуктоолор киргизилгенде ал кайрадан талкууга коюлуп, жетекчилик же чогулуш тарабынан бекитилет.

Жобонун төмөнкүдөй үлгүсүн сунуш кылабыз:

Кыргыз Республикасынын  
Президентинин 1998-жылдын  
“20”-январындагы  
№ 21 Указы менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу  
Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия жөнүндө  
**ЖОБО**

**Жалпы жоболор**

1. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия (мындан ары - Улуттук комиссия) Кыргыз Республикасынын Президентинин Указы менен түзүлөт.

2. Улуттук комиссиянын укуктук негизин Кыргыз Республикасынын Конституциясы, “Мамлекеттик тил жөнүндө” Мыңзамы, башка мыңзамдары, Кыргыз Республикасынын Президентинин указдары менен буйруктары жана ушул Жобо түзөт.

3. Улуттук комиссия 21 мүчөдөн, анын ичинде анын төрагасынын турат. Ага мамлекеттик органдар менен коомдук уюмдардын екүлдерүү, илим жана маданият ишмерлери кирет. Анын жекече курамы Кыргыз Республикасынын Президентинин Указы менен бекитилет.

4. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик катчысы Улуттук комиссиянын төрагасы болуп саналат.

5. Улуттук комиссиянын герб түшүрүлгөн мөөрү жана расмий бланктары болот.

**Түзүм**

6. Улуттук комиссиянын алдында төмөнкүлөр иштейт:

- Мамлекеттик тилди өнүктүрүү фонду;
- зарылчылыкка жараша түзүлүүчү башка түзүмдөр.

7. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү фонду мамлекеттик тилдин колдонулушуна жана өнүгүшүнө бағытталган мамлекеттик бюджеттин каражаттарынан, ошондой эле бул максатка Президент, Өкмөт, мамлекеттик органдар жана мекемелер, коомдук уюмдар, чарба жүргүзүүчү субъекттер, жеке адамдар тарабынан чегерилген каражаттардан түзүлөт. Ал аркылуу Улуттук комиссиянын жана анын түзүмдерүнүн иши жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасын ишке ашыруу каржаланат. Фонддун учурдагы ишине анын аткаруучу деректири жетекчилик кылат, аны Улуттук комиссиянын төрагасы дайындайт. Ал бир эле учурда Улуттук комиссиянын төрагасынын орун басары болуп саналат.

8. Улуттук комиссия Кыргыз Республикасынын Президентине улуттук комиссиянын алдында башка түзүмдөрдү түзүү жөнүндө негиздүү сунуш менин кайрыла алат.

### **Негизги милдеттер**

9. Улуттук комиссиянын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди өнүктүрүүн негизги бағыттарын иштеп чыгуу, андан соң республиканын Президентине, Жогорку Кенешине, Өкмөтүнө сунуш кылуу;

- мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу жана анын жүзөгө ашырылышина көзөмөлдүк кылуу;

- мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик жана коомдук уюмдардын ишин координациялоо;

- иш кағаздарын жүргүзүүдө, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарында, китең чыгаруу ишинде мамлекеттик тилдин колдонулушуна бирдиктүү мамилени камсыз кылуу;

- Мамлекеттик тилди өнүктүрүү фондунун жана Улуттук комиссиянын алдында түзүлүүчүү башка түзүмдөрдүн ишине жетекчилик жана көзөмөлдүк кылуу.

10. Улуттук комиссия өзүнө жүктөлгөн негизги милдеттерге ылайык:

- мамлекеттик тилдин маселелерин изилдөө жана аларды чечүүнүн мүмкүн болгон жолдорун жана ыкмаларын иштеп чыгуу боюнча иштерди үштүрүтүр;

- мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча так иш-чараларды иштеп чыгууну үштүрүтүр, аларды бекитет жана аткаруучулар аларды аткарышина көзөмөлдүк кылат;

- мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам актыларын жана мыйзамдарга караттуу актыларды бардык субъекттердин аткарышина көзөмөлдүк кылат;

- мамлекеттик тилди колдонуу жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик жана коомдук уюмдардын өз ара аракеттенүүсүн жүзөгө ашырат;

- Мамлекеттик тилди өнүктүрүү фондунун каражаттарын түзүү боюнча ишке көзөмөлдүк кылат;

- Мамлекеттик тилди өнүктүрүү фондунун каражаттарын пайдалануунун так максаттарын аныктайт, чыгым сметасын бекитет жана анын ишке ашырылышина көзөмөлдүк кылат;

- Улуттук комиссиянын алдында түзүлүүчүү башка түзүмдөрдүн ишине бағыт берет жана көзөмөлдөйт.

### **Ишти үштүрүү**

11. Улуттук комиссиянын жыйналыштары анын төрагасы же анын тапшыруусу боюнча - төраганын орун басары тарабынан зарылчылыкка жараша, бирок жылына кеминде төрт жолу чакырылат.

12. Улуттук комиссиянын жыйналышы анын тизмесиндеги курамдын 2/3 кворуму болгон учурда чечим кабыл алууга укуктуу болуп саналат.

13. Улуттук комиссиянын чечими көпчүлүк добуш менен кабыл алынат. Добуштар төц экиге белүнгөн учурда төрага же төрагалык кылган адам жактан добуш берген чечим кабыл алынды деп эсептелет.

14. Улуттук комиссиянын жыйналышын протокол түзүлөт жана ага төрага же төрагалык кылган адам жана жыйналыштын катчысы кол коёт.

15. Улуттук комиссиянын ишин үштүрүүчүлүк жактан камсыз кылуу Улуттук комиссиянын төрагасынын орун басарына - Мамлекеттик тилди өнүктүрүү фондунун аткаруучу деректериине жүктөлөт.

## Укуктар жана милдеттер

16. Улуттук комиссия мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам актыларының аткарылышы, аны өнүктүрүү жагынан программаларды аткаруу боюнча мамлекеттик жана коомдук уюмдардын, чарба жүргүзүүчү субъекттердин отчётторун утат, алар боюнча корутундуларды жана аткарылууга тийиш болгон сунуштарды берет.

### 17. Улуттук комиссия:

- Улуттук комиссиянын алдында түзүлүүчү Мамлекеттик тилди өнүктүрүү фондуну жана башка түзүмдер жөнүндө жоболорду бекитет;
- Мамлекеттик тилди өнүктүрүү фондунун бюджетин аныктайт жана бекитет, аны аткаруу боюнча отчётторду утат жана бекитет;
- Улуттук комиссиянын алдында түзүлүүчү Мамлекеттик тилди өнүктүрүү фондунун дирекциясынын жана башка түзүмдердүн кызмат орундарын жана бюджеттерин аныктайт жана бекитет.

### 18. Улуттук комиссиянын төрагасы:

- Улуттук комиссиянын ишине багыт берет, анын жыйналыштарын чакырат жана анда төрагалык кылат;
- Улуттук комиссиянын карамагына тишелүү маселелер боюнча мамлекеттик жана коомдук уюмдардын, чарба жүргүзүүчү субъекттердин жетекчilerinin отчётун утат;
- Улуттук комиссиянын алдында түзүлүүчү Мамлекеттик тилди өнүктүрүү фондунун аткаруучу деректириин, башка түзүмдердүн жетекчилерин дайындайт жана иштен бошотот;
- Улуттук комиссиянын алдында түзүлген Мамлекеттик тилди өнүктүрүү фондунун жана башка түзүмдердүн жетекчилеринин сунушу боюнча алардын кызматкерлерин кабыл алуу жана иштен бошотуу боюнча масалелерди чечет;
- Мамлекеттик тилди өнүктүрүү фондунун каражаттарын тескейт;
- Улуттук комиссиянын алдында түзүлүүчү Мамлекеттик тилди өнүктүрүү фондунун, башка түзүмдердүн чыгымдарынын сметасын бекитет.

### Өзгөртүп түзүү жана жооу

19. Улуттук комиссия жана анын түзүмдөрү Кыргыз Республикасынын Президентинин Указы менен өзгөртүп түзүлөт жана жоолат.

Жобонун биринчи бетине номур коюлбайт. Кийинки беттери номурланат.

Жобонун барактарынан жип өткөрүлүп, акыркы беттин артына байланып, чие байланган түйүндүн уч жактары кагаз менен бастырылып желимденет жана анын үстүнө мекеменин гербдүү мөөрү басылат. Зарыл болсо, жобо канча беттен турары жазылып коюлат.

Жобо бекитилгендөн кийин расмий күчүнө кирет.

## ИШЕНИМ КАТ (Доверенность)

Мекеме, ишканы, бирикме же жеке кишинин атынан иш жүргүзүү үчүн экинчи бир кишиге ишеним билдирилген жана анын өкүлдүгүн аныктап жазылууучу документ - **ишеним кат**. Ал мазмуну жагынан ар түрдүү келип, бирөөңүн мал-мүлкүн башкаруу, акча жана материалдык байлыктарын алуу, сот процессинде тигил же бул ишти алып ба-руу жана башка иштерди турмушка ашырууга укуктуу экендигин күбө-лөндүрөт.

Иш-аракетти жүзөгө ашырууга өкүлдүк укук ишканы, мекеме, би-рикме же жеке адам тарабынан берилгендигине ылайыктуу ишеним кат **кызматтык ишеним кат** жана **жеке ишеним кат** болуп эки түргө бөлүнөт.

**Кызматтык ишеним кат** мамлекеттик мекемелер, акционердик коомдор, агрофирмалар, банктар, кесиптик бирикмелер, партиялар, ар түрдүү кооперативдер, чакан ишканалар, коммерциялык мекемелер ж.б. кызматкерге мекеменин атынан иш жүргүзүүгэ укук берилгендигин расмийлештириүү максатында берилет. Мындан ишеним кат-ка мекеме жетекчиси колун коюп, мөөр басып күбөлөндүрөт.

Айрым учурда, мисалы, женил машинаны айдоого, кооперативдик же коомдук мүлкүү башкарууга берилген ишеним кат мыйзамдын та-лабына ылайык нотариат мекемеси тарабынан тастыкталышы зарыл.

Ишеним каттар жарактуулук мөөнөтүнө карата **жөнөкөй ишеним каттар** жана **өзгөчө ишеним каттар** болуп бөлүнөт.

**Жөнөкөй ишеним кат** бир гана ишти ишке ашыруу милдетин атка-рыш үчүн, мисалы, бир жолу акча же баалуу буюмду алуу үчүн берилет. Ал эми өзгөчө ишеним каттар узак убакка (мезгилге) созулуучу бир түрдөгү милдетти аткаруу үчүн берилет. Мисалы, 2000-жылдын ичинде сот-арбитраж мекемелеринде ишкананын же уюмдун атынан өкүл катарында иш жүргүзүү үчүн берилген ишеним кат ушундай ишеним каттын түрүнө кирет.

**Өзгөчө ишеним каттар** документ жүгүртүүдө **расмий ишеним каттар** деп да аталат. Биз ушул терминди колдонобуз.

Ишкананын, меңеменин атынан өкүл катарында иш жүргүзүү үчүн берилген ишеним кат ушундай ишеним каттын түрүнө кирет.

Расмий ишеним каттардын **укуктук** күчүнүн мөөнөтү көрсөтүлөт. Андай ишеним каттар бир нече күндөн үч жылга чейинки мөөнөткө берилиши мүмкүн. Эгерде расмий ишеним каттын мөөнөтү көрсөтүлбөсө, андай учурда ал берилген күндөн баштап, бир жыл бою өз күчүн сактайт.

**Расмий ишеним каттар**, адатта, Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитети бекиткен даяр үлгүдө аткарылат. Мындан басма иш кагаздарында ишеним каттын тийиштүү бөлүмдөрүн туура

жана анык толтуруу үчүн атайын орун жана көрсөтмөлөр болот. Аткаруучу аны толтурат. Басылган бланк болбогон учурда ишеним кат кадимки кагазга жазылып, анын жогорку сол четине ишеним кат берген мекеменин, ишкананын, бирикменин же уюмдун штампы басылат.

Материалдык-буюм байлыктарына байланыштуу расмий ишеним катты пайдаланууда атайын жоболор белгиленген. Мындай атайын формадагы ишеним каттар мекеме башчысынын жана башкы эсепчи-ниң колу менен бекитилип, ушул мекеменин кызматкерине гана берилет.

Расмий ишеним каттын реквизиттери төмөнкүдөй схема боюнча жайгашат:

		1
2	3	
4		
5	6	
7	8	9
10	11	12

Бул реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Иш кагазынын аталышы (ИШЕНИМ КАТ);
2. Мекеменин штампы;
3. Текст;
4. Ишеним каттын жарамдуулук мөөнөтү;
5. Ишеним кат берилген адамдын колунун үлгүсү;
6. Ишеним кат берилген адамдын паспортуунун (же башка документинин) маалыматтары;
7. Мекеме жетекчинин кызматынын аты;
8. Жетекчинин колу;
9. Жетекчинин аты-жөнү;
10. Баш бугалтыр же бугалтыр;
11. Баш бугалтыр же бугалтырдын колу;
12. Баш бугалтыр же бугалтырдын аты-жөнү.

“Мекеменин штампы” реквизитинде ишеним кат берилген дата жана

ишеним каттын номуру так көрсөтүлүшү зарыл. Адатта, ишеним каттарды каттоо журналын жүргүзүү максатка ылайыктуу.

“Текст” реквизитинде ишеним кат берген уюмдун расмий аталышы, ишеним көрсөтүлгөн адамдын аты-жөнү, кайсы мекемеден эмнени канча алары, алуу мөөнөтү так көрсөтүлүшү керек. Тексттен ишеним кат берилген адамдын ыйгарым укугу даана көрсөтүлүшү талап кылышат.

“Ишеним каттын жарамдуулук мөөнөтү” реквизитинде дата так көрсөтүлөт. Ал кээде тексттен мурда берилиши да мүмкүн.

“Ишеним кат берилген адамдын колунун үлгүсү” реквизитинде ишеним кат берилген адамдын колунун үлгүсү көрсөтүлөт. Бул колун үлгүсү башка мекемеден буюм же акча алууда коюлган колу менен дал келиши керек. Аныз колун экөөнүн бирөө жасалма деп эсептелип, ишеним кат укуктук күчүнөн ажырайт.

Колун үлгүсү кырмызы түстөгү сяя, мүмкүнчүлүк болсо, кара сяя (паста же туш) менен коюлса болот.

“Ишеним кат берилген адамдын паспортунун (же башка документинин) маалыматтары” реквизитинде ишеним кат берилген адамдын паспортунун сериясы жана катар номуру, ал качан, кайсы мекеме тарбынан берилгени көрсөтүлөт. Күч жана фискалдык органдардын кызметкерлеринин күбөлүктөрү паспорту алмаштырат.

Ишеним каттын 8,9,10-реквизиттери зарыл учурларда гана көрсөтүлөт.

Расмий ишеним каттардын тексти эркин аткарылат жана ал машинкада же компьютерде даярдалат.

Расмий ишеним каттардын үлгүлөрү төмөнкүдөй болот:

Мекеменин штампы

00.25.02

ИШЕНИМ КАТ  
Иса Ахунбаев атындағы айыл чарба  
кооперативи башкы инженер  
Адылбек Асанович Бектемировог

Кант цемент-шифер заводунун администраясы менен 2000-жылдын экинчи жана үчүнчү кварталында айыл чарба кооперативине 100 тонна цемент жана 10 мин даана шифер жеткизит берүү келишимин түзүү жөнүндө жана ага байланыштуу бардык жумуштарды аткарууга ыйгарым укук берет.

Ишеним кат 2000-жылдын 5-мартына чейин жарактуу.

А. А. Бектемировдун  
колунун үлгүсү

Караңыл шаарынын ички иштер  
бөлүмү тарабынан 1998-жылдын  
15-февральында берилген  
АО 417003 паспорту  
көрсөткөнгө жарактуу

Кооперативдин  
президенти  
Бугалтыр

(колу)  
(колу)

К. Орозбеков  
З. Тентиева

M. O.

Жогорудагы ишеним кат бир гана жолу, кызматкер кыска мөөнөттө бир гана ишти бүткөрүүгө, тагыраак айтканда, келишим түзүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Төмөндө өзгөчө мүнөздөгү ишеним каттардын үлгүсүн келтиреңиз:

Бишкек шаарындагы  
турак-жай башкармалы-  
гынын № 9 үй башкар-  
масынын штампы  
(00.15.08)

#### ИШЕНИМ КАТ

№ 9 үй башкармасынын башкармалыгы  
юрисконсультант Анвар Абдиевич Сарказаков-  
ду сот кенседеринде үй башкармасынын дооло-  
рун, жоопкерлигин жана үчүнчү жактын мый-  
замга негизделген укуктук иштерин алып баруу-  
га еңүл кылыш жиберет.

Ишеним кат 2000-жылдын 31-декабрына чейин жарактуу

Баш бугалтыр  
M. O.

(колу)

К. Көдөнтаев

Мекеменин штампы  
00.25.02

#### ИШЕНИМ КАТ

Мектеп деректиригин чарба иштери боюн-  
ча орунбасары Касым Койчуевич Сармановго  
райондук маданий товарлар дүкөнүнөн мектеп-  
ке белгүнгөн 2590 (эки мин беш жүз токсон) сом-  
дук спорт товарларын алууга ишеним берилди.

Ишеним кат 2000-жылдын 20-июнуна чейин жарактуу.

Деректир  
M. O.

(колу)

А. Козубаев

Мекеменин штампы  
00.25.02

#### ИШЕНИМ КАТ

Ишеним кат 1997-жылдын 30-январына чей-  
ин жарактуу. Талас райондук керек-жарак коо-  
муун башкармасы керек-жарак коомуун баш-  
кармасынын мүчөсү Кемел Беккелдиевич Кой-  
гелдиевге башкарманын атынан сот кенесинде  
доочу, жооп берүүчү жана үчүнчү жакка берил-  
ген укуктар бойонча иш жүргүзүүчү ыйгарым  
укуктар берилет.

К. Б. Койгелдиевдин колунун үлгүсү \_\_\_\_\_

Башкарманын төрагасы  
M. O.

(колу)

А. Майлыбаев

Атайдын басылып даярдалган ишеним каттардын бланкын толтуу-  
руу менен берилүүчү ишеним каттардын үлгүсүн берген жокпуз. Мын-  
дай ишеним каттар кыргыз тилине мамлекеттик тил статусу берилген

мыйзам кабыл алынгандан бери кыргыз тилинде даярдалгандыктан, аны суроолору боюнча толтуруу эч кандай кыйынчылык туудурбайт деген ойдобуз.

Расмий ишеним каттын зарыл бөлүктөрү бузулбай жана ондолбой анык, так жазылышы керек. Негизделген маселесиз материалдык-буюм байлыктарын кимдир бирөөгө берүүгө уруксат этилбейт. Материалдык-буюм байлыктарын алуу үчүн ишеним катты түзүү, аны берүү жана аткаруу тартибин сактоо, андан сон алардын пайдаланышына көзөмөл кылуу мекеменин башкы эсепчисинин милдети болуп саналат.

Жеке ишеним катты бир гана киши башка бир кишиге анык бир ишти аткарууга ишеним көрсөтүп жазат. Бул иш кагазы аркылуу белгилүү мекемеден акча же баалуу буюм, түрдүү документти алууга, сатуу жана сатып алуу келишимдерин түзүүгө, кимдир бирөөнүн машинасын айдап жүрүүгө, менчик мүлкүн башкарууга жана башка ушул сыйктуу жумуштарды жүзөгө ашыруу үчүн ишеним билдирилет.

Жеке ишеним каттын көцири тараалган кызматы маяна, алимент, стипендия, жөлөкпүл ж.б. алуу болуп саналат. Мындай ишеним катты нотариустун бекитиши зарыл эмес. Ишеним билдириген кишинин колун ал иштеп же окуп жаткан мекеменин башчысы, ооруканада дарыланып жатса, оорукананын администрациясы, армияда ар бир бөлүктүн командири жана ушул сыйктуулар бекитиши (кубөлөндүрүшү) мүмкүн.

Жеке ишеним кат, адатта, кол менен эркин формада (түрдө) жазылат.

Жеке ишеним каттын реквизиттери төмөнкүдөй схемада жайгашат:

1		
2		
3	4	5
6		
7	8	9
10		

Жогоруда белгиленген реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Иш кагазынын атальышы (ИШЕНИМ КАТ же Ишеним кат);
2. Ишеним каттын тексти:
  - ишеним билдируүчүү кишинин толук жазылган аты-жөнү;

- ишеним кат берилген кишинин толук жазылган аты-жөнү.
- Зарыл болсо анын кызматы, туугандык жайы көрсөтүлөт;
- ишеним каттын мазмуну, б.а., ишеним көрсөтүлүп жаткан аткарылуучу иштин толук баяндамасы;
- ишеним катта көрсөтүлгөн иш аткарылуучу мекеме;
- 3. Ишеним кат берилген дата;
- 4. Ишеним кат берүүчүнүн колу;
- 5. Ишеним кат берүүчүнүн аты-жөнү;
- 6. Ишеним кат берүүчүнүн колун ырастаган текст;
- 7. Ишеним катты күбөлөндүргөн мекеменин аталышы жана жетекисинин кызматы;
- 8. Күбөлөндүргөн жетекчинин колу;
- 9. Күбөлөндүргөн жетекчинин аты-жөнү;
- 10. Күбөлөндүрүлгөн дата.

Жеке ишеним каттын даярдалышында ишеним көрсөтүлгөн адамдын паспорттук (же башка документтик) маалыматтары көрсөтүлүп, ишеним көрсөтүлө турган адам ала турган акчанын суммасы, буюмдун түрлөрү жана саны алдын ала белгилүү болсо, акчанын суммасы адегенде араб цифрасы, андан кийин жазуу түрүндө, буюмдар ирети менен белгиленет.

Жеке ишеним катта ишенилген ишти аткаруу мөөнөтүү кыйыр түрүндө, "...2000-жылдын февраль айындагы маянамды..." деген сыйяктуу формада түюнтулат.

Жеке ишеним каттын укуктук күчү 3 айга чейин болот.

Жеке ишеним катка күбөлөндүрүүчү тараптын төгөрөк гербдүү мөөрү басылгандан кийин гана ал укуктук күчүнө кирет.

Эгерде ишеним кат берүүчү менен ишеним көрсөтүлгөн кишилердин экөө төң бир мекемеде иштесе (бирге окушса), акча же кымбат баалуу буюмдарды ишеним кат менен алган учурда ишеним көрсөтүлгөн кишинин өзүн күбөлөй турган документтин (паспорт, күбөлүк) көрсөтүлүшү зарыл эмес. Бардык башка учурда ишеним катты көрсөткөн киши өзүнүн паспорту же анын ордуна колдонулуучу документтин көрсөтүшү шарт.

Жеке ишеним каттардын үлгүлөрүн сунуш кылабыз:

#### Ишеним кат

Мен, Бердибек Бексултан уулу, Бишкек шаарынын С. Ибраимов көчөсүн-дегү 26-ййдун 10-батиринин тургуну, кошунам Назар Саралаевич Сатыбалдинеге шаардын 28-байланыш бөлүмүнөн менин атыма келген почта жөнөтмөсүн алуу учун ишеним билдиремин.

1999-жылдын 20-сентябрь (колу) Б. Бактияров

Б. Бактияровдун колун күбөлөндүрөм.

«Азат» акционердик коомунун

кадрлар бөлүмүнүн башчысы

М. О.

(колу)

С. Акунова

1999-жылдын 20-сентябрь

Ишеним кат

Мен, Кубат Нурмат улуу Наматбеков, жубайым Бактыгүл Барыктабас кызы Кубатбековага улуттук университеттин кассасынан 2000-жылдын май айы үчүн берилүүчү маянамды алууга ишеним билдеремин.

2000-жылдын 2-июну

(колу)

К. Наматбеков

К. Н. Наматбековдун колун күбөлөндүрөм.

Университеттин биология  
факультетинин деканы

(колу)

С. Кулбаев

М. О.

2000-жылдын 2-июну

Ишеним кат

Мен, Асанканов Эсен Аманбек уулу, ишсапарына кетип жаткандыгыма байланыштуу иним Асанканов Жумабек Аманбек уулуна (ХҮ-ТМ сериядагы № 54614 номурлуу паспорту бар) Бишкек шаарындагы «Илбирс» акционердик өндүрүш бирикмесинин кассасынан мага тиешелүү октябрь айынын маянасын алууга ишеним билдеремин.

1999-жылдын 15-октябрь (колу)

Э. Асанканов

Э. А. Асанкановдун колун күбөлөндүрөм.

«Илбирс» акционердик өндүрүштүк  
бирикмесинин деректеририн орун басары. (колу)  
М. О.

А. Эркинбеков

1999-жылдын 16-октябрь

Ишеним кат

Мен, Эркинбек Эсеналиев, курсашым Алтынай Абдылдаевага шаардын 21-байланыш бөлүмүнөн менин атыма келген 100 (жүз) сомду алууга ишеним билдиремин.

2000-жылдын 5-майы (колу)

Э. Эсеналиев

Э. Эсеналиевдин колун күбөлөндүрөм.

КМУУнун химия жана

химиялык технология

факультетинин деканы

(колу)

К. Рысмендеев

М. О.

2000-жылдын 6-майы

Күбөлөндүрүлүшүнө карай өздүк ишеним каттар жөнөкөй жана нотариустук түрлөргө бөлүнөт. Адатта, эмгек акы (маяна), алимент, жөлөкпул, стипендия, почта аркылуу жиберилген акча, буюмдарды алууга ишеним көрсөткөн кадимки ишеним каттар аны жазган киши-

нин иштеген же окуган мекемеси, окуу жайынын жана иштеген мекемесинин жетекчисинин колу коюлуп, мөөрү басылып күбөлөндүрүлөт. Нотариустук ишеним каттарды нотариат кенселери, алар болбогон жерлерде райондук администрация башчысы, же райондук, шаар менен айылдык кенештин төрагалары күбөлөндүрөт. Буга нотариат кенселери расмий күбөлөндүргөн ишеним каттар - мисалы: турак-жайды белек кылуу, сатуу, мурастоо, мүлктүү башкаруу, женил машинаны пайдалануу (азыр муун мамлекеттик автоинспекция да күбөлөндүрөт), мурастоо укугун аныктаган ишеним каттар күрт. Нотариустук ишеним каттардын жөнөкөй (кадимки) ишеним каттардан дагы бир айырмасы документтин атальышынан кийин анын түзүлгөн жери жана убагы (датасы) көрсөтүлөт. Мындаи ишеним каттардын реквизитеринин жайгашуу схемасы төмөнкүдөй:

	1	
2	3	
4		
5		

Жогорудагы реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Иш кагазынын атальши (ИШЕНИМ КАТ);
2. Иш кагаз аткарылган жай;
3. Иш кагаз аткарылган дата;
4. Текст;
5. Нотариустун, жергиликтүү бийлик органдарынын же мамлекеттик автоинспекциянын күбөлөндүргөн жазуулары.

Жогорудагы реквизиттердин ичинен “Текстке” өзгөчө көнүл буруу зарыл. Ал өзүнө ишеним кат берүүчүү кишинин аты-жөнүн, жашаган дарегин, ишеним алып жаткан тараптын аты-жөнүн, туугандык жайын, дарегин, ишеним кат берүүнүн максатын камтыйт да, бул маалыматтар өтө тактык менен жазууну талап кылат.

“Нотариустун, жергиликтүү бийлик органдарынын же мамлекеттик автоинспекциянын күбөлөндүргөн жазуулары” ишеним каттын биринчи бетинин аягына, ал жерге батпаса, экинчи бетке коюлат.

Нотариустун күбөлөндүргөн жазуулары трафарет түрүндө даяр болот.

Төмөндө нотариус күбөлөндүргөн ишеним каттардын үлгүлөрү берилет:

#### ИШЕНИМ КАТ

Бишкек шаары, 2000-жылдын жыйырманчы майы

Мен, Бишкек шаарынын Тынчтык көчөсүндөгү 20-үйдүн 15-батириинин тургуну Наргиза Акылбек кызы Сабирова, Токмок шаарындагы Масанчин көчөсүндөгү 112-үйдө туруучу иниме менин атымдан ушул үй-жайды сатууга, сатып алууга жана башка өзү каалаган үйтө алмашууга, менин атымдан арыз жазууга жана кол коюуга, алдым-саттым келишимин түзүүгө, сатып алган үйүнүн акысын төлеөгө, башка тапшырмаларды, баалуу буюмдарды сатуу иштерин жүргүзүүгө ыйгарым укук беремин.

(колу)

Н.Сабирова

(Нотариат көнсесинин ишеним катты күбөлөндүргөн жазуулары)

#### ИШЕНИМ КАТ

Талас шаары, 1997-жылдын бешинчи майы

Мен, Талас шаарынын Ысык-Көл көчөсүндөгү 25-үйдүн тургуну Асан Каткелдиевич Рыскелдиев, ушул ишеним катты Талас шаарынын Саякбай көчөсүндөгү 30-үйдүн тургуну Эсенбек Эсенгелди уулу Койгелдиевге менин менчигимдеги Талас шаарынын мамлекеттик автомобиль инспекциясынын эсебинде турган «Жигули» маркасындагы женил автомобильнамды (кыймылдаткыч номтуру - 4154, шасси номтуру - 228015, мамлекеттик белги номтуру Т 8025 А) айдал жүрүүгө ишеним беремин.

(колу)

А. Рыскелдиев

(Нотариат көнсесинин күбөлөндүргөн жазуулары)

(Мамлекеттик автомобиль инспекциясынын күбөлөндүргөн жазуулары)

Турак жайды бирөөгө берүү, сатуу, мураска калтыруу, мүлктүү башкаруу, автомобилдерди пайдалануу, мурастоого укуктуулук жөнүндөгү күбөлүктүү алуу сыйктуу операциялар нотариустук ишеним кат аркылуу гана жүргүзүлөт.

Ишеним кат 1-жактын атынан берилет жана тастыкталат.

#### ИШСАПАР КҮБӨЛҮГҮ (Командировочное удостоверение)

Мекеме менен ишканаларда иштеген кызматкерлер өндүрүш, илимий-изилдөө иштери боюнча башка мекеме менен ишканаларга, окуу жайларга, илимий борборлорго ишсапарына барууга туура келет. Мынданай учурда ал кишиге кайда, кайсы жерге, эмне учун бара турган-дыйы **жөнүндө** ишсапары күбөлүгү берилет. Ал мекеменин жетекчиси-

нин бүйругуна ылайык канча убакытка, кандай максат менен бара турғандыгы, баруу үчүн жол киреси, жатаакана жана тамак-аш үчүн төлөнүүчү ыгым-чыгымдар мекеменин, ишкананын эсебинен (же өз эсебинен) боло тургандыгы көрсөтүлүп, ага ылайык сапарга баруучу кишиге расмий укук берилет.

Жолдомодо төмөнкүлөр камтылууга тийиш:

1. Сапарга баруучу кишинин аты-жөнү;
2. Сапарга баруучу жери, мекеменин аталышы;
3. Сапардын мөөнөтү;
4. Сапарга кандай иш кагазынын ңегизинде жиберилди;
5. Сапарга баруучунун паспорттук маалыматтары;
6. Мекеме жетекчисинин колу;
7. Дата;
8. Мекеменин мөөрү.

Ишсапары күбөлүгүнүн арткы (экинчи) бетинде ишсапарында болгондугу жөнүндөгү белгилер кattалат.

Ишсапары күбөлүгү атайын бланкка басмаканалык ыкма менен даярдалат жана колдо же машинкада толтурулат.

Басмаканада даярдалган бланк жок болсо, жазуу кагазына стандарттагы үлгүнү сактап, машинкада же компьютерде даярдоого болот.

Ишсапары учурунда кайсы мекемеде кайсы күндөрдө болгондугу күбөлүктө так көрсөтүлүшү талап кылынат. Ал даталар унаа белетиннеги жана мейманкананын дүмүрчөгүндөгү күндөр менен дал келиши зарыл.

Ишсапары күбөлүгүнө жетекчинин колу коюлуп, уюмдун гербдүү мөөрү басылгандан кийин, ал расмий укуктук күчкө ээ болот.

Ишсапары күбөлүгүнүн үлгүсү төмөнкүдөй:

#### ИШСАПАР КҮБӨЛҮГҮ

Мекеменин штампы

(уюмдун аталышы, сапарга баруучунун кызматы)

аты-жөнү

тарабынан

(күбөлүктү берген мекеменин аталышы)

(ишсапарында болуучу шаарлар, пункттар, мекемелер)

ЖИБЕРИЛДИ

Ишсапарынын мөөнөтү 200 -жылдын

« \_\_\_\_ » - \_\_\_\_ күн.

(ишсапарынын максаты)

Негиз: \_\_\_\_\_

(документтн аты, сериясы, номуру)

М. О. КӨРСӨТҮЛГӨНДӨ ЖАРАКТУУ ДЕП ЭСЕПТЕЛСИН.

Мекеме  
жетекчисинин колу \_\_\_\_\_

(2-бети)

Ишсапарында болгондугү жөнүндө белгилер: келген жана кеткен жайлары жана даталары

\_\_\_\_\_ жөнөп кетти  
200\_ -ж. «\_\_\_»- \_\_\_\_\_  
(колу)

\_\_\_\_\_ келди  
200\_ -ж. «\_\_\_»- \_\_\_\_\_  
(колу)

М. О. \_\_\_\_\_ жөнөп кетти  
200\_ -ж. «\_\_\_»- \_\_\_\_\_  
(колу)

М. О. \_\_\_\_\_ келди  
200\_ -ж. «\_\_\_»- \_\_\_\_\_  
(колу)

М. О. \_\_\_\_\_ жөнөп кетти  
200\_ -ж. «\_\_\_»- \_\_\_\_\_  
(колу)

М. О. \_\_\_\_\_ келди  
200\_ -ж. «\_\_\_»- \_\_\_\_\_  
(колу)

М. О. \_\_\_\_\_

М. О. \_\_\_\_\_

Ишсапары күбөлүгү ал күбөлүктү берген мекеме тарабынан акыркы ирет белгиленет. Б.а., ишсапарында болгон адам кайсы күнү өз мекемесине (шаарына) келгендиги белгиленет.

Ишсапары күбөлүгү толтуруулуп, мекеменин эсеп-кысап бөлүмүнө еткөрүлөт. Ал жерде ишсапарында кеткен чыгымдар боюнча эсеп иши жүргүзүлөт: белеттер жана мейманкананын дүмүрчөгү боюнча сарптоолор такталат.

Ишсапары аяктагандан кийин мекеме жетекчилигине жазуу түрүндөгү эсеп-кысап тапшырылат жана ал жетекчилик тарабынан бекитилүүгө тийиш (бул тууралуу "Отчёг" темасында көнүри айтылат).

Мекеменин эсеп бөлүмү ишсапары учун авансылык отчёт барагын ачат. Анын үлгүсү төмөнкүдөй болот:

Мекеме \_\_\_\_\_  
 бөлүм \_\_\_\_\_ кызмети \_\_\_\_\_  
 цех \_\_\_\_\_ кесиби \_\_\_\_\_  
 Фамилиясы, ысмы, атасынын ысмы \_\_\_\_\_  
 № АВАНСЫЛЫК ОТЧЁТ 200 \_\_ ж. « »  
 Авансынын милдети \_\_\_\_\_

№ 286 Улгү форма Белги № _____ 200 __ ж. " " _____		
Дебет		
счет	карт.	сумма
		кредит

Мурунку авансыдан калганы, ашық сарпталғаны. Кімден алған, датасы	Сум- масы	Сарпталған чыгымдың максаттуу экендигин ырастаймын 200 __ ж. " " _____
1.		Колу _____
2.		
3.		
Жалпы алынды		Эсеп-кысап текшерилди
Сарпталғаны.....	.....	Болтумчы ст. _____ Бекитүүгө __ сом __ т. Бекпілспи _____
калганы.....		Бугалтыр _____
ашық сарпталғаны ...		Эсеп-кысапты _____

документ тиркелди..... 200 \_\_ ж. « » \_\_\_\_\_ Колу \_\_\_\_\_  
 Кассанын № \_\_\_\_\_ ордери боюнча \_\_\_\_\_ сом \_\_\_\_\_ тыйын суммасында  
 ашыкка сарптоо төлөндү. \_\_\_\_\_  
 калдык алынды.

Датасы 200 \_\_ ж. « » \_\_\_\_\_ колу \_\_\_\_\_

#### ТИЛ КАТ

авансылык отчёту  
 текшерүүгө алдым  
 Суммасы \_\_\_\_\_ сом \_\_\_\_\_ тыйын  
 Документтери \_\_\_\_\_  
 200 \_\_ ж. « » \_\_\_\_\_ Колу \_\_\_\_\_

Датасы	№ №	Кынгы, эмие үчүн, кайсы документи боюнча төлөндү	Суммасы		Дебет	
			(сом)	(тыын)	счету	карт.
Баары:						

Отчёт берүүчүнүн колу \_\_\_\_\_

Авансылык отчёттук бул бетин ишсапарында болгон адам толтурат.

Авансалык отчёт менен кошо унаа белеттери жана мейманкананын дүмүрчөктөрү тапшырылат.

## КЕЛИШИМ (Договор)

Эки же андан артык тараптардын жарандык укуктары менен милдеттерин белгилөө, өзгөртүү же токтотуу жөнүндөгү иш кагаз келишим деп аталат. Тагыраак айтканда, келишим - тараптардын бири-бирине болгон мамилеси менен байланышы жөнүндө келишүү, бутум чыгаруу, белгилөө жана мамилесин тартипке келтирүүчү документ.

Келишим мамлекет, ишкана, фирма, илимий мекеме же жамааттык уюмдар, мекемелер, ошондой эле эмгекчилердин арасында түзүлүшү мүмкүн. Эгерде келишимдик мамиле мекеме менен жеke киши же кишилердин топторунун ортосунда түзүлсө, мындай учурда ал эреже катарында эмгек жөнүндөгү макулдашuu (жобо) деп да аталат.

Келишим өз мазмунуна ылайык продуктуларды өткөрүп берүү, айыл чарба азык-түлүктөрүн мамлекетке сатуу, материалдык жоопкерчилик, имарат же курулуш куруу, турак-жайды ижарага алуу, үй-жай жана транспорт каражаттарын сатуу-алуу, мурас калтыруу, алмаштыруу, мал-мүлкүн ижарага берүү, карыз берүү ж.б. жөнүндө түзүлөт. Мекемелер арасында абдан кенири тараптар келишимдин түрлөрүнө ар түрдүү товарларды өткөзүп берүү, келишим менен иштелүүчү иштер, имарат ижарасы, станок-аспаптарды орнотуу сыйктуу келишимдерди көрсөтүүгө болот.

Ар кандай келишим өзүнүн мазмуну жана мүнөзүнө ылайык мыйзамга дал келгендей түзүлүшү керек. Бул жобонун бузулушу келишимдин расмий күчүн жокко чыгарат жана аны туура эмес түзгөн же ага жол берген кызмат кишисин жоопкерчиликке (жооптуулукка) алыш келет.

Келишим жазуу түрүндө түзүлүп, нотариат кенселери тастыкта-ган (бекиткен) формада болушу керек. Келишимдин айрым түрлөрү, мисалы, имараттарды алуу-сатуу келишими мамлекеттик мекемелерде катталышы зарыл. Тараптар жогоруда аталган иш чаралардын бардыгы жана анын бөлүктөрү боюнча келишип, аны тийиштүү формада расмийлештиргенден кийин гана келишим түзүлдү деп эсептелет.

Келишим уюмдардын ортосунда түзүлсө, тараптар кол койгонго чейин ал уюмдун бугалтыры жана укук-кенешчиси тарабынан үйрөнүлүп, алар тарабынан келишимдин түп вариантына макулдук белги коюлушу керек.

Келишим өзгөчө иш кагазы катары өзүнүн төмөнкүдөй тилдик өзтөчөлүктөрүнө ээ:

1. Келишим түзгөн тараптардын атальштары алгач толук жазылат. Кийин алар “Чарба”, “Уюм”, “Завод”, “Фирма”, “Университет”, “Ички иштер бөлүмү”, “Буюртмачы”, “Аткаруучу” деген кыскартылган атальштар менен белгиленет. Мисалы, Кыргыз мамлекеттик улуттук университети менен Кыргыз Республикасынын илимдер улуттук академиясынын ортосунда түзүлгөн келишимде бул мекемелердин расмий атальштары биринчи жолу аталгандан кийин, кийинки атальштарында биринчиси “Университет”, экинчиси “Академия” деп белгилене берет жана бул кыска атальштар маанилик жана расмийлүүлүк жагынан толук атальш берилгенден кийин, кашаанын ичинде кыска атальш төмөнкүчө экспертилет:

...Жеткирип берүүчү тараф - Бишкек кыш заводу (мындан ары «Жеткирүүчү» деп аталат).

Кабыл алуучу тараф - Чүй облусунун Аламұдун районундагы «Ак-Башат» кооператив чарбасы (мындан ары «Кабыл алуучу» деп аталат).

2. Келишим түзгөн тараптардын атальштары бир сүйлөмдө жанаша келсе, “Тараңтар” деп белгиленет;

3. Келишим түзгөн тараптардын расмий атальштары да, кыскартылган атальштары да жана “Тараңтар” деген сөз да баш тамга менен башталып жазылат;

4. Текстте сүйлөмдөр ойду баяндоонун логикалык ырааттуулугун сактоо менен 1-жактын көптүк түрүндө, зарыл болсо 3-жактын жекелек түрүндө баяндалат;

5. Келишим мекемелердин же мамлекеттердин ортосунда түзүлсө, келишим түзүүгө жооптуу адам ошол мекеме же мамлекеттин атынан келишимге кол коёт. Кол коюуда “үчүн” кызматчы сөзү колдонулат: **Бишкек кыш заводу үчүн**;

6. Чарбалык жөнөкөй келишимдерге ал мекемелердин өкүлдөрү кол коёт жана мөөрлөрү басылат.

Келишимдер, негизинен, чарбалык жана эл аралык келишимдер болуп бөлүнөт.

Эл аралык келишимдер саясий, экономикалык, илимий-техникалык жана маданий алмашуулар багытында мамлекеттер ортосунда түзүлөт. Андай келишимдер айрым учурда **меморандум** түрүндө да аткарылат.

Чарбалык келишимдер **жеткирип берүү**, **ижара**, **материалдык толук жоопкерчилик**, **буюмду тартуу кылуу**, **эмгек** келишимдери болуп бөлүнөт.

## 1. Жеткирип берүү келишими

Бул келишим материалдык байлыкты өндүргөн же сактаган уюм менен аны керектөөчү уюмдун ортосунда түзүлөт да, ал буюмду керек-

төөчү тарапка буюртма боюнча жеткирип берүүчү тарап убагында камсыз кылууга милдеттүү.

Жеткирип берүү келишиминин аткарылышында эки тарап төмөнкүдөй милдеттерди алат:

1. Жеткирип берүүчү тарап:

1.1. Буюмду белгиленген мөөнөткө жеткириүүгө;

1.2. Жеткирип берүүдө буюмдун сапатына;

1.3. Жеткирилген буюмдун сан же көлөм жагынан туура экендине милдеттүү.

2. Керектөөчү тарап:


2.1. Буюмду кабыл алууга;

2.2. Белгиленген нарк боюнча төлөөлөр жүргүзүүгө.

Жеткирип берүүчү жана кабыл алуучу тараптар чарбалык келишимдерди түзүүдө Министрлер кабинети тарабынан тастыкталган атайын нускоону жетекчиликке алышат.

Жеткирип берүүчү тарап келишимдин долбоорун эки нускада түзүп, экөөнө төң кол кооп, уюмдун мөөрүн басып, керектөөчү тарапка өткөрүп берет. Келишимдин шартын керектөөчү тарап изилдейт. Ага уюмдун жетекчиси, башкы бугалтыр, экономист, юрист-консультант катышат. Жооптуу жетекчилер келишимдин эки нускасына кол кояшкандан кийин, ал долбоор нускадан түп нускага айланат. Атайын журналга катталгандан кийин, келишим расмий түрдө түзүлгөн деп эсептелип, андагы көрсөтүлгөн мөөнөттөн баштап, расмий күчүнө кирет. Бир нуска он күндүн аралыгында жеткирип берүүчү тарапка жиберилет.

Жеткирип берүү келишиминин реквизиттеринин жайгашуу схемасы төмөнкүдөй:



Жогорудагы реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Иш кагазынын аты (ЖЕТКИРИП БЕРҮҮ КЕЛИШИМИ);
2. Келишимдин номуру;
3. Келишим түзүлгөн жай;
4. Келишим түзүлгөн дата;
5. Жеткирип берүүчү тараптын аталышы жана ал мекеменин келишимде белгилениши;
6. Кабыл алуучу тараптын аталышы жана ал мекеменин келишимде белгилениши;
7. Жеткирүүчү тарап үчүн келишимге кол коюучу;
8. Кабыл алуучу тарап үчүн келишимге кол коюучу;
9. Текст;
10. Жеткирүүчү тараптын дареги, банктык эсеби жана жооптуу кызматкеринин колу;
11. Кабыл алуучу тараптын дареги, банктык эсеби жана жооптуу кызматкеринин колу.

“Текст” реквизитинде тараптардын келишимдик жана укуктук милдеттери, жеткирилүүчү буюмдун наркы, келишим бузулгандагы иш-аракеттер ж.б. учурлар конкреттүү сыйпатталышы зарыл.

Жеткирип берүү келишиминин үлгүсү төмөнкүдөй:

### ЖЕТКИРИП БЕРҮҮ КЕЛИШИМИ

Бишкек шаары

№ 19

1999-жылдын 8-апрели

Жеткирип берүүчү тарап - Бишкек кыш заводу (мындын ары «Жеткирүүчү» деп аталаат).

Кабыл алуучу тарап - Чүй облусунун Аламұдун районундагы «Ак-Башат» кооператив чарбасы (мындан ары «Кабыл алуучу» деп аталаат).

Жеткирүүчү тарап үчүн кол коючу - Ж. Асанбеков, директордун орун басары.

Кабыл алуучу үчүн кол коючу - С. Тагаев, прораб.

1. Жеткирүүчү тарап кабыл алуучу тарапка 1999-жылда

а) 50.000 даана бышкан кыш;

б) 10.000 даана бышкан кыш-блок;

2000-жылдын биринчи жарымында

а) 200.000 даана бышкан кыш;

б) 160.000 даана бышкан кыш-блок жеткирип берет.

2. Тараптар түзгөн келишим 2000-жылдын 1-июлуна чейин жарактуу. Эгерде Тараптардын бириншиси ушул келишимди узартууну каалган учурда, экинчи тарапка келишимдин мөөнөтү бүтөргө бир ай калгана чейин кат жүзүндө кайрылса, келишим дагы уч айга узартылат.

3. Бышкан кышты жана кыш-блокту Жеткирүүчү тарап Кабыл алуучу тарапка төмөнкүдөй мөөнөттө жеткирип берүүгө милдеттүү:

Жыл	Айлар	Кыш	Кыш-блок
1999	01.XI чейин 01.XII чейин 01.01.99 чейин	10.000 20.000 20.000	10.000
2000	01.02 чейин 01.03 чейин 01.04 чейин 01.05 чейин 01.06 чейин 01.07 чейин	30.000 30.000 40.000 40.000 30.000 30.000	30.000 50.000 50.000 20.000

4. Кыштын жана кыш-блоктун сапаты Мамлекеттік бирдиктүү нусканын талабына жооп беришіне жана сыйыктардың саны 7-8% дан ашпай турғандығын Жеткирип берүүчү майнұна алат.

5. Буюм-теримдердин наркы жана келишимдин жалпы суммасы төмөнкүдей:

№	Буюм-теримдин аттары	Өтлөм бирдиги	Наркы (сом)	Жалпы саны (даана)	Жалпы баасы (сом)
1.	Кыш	даана	1.00	250.000	250.000
2.	Кыш-блок Баары	даана	2.00	170.000	340.000 590.000

(беш жүз тоқсон мин)

6. Кыш жана кыш-блоктун сапатына, саны өтүлүк экендигине Жеткирүүчү жооптуу, аны Кабыл алуучу тескейт жана кабыл алат.

7. Кыш жана кыш-блокторду ташып жеткирүүде Жеткирүүчүнүн идиштери (таралары) пайдаланылат жана алар Жеткирүүчүгө кайра тапшырылат.

8. Кыш жана кыш-блокторду ташып жеткирүүде Кабыл алуучунун автомашиналары пайдаланылат.

Ар бир каттам Кабыл алуучу үчүн 120 (жүз жыйырма) сомго турат.

Жеткирүүчү тарабынан жиберилген автомашиналар жүк менен камсыз болбосо, жеткирүүчүнүн эсебинен ар бир каттамга 209 (эки жүз тогуз) сомдон жазана төлөнөт. Бул суммага каттамдын жалпы наркы жана чарбанын жумуштуларынын биш калган убактылары үчүн төлөнүүчү акы кошулат.

9. Буюм-терим Кабыл алуучуга еткөрүлгөндөн кийин, материалдык жоопкерчиликтен Жеткирүүчү бошотулат.

10. Тараптардын ортосунда талаш-тартыш маселелери пайда болсо, ал мамлекеттік-арбитраж аркылуу чечилемт.

Келишим түзүүчү тараптардын даректери:

Жеткирүүчү: 714012, Бишкек шаары, Барпы көчөсү, 119

Мамлекеттік банктагы эсеби: 00317609

М. О. (колу) Ж. Асанбеков

Кабыл алуучу: 721061, Чүй облусу, Аламұдун району,  
«Ак-Башат» коопчарбасы, Ак-Башат айылы.

Мамлекеттік банктагы эсеби: 02170031

М. О. (колу) С. Тагаев

## 2. Карама-каршы баян

Жеткирүүчү тарабынан сунуш кылышкан келишимдин долбооруна кабыл алуучу макул болбосо, **карама-каршы баян** жазылат.

Карама-каршы баян 3 нускада даярдалат, анын 2 нускасы кол коюлуп, уюмдун мөөрү басылган келишимдин бир нускасы менен экинчи тараапка жиберилет.

Жеткирүүчү Кабыл алуучунун карама-каршы баянын алгандан кийин, 10 күндүн аралыгында жооп берүүгө милдеттүү. Эгерде жооп 10 күндүн аралыгында берилбесе, анда Кабыл алуучунун сунушуна Жеткирүүчү макул болгон деп эсептелет.

Карама-каршы баяндын үлгүсү төмөнкүдөй болот:

Бишкек кыши заводунун «Ак-Башат» коопчарбасы менен түзгөн  
келишимине карата  
**КАРАМА-КАРШЫ БАЯН**

1999-жыл 12-апрель

### ЖЕТКИРҮҮЧҮНУН РЕДАКЦИЯСЫ

Жеткирүүчү 1999-жылда  
140.000 даана кыш,  
120.000 даана кыш-блок  
жеткирип берүүгө, Кабыл  
алуучу аларды кабыл алуу  
милдетин алат.

Жеткирүүчү (колу)  
Ж. Асанбеков  
99.12.04

### КАБЫЛ АЛАУУЧУНУН РЕДАКЦИЯСЫ

Жеткирүүчү 1999-жылда  
200.000 даана кыш,  
16.000 даана кыш-блок  
жеткирип берүүгө, Кабыл  
алуучу аларды кабыл алуу  
милдетин алат.

Жеткирүүчү (колу)  
С. Тагаев  
99.12.04

## 3. Ижара келишими

Ижара келишими имараттардан, турак жайлардан жана башка буюм-теримдерден убактылуу пайдалануу үчүн ижарага алууда түзүлүүчү расмий иш кагаз болуп саналат.

Ижара келишими уюмдардын, адамдардын жана уюм менен адамдардын ортосунда түзүлүшү мүмкүн.

Келишимдин бул түрүн түзүүдө ижарага алынып жаткан имарат же буюм башка адамга же уюмга барымтага берилбеси, атайын органдар тарабынан пайдаланууга тыюу салынбашы керек.

Ижара келишиминде келишимдин мөөнөтү, ижарага алынган буюм же имарат үчүн төлөнүүчү акы, буюмдун бузулушунда, жоголушундагы аткарылуучу шарттар так көрсөтүлүшү керек.

Ижара келишиминин реквизиттери төмөнкүдөй схема боюнча жайгаштарылат:

	1	
2		3
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Бул реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Келишимдин аталышы (ИЖАРА КЕЛИШИМИ);
2. Келишим түзүлгөн жай;
3. Келишим түзүлгөн дата;
4. Келишимди түзүүчү таралтар жана келишим түзүүнүн максаты;
5. Келишимдин мөөнөтү;
6. Қелишимдин шарты;
7. Ижарага берүүчү тараптын өкүлүнүн колу;
8. Ижарага алуучу тараптын өкүлүнүн колу;
9. Зарыл болсо, нотариустун тастыктоосу.

Ижара келишимине мекемелердин мөөрү басылгаңдан кийин, ал расмий күчүнө кирет.

Келишим эки нускада даярдалат.

Ижара келишиминин үлгүсү төмөнкүдөй:

### И Ж А Р А К Е Л И Ш И М И

Талас шаары, бир мин тогуз жүз токсон тогузунчу жыл, онунчу апрель

Биз, Талас шаарындагы кант заводунун чарба бөлүмүнүн башчысы С. О. Дүйшөев жана Талас районундагы "Кашка-Суу" дыйкан-чарбасынын экспедитору А. Қамбаров, кант заводунун Маймак темир жол бекетиндең кочумча имаратын "Кашка-Суу" дыйкан чарбасы убактылуу пайдалануу үчүн келишим түздүк.

Келишимдин мөөнөтү - келишимге кол коюлгаңдан тартып толук бир жыл.

Келишимдин шарты төмөнкүдөй:

1. Кант заводу Маймактагы Кара-Буура көчөсүнө жайгашкан кампасынын жалпы аятын 160 м<sup>2</sup> болгон 2 бөлмөсүн бир жылга ижарага берет.
2. Кампаны имараты канаттандырлык абалда. "Кашка-Суу" дыйкан чарбасы ижаранын мөөнөтү бүткөндө, имаратты ушул абалында тапшырууга милдеттенет.

3. Кампаны ижара жолу менен пайдаланууда завод дыйкан чарбага төмөнкүдөй чектеөлөрдү көт:

- a) башка чарбалардын буюмдарын, материалдарын сактоого;
  - б) тез күйүчү жана жарылгыч заттарды сактоого тыюу салынат.
4. Дыйкан чарба заводдун койгон талабын толук сактайт жана аткарал.
  5. Ижарапык акы бир жылга 6000 (алын мин) сомду түзөт.

Есептешүү ар бир токсондукта мамлекеттик банк аркылуу жүргүзүлөт.

Талас кант  
 заводу учүн

(колу)

С.Дүйшев

"Кашка-Суу" дыйкан  
 чарбасы учүн

(колу)

А.Камбаров

Ижарапык келишимдин аткарылышындагы талаш-тартыштар мамлекеттик арбитраждар аркылуу жөнгө салынат.

Жеке кишинин мүлкүн укугунда болгон үй-жайларды, имараттарды ижарага берүү жөнүндөгү келишимдер мыйзамга ылайык ижарага алуучу (ижарачы) менен үй эсчинин (ижарага берүүчүнүн) ортосунда түзүлөт. Мындай келишим түзүүнүн мөөнөтү тараптардын өз ара макулдугу менен аныкталат. Үй-жай жөнүндөгү келишимдин мазмуну, мөөнөтү ж.б. шарттары толук көрсөтүлөт. Мамлекеттин жарандык кодексинин тийиштүү параграфтарында жекече үй-жай имаратын пайдалангандыгы учун акы төлөө тараптардын өз ара макулдашуусунун негизинде белгиленип, ал төлөөлөр мыйзам боюнча аныкталган суммадан өтө ашып кетпестигин эске алуу керек (айырма мисал учүн, белгиленген суммадан 15-20 пайыз гана ашык болушу мүмкүн).

Эгерде келишим турак-жайды (имаратты) бошоттуу шарты менен бир жылдык же бир жылга жетпеген мөөнөткө түзүлсө, анда ижарага берүү келишими жана мөөнөткө кайрадан түзүлөт.

Үй-жайды ижарага берүү жөнүндөгү келишим үй-жай турганрайондогу нотариат кенесси тарабынан тастыкталат.

Үй-жайды ижарага берүү келишиминин реквизиттери төмөнкүдөй схемада жайгашат:

	1	
2		3
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	12
	13	14
	15	

Бул реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Иш кагазының аты (КЕЛИШИМ);
2. Иш кагаз түзүлгөн жай;
3. Иш кагаз түзүлгөн дата;
4. Келишим түзүүчүлөр жөнүндө маалымат;
5. Келишимдин кыскача мазмуну;
6. Йү-жайды же батирди ижарага берүү мөөнөтү;
7. Ижара акысы;
8. Ижарачынын милдеттери;
9. Келишимди тастыктоо каражатынын төлөнүү өзгөчөлүгү;
10. Келишимдин канча нускада даярдалганы жана алардын кимдерге берилиши;
11. Ижарага берүүчүнүн колу;
12. Ижарага берүүчүнүн аты-жөнү;
13. Ижарачынын колу;
14. Ижарачынын аты-жөнү;
15. Нотариат кеңесинин тастыктоо белгилери.

Бул реквизиттердин айрымдары ижарага берилүүчү имараттын же

батирдин өзгөчөлүгүнө байланыштуу айрым маалыматтар менен то-  
лукталашы мүмкүн.

Үй-жайды ижарага берүү келишиминин үлгүсү төмөнкүдөй:

### КЕЛИШИМ

Кара-Көл шаары, бир мин тогуз жүз токсон тогузунчу жыл, 3-май

Биз, Кара-Көл шаарынын 1-май көчөсүндөгү 95-үйдүн жашоочусу Асан  
Кадырбековиб Усенбаев жана Кара-Көл шаарынын Эркиндик көчөсүндөгү  
98-үйдүн жашоочусу Мамыр Калыголович Калчакеев, ушул келишимди те-  
мендегүлөр жөнүндө түздүк:

1. Мен А.К.Усенбаев Кара-Көл шаарынын 1-май көчөсүндөгү 95-  
үйүмдүн 25 (жыйырма беш) чарчы метр аянттуу бөлмөсүн М.К.Калчакеевге  
ижарага бердим. Бул үй-жай Кара-Көл шаарынын нотариат кенеси тарабы-  
нан 1988-жылдын 12-сентябрьнда тастыкталган жана 1210-номурлуу атаянын  
каттоо менен менин наамыма (менчигиме) өткөн.

2. Бул бөлмө 1999-жылдын 3-майынан 2001-жылдын 5-майына чейин  
эки жылдык мөөнөткө ижарага берилди.

3. Турак-жайдын аталаң бөлмөсүн пайдалангандыгы үчүн төлөө уку-  
гу келишилген тараптар тарабынан тийиштүү дөнгөлдө макулдашылат жана  
мыйзамда көрсөтүлгөн суммадан ашпайт.

4. Ижаракчи жашоочу бөлмөнүн тийиштүү дөнгөлдө сактоого жана ре-  
монт иштерин өз эсебинен ишке ашырууга милдеттнет.

5. М.К.Калчакеев бөлмөнү башка максаттарга пайдаланбайт;

6. Бул үй сатылган учурда аталаң келишим А.К.Усенбаевдин каа-  
лоосу менен мөөнөтүүн мурда бузулушу мүмкүн.

7. Келишимдин мөөнөтү бүткөндө М.Калчакеев алган бөлмөсүн тий-  
иштүү дөнгөлдө, жашоого жарактуу абалда кайтарып берүүгө милдеттүү.

8. Жашагандыгы үчүн келишим буюнча ижарага алган бөлмөнүн ар  
бир чарчы метрине 10 сомдон айна 250 (эки жүз элүү) сом төлөп турдуу  
белгиленид.

9. Келишимди тастыктоого каражат үй эсси А.Усенбаевдин эсебинен  
чыгымдалат.

Келишим үч нускада түзүлдү:

1-нускасы нотариат кенсесинде сакталат.

2-нускасы А.К.Усенбаевге берилди.

3-нускасы М.К.Калчакеевге берилди

(колу)

(колу)

А.Усенбаев

М.Калчакеев

(Нотариат кенсесинин тастыктоо белгилери)


### 4. Материалдык толук жоопкерчилик келишиими

Акча каражаттарын жана материалдык - товар байлыктарын сак-  
тоо үчүн жооп бере турган кишилер менен мекемелердин ортосунда  
материалдык толук жоопкерчилик жөнүндө келишим түзүлөт.

"Мекеме, уюм, ишканаларга келтирилген зыяндар учун кызматкер жана ишкер кишилердин материалдык жоопкерчилиги жөнүндөгү" жобонун (бул СССР Жогорку Кенешинин 1971-жылы 13-илюндагы көрсөтмөсүндө тастыкталган. Биздин мамлекетте мындай жобо да, мыйзам да али кабыл алына элек) 11-пунктуна ылайык материалдык толук жоопкерчилик жөнүндө жазуу жүзүндө келишимдер ишкана (мекеме, уюм, өндүрүш) менен 18 жашка толгон жана тиешелүү материалдык байлыктарды сактоо, кабыл алуу жана таратуу (сатуу), ташууга байланыштуу иштерди аткаруучу, же ушундай кызмат ордун ээлеп турган кишилер ортосунда түзүлөт.

Бул келишимге ылайык материалдык байлыктарга жоопкер киши өзү кабыл алган материалдык байлыктар үчүн толук жоопкерчилики жана аларды кабыл алуу, сактоо, таратуу же эсеп-кысаптан өткөрүү үчүн белгиленген эрежелерге ылайыктуу сактоо милдетин да өз мойнуна алат. Мекеменин материалдык байлыктарга жооптуу кишилери аларга ишенип тапшырылган кымбат баалуу буюмдардын сакталышын камсыз кылуучу жагдай түзүп беришин өз жоопкерчилигине алат.

Материалдык толук жоопкерчилик келишиминин реквизиттеринин жайгашуу схемасы төмөнкүдөй болот:



Бул реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Иш кагаздын аты (МАТЕРИАЛДЫК ТОЛУК ЖООПКЕРЧИЛИК КЕЛИШИМИ);

2. Келишим түзүлгөн жай;

3. Келишим түзүлгөн дата;

4. Текст:

4-А. Келишим түзүшкөн тараптардын аты-жөнү, аталышы; келишимге кол коюучулардын кызматы;

4-Б. Материалдык жоопкерчилики алган тараптын укуктары жана милдеттери;

- 4-В. Мекеменин укуктары жана милдеттери;
5. Келишимдин жарамдуулук мөөнөтү;
6. Келишим түзгөн тараптардын даректери, кол тамгалары.  
Бул реквизиттердин 2,3-лөрү, 6-реквизиттен мурда аткарылышы да мүмкүн.

Келишимге кол коюлгандан кийин, ага мекеменин гербдүү мөөрү басылат. Келишим расмий укуктук күчүнө кирет.

Материалдык толук жоопкерчилик келишиминин үлгүсү төмөнкүдөй болот:

### МАТЕРИАЛДЫК ТОЛУК ЖООПКЕРЧИЛИК КЕЛИШИМИ

Бишкек шаарындагы Физприборлор заводуна караштуу № 2 кампадагы материалдык байлыктардын сакталышын камсыз кылуу максатында ишкананын атынан заводдун деректери Асан Байымбетович Жакшылыков (мындан ары "Администрация" деп аталат) бир тарап жана Бишкек шаарынын тургуну Беккелди Бөрүбаевич Байзаков (мындан кийин "Кызматкер" деп аталат) экинчи тарап болуп ушул келишимди төмөнкүлөр жөнүндө түздүк:

1. Акча, чийки (иштетилбеген) материал, даяр продукция ж.б. баалуу материалдык байлыктарды сактоого жана аларды таратууга (сатууга) тике тиешелүү болгон кызматты ээлеп турган Кызматкер өзүнө ишканан тарабынан ишенип-тапшырылган материалдык байлыктардын толук сакталышы үчүн жоопкерчилики өз мойнунда алат.

#### 1. Кызматкер

сактоого же башка максаттарда тапшырылган ишкананын материалдык байлыктарын сактоого толук этияттык менен мамиле кылуу жоопкерчилигин өзүнө алып, зиянга учуратпоонун чараларын алдын-ала көрүү;

материалдык байлыктын сакталыш жана толук болушуна кооптуу болгон абал жөнүндө Администрацияга өз убагында кабарлоо;

баалуу байлыктардын кыймылышынын (пайдаланышынын) жана калган белүктөрүнүн эсеп-кысабын алуу, белгиленген тартилте акча-товар эсебин түзүү жана көрсөтүп туруу;

тапшырылган баалуу материалдык байлыктарды өз убагында мүлк каттоого катышуу милдеттерин алат.

#### 2. Администрация

кызматкерге милдеттүү ишти алып баруу үчүн зарыл болгон бардык шарттарды түзүп берүү жана ага ишенип тапшырылган баалуу материалдык байлыктардын толук сакталышын камсыздоо;

кызматкерди мекеменин ишмердигинде колдонулган мыйзамдар, ага тапшырылган материалдык байлыктарды сактоо, кабыл алуу, иштетүү, таратуу (сатуу), ташуу же иштеп чыгаруу нормаларын жана эрежелерин чагылдырган нускамалар, жоболор жана уставдар менен тааныштыруу;

материалдык байлыктарды белгиленген тартилте каттоо милдеттерин алат.

3. Кызматкердин күнөөсү менен ага ишенип тапшырылган материалдык байлыктардың сакталышын камсыз кылбаган учурда ишканага келтирилген зиянды аныктоо жана ал зиян чыгымын өндүрүп алуу аракеттеги мыйзамдын негизинде ишке ашырылат.

4. Келтирилген зиянга Кызматкердин күнөөсү жок болсо, ал материалдык жоопкер катарында эсептөлбейт.

5. Бул келишим Кызматкерге ишенип тапшырылган ишкананын материалдык байлыктары менен иш жүргүзүп жаткан бүт мезгилде өз күчүн сактайт.

6. Бул келишим эки нускада түзүлүп, биринчи нускасы Администрацияда, экинчиси Кызматкерде сакталат.

Келишим түзүүчү тараптардын дареги:

Администрация: 720041, Бишкек шаарынын Чыгыш өнөр жай зонасы, 3

М.О.

(колу)

С.А. Чотуров

Кызматкер: 720021, Бишкек шаары, Шабдан баатыр көчөсү, 45-үй, 12-батир

(колу)

Б.А. Топчубеков

1998-жылдын 10-марты

## 5. Буюмду тартуу кылуу келишими

Бул келишим жеке адамдардын ортосунда түзүлөт. Келишим бөюнча автомашина же транспорттун башка түрү, үй-жай жана кымбат баалуу мүлк башка бирөөгө (адатта туугандык жактан жакын адамга) өткөрүлүп берилет.

Буюмду тартуу кылуу келишими эки нускада даярдалат жана аны нотариус изилдейт, б.а., бул келишимдин түзүлүшүнө негиз болуучу башка иш кагаздар туура жана толук экендигин текшерет. Андай иш кагаздарга авто- жана мототранспорттун техникалык паспорту, үйдүн мүлк каттоо қитечеси, тартууга алып жаткан адамдын туугандык жакындыгын тастыктаган күбөлүк же маалымкат, тартуу кылуучунун аяллынын же күйөөсүнүн ыраазычылык каты, мамлекеттик транспорт, үй-жай жана участок үчүн төлөйгөн акылардын дүмүрчөктөрү ж.б. кирет жана алар түзүлгөн келишим менен нотариуска өткөрүлөт.

Буюмду тартуу кылуу келишиминин бир нускасы нотариат көнсөнинде, экинчиси тартууга буюм алган адамда сакталат.

Буюмду тартуу кылуу келишиминин реквизиттеринин жайгашуу тартиби төмөнкүдөй:

	1	
2		3
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	12
	13	14
	15	

Бул реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Иш кагазынын аталышы (БУЮМДУ ТАРТУУ КЫЛУУ КЕЛИШИМИ же КЕЛИШИМ);
2. Келишим даярдалган жай;
3. Келишим даярдалган дата;
4. Келишим түзүүчүлөр жөнүндө кыскача маалыматтар;
5. Буюмду тартуу кылуучунун эмнени тартуу кылгандыгы жөнүндө билдириүүсү;
6. Буюмдун тартуу кылуучуга таандык экендигин күбөлөндүргөн иш кагаздарынын кыскача мазмуну;
7. Тартууну алуучунун эмнени кимден тартууга алгандыгы жөнүндө билдириүүсү;
8. Тартууланган буюмдин баасы;
9. Тартууланган буюмдин сатылбагандыгы, күрөөгө коюлбагандыгы, мыйзам тарабынан пайдаланууга тыюу салынбагандыгы жөнүндө билдириүү;
10. Келишимдин нускаларынын саны, алардын кимге берилгендиgi жөнүндө маалымат;
11. Буюмду тартуулаган тараптын колу;

12. Буюмду тартуулаган тараптын аты-жөнү;

13. Тартууну алуучунун колу;

14. Тартууну алуучунун аты-жөнү;

15. Нотариат кенсесинин тастыктоо белгилери.

Келишимдин мазмунуна, тартууга бериллип жаткан буюмдун өзгөчөлүгүнө ж.б. байланыштуу жогорудагы реквизиттер айрым элементтер менен алымчаланышы же кошумчаланышы ыктымал.

Буюмду тартуу кылуу келишиминин үлгүсү төмөнкүдөй:

### К Е Л И Ш И М

Бишкек шаары

2000-жылдын 29-апрели

Биз, Бишкек шаарынын И. Ахунбаев көчсүндөгү 28-үйдүн тургуну Артык Байтикович Токторбаев жана Бишкек шаарынын Б.Юнусалиев көчсүндөгү 26-үйдүн 32-батиринин жашоочусу Калык Акимович Айтыгулов, ушул келишимди төмөнкүлөр жөнүндө түздүк:

1. Мен, А.Б.Токторбаев - жеке мөнчигигимдеги "Москвич-412" маркасындан, женил автомашинамды (1992-жылы чыккан, шасси номруу - 30246, мотордун номруу - 97628, мамлекеттик номруу - Б 10-98 А) туутгандын К.А.Айтыгуловго белекке бердим.

2. Бишкек шаардык иштер башкармасынын мамлекеттик автоинспекциясы тарабынан берилген 242856420 номерлүү техникалык паспорт көрсөтүлгөн машинанин мага, А.Б.Токторбаевге - тийштүү экендигин ырастайт.

3. Мен К.А.Айтыгулов аталган автомашинаны А.Б.Токторбаевден белек катарында алдым.

4. Аталган автомашина келишим түзүүчүлөр тарабынан 4800 (төрт мин сегиз жүз) сомго бааланды.

5. Белекке берилген автомашина бул келишим түзүлгөнгө чейин эч кимге сатылган эмес, күреөгө колулган эмес жана мыйзам тарабынан пайдаланууга тыюу салынбаган.

6. Келишим эки нускада түзүлүп, Бишкек шаардык нотариат кенсесинде бекитилди.

1-нуска нотариат кенсесинде сактоого калтырылды,

2-нуска К.А.Айтыгуловго берилди.

(колу)

А.Б.Токторбаев

(колу)

К.А.Айтыгулов

(Нотариат кенсесинин тастыктоо белгилери)

### 6. Маакулдук кат

Буюмду тартуу кылуу келишиминде тартуулоочунун аялнын же күйөөсүнүн маакулдук каты талап кылынат. Мындай катсыз буюмдун ээси аны кимдир биреөгө тартуу кылып бере албайт.

Маакулдук каттын реквизиттери төмөнкүдөй схемада жайгашат:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Бул реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Иш кагазынын атальшы (МААКУЛДУК КАТ);
2. Текст;
3. Маакулдук кат жазылган дата;
4. Маакулдук кат жазуучунун колу;
5. Маақулдук кат жазуучунун аты жөнү;
6. Тастыктоо жөнүндө белги;
7. Маакулдук кат жазуучунун колун тастыктоочу жетекчинин кызматы;
8. Жетекчинин колу;
9. Жетекчинин аты-жөнү;
10. Маакулдук кат тастыкталган дата.

“Текст” реквизитинде маакулдук кат берүүчү тарап буюмду тартуулоочу тарапка кимдигин, буюмдун кандай буюм экендигин так көрсүтүп, аны тартууга берүүгө макул экендигин даана жазышы талап кылышат.

Маакулдук кат нотариус, жергиликтүү кенештин башчылары же мекеме жетекчилери тарабынан ырасталышы жана ага гербдүү мөөр басылыши зарыл. Ушул процесстер аткарылгандан кийин гана маакулдук кат өзүнүн укуктук күчүнө ээ болот.

Жогоруда мисалга келтирилген буюмду тартуулоо келишимине төмөнкүдөй мазмундагы маакулдук кат жазылышы мүмкүн:

#### МААКУЛДУК КАТ

Мен, Орозалиева ЖиЙдегүл, күйөөм Токторбаев Артык Байтиковичтин ысмынданы менчик «Москвич-412» маркасындан автомашинабызды кайним

Айтыгулов Калыкка белекке берүүгө макул экендигимди билдиремин.

00.29.04.

(колу)

Ж. Орозалиева

Орозалиева Жийдегүлдүн колун ырастаймын.

Бишкек шаарынын  
1-Май райондук  
нотариусу

(колу)

А. Сарыков

00.29.04

Маакулдук кат бир нускада даярдалат жана ушул каттын негизинде буюмду тартуулоо ишке ашат.

Маакулдук кат ата-эне, уул-кыздар тарабынан да жазылышы мүмкүн.

## 7. Эмгектик макулдашуу келишими

Эмгектик макулдашуу келишими мазмуну боюнча көп түрдүү болот. Мындай келишимдин түрү катары мекеме менен анын штатына кирбegen адистердин ортосундагы өз ара мамилелерди расмийлештирген эмгектик макулдашуу келишимине токтолобуз.

Эмгектик макулдашуу келишими тийиштүү мекеме же ишканада керектүү жогорку деңгээлдеги адиси болбосо же аткарууга (бүткөрүүгө) өтө зарыл болгон ишти кандайдыр бир себепке байланыштуу мекеме же ишканда тарабынан өз убагында бүткөрүүгө мүмкүнчүлүгү болбогон учурда гана түзүүгө уруксат берилет.

Айрым учурда ишкананын штатында иштеп жаткан адистер менен да эмгектик макулдашуу келишими түзүлөт. Мындай учурда адистер өзү иштөөчү негизги милдетине кирбegen ишти бүткөрүп берүү милдеттенмесин алат. Буга, мисалы, ушул ишкананын адистеринин квалификациясын жогорулаттуу боюнча баяндама жасоо, дарс окуу же негизги иш күнүнөн кийин аткарулуучу иштер сыйктуу жумуштар кирет.

Эмгектик макулдашуунун негизинде эмгек акысын төлөө ишкананын штаттан тышкary адистери учун бөлүнгөн эмгек акы фондунун эсебинен ишке ашырылат.

Эмгектик макулдашуу келишими эки нускада түзүлүп, анын бир нускасы ишти аткаруучуга берилет, экинчиси бугалтерияда же башка тийиштүү бөлүмдүн документтер көктөмөсүндө сакталат.

Эмгектик макулдашуу келишими айрым учурда **эмгек келишими** же **эмгектик макулдашуу** деп да аталаат.

Эмгектик макулдашуу келишиминин реквизиттери төмөнкүдөй схемада жайгашат:

	1	
2		3
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
10	11	12
13	14	15

Жогорудагы реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Иш кагаздын аты (ЭМГЕКТИК МАКУЛДАШУУ КЕЛИШИМИ, ЭМГЕК КЕЛИШИМИ, ЭМГЕКТИК МАКУЛДАШУУ);
2. Келишим даярдалган жай;
3. Келишим даярдалган дата;
4. Келишим түзүүчүлөр жөнүндө кыскача маалыматтар;
5. Буюртмачынын милдеттери;
6. Аткаруучунун милдеттери;
7. Аткаруучунун эмгек акысы;
8. Иш процессиндеги талаш-тартыштардын чечилиши;
9. Тараптардын даректери, банктык жана паспорттук маалыматтары;
10. Буюртмачынын кызматы;
11. Буюртмачынын колу;
12. Буюртмачынын аты-жөнү;
13. Аткаруучунун кызматы;
14. Аткаруучунун колу;
15. Аткаруучунун аты-жөнү.

Бул реквизиттер айрым элементтер менен толукталышы же алар ез ара алмашышы мүмкүн.

Эмгекттик макулдашын келишимдеринин үлгүлөрү төмөнкүдөй болот:

## ЭМГЕКТИК МАКУЛДАШУУ

Аlamудун кыштагы

99.10.05

Агрофирманын 1999-жылдын 25-апрелиндеги жалпы чогулушунун чечими боюнча анын башкаруучусу Аким Адылбекович Асылбеков аталган фирма тарабынан жана Кант шаарынын Эркиндик көчөсүндөгү 25-үйдүн жашоочусу Ильяс Иманович Актыкбеков экинчи тараптан ушул эмгектик макулдашууну төмөнкүлөр боюнча түздүк:

1. Агрофирма И.И.Актыкбековду 1999-жылдын 10-майынан 1999-жылдын 10-декабрине чейин жети айлык мөөнөткө консерва-колбаса цехинин мастерлигине жалдал иштетет;

2. И.И.Актыкбеков цехтин технология процессин уюштурат жана андагы аспап-куралдардын, жабдуулардын натыйжалуу иштешин камсыз кылат;

3. Агрофирма өз мүчөлөрүнөн зарыл болгон талапка ылайык сандагы кишилерди (жумушчу күчүн) берип, иштеп чыгарууга керектүү транспорт, чийки зат материалы, идиштер ж.б. зарыл буюмдар менен камсыз кылат.

4. И.И.Актыкбековдун айлык акысы 1375 сом өлчөмүндө белгиленет. Чыгарган азык-түлгүнүн сапаты жогору болот, тапшырманы ашык аткараса, агрофирманын жалпы чогулушунун 1994-жылдын 12-августундагы чечиминин негизинде ага кошумча эмгек акы төлөнет;

5. И.И.Актыкбеков агрофирмада иштеген убагында үй-жай менен камсыз кылышат. Үй-жай акысын төлөө кыштак жерлериндеги турак-жайга акы төлөө деңгээлинин негизинде жүргүзүлөт;

6. И.И.Актыкбеков өзүнө тапшырылган бардык иштерди толук жана так өз убагында бүткөрүүгө жана агрофирманын ички эрежелерин так сактоого миддеттепет;

7. Макулдашууда көрсөтүлбөгөн бардык башка учурда тараптар эмгек жөнүндөгү мыйзамдар боюнча иш жүргүзүшөт;

8. Иш жагдайында карама-каршы пикирлер жаралса, ал мыйзамда көрсөтүлгөн тартыпте чечилет.

— Тараптардын дареги:

а) агрофирма - Чүй облусунун Аламудун районундагы Аламудун кыштагы. Дыйканбанктын Аламудун районундагы бөлүмү, эсеп номуру 82920070.

б) И.И.Актыкбеков - 720081, Кант шаары, Эркиндик көчөсү, 25-үй, Аламудун районунун ички иштер бөлүмү тарабынан 1989-жылдын 25-майында берилген НА - IV сериядагы 606494 номурлуу паспорту бар, үй телефону 2-20-34.

Агрофирманын башкаруучусу *(көлу)* А.Адылбеков

Мастер *(көлу)* И.Актыкбеков

## ЭМГЕКТИК МАКУЛДАШУУ КЕЛИШИМИ

Бишкек шаары

00.29.04

Кыргыз Республикасынын ветеринария илим-изилдөө институтунун (мындан ары "Бүйрүүчү" деп аталаат) деректери Арстанбек Адилбекович Дайынбаев аркылуу бир тараптан, Кыргыз Республикасынын илимдер улуттук академиясынын биология институтунун бөлүм башчысы, ветеринария илимдеринин доктору, профессор Акыл Берикбаевич Бактыбеков (мындан ары "Аткаруучу" деп аталаат) экинчи тараптан бул эмгектик макулдашуну төмөнкүлөр жөнүндө түзүштү:

1. Аткаруучунун милдеттери:

1. Институттун кызматкерлерине "Ветеринария жана кибернетика" деген тема боюнча дарс окуп берүү;
- 1.2. Дарсты 40 saat көлемүндө 2000-жылдын декабрынын акырына чейин толук окуп бүттүрүү.

2. Бүйрүүчунун милдеттери:

- 2.1. Кызматкерлерди дарс угуу үчүн жай жана тийиштүү жабдуулар менен камсыз кылуу;
- 2.2. Угуучулардын толук катышуусун камсыз кылуу;
- 2.3. Окуган ар бир дарстын академиялык саатына 30 сомдон бардыгы 1200 (бирミニк эки жүз) сом - эмгек акысын төлөп берүү.
- 2.4 Эмгек акысын төлөө бардык дарсты окуп бүткөндөн кийин ишке ашырылат.

3. Бул эмгектик макулдашууда пайда болгон карама-каршылыктар эмгек мыйзамында белгилендиген тартип боюнча чечилет.

4. Тараптардын дареги:

Бүйрүүчү: 720021, Бишкек шаары, Токтогул көчөсү, 68-үй, телефону: 28-20-91, Улуттук банктын Свердлов райондук бөлүмүндөгү эсеп-кысап номуру: 61001092.

Аткаруучу: 720028, Бишкек шаары, Медеров көчөсү, үй номуру 98, Октябрь районунун ички иштер бөлүмү тарабынан 1986-жылы 10-июлда берилиген VI-ГС сериядагы 640598 номурлуу паспорту бар, телефону: 47-87-98.

- Тиркемелер:
1. Дарстын программасы 2 барак, 1 нуска.
  2. Угуучулардын тизмеси - 3 барак, 1 нуска.
  3. Институттун жетекчилеринин телефондору: 28-20-98, 28-25-95, 28-30-98 - 1 барак, 1 нуска.

Бүйрүүчү

(колуу)

А.Дайынбаев

Аткаруучу

(колуу)

А.Бактыбеков

## ЭМГЕК КЕЛИШИМИ

Ош шаары

1997-жылдын 3-сентябрь

1. Ош мамлекеттик университетинин ректору Б.Мурзубраимов (мындан ары "Буюртмачы" деп аталаат) аркылуу биринчи тараал, Ош облустук оорууланын башкы врачи Б.Асанов (мындан ары "Аткаруучу" деп аталаат) экинчи тараал болуп ушул эмгек келишимин төмөндөгүлөр жөнүндө түздүк:

## 2. Аткаруучунун милдеттери:

2.1. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин окуу графиги боюнча студенттердин өндүрүштүк практикасын Ош облустук ооруканасында өткөрүүгө;

2.2. Оорукананын техникалык базасынан толук пайдаланууга;

2.3. Оорукананын илимий китеңканасынан студенттердин жана окутуучулардын пайдалануусуна;

2.4. Факультеттеги адистик боюнча илимий изилдөө иштерин ооруканада аprobациялоого;

2.5. Студенттерди жана окуучуларды оорукананын Уставынын талаптары жана "Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо мыйзамы" менен тааныштырууга.

## 3. Буюртмачынын милдеттери:

3.1. Студенттерди жана окуучуларды Ош облустук ооруканасынын Уставы жана Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо боюнча аракеттеги нормативдүү актылары менен тааныштырууга;

3.2. 1999-2000-окуу жылында облустук оорукананын алдында ички оорулар кафедрасын ачууга;

3.3. Студенттердин өндүрүштүк практикасына жетекчилик кылган оорукананы дарыгерлерине "Жогорку окуу жайларында эмгек акы төлөөнүн бирдиктүү тарифтик торчосунун" негизинде кызмат ақыларын бир айлык мөөнөттөн кечкитирибей төлөөгө;

3.4. Ош МУда өткөрүлүүчү илимий-теориялык конференцияларга оорукананы дарыгерлерин тартууга жана алардын илимий макалаларын Ош МУнун жыйнактарына чыгарууга;

3.5. Облустук оорукананын З дарыгерине илимий - изилдөө ишин жүргүзүү учун Ош МУнун аспирантурасынан орун берүүгө милдеттенет.

4. Эмгек келишиминин негизинде тараптардын ортосунда пайда болгон пикир келишпестиктер Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарында белгиленген тартипте чечилет.

## 5. Тараптардын даректери:

6. Буюртмачы: 714001, Ош шаары, Ленин көчөсү, 365. Тел.: 2-45-25

7. Аткаруучу: 714006, Ош шаары, Манас көчөсү, 117. Тел.: 2-63-09

8. Эмгек келишимини эки нускада даярдалды жана ал тараптар кол койгон күндөн тартып 2000-жылдын 1-сентябрьна чейин жарактуу.

Ош мамлекеттик  
университети үчүн

Ош облустук  
ооруканасы үчүн

(көлү)  
Б.Мурзубраимов

(көлү)  
Б.Асанов

## 8. Келишим-контракт

Акыркы мезгилде контракттык негизде иштеген адистердин саны көбөйүүдө. Мындай кызматкерлерди жумушка алууга келишим-контракт түзүлөт. Мындай келишимдин үлгүсү төмөнкүдөй болот.

## КЕЛИШИМ-КОНТРАКТ

Ош мамлекеттik университети ректор Б.Мурзубраимов, университетке тиешелүү институттун деректири, факультеттин деканы, кафедра башчысы, университеттин юристи - "Ош МУ" - бир тарап жана "Адис"  
*(Адистин аты-жөнү)*

экинчи тарап болуп төмөнкү келишим-контрактты түзүшөт.

### 1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1.1. "Ош МУ" аталган окуу жайынын курамындагы \_\_\_\_\_

*(институт, факультет, бөлүм, кафедра)*  
кафедрасында 200\_\_-жылдын "\_\_\_"-баштап, 200\_\_-ж. "\_\_\_"-  
чейин (12 ай) \_\_\_\_\_  
*("Адиске" ыйгарылуучу кызмат ордунун аталышы)*  
kyзмат ордунда иштөө үчүн \_\_\_\_\_  
*("Адистин" фамилиясы, аты-жөнү)*

контракт менен жумушка алат.

1.2. Аталган жумуш орун "Адистин" эмтек китечесине жазылып, анын эмгек стажысы катары эсептелет.

1.3. Аталган кызмат орун "Адис" үчүн негизги жумуш оруну болуп эсептелген учурда, "Адиске" мыйзамдуу түрдө төлөнүүчүү эмгектик өргүү ыйгарылат.

1.4. Аталган кызмат орун "Адис" үчүн негизги жумуш оруну болуп эсептелген учурда "Адиске" эмгектик өргүү ыйгарылбайт жана ал төлөнүп берилбейт.

### 2. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

а) Ош МУнун укуктары жана милдеттери:

2.1. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинде чагылдырылган эмгек шарттарын канаттандыруу (жогорудагы 1.3.-пунктаты аталгандардан башка);

2.2. "Адистин" окуу-усулдук, илимий жана тарбиялык иш шартын түзүп берүү;

2.3. "Адистин" окуу-усулдук, илимий жетишкендиктерин колдоо жана жайылтуу;

2.4. "Адистин" сабактарынын сапатын, эмгек тартибин текшерүү, жеке жүрүм-турумuna көз салуу;

2.5. "Адистин" окуу-усулдук, илимий жана уюштуруучулук иштепринин аткарылышы үчүн Ош МУнун тиешелүү түзүмдөрүнүн кызматтарынан пайдаланууга уруксат берүү;

2.6. "Адистин" илимий-изилдөө иштеринин аткарылышындагы за-  
рыл учурларда (диссертация жактоодо, заказ менен окуу китечтерин даяр-  
доодо) тиешелүү мөнөткө стажировка алуу, илимий кызматкерликке орно-  
шуу, илимий ишсапарына баруу укугунаан пайдаланууга уруксат берүүгө.

б) "Адистин" укуктары жана милдеттери:

2.7. Сабактарды жогорку деңгээлде өтүү, окуу-усулдук ийримдер-  
ге, талкууларга, кенешмелерге катышуу, окуу-усулдук жаңы технологияны кол-  
донуу жана жайылтуу;

2.8. Студенттерди жогорку патриоттуулукка, гумандуулукка, эл достуруна, ынтымактыкка тарбиялоо, аларга жогорку интеллектуалдык менен ма-  
миле кылуу;

2.9. Билимин өркүндөтүү, диссертация, илимий долбоорлорду даярдоо,  
окку-усулдук, илимий ишсапарларга баруу;

2.10. Мекеменин китеңканаларынын, Борборлонун, клубдарынын, эс  
алуу жайларынын қызметтарынан пайдалануу;

2.11. Биргэ иштеген кесинтештерине жакшы мамиле кылуу, аларга жар-  
дамдашуу, иштеген жамаатынын ынтымагын чындоо, жамаатты бөлүп-жаруу-  
чулукка жол бербөө;

2.12. Мекеменин Уставын, Жоболорун жана ички тартибин сыйлоо жана  
аларды так аткаруу.

### 3. КЕЛИШИМ-КОНТРАКТЫН МӨӨНӨТҮУ ЖАНА АНЫ ЖОЮУ

3.1. Келишим-контракт "Ош МУ" тарабынан "Адиске" буйрук чыккан  
күндөн баштап юридикалык күчүнө кирет;

3.2. Келишим-контракт тараптардын биргелешкен, же бир жактуу талабы  
менен мөөнөтүнөн мурда жоюлушу мүмкүн;

3.3. Келишим-контракттагы расмий мөөнөт бүткөндөн кийин, ал юридика-  
лык күчүн жоготот жана "Адис" юридикалык түрдө мекемедеги қызмет ору-  
нунан ажырайтады;

3.4. "Ош МУнун" "Адис" менен жаңы мөөнөткө келишим-контракт түзүшү  
"Адистин" мурунку мөөнөттөгү ишине жараша чечилет

### 4. ТАРАПТАРДЫН ДАРЕКТЕРИ

"Ош МУ" - Ош мамлекеттик университети. КР, Ош шаары, Ленин  
көчөсү 331, Ош МУ, тел: (03222) 2.22.73, факс: (03222) 5-75-58; 331  
Lenin str., Osh, tel: (03222) 2.22.73, fax: (03222) 5-75-58.

(Институттун, факультеттин, бөлүмдүн жана кафедранын дареги)

"Адис" - \_\_\_\_\_  
(Адистин дареги жана телефону)

"Ош МУ" үчүн  
Ош МУнун ректору,  
проф.  
Б.Мурзубаимов

"Адис"  
(аты-жөнү)

Деректир \_\_\_\_\_  
Колу \_\_\_\_\_  
дата \_\_\_\_\_

Декан  
\_\_\_\_\_

Кафедра башчысы:  
\_\_\_\_\_

Мөөр, дата \_\_\_\_\_  
Ош шаары, Ош МУ

Юрист \_\_\_\_\_  
(колу, аты-жөнү)  
200 \_\_\_\_-жылдын 25-августу

## КЕПИЛДЕМЕ (Рекомендация)

Кепилдеме тигил же бул адамды кызматка көтөрүүгө ылайыктуу, татыктуу жана тапшырылган ишти аткарууга жөндөмдүү экендин билдириүүчү документ болуп эсептелет.

Кепилдеме мекеме же уюм тарабынан да, жеке киши тарабынан да берилет.

Ар кандай кепилдеменин текстинде кепилдеме бериллип жаткан кишинин ишмердүүлүгү, аткаралган иштери, кылган кызматы, жөндөмдүүлүгү, журум-турумуна объективдүү баа берилет. Ошону менен бирге ага бериле турган ишти жигердүүлүк, берилгендик, иш билгилүк менен аткаарына ишенгендигин көрсөтөт.

Кепилдеме мазмуну жагынан көп учурда мүнөздөмөгө жакын болот. Ошондуктан же кишиге берилген мүнөздөмөдө көрсөтүлгөн объективдүү чындык кепилдемеде да айтылат. Натыйжада кепилдеме бериллип жаткан кишинин активдүү ишмердүүлүгү, адамгерчилги жана жогорку маданияттуулугу, ар бир кишиге жасаган объективдүү мамисеси, терен билимдүүлүгү менен ага бериле турган жооптуу кызматты ийгиликтүү аткара ала тургандыгына ишеним көрсөтүп, ага кепилдеме берилгендиги билдирилет.

Кепилдеме менен мүнөздөмөнүн айырмасы мында: мүнөздөмөдө мүнөздөлүп жаткан адамдын оң жана терс сапаттары көрсөтүлсө, кепилдемеде жалаң оң сапаттары баяндалып, кепилдеме алыш жаткан адамдын ошол белгиленген милдеттерди аткарып кете аларына ишенич билдирилет жана ошол кызматта иштөөгө же уюмга мүчө болууга ж.б. сунуш кылынат; мүнөздөмө мекеме жетекчилиги тарабынан берилет жана ага экиден кем эмес тарап колун коёт. Кепилдемени жеке адам да, жетекчилик да жана эмгекчилер жамааты да бере алат.

Түрдүү сыйлыктарды, мисалы, медаль, орден, автомашина ж.б. алууда да тиешелүү адамдарга кепилдеме берилет.

Кепилдеме бир нускада колдо же машинкада (компьютерде) да ярдалат. Ага мөөрдүн коюлушу милдеттүү эмес.

Кепилдеменин реквизиттеринин жайгашшу схемасы төмөнкүдөй:

1		
2		
3		
4		
5	6	7
8		

Бул реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Иш кагаздын аты (КЕПИЛДЕМЕ);

2. Текст:

а) кепилдеме берген адамдын аты-жөнү же мекеменин аталышы;

б) кепилдеме берилип жаткан адамдын аты-жөнү, кайсы мезгилден бери аталган уюмда иштеп жатканы;

в) кепилдеме берилип жаткан адамдын өз кызматына жасаган мамилеси, коомдук иштерге катышуусу;

г) кепилдеме алыш жаткан адамдын коомго, дүйнөгө болгон көз карашы, жалпы ойөрүшү;

д) кепилдеме алыш жаткан адамдын үй-бүлөсү жөнүндө кыскача маалымат;

3. Кепилдеме алыш жаткан адамдын кызматындагы, өнөр тармагындагы же илимдеги ийгиликтери;

4. Кепилдеме берүүчүнүн кызматы, аты-жөнү жана кепилдеме алыш жаткан адамдын сөз болуп жаткан кызматта иштеп кете ала тургандыгы жөнүндө билдириген ишеничи;

5. Кепилдеме жазуучунун кызматы;

6. Кепилдеме берүүчүнүн колу;

7. Кепилдеме берүүчүнүн аты-жөнү;

8. Кепилдеме жазылган дата.

Кепилдеменин үлгүсү төмөнкүдөй болот:

### КЕПИЛДЕМЕ

Мен, Асанбекова Сагыйпа, Байдөөлөтөв Асаналыны 1958-жылдан бери билемин. 1961-жылдан баштап Кыргыз Республикасынын илимдер улуттук академиясынын тил илими институтунда бирге иштейбиз. Бул мезгилдин ичинде А. Байдөөлөтөв кыргыз диалектологиясы боюнча жеткилең адис катарында таанылды, филология илимдеринин кандидаты болду. Анын кандидаттык диссертациясы, бир каша макалалары илимий жактан мазмундуулугу жана төрөндиги менен айрымаланат.

А. Байдөөлөтөв илимий иштерде, ошондой эле үй-бүлөдө жана коомдук жайда өзүн токтоо кармал, маданияттуу киши катарында алыш жүрөт. Өзүнө тапшырылган ишти толук, так жана ақырына чейин аткаралат. Тартыптуулугү жана кызматына болгон зор ынтызарлыгы менен коомчулуктун сүймөнчүлүгүнө ээ. Институтта бир нече жыл кесипчилик комитетинин мүчесү болуп шайлапып, анын ишине жигердүү катышты.

А. Байдөөлөтөвдүн жогоруда көрсөтүлгөн активдүү ишмердүүлүгү, элге болгон адамгерчилкүү мамилеси, терең ойлонуп изилдеген илимий иштери аны он баалоого мүмкүнчүлүк берип, ага кандай иш тапшырылса да аткара тургандыгына ишеним билдириүүгө болот. Ошондуктан А. Байдөөлөтөвдү кесипчилик бирлингизинин республикалык комитетинде иштөөгө кепилдеме беренимин.

Улук илимий  
кызматкер  
00.29.04

(колу)

С. Асанбекова

## **КЫЗМАТ КАТТАРЫ** (Служебные письма)

Мекемелер арасындагы кызматташууну ишке ашыруучу негизги документ - **кызмат каттары**. Кат аркылуу аткарыла турган маселелердин көлөмү өтө кең, анткени мындай каттар аркылуу көп түрдүү көрсөтмөлөр, суроолор, жооптор, түшүндүрүүлөр, өтүнүчтөр, кабарлар, сунуштар, кепилдиктер ж.б. берилет. Мазмуну жагынан өтө ар түрдүү болгон мындай документтер жалпысынан кызмат каттары да аталац. Кызмат каттары мекемелер, уюмдар арасында иш жүргүзүүнүн, байланыштын басымдуу бөлүгүн ишке ашыруучу документ болуп саналат. Айрым мекемелердин документ жүгүртүүсүнүн 70-80%ын кызмат каттары түзөт.

Өз ара кат жазууга себеп болуучу маселелер канча көп болсо, буларга байланыштуу жазыла турган кызмат каттарынын түрлөрү да ошончолук көп болот. Кызмат каттары өзгөчөлүктөрү боюнча экиге бөлүнөт.

**1. Жооп берүүнү талап кылуучу каттар** (доо каттар, суроо каттары, өтүнүч каттар);

**2. Жооп берүүнү талап кылбай турган каттар** (кошумча кат, аныктоочу кат, эскертуү каты, маалымдама кат, кепилдик кат ж.б.).

Мындай каттар белгилүү бир максатта жазылат, маселен, кепилдик каттарда кепил болуу көрсөтүлсө, тиркеме каттарда тиркеме кылына турган документтер жөнүндө кабарлайт. Айрым учурда бир эле катта кепилдик да, сунуш да, эскертуү мазмуну да жазылган учурлар орун алыши мүмкүн.

Кызмат каттары, адатта, каттар үчүн атайын даярдалган иш кагаздарына - мекеменин бланкына жазылат. Атайын бланк болбогон учурда кызмат каттары кадимки эле жазуу кагазына жазылат. Мындай учурда анын сол жаккы жогорку бурчуна кат жөнөтүп жаткан мекеменин штампы коюлат.


Кызмат каттары атайын басма кагазга (уюмдун фирмалык бланкына) жазылат. Мындай кагаздарда сол жагына тигинен кыргыз тилинде, оң жагына орус тилинде керектүү реквизиттер толтурулат.

Республиканын чегинде, адатта, кыргыз тилинде реквизиттери толтурулган атайын кагаз колдонулат.

Кызмат каттары эки негизги бөлүктөн - биринчи уюм жөнүндө басмаканалык ыкма менен басылган ар кандай маалыматтардан (уюмдун атальшы, дареги ж.б.), экинчиси - уюм тарабынан даярдалып, машинкада жазылган тексттин темасы, текст, жетекчи жөнүндөгү маалыматтардан турат. (Биз кызмат каттарынын түрлөрүнө айрым-айрым токтолгондо, берилген үлгүдө анын биринчи бөлүгүн көрсөтпөйбүз).

Кызмат каттары үчүн даярдалган атайын басма кагазынын кат жа-

зылгандан кийинки үлгүсү төмөнкүдөй болот (схемадагы сандар жоғору да көрсөтүлгөн кызмат каттарынын негизги бөлүктөрүнө дал келет):



Кызмат қаттарынын реквизиттери төмөнкүдөй чечмеленет:

1-бөлүк.

1. Кыргыз Республикасынын герби же уюмдун эмблемасы;
2. Уюм баш ийген министрликтин, комитеттин же республикалык маанидеги башкарманын аталышы;
3. Уюмдун алган мамлекеттик сыйлыктары (ордендері);
4. Уюмдун аты;
5. Бөлүмдүн аты;
6. Уюмдун коду (Башкаруу документчилигинин классификатору боюнча);

7. Иш кагазынын коду;
  8. Уюмдун почта индекси, толук дареги, телефон, телетайп номуру, телефон коду, мамбанктагы эсеп-кысап номуру;
  9. Жыл, күн, ай. Жиберилген каттоо белгилери (шарттуу номуру, келген датасы);
  10. Келген иш кагазынын катталуу белгилери (шарттуу номуру, келген датасы);
  11. Резолюциялык белги;
  12. Тескеө жөнүндө белги;
  13. Иш кагаз жөнөтүлгөн дарек (уюмдун аты, эгерде анык болсо, жетекчинин кызматы, аты-жөнү).
- 2- бөлүк.
14. Тексттин темасы;
  15. Текст;
  16. Тиркемелер жөнүндө белги;
  17. Жетекчинин кызматы, колу, аты-жөнү;
  18. Маакулдук белгиси (виза);
  19. Макулдашуу жөнүндө белги;
  20. Аткаруучу жөнүндө белги жана анын дареги же телефон номуру;

21. Аткарылгандык жөнүндө белги.

Схемадагы үзгүлтүксүз сыйык менен белгиленген реквизиттер түркүтүү болот. Башкача айтканда, алар басмаканалык жол менен басылат.

Ал эми үзүк сыйык менен белгиленген реквизиттерди катты даярдоочулар жазышат.

Кызмат каттарын даярдоодо жана жиберүүдө төмөнкүлөргө көнүл буруу керек:

1. Кызмат каттарынын мазмунуна карата көп түрдүүлүгү жогоруда айтылды, бирок анын кайсы түрүнө кире тургандыгы мазмундан гана билиниши керек;

2. Кызмат каттарынын экинчи бөлүгү машинкада басылат;

3. Кызмат каттары эки нускада даярдалат. Анын биринчи нускаасы атايын басма (фирмалык) кагазга басылат. Биринчи нуска башка уюмга жиберилет.

Ал эми экинчи нуска жөнөкөй кагазга басылат жана уюмда сактасылат;

4. Кызмат каттарына уюмдун жетекчиси же жетекчинин биринчи орун басары кол коёт.

Катта баяндалган маселелер боюнча жоопкерчиллик бир нече адамдарга жүктөлсө, коюлган колдордун саны эки же андан ашык болот;

5. Кызмат каты эки же андан көп уюмга жиберилсе, кат жөнөтүлүп жаткан негизги уюм же анын жетекчисинин аты-жөнү биринчи жазылат;

6. Бир эле кызмат катын алуучулардын саны төрт адамдан ашпага-  
ны ылайык;

7. Кызмат каттарынын текстинин темалары кыска, так жана  
мазмунун толук камтый алгандыгы мааниге ээ. Теманын төмөнкүдөй  
аталыштары сунуш кылынат: "Жиберилген товарлардын кем чык-  
кандыгы жөнүндө", "Мектеп ремонту үчүн кошумча каражат  
бөлүштүрүү тууралуу", "Азық-түлүк салыктарын кыскартуу жөнүн-  
дө" ж.б.у.с.;

8. Кызмат каты атайын басма кагазга эмес жөнөкөй жазуу кагазына  
жазылса, каттын жогорку сол жак бурчуна уюмдун штампы басылат.

Кол коуючу жооптуу адамдын кызматы менен кошо уюмдун аталы-  
шы көрсөтүлөт (мисалы: "Ош машина куруу заводунун" башкы инже-  
нери ж.б.);

9. Жетекчинин ордуна анын орун басарынын кол коюшу иш кагаз-  
дарын колдонууда кенири практикаланып келе жатат. Бирок иш кага-  
зына кол койгон адамдын кызматы так көрсөтүлүшү керек. Мисалы,  
жетекчи жок мезгилде катка же башка иш кагазга кол койгон адамдын  
кызматы "Деректирдин орун басары", "Төраганын биринчи орун баса-  
ры", "Кафедра башчысынын милдетин убактылуу аткаруучу" деген  
формада берилиши сунуш кылынат жана бул укуктук жактан өзүн  
толук актайды;

10. Кызмат каттары биринчи жактын жекелик же көптүк түрлөрүнүн  
сылык формасы менен баяндалат. Тексттин мазмунунун сыйымдуулу-  
гу талап кылынат.

11. Кызмат каттарынын тексти каттын калган бөлүктүрү менен кошо  
бир беттен ашпаганы максатка ылайыктуу.

Өтө так, анык жана терең баяндоону талап кылган маселелерге 3  
бетке чейин орун берилиши ыктымал;

12. Кызмат каттарынын текстин түзүүдө анын түзүлүшүн билүү  
мааниге ээ. Ар кандай каттын тексти өз ара логикалык байланышты  
түзгөн үч бөлүктөн туршу зарыл. Биринчи - киришүү - бөлүктө кат  
аркылуу тиешелүү уюмга кайрылуунун негизги себеби, экинчи бөлүк-  
тө катта коюлуп жаткан маселени чечүү зарылдыгы далилдердин неги-  
зинде баяндалат жана үчүнчү (тыянак) бөлүктө кат жазуудагы негиз-  
ги максат көрсөтүлөт.

Айрым кызмат каттарынын мазмунунун тексти 1 же 2 бөлүктөн  
туршу да ыктымал.

Катта баяндалган маселелер жоопкерчиликти өзүнө ала турган  
бир нече кишиге тапшырыла турган болсо, кол коочулардын саны эки  
же андан көп болушу мүмкүн. Мисалы, төлөөнү кепилге алуу жөнүн-  
дө, финанссы ж.б.у.с. документтерде катка жетекчи менен бирдикте  
башкы бугалтыр, экономист кол коюшу мүмкүн.

Катта кол кою белгилүү тартиптин негизинде, тагыраак айтканда,  
аткарған кызматына ылайыктуу жайгаштырылат. Кол коуюдан соң

кол койгон кишинин фамилиясы кашаага алынбай, ысмынын баш тамгалары фамилиядан мурун жазылат:

Деректир

(көлү)

Б. Шайыков

Баш бугалтыр

(көлү)

К. Самаков

13. Кызмат катта көрсөтүлгөн сунуш, талап ж.б. ишке ашырылгандан кийин, ал тескөөдөн алынат.

Биз төмөндө кыргыз тилинде иш жүргүзүүдө кенири колдонулган кызмат каттарына токтолобуз.

### **1. Чакыруу кат (Приглашение)**

Чакыруу каты чогулушка, салтанаттуу жыйынга белгилүү адамдарды чакыруу үчүн жиберилет.

Тексттин мазмунунда өткөрүлүп жаткан жыйын качан, каерде боло турғандыгы, адамды чакыруудагы негизги максат эмне экендиги так көрсөтүлөт.

Чакыруу катынын тилинде расмийлүүлүк (ал “жолдош”, “мырза”, “айым” деген сөздүн бири менен башталат) жана салтанаттуулук (ал көбүнчө “Урматтуу”, “Улуу урматтуу”, “Азиз”, “Кадырлуу” деген сыйктуу сөздөр менен башталат) даана байкалыш турушу зарыл.

Чакыруу катынын текстиндеги каратма сөз беттин (барактын) ортосуна жазылат да, текст абзац жана баш тамга менен башталат.

Чакыруу катынын текстиндеги салтанаттуулукту сактоо жана күчтөтүү максатында текст аяктагандан кийин, “Урматтоо менен” деген клишени пайдаланууга болот.

Чакыруу каты эки нускада - биринчи нуска мекеменин бланкына, экинчи нуска А4 жазуу кагазына - даярдалат. Экинчи нуска мекемеде калтырылат. Чакыруу катынын эки нускасы төн каттоодон өткөрүлүп, зарыл маалыматтар менен жабдылып, тиешелүү тараапка жиберилет.

Кызмат каттары мекеменин бланкына даярдалгандыктан, андагы басмаканалык ыкма менен аткарылган реквизиттерге (реквизиттердин катта жайгашуу схемасы теманын башында көрсөтүлгөн) токтолбойбуз. Тактап айтканда, конкреттүү иш кагазынын зарыл реквизиттерин атоо менен чектелбиз.

Чакыруу катынын негизги реквизиттери булар:

1. Катты әлуучунун иштеген мекемеси, кызматы жана аты-жөнү;
2. Каратма сөздүү сүйлөм;
3. Текст;

4. Катты жиберген мекеме жетекчисинин кызматы, колу жана аты-жөнү.

Чакыруу катынын үлгүсү төмөнкүдөй болот:

«Дастан» университетинин  
профессору С.А. Токтогоновго

Урматтуу Султан Аманкулович!

Ушул жылдын 14-августунда saat 10.00до Кыргыз драма театрынын имараташында Шабдан баатырдын 160 жылдык мааракесине арналып өткөрүлүүчү илиймий-теориялык конференцияга Сизди катышат жана ал жөнүндө баяндап берет деген үмүттөбүз.

Төраганын орун басары

(колу)

А. Исабаев

## 2. Доо кат

Доо кат белгилүү бир уюмдун башка бир уюмга карата талабын жана нааразылыгын билдириүүдө колдонулат. Бул каттын жазылышина негизги себеп - түзүлгөн келишимдин бир тараптуу аткарылбай калышы. Ушундай шартта доо кат жазган тарарап өзүнүн мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылкытарын коргоого аракеттенет.

Доо кат үч нускада даярдалат. Бирийчи нуска келишимди бузган тараапка берилет. Экинчи нуска зыян тарткан тараапта калтырылат. Доо катта көрсөтүлгөн мөөнөттө болгон чыгым төлөнүп берилбесе, анын үчүнчү нускасы сотко же арбитраждык сотко өткөрүлөт.

Статистикалык маалыматтарга караганда, доо каттары негизинен транспорт ишканаларына, темир жол жана аба жолдор башкармалыгына даректеле тургандыгы байкалат. Анткени алар жүк ташуу боюнча өздөрүнө алган милдеттенмелерди жүк ташуу процессинде бузуунун натыйжасында товардын кемип калышы, жүктүн бузулушу ж.б.у.с. жагымсыз натыйжалар келип чыгат.

Доо каттарында доогердин талабын негиздеген жана тастыктаган далилдер, көрсөтмөлөр менен соода күбөлүгү (коммерциялык акт) тиркелип, алардын канча беттен (барактан) экендиги белгилениши керек.

Доо каттарында төмөнкүлөр тиркелет:

1. Товар-транспорт коштому кагазы (темир жолдогу, аэрофлотто-гу, автотранспорттогу жүк);
2. Соода күбөлүгү (жүктүн бөлүгү жолгосо же жүк бузулса);
3. Жүктүү ташуу үчүн алгандыгы жөнүндө дүмүрчөк (жүк бүтүндөй жолголон учурда);
4. Жөнөтүлгөн жүктүн, товардын саны менен баасы көрсөтүлгөн

документ (эсеп-фактура), төлөм эсеби, наряддар, продукция жөнөтүү үчүн берилген документ;

5. Дооланган сумма (бул сумма доо катынын текстинде көрсөтүлбөгөн учурда жазылат);

6. Доогердин пикири боюнча доонун тууралыгын тастыктай турган документтер.

Доо катынын экинчи бөлүгүнүн негизги реквизиттери төмөнкүлөр:

1. Кат жиберилүүчү уюмдун атальшы жана дареги;

2. Доонун баасы (тексттин темасы катары берилет);

3. Текст;

4. Тиркемелердин тизмеси (ар бир иш кагазынын канча беттен турары көрсөтүлөт);

5. Жетекчинин кызматы, колу жана аты-жөнү.

Доо каттын үлгүсү төмөнкүдөй:

Кант нан заводу  
714002, Кант шаары,  
Достук көчөсү, 119

Жетпей калган 185 сомдук  
нан азық-түлүктөрүн төлөтүү  
жөнүндө

1999-жылдын 11-январында биздин соода борборубузга Сиздер жиберген нан азық-түлүктөрүн алдык. Ал Кант шаарындагы № 1 автобазанын атайын машинасы менен № 6134 коштомо кагаз боюнча жиберилген. Атайын машинанын бортунун эшигине Кант нан заводунун пломбасы коюлган.

Кабыл алуу мезгилиндеги пломбанын бүтүн экендиги аныкталды. Бирок 185 сомдук нан азық-түлүктөрү жетпей калды.

Кем чыккан азық-түлүккө машинанын айдоочусу жана Кант нан заводунун өкүлү Т.Акылбековдун катышуусы менен № 6134 коштомо кагазга негиз-делип акт түзүлдү.

Көрсөтүлгөн нан азық-түлүктөрү үчүн Сиздердин эсепке акча толук тө-лөнгөндүгүнө байланыштуу Сизден бир жумалык мөнөттө биздин эсепке 185 сом акча еткөрүүнү сурайбыз.

Тиркеме: Жетпей калган нан азық-түлүктөрү жөнүндө акт (1 бет).

Деректир

(көлүг)

А.Жаанбаев

Бишкек "Илбирс" АКСы  
720001, Бишкек ш.  
Киев көчөсү, 122.

Жетпеген 1950 сомдук товардын  
баасын өндүрүү жөнүндө

2000-жылдын 2-февралында Сиздер 14256 номурулуу эсеп аркылуу жи-берген трикотаж буюмдарын алдык. Жүк Кыргызстан темир жолу аркылуу

Кара-Суу станциясына 2000-жылдын 16-февралында 543482 номурлуу темир жол дүмүрчөгү боюнча 6103782 номурлуу темир жол контейнеринде жүктуү жөнөтүүчүнү ("Илбирс" АК) пломбасы бузулбаган түрүндө келип жетти.

2000-жылдын 18-февралында тор кийимдерди кабыл алууда ар биригин баасы 390 сом турган спорт костюмунан (артикулу 5284) беш даана жетпегендиги аныкталды. Жалпы баасы 1950 сомду түзөт.

Керек-жарак коомунун өкүлү С. Ташбаевдин катышуусу менен 154 номурлуу жетпеген бил төвөр аныкталган документ түзүлүп, 17-февралда жазылган акт аркылуу бекемделди.

Ошол жылдын 18-февралында акционердик коомдун дарегине жетпей калган товар жөнүндө кабар берүү менен, бил трикотаж костюмдарын кабыл алууга катышуу үчүн өзүнүн өкүлүн жиберүүнү сурал, Сизге жиберилген телограммабыз жоопсуз калды.

Көрсөтүлгөн товар үчүн Сиздин эсебинизге (счетуңузга) акча толук кото-рулган. Жетпей калган товар үчүн төлөнгөн 1950 сомду он беш күндүк мөөнөттө биздин эсебибизге откөзүп берүүнүздү сурайбыз.

- Тиркеме: 1. Товардын жетишпегендиги жөнүндөгү акт  
(2 бет, 1 нуска).  
2. Биздин мекеменин өкүлүнүн актысы  
(1 бет, 1 нуска).

Деректир

(колуу)

Р.Асылов

### 3. Тиркеме кат

Тиркеме кат - башка уюмга жибериле турган иш кагаздар жөнүндө кабарлоочу расмий кабар кагазы. Уюмдарда мындай кат келишимдин долбоорун, доо материалдарын ж.б. жөнөтүүдө көп колдонулат.

Тиркеме каттын дарек белгилери:

1. Катты алуучу уюм жана жетекчинин аты-жөнү;
2. Текст (киришүү жана тыянак бөлүктөрү кошо);
3. Тиркеме (жөнөтүлүп жаткан иш кагаздарынын тизмеси жана көлөмү);
4. Жетекчинин кызматы, колу жана аты-жөнү.

Тиркеме каттын текстинде тыянак бөлүгү негизги орунду ээлейт. Анда жөнөтүлүп жаткан иш кагаздар жөнүндө жалпы маалымат менен бирге жөнөтүүнүн негизги максаты да баяндалат.

Тиркеме кат дайыма эле жазыла бербайт. Мисалы, жиберилген иш кагаз бирөө болсо, тиркеме кат даярдалбайт. Эгерде тиркелүүчү иш кагаз кошумча түшүндүрүүлөргө, маалыматтарга, сунуштарга, суралычтарга мүктаж болсо жана ал бир канча бөлүктөрдөн турса, тиркеме кат жазуу мақсатка ылайыктуу.

Тиркеме каттын тилинде "Жиберебиз", "Кайра жиберебиз", "Тиркейбиз", "Тиркеме кылабыз", "Сунуш кылабыз" деген сыйктуу сөз жана сөз айкаштары кенири колдонулат.

Тиркеме каттын үлгүсү:

Бысык-Көл мамлекеттик университетинин  
кыргыз тили кафедрасына

"Кыргызстан" басма үйү 1999-жылы басып чыгарууга пландаштырган  
"Лингвистикалык терминдердин кыргызча-орусча-англисче сөздүгү" (түзүүчү  
- Ш.Абыгулов) жана "Кыргыз тили. Кыргыз мектептеринин 5-классы үчүн"  
(авторлор - Т.Кудайбердиев, Ж.Эсенов) аттуу китептердин кол жазмаларын  
талкуулап, тиешелүү сунуштарды берүү үчүн Сиздерге жиберебиз.

Төмөнкү кол жазмалар тиркелди:

1. Ш. Абыгулов. "Лингвистикалык терминдердин кыргызча-орусча-анг-  
лисче сөздүгү" (307 бет);

2. Т. Кудайбердиев, Ж. Эсенов. "Кыргыз тили. Кыргыз мектептеринин  
5-классы үчүн." (256 бет).

Башкы редактор

(колу)

С.Атабаев

Ош мамлекеттик университетинин  
ректоруна

Кыргыз Республикасынын илимдер улуттук академиясынын Тил илими  
институтунун алдындағы докторлук даража берүүчү Д. 10.93.20. адистешти-  
рилген кенеси Сиздерге Б.Акбаевдин "Кыргыз тилиндеги этиштik сез айка-  
шы" деген докторлук диссертациясын сырткы пикир берүү үчүн жиберет.

Бул диссертациянын коргоо мөөнөтү 2000-жылдын 20-майына белгилен-  
ген.

Диссертацияга өз пикириңиздерди 720011, Бишкек - 11, Чүй проспекти-  
си, 265<sup>а</sup>, Тил илими институтуна жибериңиздер.

Тиркеме: 1. Диссертация (1 нұска, 320 бет).  
2. Автореферат (2 нұска).

Адистештирилген кенештин  
окумуштуу катчысы,  
филология илимдеринин доктору (колу)

Т.Байбеков

#### *4. Суралыч кат*

Суралыч кат уюмдардын ортосунда жазылат. Бул кат аркылуу  
кандаидыр бир ишти аткаруу же аягына чыгуу экинчи уюмдан суралат.

Суралыч каттын дарек белгилери төмөнкүлөр:

1. Катты алуучу уюм жана жетекчинин аты-жөнү;
2. Текст;
3. Тиркеме (эгерде зарылчылык болсо);
4. Жетекчинин кызматы, колу жана аты-жөнү.

Суралыч каттын үлгүлөрү.

Баткен облустук "Кыргыз тили"  
коомунун жооптуу катчысы  
К.Эсенбекага

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин үйрөнүү максатында комитеттин кызматкерлеринен куралган тайпага кыргыз тили боюнча сабак уюштурууну Сизден суранам.

Төрага:

(колу)

К.Жээнбеков

Информатика борборунун деректири  
профессор А.И.Имановго

"Кыргыз Туусу" гезитинин кызматкери А.И.Исабаевди эсептөө техникасы боюнча иш тажрыйбаны үйрөнүү үчүн эки айлык мөөнөткө стажёрлукка кабыл алнуунузду өтүнөм.

Үйрөнүү мөөнөтү 2000-жылдын 1-мартынан 30-апрелине чейин.

Урматтоо менен  
Башкы редактор

(колу)

А.Матисаков

Кыргыз Республикасынын "Илбирс"  
акционердик коомунун баш деректири  
Тентиев Женишбек мырзага

Урматтуу Женишбек Бекболотович!

Кыргызстан кесиптик бирликтөр көнешинин федерациясы 2000-жылдын 6-июнунда "Базар экономикиасына өтүү учурunda кесиптик бирликтөрдин милдеттери" деген темада илимий-усулдуу конференция өткөрүүнү белгилеген.

Атalgan конференцияны өткөрүүдө Сиздин акционердик коомдо ушул маселе боюнча иштеп жаткан инженер-экономисттер өндүрүштүү өнүктүрүү максатында жүргүзүп жаткан иштери боюнча бизге маалымат берүүсүн жана конференцияга атайын баядама менен катышуусун өтүнөбүз.

Төрага

(колу)

С.Саспеков

Мындай кат биринчи жак менен жазылса, айтылган ой бир кыйла даражада расмий түргө ээ болот.

Кыргыз мамлекеттик академиялык  
драма театрынын деректири  
Осмонов Кыргыzbай мырзага

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетинин филология-факультетинин деканаты жана кесиптик уюму ушул жылдын 15-ноябрьинда saat 19<sup>00</sup> да көрсөтүлө турган "Манастын уулу Семетей" спектаклине студенттер үчүн 120 (жуз жыйырма) билет беришинизди өтүнөбүз.

Факультеттин деканы (колу)  
Кесиптик уюмдун төрагасы (колу)

Б.Байболов  
Ш.Ниязбеков

Атайын кабарларды же документтерди жиберүүнү сураган каттарга жазылган жооп каттар көбүнчө кошумча кат мүнөзүндө болуп, алардын тексти төмөнкүдөй түзүлүшү мүмкүн.

Сиздин 2000-жылдын 15-февралындагы 25-номурлуу катынызга жооп катарында 20 кишиден турган өндүрүш тобун жабдуунун долбоорун жиберебиз.

2000-жылдын 10-февралындагы А-1-15 номурлуу суроо катынызга ылайык ремонт кылуу үчүн түзүлгөн сметаны (5 бет, 2 нускада) жөнөтөбүз.

Аталган документке кол коюлуп, мөөр басып бекитилген бир нускасын биздин дарекке жиберүүнүздү сурайбыз.

## 5. Ишенич кат

Ишенич кат кандайдыр бир шарт же убаданы тастыктоо иретинде түзүлгөн расмий иш кагазы болуп саналат. Каттын бул түрү аткарылуучу иш үчүн акы төлөө, иштин аткарылуу мөөнөтү, кимдир бирөөнү жумушка кабыл алууда, түрак-жай менен камсыз кылууда, аткарылуучу иштин сапаты үчүн ишенич билдирилгенде даярдалып, уюм же жеке адамдарга жиберилет.

Каттын текстинде "...ишенич билдирибиз", "...ишенич билдирибиз", "...өз милдетибизге алабыз" деген туюнталар болот.

Каржылоо маселеси менен байланыштуу ишенич катка уюмдун жетекчиси менен бирдикте башкы бугалтыр (эсепчи) кол коёт.

Ишенич каттын реквизиттери төмөнкүдөй:

1. Кат жөнөтүлгөн уюмдун аты, жетекчинин кызматы, аты-жөнү же кат арналган адамдын аты-жөнү;

2. Текст;

3. Уюмдун жетекчisinин кызматы, колу жана аты-жөнү.

Ишенич каттын үлгүсү:

Ысык-Көл кыргыз драма  
театрынын деректериине

1999-жылдын 12-июнунда saat 18.30да коюлуучу "Ашыrbай" спектаклине биздин заводдун жумушчу жана кызматкерлери үчүн 100 (жүз) билет бөлүштүрүүнүздү суранабыз.

Билет акысын Сиздердин эсебиниздерге 12-июнга чейин которууга ишенич билдирибиз.

Деректир

(колу)

С. Аалы уулу

Урматтуу Абдиманап Жалилович!

"Кыргыз тили" коому Сизге кыргыз тили боюнча сабактарды өткөрүүгө зарыл шарттарды түзүүгө жана келишимдин негизинде акы төлөөгө ишенич билдириет.

Жооптуу катчы:

(колу)

К. Эсенбеков

Айрым ишенич каттын текстинде “ишенич билдириет” деген сөз айкашы пайдаланылбаса да, андай маани даана сезилип турат. Мындай каттар да ишенич катка кирет.

Нарын мамлекеттик университетинин  
ректоруна

Биздин районго бөлүштүрүлгөн бардык жаш мугалимдер кеминде бир ставка жумуш жана турак жай менен толук камсыз кылынат.

Билим берүү жана  
маданият бөлүмүнүн башчысы: (колу)

Т.Акматов

Урматтуу Бакыт Бердибаевич!

Биздин курулуш бирикмебиз Сизди курулуш иши боюнча башкы инженерликке алууга даяр.

Сизге ушул жылдын үчүнчү декадасында биздин бирикмеге тиешелүү үйдөн үч бөлмөлүү батир беребиз.

Деректир . (колу)

К.Бакиров

Айрым учурда кат жазуу менен бирге кабар берүү, суроо, өтүнүч, сунуш маанилери да айтылышы мүмкүн. Төмөндө ушундай мааниде жазылган айрым тексттердин үлгүсүн келтирешибиз:

Эркин жазуучулар бирлигинин  
котормочулар кенешине

К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети ушул жылдын октябрь айында “Көркөм катормо жана кыргыз адабиятынын эл аралык байланышы” деген темада илимий-усулдук конференция өткөрүүнү пландаштырууда. Конференцияга эркин жазуучулар бирлигинин катормо боюнча кенеси жардам кылышын сурайбыз.

Конференциянын тезисин, программасын басып чыгаруу, мейманчарды тосуп алуу жана узатууга кеткен каражаттарды университет өз мойнуна алат.

Ректор (колу)

М.Кидибаев

“Лейлек” айыл чарба бирикмесинин  
терагасы А.Алымбековго

Райондук мәлдүй бордол семиртүүчү комбинат Сиздин бирикмениздеги “Волгарь-5” маркасындагы чөп туурагычызыздын бирөөнүн убактылуу пайдаланууга беришинизди сурайбыз.

Комбинат аны өз убагында пайдаланууга толук жарактуу абалында кайташып берет.

Деректир (колу)

О.Асанов

Баткен райондук электр тармактарынын  
башчысы Ж.Баркалбасовго

Ушул жылдын май айында Талды-Суу кыштагындагы турал-жайларды  
электрлештируү белгиленди. Ошондуктан "Талды-Суу" айыл чарба агрофир-  
масы кыска убактын ичинде кыштакты электр жылытыкчына өткөрүүгө бай-  
ланыштуу басын эсептеп, биз менен келишим түзүп, ишти баштоонузду Сиз-  
ден сурайбыз.

Кыштакты электр жылытыкчыка өткөрүү иштерине байланыштуу Куру-  
луш банк болумүндөгү 0167662 номерлүү эсеп-кысап счету аркылуу электр  
жылытыкчыка өткөрүү иштери бүткөндөн кийин бир ай мөөнөттүн ичинде тий-  
иштүү акысын төлөп берүүгө агрофирма кепилдик берет.

Деректир

(колу)

А.Сааданбеков

Баш бугалтыр

(колу)

С.Бакаев

## 6. Ишенич милдеттөмөсө

Ишенич милдеттөмөсү уюмдар тарабынан китеңканаларга бери-  
лет. Мындай милдеттөмөсөнин атайын барагы басмаканада даярдалат  
жана уюмда жооптуу адам тарабынан колдо же машинкада толтуру-  
лат.

Ишенич милдеттөмөсөнин үлгүсүн сунуш кылабыз.

### ИШЕНИЧ МИЛДЕТТЕНМЕСИ Кыргыз Республикасынын улуттук КИТЕПКАНАСЫНА

700009, Бишкек ш., Шабдан баатыр көчөсү, 207, тел. 25-52-71

Ош мамлекеттик университети

714000, Ош ш., Ленин көчөсү, 331, тел. 2-67-41

(уюмдун аты, дареги, эсеп болумунун телефону)

проф.Шеринев ЖЭэналинын

(кызметкердин кызматы жана толук аты-жөнү)

атына өздүк баракча ачуунузду сурайт.

Жолдош Ж.Шеринев биздин уюмдан кызматтан бошогондо, эсеп болуму-  
но Сиздердин китеңкананын маалыматын тапшырбаса, аны менен эсептеш-  
пеөөгө ишенич беребиз

Ушул милдеттөмөс аткарылбаса, жолдош Ж.Шеринев тарабынан китеңка-  
нага кайра тапшырылбаган адабияттар үчүн бүт материалдык жоопкерчилик-  
ти өзүбүзгө алабыз.

Уюмдун жетекчиси: (колу)

Б.Мурзубранов

(аты-жөнү)

Башкы бугалтыр: (колу)

И.Алиева

(аты-жөнү)

М.О.

1998-жылдын 6-июлу

Ишенич милдеттөнмөсү ишенич каттын өзгөчө түрү болуп саналат. Ал атайдын басма кагазына эмес, өзүнүн бланкына толтурулат. Кызмат каттарынан болгон айырмасы ага экиден кем эмес жетекчи кол көёт, уюмдун мөөрү басылат жана берилген датасы көрсөтүлөт.

Ишенич милдеттөнмөсү китеңканада сакталат.

## 7. Суроо кат

Башка уюмдан зарыл болгон иш кагаздар, маалыматтар же башка керектүү нерсе суроо кат аркылуу суралат жана катка жооп талап кылынат.

Бир суроо катта бир гана маселе жөнүндө сөз болушу (бир гана суроо болушу) максатка ылайыктуу.

Суроо каты, адатта, эки негизги бөлүмдөн - кириш жана резюмөден (негизги маселенин жыйынтыгынан) - түзүлөт. Кириш бөлүмүндө суроону жиберүүнүн себеби көрсөтүлөт, ал эми экинчи бөлүмүндө кат жиберилген уюмдан жооп талап кыла турган маселелер баяндалат.

Суроо каттын мазмунунун реквизиттери төмөнкүлөр:

1. Кат арналган уюм, жетекчинин кызматы, аты-жөнү;
2. Текст;
- a) киришүү бөлүгү;
- b) тыянак бөлүгү;
3. Уюмдун жетекчисинин кызматы, колу жана аты-жөнү.

Суроо каттын үлгүсү төмөнкүдөй болот:

Талас облустук "Кыргыз тили"  
коомунун жооптуу катчысы  
айым М.Сентовага

Кыргыз телекөрсөтүүсүнөн Сиздердин коом "Техникалык терминдердин түшүндүрмө сөздүгүн" жарыкка чыгаргандыгын кабарлады.

Студенттерге техникалык бағыттағы сабактарды өтүүдө пайдалануу үчүн  
бизге аталган Сөздүктөн 100 (жүз) нуска бөлүштүрүүнүзүдү суранабыз.

Ректор

(колу)

М.Мамасандов

Кыргыз химфармзаводунун  
деректери Т.К.Майлиевге

Кыргыз химфармзаводунда ушул жылдын экинчи кварталынан баштап  
безек оорусунда каршы медикамент чыгарылыш жаткандыгы жөнүндө маалымат алдык.

Бул биздин дарыкананы абдан кызыктырды. Ошондуктан Сизден бул  
жаны медикаментти колдонуунун бағытын жана толук нускамасын жиберүүнүзүдү  
сурайбыз.

Урматтоо менен  
Башкаркуучу

(колу)

А.Алсентов

Мекемелер арасында колдонулуучу суроо жана жооп каттарынын тексти төмөнкүдөй болот:

Манас райондук мамлекеттик администрациясына

"Эркин Тоо" гезитинин редакциясына райондук Тогуз-Булак, Көк-Сай орто мектептеринин мугалимдери менен Нура, Ак-Терек айылдарында жашоочу пенсионерлерден эмгек акысы жана пенсиялары өз убагында берилбейгендиги жөнүндө кат келди. Бул каттын мазмуну менен таанышып, тийиштүү чара көрүү үчүн Сизге жибердик. Бул кат боюнча чыгарылган жыйынтыктар жөнүндө редакцияга кабарлашыңызды сурайбыз.

Башкы редактор

(колу)

Т.Темиров

"Кыргыз Туусу" гезитинин редактору  
мыра А.Матисаковго

Тоң районунун мамлекеттик администрациясы "Кыргыз Туусу" гезити 1999-жылдын 20-майында жиберген А-12-256 номурлуу катты алыш, андагы коюлган суроолор боюнча аталган Тогуз-Булак, Көк-Сай орто мектептеринин мугалимдери, Ак-Сай, Ак-Терек, Ала-Баш айылдарынын пенсионерлери менен райондук финанссы, билим берүү, эмгекти коргоо жана социалдык камсыздоо бөлүмдөрүнүн башчылары катышкан чогулуштар өткөрүлүп, анда айлык акы менен пенсиялар өз убагында берилбейгендигинин себептери аныкталды.

Аталган мектептердин мугалимдери менен пенсионерлерге өз убагында айлыгын жана пенсиясын берип туруга райондун финансы бөлүмүнүн башчысы Э.Асанов, билим берүү бөлүмүнүн башчысы С.Эсенов, эмгекти коргоо жана социалдык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы А.Сакеев милдеттендирилди.

Убагында берилбей калган эмгек акы менен пенсиялар төлөнди.

Администрация  
башчысы

(колу)

К.Назаров

## 8. Тастык кат

Тастык кат уюмдун башка бир уюмдун суроо катын алгандыгы жана ал суроого болгон мамилесин туюндурунганын баяндоочу расмий иш кагазы болуп саналат.

Тастык каттын текстинде кайсы суроо катка жооп берилип жаткандыгы мүмкүн болушунча так көрсөтүлүшү керек. Бул каттын текстиндеңегизги сөз - "тастыктайбыз".

Тастык кат кәэде жооп кат деп да аталат жана ал төмөнкүдөй реквизиттерден турат:

1. Жооп жазылып жаткан уюмдун аты, жетекчисинин кызматы жана аты-жөнү:

2. Текст:

а) каттын каттоо номуру, качан жана эмне сурал жазылганыгы;

- 6) суроого, өтүнүчкө карата уюмдун он же терс жообуу;  
3. Жетекчинин кызматы, колу жана аты-жөнүү.  
Тастык каттын үлгүсү:

Кыргыз мамлекеттик улуттук  
университетинин  
ректору А.Бөрүбаевге

Сиздин 1999-жылдын 11-майындагы 26-40а номурлуу сөздүк сурал жиберген катыңызды алганыбызды тастыктайбыз.

Канча нускада кителип Сиздерге бөлүштүргөнүбүз жана ага ака төлөөнүн формасы жөнүндө 29-майга чейин кабар кылышат.

Жооптуу катчы

(колу)

К.Эсенбекова

Суроо катка өз убагында жазылган тастык кат эскертуү каттын санын кескин азайтат.

Тастык каттын текстинде дайыма эле “тастыктайбыз” деген сөздүн болушу шарт эмес. Тастыктоо мааниси тексттен байкалып турушу зарыл. Ошондой маани жаратуучу кыскача тексттердин үлгүлөрүн сунуш кылабыз.

Сиздин ушул жылдын 20-январында курулуш материалын сурал жиберген Б-11-20 номурлуу катыңызды алдык. Бул маселе боюнча биздин жообубуз 1-февралга чейин жиберилет.

Бүгүн, 5-майда биздин буйругубуз боюнча сүт азыктарын иштеп чыгарып жаткандыгынар жөнүндө кабарлаган телеграммалызды алдык.

Өз убагында жооп бергендигицер үчүн ыраазычылыгыбызды билдирибиз.

20-июндагы Сиздин 1 (бир) тоонна цемент, 25 (жыйырма беш) миң кыш сурал жаңгын 2121-номурлуу катыңыз бизге келип түштү. Бул айдын ичинде биздин завод жогорку органдардын буйругуна байланыштуу башка мекемелерге цемент жана кыш берип жаткандыкстан, Сиздин суроонузду август айынын биринчи декадасында аткара ала тургандыгыбызды билдирибиз.

## 9. Буйрук кат

**Буйрук кат** - бир тармакка тиешелүү болгон уюмдарга бирдей мазмундагы иш чараны аткаруу үчүн жогорку уюмдан берилген ар кандай буйруктарды баяндоочу иш кагазы.

Буйрук каттын нускасы жиберилүүчүү уюмдардын санына жараша да яярдалат. Анын биринчи нускасы катты жиберген уюмда сакталат да, калган нускалары тизме боюнча уюмдун курамына кирген төмөнкү инстанциядагы уюмдарга жиберилет.

Айрым буйрук каттарда текстке караганда кат жиберилүүчү уюмдардын аталыштары көп орунду ээлейт. Эгерде уюмдун 3-4 бөлүмчөсү болсо, бир баракка кат жазууга болот. Ушундай артык баш убарагерчиликten качуу максатында кат жиберилип жаткан уюмдардын жалпы аттарын көрсөтүү максатка ылайыктуу. Ал “Бардык курулуш башкармаларына”, “Бардык факультеттердин декандарына”, “Бардык мектептердин деректиирлерине” ж.б.у.с. белгиленет.

Буйрук каттын текстинде каржылоого тиешелүү маселе болсо, катка жетекчи менен бирдикте баш бугалтыр да кол коёт.

Уюмдарга жөнөтүлгөн нусканы уюмдун кенсеси, жалпы бөлүм же уюмдун катчысы тастыктайт.

Буйрук каттын реквизиттери төмөнкүдөй:

1. Каттын кайсы уюмдардын кандай жетекчилерине жөнөтүлгөнү (мисалы, “Бардык мектептердин деректиирлерине”);

2. Текст;

3. Уюмдун жетекчисинин кызматы, колу жана аты-жөнү.

Буйрук каттын үлгүсү:

Бардык факультеттердин  
декандарына

2000-жылдын май айында академияда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 9 жылдыгына карата элдик оозеки чыгармачылык жана өнөр боюнча кароо-конкурс өткөрүлөт. Ушуга байланыштуу ар бир факультет 1,5 сааттык көлөмдөгү концерттик программа даярдоого милдеттүү жана бул жоопкерчилик факультеттердин декандарына жүктөлөт.

Кароо-конкурсту өткөрүүнүн графиги кошумча түрдө билдирилет.

Ректор

(колу)

И.Акылбеков

Кыргыз Республикасынын илимдер улуттук  
академиясынын түзүмдөрүнүн жана  
коомдук уюмдарынын жетекчилерине

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ушул жылдын сентябрь айында кабыл алган “Кыргыз тилине мамлекеттик статус берүү жөнүндө” токтомун ишке ашыруу жана иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүгө жетишүү максатында академиянын бардык түзүмдөрүндө жана коомдук уюмдарында кыргыз тилин ўйрөнүү боюнча атайын топтор түзүлүп, аларда сабак алып баруучу адис окутуучуларды белгилөө зарыл. Кыргыз тилин ўйрөнүү ар бир адамдын каалосу боюнча жүргүзүлөт. Тил ўйрөнүүгө атайын бөлүнгөн каражат сарп кылышат.

Бул масалени ишке ашыруу иши гуманитардык жана экономикалык илимдер бөлүмүнө (вице-президент К.Турбатов), Тил жана адабият институтуна (деректири Т.Таалайбеков) тапшырылат.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тил жөнүндөгү токтомун ишке ашыруу жөнүндөгү иш чаралары тиркелет

Президент

(колу)

К.Койчубаев

## 10. Эскертуү кат

Эскертуү кат жиберилген суроо каттарга карата тастык кат алынбаганда, түзүлгөн келишимдердин мөөнөтү бүткөндө, шарты өзгөргөндө же анын аткарылышина көңүл бурулбай калганда тиешелүү уюмга жазылат.

Эскертуү каты көлөм жагынан анча чоң болбойт. Кайсы мезгилде, канчанчы номур менен жиберилген кат экендиги текстте эскертилип, суроо катынын мазмуну кыскача баяндалат.

Кызмат каттарынын бул түрү телеграмма формасында да жиберилет. Анда эскертуү катын жиберген уюмдун аты толук көрсөтүлөт.

Эскертуү катына уюмдун катчысы же жетекчинин референти кол көт. Эскертуү катынын реквизиттери төмөнкүлөр:

1. Кат жиберилген уюмдун аты;
2. Текст;
3. Катты даярдоочу (референт же катчы), колу жана аты-жөнү.

Эскертуү катынын үлгүсү.

“Педагогика” басмасынын  
деректериине

1999-жылдын 11-майында Сизге жиберилген 26 - 40а номурлуу сөздүк бөлүштүрүп берүү жөнүндөгү катыбызга жооп албадык.

Биздин өтүнүчүбүздү канааттандырууну жана бизге 1999-жылдын 1-июнуна чейин бул жөнүндө кабар берүүнүзүдү суранам.

Ректордун жардамчысы

(колу)

С.Сыдыгалиев

Каттын мазмуну кескин болушу да мүмкүн.

Кочкор-Ата кыш заводунун  
деректериине

1999-жылдын 8-апрелинде түзүлгөн № 19 келишим боюнча биз кабыл алуучу кыш жана кыш-блок бизге азырга чейин келип түшпөдү.

Катчы

(колу)

С.Ботоева

Эскертуү каты иш кагаздарын жүгүртүүдө кецири практикаланат. Катта “...эскертөм”, “...эскертебиз” деген сыйктуу сөздөр колдонулбайт, бирок тексттин мазмуну аны эскертуү каты экендигин туонтуп турушу зарыл. Ошондой мазмунга ээ болгон тексттин үзүндүлөрүн төмөндө мисалга келтиребиз:

Ушул жылдын август айында биздин мекемеге 20 (жыйырма) мин шифр, 100 000 (жүз мин) кыш бөлүп берүүнүздү сурал Сизге кат жибергенбиз, бирок катыбыз жоопсуз калды. Биздин сунушубузду карап көрүп, мүмкүн болушунча 20-октябрьга чейин кабар берүүнүздү сурайбыз.

Бир нече жолу эске салгандыгыбызга карабастан, ушул убакка чейин Сиздин бирикмениз келерки жылы иштеп чыгаруучу продукция жөнүндө ка-барлабады. Жиберилген материал боюнча 20-октябрьга чейин тастыктоо беришиңизди сураймын.

Мөмө-жемиштерди жыйиноо башталгандыктан, сиздин бөлүм ээлеп тур-ган кампаңы тез аранын ичинде бошотуп берүүнүздү өтүнөбүз.

Жокко чыгаруу жолу менен да эске салуу мүмкүн.

Келишим түзүлгөндөн кийинки 10 күндө өткөзүп берүүгө тийиш болгон мөмөнү алигиче албадык.

Сиздин институтунуз 1999-жылдын 20-майында түзүлгөн келишимдин 2-пунктунда көрсөтүлгөн жумушчулар шаарчасынан окумуштуулар үчүн ку-рулуучу үйдүн ордун тандап алуу керек.

Бул маселенин аткарылышы кандай барагандыгын бизге билдириүүнүздү сурайбыз.

Кызмат каттарынын биз сөз кылгандан башка түрлөрү да бар. Алар өтө сейрек колдонулгандыктан, аларга токтолбодук.

Документ жүгүртүүдө кызмат каттарына чоң маани берүү зарыл. Анткени мекемелердин же мекеме менен анын түзүмдөрүнүн ортосун-дагы түрдүү карым-катнаш иш кагаздары аркылуу аныкталат жана жөнгө салынат.

Иш кагаздары мекемеде катталат жана түп нускасы сакталат.

## МААЛЫМКАТ (Справка)

Ар кандай абалдарды, болгон окуяны ж.б. маалыматтарды билдириүү же кабарлоо максатында жазылган расмий иш кагазы - **маалымкат**. Ал уюм тарабынан жеке адамдарга, жеке адамдар тарабынан уюмга (уюмдун жетекчисине) карата жазылат.

Маалымкат колдо же машинкада даярдалат. Басмаканалык ыкма менен даярдалган маалымкatten бланкы толтурулат. Маалымкатка уюмдун жетекчиси (айрым учурда баш бугалтыр, кадрлар бөлүмүнүн башчысы ж.б.) жана маалымкattы жазған (даярдаган) жооптуу адам

кол коёт. Уюмдун штампы, мөөрү жана коюлган колдор менен тастыклат.

Маалымкат арналышына жана мазмунуна карата **қызмат маалымкаторы** жана **өздүк маалымкат** болуп бөлүнөт.


Қызмат маалымкаторы уюмдун ишмердигине ылайык ар кандай окуяларды расмий түрдө баяндайт жана тастыктайт. Маалымкатортын бул түрү жогорку инстанцияга же жетекчиге жазылат. Маалымкатортын текстинин мазмуну эмгек тартибинин абалы, материалдык товар байлыктарынын сакталышы, өндүрүштөгү экологиялык абалдың өзгөчөлүгү, уюмдун каржылык ишмердиги, пландаштырылган милдеттенмелердин аткарылышы ж.б. маселелерди камтышы мүмкүн.

Қызмат маалымкаторы ички қызмат маалымкаторы жана тышкы қызмат маалымкаторы болуп бөлүнөт.

### **1. Ички қызмат маалымкаторы**

Ички қызмат маалымкаторы уюмдун ички иштери, чарбалык ишмердиги, айрым қызматкерлери жөнүндө даярдалат жана ошол уюмдун жетекчисине жиберилет. Мындай маалымкаторды уюмдагы кадрлар бөлүмүнүн башчысы, иш жүргүзүүчү ж.б. түзөт жана кол коёт.

Ички қызмат маалымкаторы жөнөкөй кагазга кол менен да жазылат. Бул маалымкатортын реквизиттери төмөнкүдөй схемада жайгашат:



Бул реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Маалымкат жөнөтүлүүчү уюм, жетекчи, анын аты-жөнү;
2. Иш кагаздын аты (МААЛЫМКАТ);
3. Тексттин темасы (зарыл деп эсептелсе);
4. Текст;
5. Маалымкаторты түзүүчүнүн (жазуучунун) қызматы;

6. Маалымкат түзүүчүн колу;
7. Маалымкат түзүүчүнүн аты-жөнү;
8. Маалымкат даярдалган дата.

Ички кызмат маалымкатьнын үлгүсү төмөнкүдөй болот:

“Оргтехника” заводунун  
башкы инженери А.Акимбековго

### МААЛЫМКАТ

Мамлекеттик практиканы  
өткөрүүгө келген студенттердин  
1999-жылдын 6-апрелине  
карата жашоо шарты жөнүндө

Кыргыз техникалык университетинин 6 студенти “Оргтехника” заводунда практикасын 6-25-апрелде өткөрүүгө келишкен. Аларга төмөнкүдөй шарттар түзүлдү:

1. Убактылуу күбөлүктөр даярдалды;
2. Заводдун жатакасынан орун берилди;
3. Заводдун ашканасынаң акысыз үч убак тамак уюштурулду;
4. Студенттер атайын кийим менен камсыз болушту;
5. Студенттер цехтерге, мастерлерге бөлүштүрүлдү.

Деректиридин  
жардамчысы

(колу)

К.Атабеков

99.06.04

### 2. Тышкы кызмат маалымкаты

Тышкы кызмат маалымкаты уюмдун атынан жогорку инстанцияга же жогорку жетекчиликке алардын көрсөтмөсүнө жана талабына ылайык даярдалат. Маалымкattyн бул түрү машинкада жазылып, ага же текчи кол коёт. Тышкы кызмат маалымкаты атайын кагазга (фирмалык бланкка) да даярдалат. Бул иш кагазынын дарек белгилери ички кызмат маалымкатьнын дарек белгилерине дал келет. Айырмасы - тышкы кызмат маалымкат жазылган атайын бланкта басмаканада даярдалган кошумча маалыматтар (маалымкат жиберилген уюмдун дареги, байланыш бөлүмүнүн индекси ж.б.у.с.) болот.

Тышкы кызмат маалымкаттын үлгүсү төмөнкүдөй:

Чүй облустук жаратылышты  
коргоо комитетинин төрагасы  
И.Жусуповго

М А А Л Ы М К А Т

Жайыл райондук жаратылышты коргоо  
комитетинде апрель айында аткарылган  
иштер жөнүндө

Райондук жаратылышты коргоо комитети облустук жаратылышты коргоо  
комитетинин инспекциялык текшерүүсүнөн кийин төмөнкү иштерди аткарды:

1. 1998-99-жылдардагы комитетке келип түшкөн иш кагаздар иретке келтирилди;

2. Эз ишине салкын мамиле жасагандыгы үчүн иш жүргүзүүчү С.Акылбекова кызматынан баштуулду;

3. Токой жана суу байлыктарын коргоо боюнча атайын нускамаларды комитеттин кызматкерлери окуп-үйрөнүштү.

Төрага

(колу)

С.Айдаров

99.12.05

Тышкы кызмат маалымкат каржылык маселеге байланыштуу болсо, ага уюмдун жетекчиси жана баш бугалтыр кол коёт.

**3. Өздүк маалымкат**


**Өздүк маалымкатты** уюм жеке адамдарга берет жана ал жараптардын турмушу, иш-аракетиндеги түрдүү маалыматтарды тастыктап, талап кылышуучу жерге арналып берилген расмий иш кагаз болуп саналат. Бул маалымкат кызматкердин ким болуп иштери, канча эмгек акылары, студенттин же окуучунун каерде окуп, качантан бери иштеп жатканы, жараптардын туулгандыгы, каза болгондугу, никеге тургандыгы же ажырашкандастыгы, канча пенсия алары, ден соолугунун абалы ж.б. жөнүндө маалымат берүүгө арналган.

Өздүк маалымкат кайсы бир уюмга көрсөтүү үчүн берилет жана ал так көрсөтүлүшү зарыл.

Өздүк маалымкат уюмдун аты, дареги, байланыш бөлүмү ж.б. жазылган атайын бланкка, ал жокто жазуу кагазына даярдалат.

Маалымкат жазуу кагазына даярдалгана, жогорку сол жак бурчунда уюмдун штампы басылат.

Өздүк маалымкаттын реквизиттери төмөнкүдөй схемада жайгашат:



Бул реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Иш кагаздын аты (МААЛЫМКАТ);
2. Мекеменин штампы;
3. Текст;
4. Маалымкаттын кайсы мекемеге эмне максатта берилип жатканы;
5. Маалымкат берген мекеменин жетекчисинин кызматынын аты;
6. Жетекчинин колу;
7. Жетекчинин аты-жөнү;
8. Маалымкатты даярдоочунун кызматы;
9. Маалымкатты даярдоочунун колу;
10. Маалымкатты даярдоочунун аты-жөнү.

"Текст" реквизитинде маалымкат алыш жаткан тараптын аты-жөнү, аткарган кызматы жана башка маалыматтар көрсөтүлөт.

Маалымкатты катчыдан башка кеңсе кызматкерлери - бугалтыр, кадрлар бөлүмүнүн начальниги ж.б. да - даярдаши мүмкүн.

Өздүк маалымкат мекеменин бланкына да жазылышы мүмкүн. Мынтай маалымката мекеменин штампы коюлбайт. Анткени, штамп-тагы малыматтар мекеменин расмий бланкында басмаканалык жол менен даярдалган болот.

Тышкы кызмат маалымкаташынан айырмаланып, өздүк маалымкат-тагы коюлган колдор мекеменин мөөрү менен тастыкталат.

Өздүк маалымкаттын үлгүлөрү төмөнкүдөй:

Ош мамлекеттик университети  
1999-ж. »26»-май  
№132  
Ош шаары

**МААЛЫМКАТ**  
Кубатов Алмаз Өмүрбекович  
киргыз филологиясы факуль-  
тетинин III курсунун күндүзгү  
бөлүмүндө окуйт.

Маалымкат Ош шаардык аскер комиссариатына көрсөтүү үчүн берилди.

Ректор: (колу)

Б.Мурзубраимов

Кбынын башчысы: (колу)  
М.О.

Т.Абылгазиева

Басма иш кагазындагы  
туруктуу аталыштар, бөлүктөр

№ 17/06

1999.20.09

МААЛЫМКАТ

Жолдош Акматов Эсенбек кыргыз тил илими кафедрасынын доценти кызметинда иштейт. Туруктуу эмгек акысы 800 (сегиз жүз) сом.

Кадрлар бөлүмүнүң начальниги (колу)  
Башкы бугалтыр (колу)  
МО

Т. Асанов  
А. Кадырова

## МУНДОМ (Характеристика)

Кызмат адамына анын иштеген иши, окуусу, жалпы жүрүм-туруму, ишке болгон мамилеси, адистиги боюнча объективдүү маалымат берүүчү документ **мүнөздөмө** болуп эсептелет.

берауучу документ мүнөздөмө болуп эсептелет.  
Мүнөздөмө мекеме жетекчиси тарабынан тигил же бул кишинин  
(кызматкердин) ал-абалын көрсөтүү максатында (окууга кириүү, чет  
мамлекеттерде иштөө, башка кызматка дайындоо үчүн же күбөлөндү-  
рууде ж.б.) берилет.

Мүнәздөмөдө кызматкердин жамааттагы ишмердүүлүгү, жүрүм-туруму, руханий сапаттары көрсөтүлөт.

Мүнәсәмә кызматкердин жеке суранышы же жогорку органдар-  
дын талабы боянча берилет.

Мунәзәмәнүн тексті өз ара тығыз байланышкан З бөлүктөн тұрат. Бириңчи бөлүктө кызметкердин әмгек ишмердигинин аталған уюмда качан башталғандығы, аткарган ишиндеги өзгөрүүлөр жана башкалар жөшүндө маалымат берилет.

Экинчи бөлүктө аткарган кызметина болгон мамилеси, адистиги боюнча чеберчиллиги, саясий-экономикалык билимдерин өркүндөтүшү, коомдук илимдерге катышуусы, үй-бүлө шарты, кулк-мүнөзүндөгү негизги белгилер, жолдошторуна, кесиптештерине жасаган мамилеси, алган сыйлыктары жана жазалары сыйпатталат.

Учунчү бөлүктө жогорку эки бөлүктөн тыйнак чыгарылат. Мүнөз-дөмөнүн кандай максат менен каялкка берилгендиги көрсөтүлөт. Эки-ден кем эмес жетекчи кол кооп, уюмдун төгөрөк мөөрү басылат.

Мунәздәмә кызматкердин колуна берилет. Зарыл учурда мүнәз-

дөмө талап кылган уюмга почта же чабарман аркылуу жиберилет. Бул учурда кызматкерге ал жөнүндө жазылган мүнөздөмө кайсы уюмга жиберилгенди кабарланат.

Мүнөздөмөнүн “Өндүрүштүк мүнөздөмө” жана “Мүнөздөмө - жолдомо” деген 2 түрү бар. “Өндүрүштүк мүнөздөмө” көп учурда “Мүнөздөмө” деген аталыш менен берилет. Мүнөздөмөнүн бул түрлөрү арнаалышы буюнча айырмаланат.


## 1. Өндүрүштүк мүнөздөмө

Өндүрүштүк мүнөздөмө кызматкердин эмгекке мамилесин, коом-го болгон көз карашын чагылдырган иш кагаз катары турмушта көп керектелет. Ал мекеме жетекчилиги тарабынан жазылат.

Мүнөздөмө 3-жак менен баяндалат жана ага мекеме жетекчиси, кесиптик бирликтин төрагасы кол коюшат.

Мүнөздөмө иштеген иши, окуган окуусу, зарыл болсо күч түзүмдөрүндө аткарған кызматы жөнүндө берилет.

Мүнөздөмөнүн реквизиттеринин жайгашуу схемасы төмөнкүдөй болот:



Жогорудагы реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Мүнөздөмө алып жаткан адам жөнүндө жалпы маалымат:

а) мүнөздөмө алып жаткан кызматкердин иштеген (окуган) уому, аткарған кызматы (бар болсо илимий даражасы, наамы);

б) туулган жылы;

в) уултуу;

г) билими;

д) аты, атасынын аты, фамилиясы;

2. Иш кагаздын аты (МҮНӨЗДӨМӨ);

3. Текст:

- а) мүнөздөлүп жаткан адамдын аты-жөнү, анын аталган уюмда  
 качантан бери кандай кызматта иштеп жатканы;  
 б) кызматынын (аткарган жумушунун же окуусунун) жалпы са-  
 паты, ага болгон мамилеси. Эгерде бар болсо, аткарган кызматына  
 байланыштуу маалыматтар;  
 в) алган наамдары, сыйлыктары;  
 г) коомдук иштерге катышуусу;  
 д) бош мезгилиндеги кызыгуулары;  
 е) мүнөзүндөгү негизги белгилер (туруктуулук, көздөгөн мак-  
 сатка умтулуучулук, жамаатчылдык, жолдоштору менен сый мамиле-  
 де болуу, сын көтөрө албастыгы ж.б.);  
 ж) үй-бүлөсү жөнүндө кыскача маалымат;  
 з) мүнөздөмөнүн эмне учун, кайсы уюмга берилгендиgi;  
 4. Мекеме жетекчисинин кызматы;  
 5. Мекеме жетекчисинин колу;  
 6. Мекеме жетекчисинин аты-жөнү;  
 7. Кесиптик бирликтин жетекчисинин кызматы;  
 8. Кесиптик бирликтин жетекчисинин колу;  
 9. Кесиптик бирликтин жетекчисинин аты-жөнү;  
 10. Дата.

Мүнөздөмөнүн үлгүлөрү төмөнкүдөй:

Кыргыз техникалык университетинин  
 технология факультетинин  
 З-курсунун студенти, 1978-жылы туулган,  
 улутуу кыргыз Назарбек Шүкүрбековго

#### Мүнөздөмө

Назарбек Шүкүрбеков 1997-жылы технология факультетинин биричини курсуна окууга өткөн.

Жогорку билим алуу үчүн зор ынтызарлык менен окуп, зиректеги менен окууда өзүн көрсөтө алды. Дарстарга, практикалык сабактарга, лаборатори-ялык иштерге дайыма катышып, аларга терен күнт кооп, теориялык билимин инструктүрүүгө, лабораториялык иштерди тийиштүү жүргүзүүгө ара-кети зор. 1998-жылы өткөрүлгөн студенттердин илимий-теориялык конферен-циясына катышып, атайын баяндама жасады. Баяндамасы жогорку мазмундуу, илимий-теориялык негизде жана практикалык жагынан алгылыктуу бол-гондүгү жогору бааланып, Билим, илим жана маданият министрлигинин би-ринчи даражадагы дипломуна жана акчалай сыйлыкка татыктуу болду.

Н.Шүкүрбеков факультеттин коомдук иштерине активдүү катышат. Ал факультеттин "Жаш химик" дубал гезитине жетекчилик кылат. Курстун ста-ростасы. Ар бир коомдук иште өзүнүн активдүүлүгүн, билимин көрсөтө алат, бардык иште, окууда зор жөндөмдүүлүк менен аракет кылат.

Куршаштарына дайыма жардам берүүгө даяр, аларга камкордук менен мамиле кылат.

Мүнөздөмө Н.Шүкүрбековго персоналдуу стипендия ыйгаруу жөнүндө берилди.

Факультеттин деканы

(колу)

Н.Базаркулов

Кесиптик бирлик

(колу)

А.Султанов

комитетинин төрагасы

00.10.02

М.О.

Кыргыз Республикасынын илимдер улуттук академиясынын тил жана адабият институтунун башкы илимий кызматкери, филология илимдеринин доктору, 1928-жылы туулган, улуту кыргыз Асанбек Турдубаевге

### Өндүрүштүк мүнөздөмө

Мырза Асанбек Турдубаев Кыргыз улуттук университетинин филология факультетинин кыргыз тили жана адабият бөлүмүн 1954-жылы бүтүрүп, ошол эле жылы Кыргыз илимдер академиясынын Тил жана адабият институтунун грамматика секторуна кенже илимий кызматкерликке кабыл алынган. Ал эми 1957-жылдан улук илимий кызматкер, 1961-жылдан грамматика секторунун башчысы, 1988-жылдан башкы илимий кызматкер болуп иштеп келе жатат.

А. Турдубаев 1956-жылы "Кыргыз тилиндеги мамиле категориясы" деген темада кандидаттык, 1987-жылы "Кыргыз тилиндеги сөз айкашы" деген темада докторлык диссертациясын ийгиликтүү коргоду, 1988-жылдан ушул мезгилге чейин институттун грамматика секторунун жетекчиси болуп иштөөдө.

Аталган институтта иштеген убакыттын ичинде кыргыз тилинин актуалдуу маселелери боюнча илимий-ирилкөө иштерин жүргүзүп, бир канча илимий макала жана монографиялар изилдөөлөрүн жарыялады. Алардын ичинде "Кыргыз тилиндеги этиштик сөз айкаштары", "Кыргыз тилинин пунктуациясы", "Кыргыз тилиндеги жөндөмө категориясы" ж.б. монографиялары басылыш чыкты.

Ал илимий кызматкерлердин эмгектерин редакциялоо ишине да активдүү катышат. А. Турдубаев "Кыргыз тилинин грамматикасы (1-бөлүк, "Фонетика жана морфология", 1992-ж.), "Кыргыз тилинин синтаксиси", "Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү" ж.б. китептердин редколлегия мүчөсү болуп эсептөлөт.

Институтта, республикада, ошондой эле эл аралык конференцияларда бир нече илимий баяндамалар менен чыгып сүйлөдү.

Илимий-изилдөө иштеринде баалуу эмгектери үчүн Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасына, бир нече баалуу сыйлыктарга татыктуу болду.

Мүнөздөмө институттун Окумуштулар кенешинде бекитилген.

Кыргыз илимдер улуттук  
академиясынын тил илими  
институтунун деректери

(колу) А.Алиев

Кесиптик бирлик  
комитетинин төрагасы

(колу) Б.Өмүров

00.15.04

М.О.

### 2. Мүнөздөмө-жолдомо

Мүнөздөмө-жолдомо кызматкерге уюм тарабынан берилет да, ал ошол уюмдун чогулушунда бекитилет. Мүнөздөмөнүн бул түрү аркылуу кызматкерге жумуштан котурулуга, чет өлкөгө барып иштөөгө

ж.б. жолдомо берилет. Ага уюмдун башкы жетекчилери кол көёт, уюмдун мөөрү басылат.

Мұнәздеме-жолдомонун негизги белгилери өндүрүштүк мұнәздөмө менен оқшош. Ал әкөөнүн айырмасы мында: мұнәздеме-жолдомонун кайсы уюмга, эмне үчүн берилгендердиги, мұнәздеме-жолдомо кандай чогулушта бекитилгендиги, чогулуштун еткөрүлгөн датасы жана чогулуш баянының номуру, мұнәздеме-жолдомонун кайсы жгоркүү уюмда бекитилгендиги, жетекчинин кызматы, колу, аты-жөнү, бекитилген датасы көрсөтүлүп, мөөр басылат.

Мұнәздеме-жолдомонун үлгүсү төмөнкүдей:

Ош мамлекеттік университеттінин  
чет тиілдер факультеттінин немис  
тили кафедрасынын доценті,  
филология илимдеринин кандидаты,  
1947-жылы туулган Аскар Атакулов

### МҰНӘЗДӘМӘ-ЖОЛДОМО

Аскар Атакулов 1970-жылы Кыргыз мамлекеттік университеттін бүтүрүп келгенден бери, Ош мамлекеттік университеттінде оқутуучу, 1979-жылдан улук оқутуучу, 1986-жылдан доцент болуп иштеп келе жатат.

А.Атакулов өзү оқуткан предметке чыгармачылық менен мамиле кылат. Анын жүргүзгөн сабагы учурдун талабына жооп берет. Өзү жана оқуткан алдынғы студенттери шаар жана облуста немис тили боюнча котормочулук мильдетти да аткарышат. Ал Жалал-Абад шаарында куруулуп жаткан жаңы заводдо германиялық адистер менен 1990-жылы алты айга жакын иштеген.

А.Атакулов - республикалық илимий-теориялық конференциялардын активдүү катышуучусу. 20 илимий теориялар жана усулдук макалалардын, жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн 2 окуу куралынын автору. Ал 1980-жылы "Кыргыз тилиндеги тике толуктоочтор" деген темада кандидаттық диссертация коргогон.

А.Атакулов факультеттін, университеттін коомдук иштерине кызыгуу менен катышат. Өзүнүн кеп-кенешин кесиптештеринен аябайт. Ал студенттерди оқутуу жана тарбиялоо ишиндеги ийгиликтери үчүн билим, илим жана маданият министрлігінин, шаардық кенештин, университеттін Ардак грамоталары, баалуу сыйлыктар менен бир канча жолу сыйланган.

Ал өзүнүн бош убактысын спорттук секцияда еткөрөт. Көркөм чыгармаларды окуйт. Саясий билим деңгээлин жогорулатуунун үстүндө үзгүлтүксүз иштейт.

А.Атакуловдун мұнәзу токтоо. Ар кандай сыңды көтөрө алат. Өзүн-өзү сыңдай билет. Берилген тапшырмаға жоопкерчилик менен мамиле жасайт.

Ал 5 баланын атасы. Үй-бүлөсүндө жана өзү иштеген жамаатта қадырбарка ээ.

Ош мамлекеттік университеттінин чет тиілдер факультеттінин деканаты, кесиптик уюму жолдош Аскар Атакуловду "Немис тили" адистиги бонча Германия Федеративдүү Республикасына 6 ай мөөнэт менен стажировкага жиберүүгө жолдомо берет.

Мұнәздеме-жолдомо чет тиілдер факультеттінин жалпы чогулушунда бекитилген (1999-ж. 25-апрелдеги З-протокол).

Факультеттин деканы

(көлү)

Ш. Марааш-Оглы

Кесиптик уюм бюросунун  
терагасы:  
(мөөр)

(көлү)

А.Мырзакулов  
99.25.04

Эл депутаттарынын Ош облустук Кенешинин президиуму А.Атакуловго  
адистиги боюнча Германия Федеративдүү Республикасына бай мөөнөт менен  
стажер катарында иштөөгө берилген мүнөздөмө - жолдомону бекитет.

Кенештин төрагасы  
М.О.

(көлү)

А.Исабаев

## НУСКАМА (Инструкция)

Мыйзам жана башка нормативдик документтерди ишке ашырууну  
тиешелүү кызмат адамдарынын тобуна түшүндүрүү максатында чыга-  
рылган иш кагазы нускама деп аталат. Ал бийлик органдары тарабы-  
нан даярдалып, мыйзамдуу күчүнө киргендөн кийин, тиешелүү тар-  
мактарда аткарууга алынат.

Нускамаларды адистер тобу түзөт. Ал ошол тармактын тиешелүү  
болгон бардык маселелерин мүмкүн болушунча камтууга тийиш.

Нускаманын негизги реквизиттери төмөнкүлөр жана алар белги-  
ленгендегидей ырааттуулукта аткарылат:

1. Нускаманын тиешелүү бийлик органдары же жетекчилик тара-  
бынан бекитилгени;
2. Иш қагазынын аталышы (...НУСКАМА);
3. Текст:
  - кириш бөлүмү;
  - негизги бөлүмдөр.
4. Нускаманы түзүүчүлөрдүн аты-жөнү, колдору;
5. Нускаманы түзүлгөн убагы, индекси.

Нускамалар өкмөттүн, министрликтиң коллегиясынын, түзүмдүк  
бөлүмдөрдүн жана мекемелердин коллегиялдуу чечиминин негизинде  
атайын **токтом** менен бекитилет.

Нускаманы бекитүү белгиси титулдук барактын жогорку он жак  
бурчунан төмөнкүдөй үлгүдө белгиленет:

Кыргыз Республикасынын  
Өкмөттүнүн 1995-жылдын  
25-августундагы № 370  
токтому менен бекитилген

Нускама мекеме жетекчиси тарабынан төмөнкүчө бекитилет:

БЕКИТЕМИН

Кыргыз Республикасынын  
айыл жана суу чарба  
министри  
В.А. Костюк  
2000-жылдын 2-майы

Нускаманын толук аталышы "НУСКАМА" деген сөз менен кошо берилет. Толук аталышы титулдук барактын ортосуна сөз (сап) узун-дуктарынын симметриясын сактоо менен жазылат. "НУСКАМА" сөзү езүнчө сапка баш тамгалар менен жазылат:

Кыргыз Республикасынын  
башкарду ишин документтарилик камсыздоо  
(иш кагаздар) боюнча типтүү

НУСКАМА

Нускаманын даярдалган жайы титулдук баракта көрсөтүлүүгө тий-ши. Ал барактын ылдый жагына ортолото жазылат:

Бишкек - 1995

Нускаманын тексти баптардан, алар пункттардан куралышы ыкты-мал. Мисалы, "Кыргыз Республикасынын башкарду ишин докумен-тациялык камсыздоо (иш кагаздар) боюнча типтүү нускамасында" 2-бап төмөнкүчө бөлүктөрө бөлүнёт:

2. Башкарду документтерин даярдоо:

- 2.1. Башкарду документтеринин курамы;
- 2.2. Башкарду документтеринин текстин түзүү;
- 2.3. Башкарду документтерин тариздөө;
- 2.3.1. Документтин реквизити;
- 2.3.2. Документтин бланкы;

Жогоркудай кылып тексттин бөлүктөрүн рубрикациялаштырып жазуу нускама, устав, жобо сыйктуу иш кагаздарына мүнөздүү.

Ар бир мекеме өзгөчөлүгүнө ылайык зарыл нускамаларды иштеп чыгууга жана ишмердикте пайдаланууга укуктуу. Андай нускамаларда кызматкерлердин иш-милдеттери, кандайдыр бир иш чараны аткаруудагы жалпы көрсөтмөлөр иштелип чыгышы мүмкүн. Мындай нускамалар мекеме жетекчилиги же мекеменин жалпы чогулушу бекиткендөн кийин укуктук күчүнө кирет жана ал нускаманын таланттарын ошол жамааттын бардык мүчөлөрү толук аткарууга милдеттүү.

Мекемелерде даярдалган нускамалардын реквизиттери төмөнкүлөр:

1. Мекеменин же анын бөлүмүнүн аталышы;
2. Нускаманы бекитүү белгиси;
3. Нускаманын аталышы (...НУСКАМА);
4. Текст.

Нускаманын тилинде ойду туюнтуунун логикалык ырааттуулугу сакталат. Аткарууга милдеттенидирилген ар бир пункт жана пунктча жаңы саптан башталат. "...белгиленсин", "...ташырылсын", "...ишке ашырылсын" сыйктуу буйрук этиштер, "...уруксат берилбейт", "...кабыл алынбайт" сыйктуу кескин тыянақ чыгарылган сөздөр жана сөз айкаштары нускаманын ар бир пункктун жыйынтыктайт.

Нускаманын түп нускасында аны даярдаган адистердин аты-жөнү, аткарған қызматы көрсөтүлөт. Бул маалыматтар түп нускадан башка нускаларда көрсөтүлбөйт.

Мамлекеттик маанидеги нускамалар атайын китечпе түрүндө басмада даярдалып, тиешелүү мекемелерге жиберилет.

Бир масслеге ариалган нускамада мурунку нускаманын колдонуудан чыгарылгандыгы жөнүндө эскертуү берилиши талап қылышат.

Төмөндө жергиликтүү маанидеги бир мекемеге таандык нускаманын үлгүсүн сунуш кылабыз.

Баткен облусунун  
Кадамжай районундагы  
А.Орозбеков атындагы  
айыл чарба кооперативи  
Орозбеков айылы

Айыл чарба кооперативинин  
2000-жылдын 2-майында  
өткөрүлгөн жалпы чогулушунда  
№3 токтому менен  
**БЕКИТИЛГЕН**

Айыл чарба кооперативинин  
автомашиналарын пайдалануу жөнүндө  
**НУСКАМА**

Айыл чарба кооперативинин балансындағы автомашиналарды үнөмдүү пайдалануу максатында төмөнкү иш чаралар толук аткарылууга тиши:

1. Кооперативдин диспетчери жүк тартуучу автомашиналардын жолдомосун (путевкасын) иш күнү башталардан мурда ар бир машинага өзүнчө жазып, ар бир айдоочуга каттоо журналына кол койдуруп тапшырат. Жолдомону жүк ташуучу бир машинадан экинчисине берүүгө уруксат жок.

2. Жолдомунун бардык графалары туура жана так толтурулушу керек. Ондодгон же жазуулары ечүрүлгөн жолдомо документ катарында кабыл кылышыбайт.

3. Майлоочу жана күйүүчү майлар кооперативдин эсепчилиги тарафынан айдын башында норма боюнча белүнгөн лимитке ылайыктуу берилет.

4. Иш күнү аяктары менен жолдомо диспетчерге откорулот. Айрым себептер менен сарп кылышында калган күйүүчү май өлчөнүп, жолдомого жазылат.

5. Ар бир автомашина боюнча жүк тартуунун көрсөткүчтерүү күнүнчө эсеп-кысап китебине жазылат. Анын негизинде ар бир ай учун айдоочуларга эмгек акы белгиленет.

6. Айрым айдоочулар чарба мүчөлөрүнүн жумуштарын аткарса, ал маалыматтарды машинадарды пайдалануу журнальна жазып коёт.

7. Ай аяктаганда, кийинки айдын башында беш күндүк мөөнөттө автомиспетчер жолдомолорду, каттоо журналында маалыматтарды айыл чарба кооперативинин бугалтериясына тапшырат.

## ПРОТОКОЛ

Чогулуш, жыйын, курултай ж.б. өткөрүлүшүн, анын катышуучуларынын чыгып сүйлөгөн сөздөрүн, чогулуш кабыл алган токтомдорду так, кыска формада баяндаган расмий иш кагазы - **протокол**. Ал аркылуу чогулуштун каerde, качан өткөрүлгөндүгү, кимдер катышкандыгы жана чыгып сүйлөгөндүгү жөнүндөгү маалыматтар берилет.

Протокол аркылуу кабыл алынган токтомдун тууралыгы жана анын аткарылышы текшерилет.

Туруктуу иш жүргүзүүчү (мисалы: кесиптик уюм, илимий кеңеш ж.б.) жана убактылуу иш жүргүзүүчү органдардын (мисалы: илимий конференция, слёт, комиссия, кимдир бирөөлөр менен жолугушуу чогулушу ж.б.) ишмердигинде сөзсүз протокол жазылат.

Протоколдо күн тартибине коюлган маселелердин чечилишин так, анык берүү ишинде жоопкерчилик чогулуштун төрагасына жана катышына жуктөлөт.

Туруктуу иштеген органдарда протокол жазуу үчүн атайын журнал ачылып, аны катчы дайыма көзөмөлгө алат. Ар бир протокол катар номур менен белгиленет. Кийинки календардык же окуу жылы үчүн жаңы журнал ачылыши мүмкүн.

Протоколду туура жана толук жазуу анын укуктук жактан чыныгы иш кагаз экендигин камсыз кылат. Протоколдо чогулушка катышуучулардын саны сөзсүз көрсөтүлүшү керек. Себеби кабыл алынган токтомдо кворумдун мааниси өтө зор. Аныз ар кандай токтом (же чечим) өзүнүн укуктук күчүнө ээ эмес.

Чогулушка катышуучулардын саны 15тен ашпаса, протоколдо алардын аты-жөнү көрсөтүлөт. Ал эми катышуучулар андан көп болсо, атайын тизме түзүлүп, катышуучулардын аты-жөнү, иштеген жери көрсөтүлөт. Тизме алфавит тартибинде түзүлөт.

Протоколдо кабыл алынган токтом же чечим чогулуштун төрагасы жана катчысы кол койгондон кийин мыйзамдуу күчүнө кирди деп эсептөлөт.

Протокол **киришүү** жана **негизги бөлүмдөрдөн** турат.

Киришүү бөлүгүндө чогулуштун качан өткөрүлгөндүгү, ага кимдер катышкандыгы, чогулуштун төрагасы жана катчысы (кәэде жумушчу президенттүндүн мүчөлөрү) көрсөтүлүп, күн тартиби менен аяктайт.

Чогулушта каралуучу маселелер маанилүүлүгү же бири-бири менен өз ара байланыштуулугу боюнча жайгаштырылат жана күн тартибиндеги ар бир маселе араб цифрасы менен белгиленет. Баяндамачынын аткарған қызматы, аты-жөнү кашаанын ичинде берилет.

Адатта күн тартибиндеги акыркы маселени - «Ар түрдүү маселелерді» протоколго киргизүү туура эмес. Себеби ал чогулушта иштөбөйт же талкууланбайт (алар адатта ар түрдүү маалыматтар, кабарлар ж.б. болот).

Протоколдун экинчи - негизги бөлүгүндө күн тартибине коюлган маселелер ирети менен талкууланат жана ар бир маселе З бөлүк боюнча каралат:

1. «УГУЛДУ» бөлүгүндө баяндамачы күн тартибиндеги маселе боюнча билдириүү жасайт. «УГУЛДУ» сезүнүн алдына анын күн тартибиндеги катар номуру белгиленип, баш тамга менен атайын сапка жазылып, кош чекит коюлат.

Баяндамачынын аты-жөнү жазылып, сыйыкча коюлат да, баяндамаңын қыскача мазмуну берилет. Баяндама уюмга тапшырылса, ал кашаанын ичинде көрсөтүлүп («Баяндама тиркелет»), протоколго тиркелет.

2. «СӨЗГӨ ЧЫКТЫ» бөлүгү да күн тартибиндеги маселенин катар номуру менен белгиленет, баш тамга менен атайын сапка жазылат жана кош чекит коюлат. Зарылчылык болсо, сөзгө чыккан адамдын аты-жөнүнөн кийин кашаанын ичинде аткарған қызматы көрсөтүлүп, сыйыкча коюлат.


Чогулушта берилген суроолор, аны берген кызматкерлердин аты-жөнү протоколдо сәзсүз белгиленет.

3. «ТОКТОМ КЫЛЫНДЫ» бөлүгү да баш тамга менен атайын сапка жазылат жана кош чекит коюлат. Алды жагына күн тартибинин номуру коюлат.

Каралып жаткан күн тартиби боюнча кабыл алынган токтом бир канча (экиден көп) пунктттан турса, ар бир пункт араб цифрасы менен белгиленип, абзац менен жазылат.

Күн тартибиндеги кийинки маселелер да ушул тартипте протоколдо катталат.

Протоколдун реквизиттеринин жайгашуу схемасы төмөнкүдөй:



10	
11	
12	
13	
14	
15	

Жогорудагы реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Чогулуш өткөрүп жаткан уюмдун аталышы (туруктуу иштеген уюмдарда бул реквизит аткарылбайт);
2. Иш кагаздын аты жана катар номуру (ПРОТОКОЛ №...);
3. Чогулуш өткөрүлгөн жыл, күн, ай;
4. Чогулуш өткөрүлгөн жай (шаар, айыл ж.б.);
5. Чогулуштун төрагасы, анын аты-жөнү;
6. Чогулуштун катчысы, анын аты-жөнү;
7. Чогулушка катышкандар (алфавит тартиби боюнча тизмеленет);
8. Күн тартиби (атайын сапка жазылат жана кош чекит коюлат);
9. Күн тартибине коюлган маселелер (экиден көп болсо, катар номур коюлат);
10. «УГУЛДУ» бөлүгү;
11. «СӨЗГӨ ЧЫКТЫ» бөлүгү;
12. «ТОКТОМ КЫЛЫНДЫ» бөлүгү;
13. Тиркеме болсо көрсөтүлөт;
14. Төрага, колу, аты-жөнү;
15. Катчы, колу, аты-жөнү.

Протокол жазылып алышына карата кыска, толук, стенографиялык жана фонографиялык түрлөргө бөлүнөт.

Бул түрлөрдүн дарек белгилери, жалпысынан, окошо болот. Алардын ар бирине токтолобуз.

### **1. Чогулуштун кыска протоколу**

Чогулуштун кыска протоколууда биринчи бөлүгү күн тартиби менен толук берилет да, баяндамачынын, жарыш сөзгө чыккандардын аты-жөнү жана кабыл алышкан токтом көрсөтүлөт. Демек, баядаманын мазмуну толук жазылбайт. Ошондуктан мындай протокол башка бирөөгө өтө эле түшүнүксүз болот. Бирок бул сыйктуу протоколдор иш жүргүзүүдө көп түзүлөт.

## Чогулуштун кыска протоколунун үлгүсү:

Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетинин 4-курсунун Е,Ж,З тайпаларынын жыйналышынын № 2 протоколу

99.25.02

Ош шаары

Төрага - К.Жалилов

Катчы - Ж.Артыкова

Катышкандар: 26 студент (тизме тиркелет).

Күн тартиби:

1. Үйрөнчүк педагогикалык практиканын жыйынтыгын чыгаруу. Баяндамачы - Т.Сакыев

2. Факультеттин 1-курсунун студенттери менен жолугушуу кечесин өткөрүү. Р.Көлбаеванын баяндамасы.

1. УГУЛДУ:

Т.Сакыев үйрөнчүк педагогикалык практикада кетирилген кемчиликтер жөнүндө токтолду.

1. СӨЗГӨ ЧЫКТЫ:

Т.Ишенов өзү практикада болгон мектептин шарты, практиканын жүрүшү жөнүндө айтып берди.

С.Алыкулова үйрөтүүчү жана мамлекеттик практиканы бир мектепте өткөрүү жөнүндө ой бөлүштү.

1. ТОКТОМ КЫЛЫНДЫ:

1). Тайпанын студенттеринин үйрөнчүк педагогикалык практикасынын жыйынтыгы канааттандырлых деп эсептелсін;

2). 1999-2000-окуу жылындағы үйрөтүүчү жана мамлекеттик педагогикалык практикаларды бир мектепте өткөрүүнү уюштуруу деканаттан суралсын.

2. УГУЛДУ:

Р.Көлбаева - 1-курстун студенттери менен 4-курстун студенттеринин жолугушуу кечесине көрүлүп жаткан даярдык жөнүндө билдириүү жасады.

2. ТОКТОМ КЫЛЫНДЫ:

1). 1-курс менен 4-курстун студенттеринин жолугушуу кечеси 1999-жылдын 6-мартина белгиленсін;

2). Жолугушуу кечесинин сценарий бекитилсін;

3). Кечени алыш баруу студенттер Ж.Алыкулова жана З.Акышевге милдеттенирилсін.

Төрага

(колу)

К.Жалилов

Катчы

(колу)

Ж.Артыкова

## 2. Чогулуштун толук протоколу

Чогулуштун толук протоколунда баяндамачы жана жарыш сөзгө чыккандардын сүйлөгөн сөздөрү кенири түрдө баяндалат. Берилген суроолор, алынган жооптор толук жазылат. Турмушта чогулуштун толук протоколу көп колдонулат. Себеби протоколдун бул түрү башка-ларга мазмуну буюнча түшүнүктүүлүгү жана көчүрмө жасоого ынгай-

луулугу менен айырмаланат. Чогулуштун толук протоколунун ҮЛГҮСҮ ТӨМӨНКҮДЕЙ болот:

**Ош мамлекеттік университеттін кыргыз филологиясы  
факультеттін 4-курсунун Е,Ж,З тайпаларынын жыйналышынын  
№ 2 протоколу**

99.25.02

Ош шаары

Төрага - К.Жалилов

Катчы - Ж.Артыкова

Катышкандар: 26 студент (тизме тиркелет).

Күн тартиби:

1. Үйрөнчүк педагогикалық практиканын жыйынтыгын чыгаруу. Докладчы - Т.Сакьев
2. Факультеттін 1-курсунун студенттери менен жолугушуу кечесин өткөрүү. Р.Көлбаеванның баяндамасы.

I. УГУЛДУ:

Т.Сакьев (тайпанын старостасы) - Биздин тайпанын студенттери 2 мектептө үйрөнчүк педпрактиканы өткөрүштү. Ош шаарындагы Курманжан датка атындағы орто мектепте 12 студент, Керме-Тоо орто мектебинде 14 студент практикада болушту. Педпрактиканы мезгилиндеги Курманжан датка атындағы орто мектептө 10 акын-жазуучунун өмүрүн-чыгармачылыгын камтыган альбом түзүлдү. Кыргыз тили боюнча 160, кыргыз адабияты боюнча 67 көрсөтмө курал жасалып, кабинеттерге тапшырылды. Студент-практиканттардың күчү менен 2 викторина, 1 КВН өткөрүлдү. Мектептін педагогикалық көнешшинин чечими менен 4 студентке «эн жакшы», 5 студентке «жакшы», 3 студентке «канааттандырлых» деген баа койлоду.

Шаардың Керме-Тоо орто мектебинде 14 акын-жазуучунун өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча альбом түзүлдү. Кыргыз тили боюнча 185, кыргыз адабияты боюнча 93 көрсөтмө курал жасалып, мектепке калтырылды. Мектептө окуучуларынын күчү менен ата-әнерлерге 1 концерт берилди. Жогорку класстар ортосунда 2 КВН, 2 викторина өткөрүлдү. Педагогикалық көнештин чечими менен 6 студентке «эн жакшы», 4 студентке «жакшы», 4 студентке «канааттандырлых» деген баа койлоду.

Студенттер практиканын учурунда теориялык билимдерин практикада текшерип қөрүштү. Өздөрүнүн педагогикалық жөндөмдүлүктөрүнүн жетишкен жана кемчил жактарын байкай алышты. Қоңтөгөн студенттер өз кесибин туура таандагандыгын көрсөтө алды. Практика максатына жетти деп эсептөөгө болот.

I. СӨЗГӨ ЧЫКТЫ:

Т.Ишенов - мен шаарбызыздагы Курманжан датка атындағы орто мектептө педагогикалық практикамды өткөрдүм. Мектептін шартты талапка жооп берет: анда кыргыз тили боюнча эки, кыргыз адабияты боюнча бир кабинет иштейт. Бул жерде иштеген 6 кыргыз тили жана адабияты мугалиминин 5-өө жогорку билимдүү.

Педагогикалық практикабызга Сапарова Зарбу, Тилекматов Асанкул сыйяктуу мугалимдер жакшы жардам беришти. Педипрактиканы ушул мектептө өткөрүнү кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун усулуяты кафедрасына сунуш кылар элем.

С.Алымкулова - Курманжан датка атындағы орто мектептө педагогикалық практикада болгон студенттердин тайпасы пассивдүү педагогикалық практикасын Кара-Суу районундагы А.Осмонов атындағы орто мектептө өткөрүш-

көн эле. Педпрактиканың мезгилинде ар бирибиз бөлүштүрүлгөн класстарда окуучуларды үйрөнүү үчүн бир топ убакыт кетирдик. Ошондуктан мамлекеттик педагогикалық практиканы үйрөтүүчү практика өткөрүлгөн мектептерде жүргүзүү максатка ылайыктуу деп эсептейм. Менин бул оюмду калган студенттер да колдойт деген ишенимдемин.

#### 1. ТОКТОМ КЫЛЫНДЫ:

1). Тайпанын студенттеринин үйрөнчүк педагогикалық практикасынын жыйынтыгы канааттандырлык деп эсептелсин;

2). 1999-2000-окуу жылындагы үйрөтүүчү жана мамлекеттик педагогикалық практикаларды бир мектепте өткөрүүнү ўюштуруу деканаттан суралсын.

#### 2. УГУЛДУ:

Р.Көлбаева - факультетибизге жаңыдан келген 1-курстун студенттерин күттүктоо, аларга кеп-кенештерди айтуу биздин, 4-курстун студенттеринин миддети болуп саналат. Ушул максатта менин жетекчилгим менен түзүлгөн топ жаңы окуу жылынан баштап иштеп келе жатат. Келечекте өткөрүлүүчү жолугушуун сценарий түзүлдү. «Ж» тайпасынын студенттери чакан концерт даярдоодо, залды «З» тайпасынын студенттери жасалгалайт. Сценарийде белгиленген иш чараптар аяктап калды. Эми сценарийди бекитүү керек. Аны менен сиздерди тааныштыра кетейин (сценарий тиркеlet). Бүгүн жолугушуу кечесин өткөрүү мөнөтүн белгилөөбүз зарыл.

#### 2. ТОКТОМ КЫЛЫНДЫ:

1). 1-курс менен 4-курстун студенттеринин жолугушуу кечеси 1999-жылдын 6-мартына белгиленсии;

2). Жолугушуу кечесинин сценарийи бекитилсии;

3). Кечени алып баруу студенттер Ж.Алымкулова жана З.Акышевге милдеттенирилсии.

Төрага

(колу)

К.Жалилов

Катчы

(колу)

Ж.Артыкова

### 3. Чогулуштун стенографиялык протоколу

Чогулуштун стенографиялык протоколун атайдын даярдыгы бар стенографисттер жазышат. Чогулуштун бул протоколунда жыйналыштагы бардык процесстер жана алардын аткарылуу тартиби катталат. Протоколдун биринчи бөлүгү жазылып, жыйналыштын төрагасы жана катчысы кол коёт да, экинчи бөлүк стенографияланып, чогулуштун протоколуна тиркеме катары берилет. Зарылдык болсо, стенографияланган текст чечмеленет.

### 4. Чогулуштун фонографиялык протоколу

Чогулуштун фонографиялык протоколу магнитофон тасмасына же видеокамерага жазылат. Мында баяндамачынын да, жарыш сөзгө чыккандардын да, суроо жана жооп бергендердин да сүйлөгөн сөздөрү толук жазылат.

Протоколдун биринчи бөлүгү жазылып, жыйналыштын төрагасы

жана катчысы кол коёт. Чогулуштун экинчи бөлүгү - баяндамачылардын, жарыш сөзгө чыккандардын ж.б. үндөрү тасмага жазылып, тиркеме катары баяндамада көрсөтүлөт. Зарылдық болсо, магнит тасмасындағы текст кагазга түшүрүлөт.

Чогулуштун стенографиялык жана фонографиялык баяндамалары өзгөчө учурларда - мамлекеттик мааниси бар илимий жыйындарда, жолугушууларда, диссертацияларды коргоодо, өтө жашырын маселелерди талкуулоодо, курултайларда жана кадыресе жыйындарда да пайдаланылат.

Чогулуштун стенографиялык же фонографиялык протоколунун үлгүсү төмөнкүдөй:

**Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы  
факультетинин 4-курсунун Е, Ж, З тайпаларынын жыйналышынын  
№ 2 протоколу**

99.25.02

Ош шаары

Төрага - К.Жалилов

Катчы - Ж.Артыкова

Катышкандар: 26 студент (тизме тиркелет).

Күн тартиби:

1. Үйрөнчүк педагогикалык практиканын жыйынтыгын чыгаруу. Баяндамачы - Т.Сакыев.
2. Факультеттин 1-курсунун студенттери менен жолугушуу кечесин өткөрүү. Р.Көлбаеванын баяндамасы.

Чогулуштун стенографиялык (фонографиялык) отчёту тиркелет (6 бет, 1 кассета).

Төрага

Катчы

(колу)

(колу)

К.Жалилов

Ж.Артыкова

## ПРОТОКОЛДОН КӨЧҮРМӨ

Протоколдон көчүрмө тиешелүү адамга зарыл болгондо берилет жана ага мөөр басылып, жооптуу адамдын колу коюлгандан кийин, расмий укуктук күчкө ээ.

Протоколдун көчүрмөсүнүн негизги бөлүктөрү протоколдун негизги бөлүктөрүнө, негизинен, дал келет. Айырмасы мында: биринчи бөлүктө белгиленген төраганын, катчынын аты-жөнү, катышкандардын саны көчүрмөдө калтырылат. Протоколдон көчүрмөгө күн тартибиндеги тиешелүү маселе жана ал талкууланган бөлүк («УГУЛДУ», «СӨЗ-ГӨ ЧЫКТЫ», «ТОКТОМ КЫЛЫНДЫ») көчүрүлөт. Чогулуштун төрагасынын, катчысынын колунан жана аты-жөнүнөн кийин, «КӨЧҮРМӨ АНЫК» деп белгиленип, көчүрмөнү даярдаган жооптуу адамдын колу коюлуп, аты-жөнү жазылат жана уюмдун мөөрү басылат.

Протоколдун көчүрмөсүнүн үлгүсү төмөнкүдөй болот:

**Ош мамлекеттik университетинин кыргыз филологиясы  
факультетинин 4-курсунун Е, Ж, З тайпаларынын жыйналышынын  
№ 2 протоколунан көчүрмө**

99.25.02

Ош шаары

Күн тартиби:

2. Факультеттин 1-курсунун студенттери менен жолугушуу кечесин өткөрүү. Р.Көлбаеванын баяндамасы.

2. УГУЛДУ

Р.Көлбаева - факультетибизге жаңыдан келген 1-курстун студенттерин күттүктөо, аларга кеп-кеңештерди айтуу биздин, 4-курстун студенттеринин миддети болуп саналат. Ушул максатта менин жетекчилигим менен түзүлгөн топ жаңы окуу жылынан баштап иштеп келе жатат. Келечекте өткөрүлүүчү жолугушуунун сценарий түзүлдү. «Ж» тайпасынын студенттери чакан концерт даярдоо, залды «З» тайпасынын студенттери жасалгалаат. Сценарийде белгиленген иш чаралар аяктап калды. Эми сценарийди бекитүү керек. Аны менен сиздерди тааныштыра кетейин (сценарий тиркелет). Бүгүн жолугушуу кечесин өткөрүү мөнөтүү белгилөөбүз зарыл.

2. ТОКТОМ КЫЛЫНДЫ:

- 1). 1-курс менен 4-курстун студенттеринин жолугушуу кечеси 1999-жылдын 6-мартына белгиленсии;
- 2). Жолугушуу кечесинин сценарийи бекитилсии;
- 3). Кечени алып баруу студенттер Ж.Алыкулова жана З.Акышевге милдеттендирисин.

Төрага

(колу)

К.Жалилов

Катчы

(колу)

Ж.Артыкова

КӨЧҮРМӨ АНЫК

Катчы

(колу)

Ж.Артыкова

М.О.

99.30.04

Протоколдун көчүрмөсү машинкада даярдалат.

Протоколдун көчүрмөсүнө чогулуштун төрагасы менен катчысы кол койбийт.

Чогулуштун протоколу атайдын журналга жазылат. Ар бир протокол жаңы беттен башталат.

## ТЕЛЕГРАММА

**Телеграмма** - ар түрдүү кабарды телеграф аркылуу берүүнүн формасы. Бул бир мекемеден экинчи мекемеге жиберилген расмий документ болуп эсептелет. Кызматка байланыштуу ар түрдүү кабарды өз убагында бере албай калган учурда, ал кабарды тез жеткирүү максатында телеграфтан пайдаланат.

Телеграфтык кабар берүү ар түрдүү шаарлар арасында же алыс-кы аралыкта жайгашкан мекемелер, ошондой эле жарандар ортосунда ишке ашырылат.

Телеграмма башка иш кагаздарынан өтө кыска баяндалып, алуучуға тез жете тургандыгы менен кескин айырмаланат. Кызмат телеграммалары эки нускада даярдалат. Анын биринчи нускасы жөнөтүү үчүн байланыш бөлүмүнө жиберилет, экинчи нускасы мекеменин кеңессине аттайын сактоого калтырылат. Эки нуска төң жетекчинин колу менен тастыкталат.

Кызмат телеграммаларынын тексти көбүнчө кадимки эле кагаздын бир бетине жазуу машинкасы менен эки интервалда баш тамгалар менен жазылат. Телеграмма жөнөтүүчүнүн дареги, жооптуу кызматкердин колу коюлуп, датасы кичине тамгалар менен белгиленет. Эгерде телеграмма кол менен жазылса, анда тамгалар ири жана ачык, так болушу зарыл.

Телеграмманын тексти өзүнө тиешелүү стилде жазылат. «Телеграмма стили» деп аталган стиль өтө кыска жана так болот. Мында кыска сөздөрдү көп пайдаланат. Текстте окшош, образдуу, жардамчы сөздөр, ошону менен бирге тыныш белгилери зарылдыгына ылайыктуу керектелет, аларсыз мааниси өзгөрүп кете турган болсо, же эки түрдүү кабыл алынышын айырмaloодо колдонулат. Башка бардык учурларда алар түшүрүлүп жазылат. Бериле турган кабарды баяндоодо абдан кыска сөздөрдү тандап алып, кыскартууларды үнөмдүү пайдалануу абзел. Жалпысынан алганда, телеграмманын тилдик өзгөчөлүгүнө үнөмдүү мамиле кылуу телеграмманын стилинин эң негизги талаптарынын бири болуп саналат.

Телеграмма жазууда төмөнкү учурларды эске алуу зарыл:

1. Текст кыска жана маалымат жагынан жыш болот;
2. Жалаң сүйлөм көп колдонулат (мисалы, **Пландын аткарылышы** менен **куттуктайдыз** деген сүйлөмдө «Биз сиздерди», «Чын жүрөктөн» деген сөз айкаштары кыскартылган, бирок алар контексттен даана сезилип турат);
3. Текстте сын атооч, тактооч, жардамчы сөздөр ж.б. өтө зарыл учурда гана колдонулат;
4. Утүр, чекиттен башка тыныш белгилери дээрлик пайдаланылбайт. Телеграмманын текстин жазууда (машинка менен даярдаганда) утүр «утүр», чекит «чкти» деп белгиленет;
5. Телеграмманын текстинде жалпыга маалым жана жазуу кебинде кенири қеректелген аббревиатуралар, муундук жана аралаш кыскартуулар мүмкүн болушунча сейрек колдонулат;
6. Телеграмманын текстинин саптары ташымалданбайт;
7. Телеграмманын тексти абзацсыз жазылат;
8. Даяр текст ондолбайт, өзгөртүлбөйт жана башка маалыматтар менен толукталбайт;

9. Күн, айлардын аттарын, числолорду жана башка сандарды сөз менен жазуу сунуш кылынат;

10. Телеграмманын тексти даректерден даана бөлүнүп туруга тийиш;

11. Телеграмма жооп берүү максатында жиберилсе, тексттин алдына жооп берилип жаткан иш кагаздын (телеграмманын, кызмат катынын) расмий номуру (индекси) көрсөтүлөт;

12. Жиберилген телеграмманын текстинин аягына шарттуу номурду (индекси) телеграф кызматкери коёт.

13. Телеграмманын текстинин тактыгы алдыдагы иштин тез аткарылышынын өбөлгөсү болуп саналат. Ошондуктан алуучу үчүн белгисиз, түшүнүксүз болгон маалыматтар зарыл сөздөр менен толукталышы керек. Мисалы, «Чогулуш 16сында өткөрүлөт» деген текстти кайсы, кандай чогулуш кайсы айда өткөрүлө тургандыгы маалым болгон уюмга гана жиберүүгө болот. Эгерде уюмга жогоркудай маалыматтар белгилүү болбосо, телеграмманын текстин «Айыл чарба кызматкерлеринин алдынкыларынын облустук чогулушу 16-сентябрда Ош кыргыз драма театрында өткөрүлөт» дегендей мазмунда толуктоо керек.

14. Телеграмма алуучуга тез жетсии үчүн байланыш бөлүмүнүн номуру көрсөтүлөт.

15. Чарбалык, өкмөттүк ири органдарга, белгилүү уюмдарга жана адамдарга жазылган телеграммада дарек толук жазылбаса да боло берет (мисалы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешине; Кыргыз Республикасынын Президентине ж.б.).

16. Телеграмма жиберүүчүнүн дарегинен башка бөлүгү баш тамга менен жазылат.

17. Республиканын аймагынан сыртка жиберилген телеграмманын тексти орус тилинде даярдалат.

Телеграмманын негизги бөлүктөрү төмөнкүлөр:

1. Иш кагаздын аты (ТЕЛЕГРАММА);

2. Телеграмма жиберилген дарек, телеграмма алуучунун аты-жөнү (же уюмдун, кызмат орундуң аталаышы);

3. Текст;

4. Телеграмма жиберүүчүнүн аты-жөнү, кызматы, дареги, телеграмма жиберилген жыл, число (аралаш тамга менен басылат);

5. Телеграмманын түрү тууралу белги («жөнөкөй», «буортма», «шашылыш», «транзиттик», «өкмөттүк», «эл аралык»);

6. Телеграмма жиберүүчүнүн кызматы, колу, аты-жөнү;

7. Телеграмманын тексти даярдалган жыл, күн, ай;

8. Уюмдун мөөрү.

Расмий телеграмманын үлгүсү төмөнкүдөй даярдалат:

## ТЕЛЕГРАММА

ӨЗГӨН РАЙОНУ 16 ЯССЫ А/Ксы ДЕРЕКТИР АКМАТОВГО ЯССЫ А/Ксына САЛЫНГАН ЖАЗАНАНЫ ОНУНЧУ МАРТКА ЧЕЙИН ОБЛУСТУК ЖАРАТЫЛЫШТЫ КОРГОО КОМИТЕТИНИН ЭСЕБИНЕ ӨТКӨРҮҮНУ ЭСКЕ САЛАБЫЗ ТЧК.

### КОМИТЕТ

Ош, 4 Курманжан датка, 315 Ош облустук жаратылышты коргоо комитети  
Төрөгө<sup>1</sup> И.Жусубалиев  
1999-ж. 28-февраль  
мөөр «Жөнөкөй»

Телеграмманын бул тексти чабарман аркылуу телеграфка жеткирилет. Ал жерде текстти телеграф кызматкери каттайды. Телеграммага, мисалы, 107 номур (индекс) коюлду деп эсептейли. Анда Өзгөн районундагы «Яссы» акционердик коомуунун деректири бул телеграмманы төмөнкүдөй түрдө алат:

## ТЕЛЕГРАММА

ӨЗГӨН РАЙОНУ 16 ЯССЫ А/Ксы ДЕРЕКТИР АКМАТОВГО ЯССЫ А/Ксына САЛЫНГАН ЖАЗАНАНЫ ОНУНЧУ МАРТКА ЧЕЙИН ОБЛУСТУК ЖАРАТЫЛЫШТЫ КОРГОО КОМИТЕТИНИН ЭСЕБИНЕ ӨТКӨРҮҮНУ ЭСКЕ САЛАБЫЗ ТЧК.

### КОМИТЕТ

107

Жогорудагы телеграммага жиберилген жооп телеграмма төмөнкүдөй болушу мүмкүн:

## ТЕЛЕГРАММА

ОШ 4 КУРМАНЖАН ДАТКА 315 ОБЛУСТУК ЖАРАТЫЛЫШТЫ КОРГОО КОМИТЕТИ ЖУСУБАЛИЕВГЕ 107 ЯССЫ А/Ксына САЛЫНГАН ЖАЗАНА СИЗДЕРДИН ЭСЕБИНИЗДЕРГЕ ТӨРТҮНЧУ МАРТТА ӨТКӨРҮЛДҮ ТЧК  
ДЕРЕКТИР АКМАТОВ

63

Расмий эмес телеграммалар атайын бланкка толтурулат жана анда телеграммалык номур (индекс) талап кылынбайт. Андай телеграммалык бланкка жазылган үлгүсүн сунуш кылабыз.

## ТЕЛЕГРАММА

ТАШ-КӨМҮР, 2 ДОСТУК, 61 НАМАТБАЕВАГА  
ОН БИРИНЧИ СЕНТЯБРДА 473-РЕЙС МЕНЕН ОШКО УЧАМ

ЖЕКИШ  
712001 Бишкек, Бөкөмбаев, 6

Телеграмманын ар бир сөзү үчүн акы төлөнөт.

Азыркы учурда түрдүү байруқ, токтом, жарлык, шашылыш кызмат каттары, арыз ж.б.у.с. иш кагаздары телеграмма аркылуу да жиберилет жана зарыл иш чара расмий түрдө аткарылат.

Ошондой телеграмманын үлгүсүн сунуш кылабыз.

ТЕЛЕГРАММА

ОШ 7 ДОСТУК 201 ОБЛУСТУК САКТЫК БАНКЫНЫН

01551 БӨЛҮМҮНҮН БАШЧЫСЫНА

МЕН ДҮЙШӨН АСЫРАНОВ 2309 ӨЗДҮК САКТЫК ЭСЕБИМДЕН  
3600 (ҮЧ МИН. АЛТЫ ЖУЗ) СОМДУ-ТЕЛЕВИЗОРГО ТӨЛӨӨ УЧУН  
БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ АЙЧУРӨК УНИВЕРМАГЫНЫН 00170443 ЭСЕП  
СЧЕТУНА ӨТКӨРҮҮНҮЗДҮ СУРАЙМ.

Паспорт: V-GС № 111906

1988-ж. 16-январда Ош

шаардык ички иштер бөлүмү  
тарабынан берилген

(колу)

Бишкек 19 Айни, 4  
(телеграф кызматкери  
колду тастыктайт)

Мындай телеграммаларды кабыл алууда телеграф кызматкери телеграммадагы иш кагаз, күбөнаама маалыматтарын телеграмма жиберүүчүнүн паспорту менен салыштырат жана анын койгон колун тастыктайт.

Телеграммадагы дарек почта дарегине караганда бир топ кыска болот жана ал «телеграф дареги» деп аталат. Ал эми айрым ири уюмдар өздөрүнүн шарттуу телеграф дарегине ээ болушу мүмкүн. Мисалы, Ош шаарынdagы паҳтадан кездеме токуу комбинаты атайын телеграф дарегине ээ. Ошондуктан бул уюмга жиберилген телеграмманын дареги кыска болот (Ош паҳтадан кездеме токуу комбинаты). Ал эми өздүк телеграф дарегине ээ болбогон уюмдарга жиберилген телеграммада дарек мүмкүн болушунча так, толук жазылышы талап кылышат.

Азыркы мезгилде фототелеграммалар (факстар) биздин турмушта кецири пайдаланылып жатат. Ал аркылуу алыскы аралыктан гезиттердин үлгүлөрү, түрдүү техникалык кабарлар, график, схема ж.б. кабыл алынат.

Өкмөттүк телеграммалар атайын бланкта даярдалат жана жеткирилет. Бул телеграмманын тилине да жогоруда белгиленгендей талаптар коюлат.

Өкмөттүк телеграмма Президенттин, анын Администрациясынын, Премьер-министрдин, анын Аппаратынын атынан күттүктөо маанисинде жиберилет.

Өкмөттүк телеграмма төмөнкүдөй реквизиттерден турат:

1. Бланктын белгилери (Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, Герб);
2. «Бишкек шаары»;
3. Телеграмманын түрү (ӨКМӨТТҮК);
4. Иш кагазынын аты (ТЕЛЕГРАММА);

5. Телеграмма жиберилүүчү дарек;
6. Телеграмма алуучу;
7. Текст;
8. Күттүктоочу.

Өкмөттүк телеграмманын үлгүсү төмөнкүдөй болот.

КЫРГЫЗ  
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ӨКМӨТҮ



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
КЫРГЫЗСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

Бишкек ш.  
ӨКМӨТТҮК

г. Бишкек  
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ

### ТЕЛЕГРАММА

Бишкек шаары Казакстан Республикасынын элчилиги

(дареги, адрес)

Мухтар Шахановго

(киме, кому)

Улдуу урматтуу Мухтар Шаханович, Сизди 60 жылдык мааракеңиз менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтү күттүктайт.

Казак жана кыргыз элдеринин эл акыны жана эки элдин данакери катары узак жашап, жамы журтубузга дагы ак кызмат отөп бериз.

Жараткан Сизге чыгармачылык шыкты мол берсин.

Урматтоо менен  
Премьер-министр

А.Муралiev

Мамлекеттик жогорку органдарга жана мамлекеттик жогорку кызмет адамдарына, өлкөнүн белгилүү чыгармачыл ж.б. инсандарына жиберилген телеграммаларда аны алуучу мекеменин (органдын) же жарапандын дареги көрсөтүлбөсө да болот. Андай органдар - Президенттин Администрациясы, Премьер-министрдин Аппараты, Жогорку Кенеш жана аппараттары, Конституциялык Сот.

Президентке, Премьер-министрге, Жогорку Кенештин палаталарынын төрагаларына, Конституциялык Соттун Төрайымына (Төрагасына), белгилүү инсандарга даректи көрсөтпөй эле телеграмма жиберүүгө болот.

Бишкек шаары  
Президент А.А.Акаевге

Бишкек шаары  
Жогорку Кенеш  
А.Эркебаевге

## ТЕЛЕФОНОГРАММА

Телефонограмманын негизги максаты шашылыш кабардын текстин зарыл жайга телефон аркылуу билдириүү болуп саналат жана телефонограмма расмий иш кагаз катары эсептелет.

Кызмат учурундағы бул мамиле бир шаардагы же райондогу уюмдардын ортосунда кенири колдонулат.

Телефонограмма жетекчи тарабынан бир нускада даярдалат. Жетекчи же жооптуу адам тексттин аягына кол коёт. Аны катчы, иш жүргүзүүчү же катчы-машинистка алат да, тез аранын ичинде тиешелүү адамга (уюнга) кабарлайт.


Телефонго чакырылган адам телефонограмма берилиши жөнүндө эскертилет. Ал текстти жазып алууга даярданат. Телефонограмманы берип жаткан адам телефонограмманы кабыл алыш жаткан адамга текстти жазып алгыдай ылдамдыкта окуп бериши талап кылынат.

Текстти жазып бүткөндөн кийин, аны жазып алган адам телефонограмманы берген адамга текстти окуп берет. Бул аркылуу тексттин туура же туура эмес кабыл алынганы аныкталат. Ушул процесс аяктагандан кийин, телефонограмманы берген жана кабыл алган адамдар керектүү реквизиттерди алмашат (ал реквизиттер төмөн жакта көрсөтүлөт).

Телефонограмманын тексти стилдик жактан так жана анык, көлөм жагынан 50дөн ашпаган сөз болушу керек.

Телефонограмманы жазып алган адам текстти кыска убакыттын ичинде тиешелүү адамга тааныштырат.

Телефонограмма жазуу кагазына даярдалат. Анын реквизиттери төмөнкүдөй схема боюнча жайгаштырылат:



Бул реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. 1-А. Телефонограмманы жиберүүчү мекеме;  
    1-Б. Телефонограмманы жиберүүчүнүн кызматы жана аты-жөнү;
- 1-В. Телефонограмманы жиберген мекеменин телефон номуру;
2. 2-А. Телефонограмманы алуучу мекеме;  
    2-Б. Телефонограмманы кабыл алуучунун кызматы жана аты-жөнү;
- 2-В. Телефонограмманы алуучу мекеменин телефон номуру;
- 2-Г. Телефонограмма кабыл алынган убакыт;
3. Иш кагазынын аталышы (ТЕЛЕФОНОГРАММА);
4. Телефонограмма жиберилген дата;
5. Телефонограмманын номуру;
6. Телефонограмма жиберген мекеме жайгашкан жай;
7. Текст;
8. Телефонограмма жиберген мекеме жетекчисинин кызматынын аталышы;
9. Жетекчинин колу;
10. Жетекчинин аты-жөнү.

Төмөндө телефонограмманын үлгүсүн сунуш кылабыз:

Ош облустук жаратылышты  
коргоо комитети  
Жетекириүүчү-катчы  
Алимова К.  
Тел.: 2-05-55

«Ош машина куруу заводунун»  
деректирине  
Кабыл алган-катчы  
Акматова С.  
Тел.: 3-91-17  
Саат 11.30

### ТЕЛЕФОНОГРАММА

99.02.06

Ош ш.

№ 73

Жаратылышты коргоо боюнча облустук семинарга өз өкүлүнүздү 3-июнь  
күнү saat 10.00гө биздин комитетке жибериниз.

Төрага

(колу)

И.Жусубалиев

Мындай телефонограмма уюмда атайын папкеде расмий иш кагаз катары сакталат.

Бир эле телефонограмма экиден көп дарекке жиберилсе, телефонограмманын негизги бөлүктөрүнүн 2-пункту аткарылбайт.

Жиберүүчү телефонограмманын тексти жазылат жана зарыл белгилери аткарылып, атайын төмөнкүдөй тизме түзүлөт:

ТИЗМЕСИ

катараН	Телефонограмма алган уюмдар	Телефон номуру	Алган убакты	Телефонограмманы алуучы	Эскертуу
1.	Ош машина куруу заводу	3-91-17	11.30	Акматова С.	
2.	Ош мамлекеттик университети	2-16-19	11.43	Бабаева К.	
3.	Асфалт-битум заводу	7-42-29	12.04	Иванова К.	
.....	.....	.....	.....	.....	.....

Катыш:  
99.02.06

(колу)

К. Ашимова

Бир топ алуучуларга жиберилген телефонограмманын тексти жана телефонограмманы алган уюмдардын тизмеси расмий иш кагаз катары атайын папкеге сакталат. Телефонограммалар атайын журналга катталат.

Телефонограмма үчүн ар бир уюм бланк даярдаса да болот. Бул көнселик ишти бир топ женилдетет.

Мекемелерге жиберилген бүйрүк жана эскертуу каттары мекеменин атайын бланкы менен да, шашылыш болсо телефонограмма формасында жиберилсе да болот. Мындай телефонограммаларга жооп атайын бланкка даярдалат. Тексттин темасы жоопту талап кылган телефонограмманын номуруна же жиберилген датасына байланыштырып көюлат. Ушундай жооп кызмат катынын үлгүсүн сунуш кылабыз:

Кыргыз Республикасынын  
Премьер-министринин Аппараты

Социалдык өнүгүү департаменти

Сиздердин 1999-жылдын  
9-июннундагы телефонограммага

Кыргыз Республикасынын айыл жана суу чарба министрлиги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 7-апрелиндеги

«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин андан ары өнүктүрүүнүн маселелери жөнүндө» № 195 токтомун аткарару боянча төмөндөгүлөрдү билдирет:

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Мыйзам кабыл алынган мезгилден баштап Министрликте кыргыз тилине үйретүү боюнча атайын сабактар уюштурулуп, мугалимдер келишимдик негизде иштешкен.

Министрликте зарыл болгон токтомдорду, буйруктарды, каттарды кыргыз тилине которуу милдети штатта турган басма сөз кызматынын жетекчиси-

не жүктөлгөн. Негизинен, иш кагаздары зарылчылыгына жараша кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлөт. Биздин Министрлик айыл чарба тармагын тей-лекендиктен, калкынын басымдуу көпчүлүгү кыргыздар болгон облустардан, райондордон келген расмий документтер, жеке адамдар жазган кайрылуу каттары мамлекеттик тилде келет. Аларга берилген жооптор, эреже катары, мамлекеттик тилде гана жөнөтүлүп турат.

Мындандыктын отурумдары, ар кандай кенешмелер, сенаттар, минарлар, чогулуштар ага катышкан контингентке жараша кыргыз тилинде еткөрүлөт.

Ушул кат менен сиздерге айыл эмгекчилеринен келген каттарга жазылып жүргөн жооптордун бирөөн, буйрукту үлгү катары жиберебиз.

Министрдин биринчи  
орунбасары

(колу)

Э.Асанов

Керимов К.К.  
220880

## ТОКТОМ (Постановление)

Эл чарбасындагы маанилүү бир маселени аткаруу боюнча кабыл алынган нормативдик акт **токтом** деп аталат. Ал республиканын Өкмөтү, министрлуктер менен ведомстволор, алардын түзүмдүк бөлүмдерүү, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу бийдиктери тарафынан коллегиялуу түрдө кабыл алынат. Токтомду турмушка ашыруу тиешелүү жамаатын ар бир мүчесүнүн милдети болуп саналат.


Токтом аткарылуу мөөнөтүү боюнча **кыска мөөнөттүү токтом** жана **узак мөөнөттүү токтом** болуп бөлүнөт.

**Кыска мөөнөттүү токтом** бир иш чарага карата бийлик органдары тарафынан чыгарылат жана ал иш чарылышын бутушу менен токтом укуктук күчүн токтотот. Мисалы, «Нооруз-2000ди» еткөрүү боюнча кабыл алынган токтомдо аны еткөрүүнүн иш чараларынын планы, уюштуруу тобунун курамы, үгүттөө иштери жана ага жооптуулар, бөлүнгөн каржы ж.б. көрсөтүлүшү мүмкүн. Ушул иш чары толук аткарылгандан кийин, аталган токтом өз күчүн жоготот.

**Узак мөөнөттүү токтом** да бир иш чарага арналганы менен ал иш чаранын аткарылышындагы кошумча иш чаралардын көптүгүү, иш чаранын масштабдуулугу, эл чарбасындагы маанилүүлүгү ж.б. белгилери боюнча өзгөчөлөнүп турат.

Токтом мекеменин бланкына даярдалат, бирок ал бланкта мекеменин телефон, факс номурлары, банк эсеп-кысабы, көчө дареги көрсөтүлбөйт. Бирок токтомдун даярдалган жайы, датасы жана номуру белгиленет. Жогоркудай белгилери боюнча токтом буйрукка окшошуп да кетет.

Токтомдун реквизиттери төмөнкүдөй схема боюнча жайгашат:



Бул реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Органдын, мекеменин аталышы;
2. Республиканын герби;
3. Иш кагазынын аты (ТОКТОМ);
4. Иш кагаз даярдалган жай;
5. Токтомдун катар номуру;
6. Токтом бекиген дата;
7. Токтомдун темасы;
8. Токтомду кабыл алуунун негиздери;
9. Текст;
10. Токтомду аткарууга жооптуу тараап;
11. Жетекчинин кызматы;
12. Жетекчинин колу;
13. Жетекчинин аты-жөнү;

Бул реквизиттерди ичинен 1-2 жана 7-реквизиттердин асты сызылышп, өзүнөн кийинки реквизиттерден ажыратылат.

«Токтомду кабыл алуунун негиздери» реквизитинде токтом кайсы жарлыктын, мыйзамдын же алдыда болуучу иш чаранын негизинде кандай максатка кабыл алынганы конкреттүү белгилениши зарыл жана ал «...токтом кылат:» деген сөз айкашы менен аяктайт.

«Текст» реквизити пункттарга жана пунктчаларга ажыратылыш жазылышы мүмкүн. Ал бөлүктөр араб цифрасы менен белгilenет.

«Токтомду аткарууга жооптуу тараап» реквизитинде жооптуу тараап катары конкреттүү кызматкер же мекеменин кайсы бир түзүмдүк бөлүмү белгilenет.

Токтомдун текстинин ар бир пункту «...белгиленсін», «...атқарылсын», «...мілдептіндірилсін», «...өркүндөтсүн» деген сыйктуу бүйрук ыңгай этиштер менен аяктайт. Текст жөнөкөй жана татаал сүйлөмдөрдүн сан жагынан барабарлашкан тобунан куралганы анын манисисин түшүнүүнү женилдетет.

Жогоруда белгиленгендей, токтом мекеменин бланкына, ал жок болсо, А4 жазуу кагазына даярдалат.

Төмөндө токтомдордун үлгүлөрүн сунуш кылабыз.

## 1. Кыска мөөнөттүү токтом

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЧҮЙ ОБЛУСУ  
ЧҮЙ РАЙОНДУК МАМЛЕКЕТТИК АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ТОКТОМ

Токмок шаары

№ 16

2000-жылдын 6-февралы

«Нооруз-2000» майрамын  
өткөрүү жөнүндө

Улуттар ортосундагы достуктуу бекемдөө, ар бир улуттуун каада-салтын, үрп-адатын сыйлоо жана үгүттөө максатында жана «Нооруз-2000» майрамы на байланыштуу Чүй райондук мамлекеттик администрациясы токтом кылат:

1. «Нооруз-2000» майрамын өткөрүү жана ага карата даярдык боюнча иш чаралардын планы бекитилсін (№1 тиркеме).

2. Уюштуруу комитетини курамы бекитилсін (№ 2 тиркеме).

3. Ишканалардын, уюмдардын, дыйкан-фермердик чарбалардын, мекемелердин жана башка уюмдардын жетекчилери эмгек жамааттарын «Нооруз-2000» майрамына катыштырууну уюштурусун жана ага каражат белүшсүн.

4. Финансы башкармасынын начальниги Б.Асанов шаардагы көрнектөрдүн, ураандардын жабдылышина жана майрамга карата уюштурулган konkurstun жөнүүчүлөрүн сыйлоого каражат белүүнү караштырысун (№ 3 тиркеме).

5. Жергилиткүү басма сез жана шаардык радиоуктуруу түйүнүн жетекчилери Чүй району менен Токмок шаарынын калкына «Нооруз-2000» майрамын өткөрүү жана ага карата даярдыктар жөнүндө маалыматтарды бериши син.

6. Ушул токтомдун аткарылышына көзөмөл жүргүзүү райондук мамлекеттик администрация башчысының орун басары М.Кайыповго жүктөлсүн.

Мамлекеттик администрация  
башчысы

(колу)

А.Кенжетаев

## 2. Узак мөөнөттүү токтом

КЫРГЫЗ  
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ӨКМӨТҮ



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
КЫРГЫЗСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

### ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1999-жылдын 7-апрели, № 195

БИШКЕК ш., ӨКМӨТ ҮЙҮ

г.БИШКЕК, ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

#### Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин андан ары онуктурүүнүц маселелери жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин 1998-жылдын 20-январындағы «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин андан ары онуктурүү жөнүндө» Указы менен жактырылган Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындағы Мамлекеттик тил бойонча улуттук комиссияда материалдык жана кадрдык база түзүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамының кабыл алынғанынын 10 жылдыгына арналған Иш чаралардың тиркелген программасы жактырылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Билим, илим жана маданият министрлиги:  
- «Энэ тил ордосу» окуу борборуун окуу жана көрсөтмө куралдарын, техникалык каражаттарын Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындағы Мамлекеттик тил бойонча улуттук комиссиянын мамлекеттик тил жана энциклопедия борборуна өткөрүп берсін;

- республиканың мектептеринде, техникумдарында, окуу жайларында жана жогорку окуу жайларында мамлекеттик тил бойонча бүтүрүү жана кириү экзамендерин берүүнүн системасын өркүндөтсүн.

3. Облустук, шаардык жана райондук мамлекеттик администрациялардын, Бишкек шаарынын жергиліктуу өз алдынча башкаруусунун башчылашы, министрліктер, мамлекеттик комитеттер жана административдик ведомстайлор:

- мамлекеттик тилди үйрөнүү жана колдонуу бойонча иштердин уюштуруулушун жана координацияланышын өркүндөтүү максатында мурда киризилген мамлекеттик тил бойонча жооптуу кызметкердин жана котормочулардын кызмат орундарын өз каражаттарынын эсебиен сакташын;

- «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык мамлекеттик тилди үгүттөө жана онуктурүү учын бюджеттик каражаттарды жыл сайын өзүнчө сап менен болуунү караштырышын;

- иш кагаздарын стандартташтыруу жана адабий тиlldин нормаларына ылайык келтириүү учын 1999-жылдын экинчи жарымынан баштап 2000-жылга чейин Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындағы Мамлекеттик тил бойонча улуттук комиссияга иш кагаздарынын мамлекеттик тилдеги үлгүлөрүн (арыздар, протоколдор, бланктар ж.б.) сунушташын;

- Кыргыз Республикасынын «Жарнама жөнүндө» мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын аймагындағы көрнөктөрдүн, жарнамалык текталардын, таблолордун жана башка жарыя жарнамаларынын тексттерин даярдоо бойонча кошумча чараларды көрүшсүн.

4. Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги Кыргыз Республика-

сынын Президентинин алдындағы Мамлекеттік тил боюнча улуттук комиссия менен бирдикте еки айдан ичинде «Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун даярдасын жана аны андан ары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жиберүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүң каросуна берсін.

5. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттік телеродиоберүү корпорациясы:

- мамлекеттік тилдин проблемаларына арналған жума сайынды туруктуу берүү уюштурсун;
- чет өлкөлөрдүн балдар жана жаштар үчүн фильмдерин кыргыз тилине которуу боюнча ишти өркүндөтсүн;
- Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындағы Мамлекеттік тил боюнча улуттук комиссияга телемарафондорду, телеконкурстарды өткөрүүгө көмөктөшсүн;

6. Бул токтомун аткарылышын көзөмөлдө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүң Аппаратынын социалдык өнүктүрүү департаментине тапшырылсын.

Вице-премьер-министр

(колу)

Б.Силаев

Токтом атайын көктөмөдө же папкеде сакталат жана мөөнөтү жеткенде тиешелүү архив мекемесине өткөрүлөт.

## УСТАВ

Ишканы, уюм жана мекеменин ишмердик багыттарын, ага тиешелүү укуктарын, милдеттерин жана ишинин уюшулушун белгилеген укуктук акт устав деп аталац.

Уставды мекеменин жамааты кабыл алат. Аны тиешелүү юстиция органы текшергенден кийин мекеме жетекчиси бекитет.

Азыркы экономикалык шартта менчиктүүлүгүнүн түрүнө карабай, ар бир мекеме, уюм жана ишканы өз ишмердигин аныктоочу уставына ээ. Анын багыт берүүчү жалпы жоболору мамлекеттин аракеттеги нормативдик актыларына карама-каршы келбеши керек.

Уставдын титулдук барагынын реквизиттери төмөнкүдөй аткарылат:

БЕКИТЕМИН  
Кыргыз Республикасынын  
Президентине караштуу  
Мамлекеттік тил боюнча  
улуттук комиссиянын  
терагасы


(колу)  
1999-жылдын 14-июнү

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ ЖАНА ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БОРБОРУНУН  
У С Т А В Ы

Бишкек-1999-жыл

A4

Уставдын негизги текстинин реквизиттеринин жайгашуу схемасы төмөнкүдөй:



Бул реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

А. Уставдын аталышы

1. Жалпы жобо;
2. Мекеменин иш багыттары;
3. Мекеменин жайгашкан жери жана иш-аракеттеринин мөөнөтү;
4. Мекеменин түзүмү, ишин уюштуруу жана башкаруу;
5. Мекеменин каржылоо тартиби жана анын булактары;
6. Мекеменин мүлкү жана аны пайдалануу укуктары;
7. Мекеменин ишин токтотуу, башка мекемелер менен кошулуу, өз ара бөлүнүү жана өзүн жоюу тартиби;
8. Юстиция мекемесинин жазуулары.

Жогорудагы «Уставдын аталышы» жана «Юстиция мекемесинин жазуулары» реквизиттеринен башка реквизиттер бөлүм катары эсептөт жана рим цифрасы менен төмөнкүчө белгиленет:

VII бөлүм

Мамлекеттик тил жана энциклопедия борборунун  
ишин токтотуу же өзүн жоюу тартиби

«Юстиция мекемесинин жазуулары» реквизити жазуу же штами түрүндө юстиция мекемесинин жооптуу кызматкери тарабынан уставдын аягына же текст жазылган беттин артына белгиленет.

Төмөндө уставдын үлгүсүн сунуш кылабыз (титулдук бет жогор жакта берилгендиктен, ага кайра токтолбайбуз):

## «Мамлекеттик тил жана энциклопедия борборунун»

### Уставы

#### I бөлүм

##### Жалпы жобо

1.1. «Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору» (мындан ары МЭБ) Кыргыз Республикасынын Президентинин 1999-жылдын 12-февралындагы №42 Жарлыгы менен мурдагы Кыргыз энциклопедиясынын Башкы редакциясынын негизинде кайрадан түзүлдү.

1.2. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын жобосуна ылайык (б-пункт) анын курамына кирет жана ушул Жобонун, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана мыйзам актыларынын негизинде иш жүргүзөт.

1.3. МЭБ коммерциялык эмес мекеме.

#### II бөлүм

##### Мамлекеттик тил жана энциклопедия борборунун иши багыттары

2.4. МЭБдин негизги иши багыттары болуп төмөндөгүлөр эсептелет:

- кыргыз улуттук энциклопедиясынын илимий жаңы концепциясын иштеп чыгуу, энциклопедиянын жаңы басылмаларын басмага даярдоо, жарыкка чыгаруу, аларды соода-сатык жолу менен таратуу;
- бардык тармактар боюнча мамлекеттик тилди калыптоо максатында сөздүктөрдүн түрлөрүн даярдал, жарыкка чыгаруу;
- мамлекеттик тилде иши кагаздарынын үлгүлөрүн даярдал, өлкө боюнча ишке киргизүү, буга тиешелүү кадрларды окутуулыштыруу;
- өлкө боюнча мамлекеттик тилге жана мамлекеттик тилден башка тилдерге которуу ишин борбордоштуруп уюштуруу, котормо ишин колго алуу;
- мамлекеттик тилди үйрөтүү жана мамлекеттик тил менен байланышта башка тилдерди окутуу курстарын уюштуруу, кыргыз тилди пропагандалоо;
- мамлекеттик тилде чыгуучу окуу китептерин, окуу куралдарын, программаларды, хрестоматияларды жана алардын вариантын, көркөм адабий китептерди, массалык басылмаларды, зарыл болгон чет тилдердеги сөздүктөрдү, китептерди, илимий-популярдык эмгектерди басып чыгаруу;
- өлкө боюнча көрнөк-жарнактардын, расмий кулактандыруулардын, билдириүүлөрдүн мамлекеттик тилде адабий тилдин нормасына ылайык жазылуусун, радио, теле аркылуу берилүүсүн көзөмөлгө алуу;
- иши багыттарына байланыштуу маалыматтарды топтоо жана эне тилди өнүктүрүү үчүн пайдалануу;
- мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана пропагандалоо максатын аркалаган МЭБдин облустук, шаардык, райондук филиалдарын уюштуруу, басма сез органын ачуу;
- жыл сайын (1-февралга чейин) мурунку жылы аткарылган илимий-басма жана финансыйлык иштер боюнча Улуттук комиссияга отчёт берил туруу.

### III бөлүм

#### Мамлекеттік тіл жана энциклопедия борборунун жайгашкан жері жана иш-аракеттеринин мөөнөтү

3.5. Юридикалық дареги: 720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Эркиндик проспекті, 56.

3.6. МЭБ мамлекеттік каттоодон өткөндөн тартып өзүнчө юридикалық жак болуп әсептелет, ал - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттік герби түшүрүлгөн мөөрү, штампы, эмблемасы, расмий бланкы жана банкта өзүнчө әсеп-кысабы бар өз алдыңча баланстагы мекеме;

3.7. МЭБдин иштеө мөөнөтү чектелбейт.

### IV бөлүм

#### Мамлекеттік тіл жана энциклопедия борборунун түзүмү, ишин уюштуруу жана башкарзуу

4.8. МЭБдин илимий-кенешчи органды болуп коомдук негизде-иштеген Башкы редакциялық коллегия әсептелет.

Башкы редакциялық коллегиянын курамы:

- 17-21 (он жети - жыйырма бир) адамдан турат;

- Мамлекеттік тіл боюнча улуттук комиссиянын отурумунда женөкей колдо салуу менен бекитилет;

- белгилүү илимпиз, маданий-коомдук ишмер, басма жана искусство кызметкерлеринен, журналисттер ж.б. кызмат адамдарынан турат.

4.9. Башкы редакциялық коллегиянын милдеттери:

- Кыргыз улуттук энциклопедиясынын таптык саясатка көз каранды болбогон, тарыхый жактан кысымга алынбаган илимий жаңы концепциянын иштеп чыгып, жалпы элдик талкууга коюп, Мамлекеттік тіл боюнча улуттук комиссиянын каросуна коюу;

- тармактар боюнча, ошондой эле жалпы респубикалық жана жергиликтүү энциклопедиялық басылмалардын илимий принциптерин, түзүмүн жана курамын иштеп чыгып, Мамлекеттік тіл боюнча улуттук комиссиянын каросуна коюу;

- энциклопедиялық басылмалардын тексттерин жаздыруу жана редакцияло процессине илимий жетекчиликти ишке ашыруу жана басмага даярдоо.

4.10. Башкы редакциялық коллегиянын жетекчиси МЭБдин сунушу менен Мамлекеттік тіл боюнча улуттук комиссия тарабынан бекитилет жана ал коомдук башталышта иштеп, Башкы редакциялық коллегиянын ишин уюштурууга жетекчилик кылат. Башкы редакциялық коллегиянын жетекчиси мезгил-мезгили менен ротациялана турат;

4.11. МЭБдин чарбалык, каржылык жана басма-полиграфиялық иштерине анын Аткаруучу деректери жетекчилик кылат жана МЭБдин бардык материалдык мүлкүүн жекече жооп берет.

4.12. МЭБдин Аткаруучу деректери, анын орунбасарлары жана окумуштуу катчысы Мамлекеттік тіл боюнча улуттук комиссиянын төрагасы тарабынан бекитилет.

4.13. МЭБдин бөлүм башчылары Мамлекеттік тіл боюнча улуттук комиссиянын макулдугу менен аткаруучу деректир тарабынан дайыналат жана бошотулат. Калган кызметкерлер бөлүмдөрдүн жетекчилеринин макулдугу менен Аткаруучу деректир тарабынан кызматка алынат жана бошотулат.

4.14. МЭБдин Башкы редакциялық коллегиясынын жетекчиси менен

мүчөлөрүнөн башка кызматкерлердин бардыгы контракттык негизде кызматка алынат. Контракт түзүүнүн мөнөтү жана жоопкерлер тарабы Улуттук комиссиянын чечими менен аныкталат.

4.15. Өзүнө жүктөлгөн милдеттерди ишке ашыруу максатында МЭБ Улуттук комиссиянын макулдугу менен жаңы бөлүмдердүү жана кызмат орундарын ачууга, түзүмүн өзөртүүгө укуктуу.

#### V бөлүм

##### **Мамлекеттик тил жана энциклопедия борборунун каржылоо тартиби жана анын булактары**

5.16. МЭБ Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде бюджеттик каражаттардан жана чарбалык өз алдынчалыктын негизинде каржыланат.

5.17. МЭБдин каржылоо булактары болуп басылып чыгарылган продукцияны сатуудук түшкен, бюджеттик каржылоо, демөөрчүлүк, соопчулук жана инвестициялык каражаттар эсептелет.

5.18. МЭБ өзүнө жүктөлгөн вазипаны аткаруу максатында ар кандай өндүрүштүк, басма, соода иштерин уюштуруунун жана башка уюмдар, мекемелер менен чарбалык кызматташуунун, ошондой эле чет өлкөлүк субъекттер менен алака түзүүнүн наыйжасында каражат топтой алат.

5.19. Топтолгон акча каражаттардан жана накталай кирешелерди Улуттук комиссиянын макулдугу менен мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатындагы басма, басма сөз, пропаганда, уюштуруучулук, конкурсук ж.б. иштерге жумшай алат.

#### VI бөлүм

##### **Мамлекеттик тил жана энциклопедия борборунун мүлкү жана аны пайдалануу укуктары**

6.20. МЭБдин негизги өндүрүштүк каражатын ага тиешелүү имарат, компьютердик жабдуу-шаймандар, автомашинадар жана башка мүлк түзөт.

6.21. МЭБ төмөндөгүлөргө укуктуу:

- белгилүү нормативдик документтерге жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өзүнүн максат-милдеттеринин чегинде ээлик кылууга жана пайдаланууга;

- жер, имарат, бөлмө, жабдуу-шайман, автомашина ж.б. мүлкү Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын макулдугу менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбegen формаларда ижарага берүүгө же алууга;

- менчихтин түрүнө карабай, юридикалык жана жеке жактар менен, ошондой эле-чет элдик тараантар менен келишимдерди түзүүгө;

- юридикалык жана жеке жактардан МЭБге зарыл полиграфиялык, кагаз, күйүүчү-майллоочу май ж.б. материалдарды алууга;

- үнөмдөлгөн, чарбалык эсептен ж.б. иш-аракеттерден түшкен каражатты киреше менен чыгашанын бекитилген сметасынын чегинде иштетүүгө;

- эмгек акы фондунун чегинде кызматкерлердин эзлеген орdu боюнча айлык эмгек акысын жана ага Кыргыз Республикасынын нормативдик актыларына ылайык түзүлгөн келишимдердин негизинде кошумча үстөк акы жана сый акы берүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык полиграфиялык производстваларга эсептелген калькуляциянын негизинде, аткаруучулар же заказ берүүчүлөрдүү макулдугу боюнча келишим баа коюуга;

- ээлеп турган имаррattyуу, капиталдык ремонт кылуу, реконструкциялоо жөнүндө чечим чыгарууга;

- башка юридикалык же жеке жактар МЭБдин укугун чектеген же материалдык зыян келтирген мыйзамсыз чечимдерди кабыл алган же иш-аракеттерди жасаган учурда МЭБдин жана анын кызматкерлеринин укугун мыйзам чектеринде коргоого;

- мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана пропагандалоо максатында ар кандай китең, башпора, окуу китеңтерин, программаларды, окуу куралдарды басууга, массалык иш-чараларды өткөрүүгө;

- жогорку квалификациялуу адистерди, илимпоздорду, терминологорду, котормочуларды ж.б. тажрыйбалуу кызматкерлерди келишим менен үйүндө иштөөчү жумуштарга, консультант, рецензент, эксперт катары ишке тартууга акысы бар.

## VII бөлүм

### Мамлекеттик тил жана энциклопедия борборунун ишин токтотуу же өзүн жоюу тартиби

7.22. МЭБ өзүнүн ишин Кыргыз Республикасынын Президентинин буйругу, соттун чечими же болбосо Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын чечими менен токтотот.

7.23. МЭБ жоюлган учурда анын бардык расмий документтери Кыргыз Республикасынын «Улуттук архив фонду жөнүндөгү» мыйзамына ылайык пайдаланылат жана сакталат.

Мекеменин өзгөчөлүгүнө ылайык уставдын бөлүктөрү алымчаланышы же кошумчаланышы мүмкүн.

Устав өзгөртүлгөндө, ал юстиция бөлүмүнөн кайрадан каттоодон етөт.

## ОТЧЁТ

Белгилүү бир мөөнөткө пландаштырылган иш же тапшырманын аткарылышы, кызмат жана илимий ишсапарлардын жыйынтыгы жөнүндө маалымат берүүчү расмий иш кагазы - **отчёт**.

Отчётуу кызматкер жетекчинин наамына жазат жана андагы маалыматтардын так, ишенимдүү болушу талап кылынат.

Отчётто аткаруу үчүн эмне тапшырылгандыгы, же пландаштырылгандыгы, алардын аткарылышы, эмнелерге көнүл бурулгандыгы, эмнелер аткарылбай калгандыгы, эмне кемчиликтер болгондугу көрсөтүлүп, белгиленген тапшырмалардын аткарылбай калуу себептери так айтылат жана кемчиликтерди жоюунун жолдору сунуш катары белгиленет.

Отчёт колдо же машинкада даярдалат. Ал боюнча аткарылган ишке же тапшырылган иштин аткарылыш сапатына баа берилет. Натыйжада отчёттун айрым түрлөрүнүн жыйынтыгы боюнча кызматкерлер сыйланат же жазаланат.

Отчёт текстинин мазмунуна карата мезгилдүү иштер, ишсапары, авансылык жана атайын тапшырма отчёттору болуп бөлүнөт. «Ишсапары күбөлүгү» темасында авансылык отчёт жөнүндө сөз болгон. Бул темада отчёттүн калган түрлөрүнө токтолобуз.

### 1. Мезгилдүү иштер отчёту

Мезгилдүү иштер отчёту өндүрүштүк тапшырмалардын аткарылышына арналып жазылат. Бул отчётто цифралар, түрдүү номенклатуралык кыскартуулар, ондук бөлчек сандар ж.б. кенири колдонулат. Таблицалар пайдаланылышы мүмкүн.

Мезгилдүү иштер отчётунун реквизиттери төмөнкүдөй схема боюнча жайгаштырылат:

		1
2		
3		
4		
5	6	7
8		

Бул реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Отчёттүн аталышы;
2. Иш кагазынын аты (ОТЧЁТ);
3. Текст;
4. Тиркеме (әгерде бар болсо);
5. Отчёт берүүчүнүн кызматынын аталышы;
6. Отчёт берүүчүнүн колу;
7. Отчёт берүүчүнүн аты-жөнү;
8. Отчёт даярдалган дата.

«Отчёттүн аталышы» реквизитинде ишти аткарган мекеменин аталышы, отчёт кайсы мөөнөт үчүн түзүлгөнү көрсөтүлүп, «жөнүндө» деген сөз менен иш кагазынын атына байланыштырылат.

Әгерде отчётко тиешелүү иш кагаздар - мисалы, маалымкат, акт, түшүнүк кат ж.б. - болсо, алардын түп нускалары жалпы негизде тиркеме катары берилет.

Отчётун текстинин аягына отчёт берүүчү өндүрүштүк маселеге байланышкан өз пикирин билдирсе да болот.

**Мезгилдүү иштер отчётуунун үлгүсү төмөнкүдөй болот:**

Манас районундагы «Башат»  
кооператив чарбасынын № 6  
бригадасынын 1998-жылга  
пландаштырылган иштеринин  
аткарылышы жөнүндө

**О Т Ч Є Т**

Кооператив чарбанын № 6 бригадасына 50 га аянт бекитилип берилген. Бул аяңта план боюнча пияз (1,6 га), сабиз (2,4 га), помидор (12,0 га), көк калемпир (3,5 га), картөшкө (20,5 га) жана кант кызылчасы (10,0 га) айдалышы керек эле. Бригада мүчөлөрү жашылчаларды планда көрсөтүлгөн боюнча айдалышты жана төмөнкүдөй түшүм алышты:

№	Жашылчалардын аткарылышы	Эгилгөн аяңты	Түшүмдүүлүк (центнер)		Ашыкча (центнер)	Эскертуу
			план	нак алынган-дары		
1.	Пияз	1,6	160,0	207,5	47,5	
2.	Сабиз	2,4	240,0	250,0	10,0	
3.	Помидор	12,0	140,0	1545,0	145,0	
4.	Көк калемпир	3,5	35,0	37,0	2,0	
5.	Картөшкө	20,5	2000,0	2347,0	347,0	
6.	Кызылчача	10,0	3500,0	3900,0	400,0	

Бригада мүчөлөрү планды аткарууда уюшкандыкты көрсөтүштү.

Пландағыдан ашыкча жашылчалар (кант кызылчасынан башкасы) сов-хоздун жумушчуларына арзан баада сатылды.

Бригаданын бардык аяңты тоңдурмаланды.

Жыйылдык жыйынтык чыгарууда бригада мүчөлөрүн моралдык жана материалдык жаткан сыйлоону кооператив чарбанын жетекчилигинен сураймын.

Бригадир  
99.15.01

(колуу)

Т. Алыкулов

**2. Ишсапары отчёту**

**Ишсапары отчёту уюмдун өкүлү өндүрүштүк же илимий максатта кызмет сапарында болгондо жазылат. Мындаи отчёт акча каражаты менен байланыштуу болгондуктан, ал мекеме жетекчилиги тарабынан**

бекитилемет (ишсапарында сарпталган чыгым авансылык отчётто бекитилемет).

Ишсапары отчётунун реквизиттери төмөнкүдөй схема боюнча жайгашат:

1	2	
3		
4		
5		
6	7	8
9		

Бул реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Отчёттун аталышы;
2. Отчётуу жетекчиликтин бекитүү белгиси;
3. Иш кагазынын аты (ОТЧЁТ);
4. Текст;
5. Тиркеме (бар болсо);
6. Отчёт берүүчүнүн кызматы;
7. Отчёт берүүчүнүн колу;
8. Отчёт берүүчүнүн аты-жөнү;
9. Отчёт даярдалган дата.

«Отчёттун аталышы» реквизитинде отчёттун кимге кимден жазылары, ишсапары кайда өткөндүгү көрсөтүлүп, ал «жөнүндө» деген сөз менен иш кагазынын атына байланыштырылат.

«Отчётуу жетекчиликтин бекитүү белгиси» реквизитине жетекчилин ишсапарында аткарылган жумушка тике тиешеси бар же ошол бағытты тейлелеген орун басары кол койсо да болот.

«Тиркеме» реквизитинде зарыл деп эсептелсө, башка мекеме тара拜нан берилген маалымкат, рецензия ж.б. көрсөтүлүшү мүмкүн.

Ишсапары отчётунун үлгүсү төмөнкүдөй болот:

Жалал-Абад мамлекеттік  
университеттінин бириңчи  
проректору П.Ақбаровго  
кыргыз тили кафедрасынын  
доценті З.Абалбековдун  
Бишкек шаарында өткөн  
ишишары жөнүндө

БЕКИТЕМИН  
Жалал-Абад мамлекеттік  
университеттінин  
ректору \_\_\_\_\_  
(көлу)  
2000-ж. 19-майы

### О Т Ч Ѕ Т У

Мен, З.Абалбеков, 2000-жылдын 11-майына чейин Бишкек шаарында ишишарында болдум. Ишишарынын учурунда Кыргыз мамлекеттік педагогикалык университеттінин кыргыз тили кафедрасында болдум жана кафедра мүчелөрүнү жумушчу программалары, «кыргыз тили жана адабиятты» адиистиги боюнча окутуулуучу предметтердин өзгөчөлүгү, бөлүштүрүлгөн сааттары менен тааныштым.

Ишишарынын мезгилиндеги Кыргыз Республикасынын илимдер улуттук академиясының «Илим» басмасында чыгарууга даярдалып жаткан «Кыргыз тилинин фонетикасы» аттуу эмдемидин макетин ондодум. Китеп 2000-жылдын июль айында жарык көрмөкчү.

Доцент  
00.18.05

(көлу)

З.Абалбеков

### 3. Атайын тапшырма отчёту

Мекеме жетекчилиги адиисти башка бир мекемеге кандайдыр бир өндүрүштүк жагдайды үйрөнүп келүү боюнча ишишарына жибериши мүмкүн. Ушундай максат менен ишишарына барган адис же кызматкер мекеме жетекчилигине атайын тапшырма отчётун тапшыруусу зарыл.

Атайын тапшырма отчётунда жетекчилик тарабынан адиске тапшырылган милдеттер кандай чечилгени конкреттүү сыппатталып берилishi керек. Аткарылбай калган милдеттердин себептери көрсөтүлөт.

Атайын тапшырма отчётунун реквизиттери төмөнкүдөй схема боюнча жайгашат:

	1	
	2	
3		
4		
5		
6	7	8
9		

Бул реквизиттер төмөнкүдөй чечмеленет:

1. Мекеменин атальшы, жетекчиси жана анын аты-жөнү;
2. Отчёт берүүчүнүн кызматы жана аты-жөнү;
3. Иш кагазынын аты (ОТЧЁТ);
4. Текст;
5. Тиркеме (бар болсо);
6. Отчёт берүүчүнүн кызматы;
7. Отчёт берүүчүнүн колу;
8. Отчёт берүүчүнүн аты-жөнү;
9. Отчет даярдалган дата.

«Отчёт даярдалган дата» реквизити «Иш кагазынын аты (ОТЧЁТ)» реквизити менен «текст» реквизитинин ортосуна барактын сол жак четинен башталып жазылышы да ыктымал.

Атайын тапшырма отчётуунун үлгүсү төмөнкүдөй болот:

Манас районундагы «Башат»  
кооператив чарбасынын  
башчысы А.Умаровго  
улук экономист А.Акматбековдон

#### О Т Ч Ё Т

2000-жылдын 12-январы

Сиздин тапшыруунуз боюнча 2000-жылдын 9-10-январында Бишкек шаарында кызмат саларында болуп, «Ош» базары менен чарбанын атынан келишим түздүм. «Башат» коопчарбасы январ айынын үчүнчү декадасында 100 (жуз), февраль айынын экинчи декадасында 120 (жуз жыйырма) тонна картошкөнү сатууга укук алды.

«Ош» базары башка чарбалар менен келишим түзгөндүгүнө байланыштуу, биздин чарба сунуш кылгын сабиз жана буудайды сатууга укук ала албадык.

Тиркеме: «Ош» базарынын акимдиги менен 2000-жылдын 10-январында түзүлгөн келишиш (2 бет).

Улук экономист

(колу)

А.Акматбеков

Атайын тапшырма отчёту жамааттык түрдө түзүлүшү мүмкүн. Мындай отчётто билдирилген маалыматтардын негизинде мекеменин ишмердигинин багыты аныкталат.

Отчёттор бир нускада даярдалат жана алар мекемеде атайын көк-төмөдө же папкеде сакталат.

## АКИМЧИЛИК-КЕҢСЕЛИК ИШ КАГАЗДАР

Иш кагаздарынын дагы бир чоң тобун акимчилик-кенселик иш кагаздар түзөт. Бул иш кагаздары мекеменин кеңеси жана кадрлар бөлүмү тарабынан даярдалып, негизинен, иш жүргүзүүдөгү кошумча кызматты аткарат жана мекемеде жүргүзүлгөн бардык иш кагаздарын каттоо, маалымат топтоо жана тескөө-уруксат берүү милдеттерин өзүнө камтыйт. Алар - **күбөлүк**, ишсапары **күбөлүгү**, иш кагаздарын каттоо **журналдары**, эмгек китепчелери, **өздүк барак** ж.б.у.с. Алардын аткарылуу жолдорун, укуктук нормаларын жана тилдик өзгөчөлүгүн билүү жана аларды так аткаруу ар бир кенсе жана архив кызматкеринин, катчынын, иш кагазы менен иштеген бардык адамдардын милдети болуп саналат.

Иш кагаздарынын катталуу эсебин алуу журналдык жана карточкалык түрлөргө бөлүнөт. Китептин бул бөлүгүндө иш кагаздарынын катталуу эсебин алуунун журналдык түрүнө токтолобуз.

### **Бүйруктарды каттоо журналы (Журнал регистрации приказов)**

Бүйруктарды каттоо журналына мекеменин ички бүйруктары катталат. Журнал колдо же басмаканалык ыкма менен А3 (297x420) кагазына даярдалат.

Бүйруктарды каттоо журналынын иш кагазы катары милдети - бүйрук боюнча тиешелүү маалыматтарды топтоо жана зарыл учурда тиешелүү тараапка зарыл жана так маалыматты берүү.

Бүйруктар мекеменин ишмердигинде өтө көп аткарылган иш кагазы болуп саналат. Журналдын бети 240-250 беттен ашпоосу зарыл. Ар бир бетке номур коюлат, ақыркы бетте ырастoo тексти жазылат. Анын мазмуну жана жайгашуу формасы төмөнкүдөй:

Кыргыз Республикасынын  
Улуттук банкынын  
2000-жыл үчүн ачылган  
бүйруктарды каттоо журналы  
231 (эки жүз отуз бир) беттен  
турат.

Башкарманын  
төрагасы *(колу)* У.Сарбанов

00.02.01

А3 (297x420)

Бүйруктарды каттоо журналы бир календардык жылга арналат жана ал 1-январдан баштап бүйруктарды каттай баштайт.

Бул журналдын мукабасы төмөнкүдөй формага жана реквизиттерге ээ:

(мекеменин атальшы)

БҮЙРУКТАРДЫ КАТТОО  
Ж У Р Н А Л Ы  
№ \_\_\_\_\_

башталды  
аяктады  
барак  
жыл сакталат

A3 (297x420)

Журналдын барагынын ар бир бети төмөнкүдөй өлчөмдердөгү графаларга бөлүнөт:

Катар №	Иш кагазынын индекси	Буйрукка кол коюлган дата	Буйруктун кыскача мазмуну	Эскертуу
1	2	3	4	5
15 мм	25 мм	24 мм	85 мм	30 мм

«Катар №» графасында буйруктар жалпы тартип боюнча тизмеге алынат: 1, 2, 3.

«Иш кагазынын индекси» графасына буйрукка мекеменин кенеси тарабынан берилген индекс белгиленет: 05 - 6/41.

«Буйрукка кол коюлган дата» графасында мекеме жетекчиси кол кооп, буйрук расмий күчүнө кирген дата белгиленет: 00.03.01.

«Буйруктун кыскача мазмуну» графасында буйрукту ким чыгаргандыгы же эмне жөнүндө болгондугу катталат. Буйрук бир кাংча бөлүктөрдөн (параграфтардан) турса, алардын ар бири айрым-айрым кыскача сыйппатталат:

**§ 1.3. Асанованы кызматынан бошоттуу жөнүндө.**

**§ 2.3. Асанованын ордуна Ж.Белекованы улук лаборанттык кызматка алуу жөнүндө ж.б.у.с.**

«Эскертуу» графасына буйруктун аткарылгандыгы ж.б. маалыматтар белгиленет.

Буйруктарды каттоо журналы мекеменин архивине же ведомство-лук архивге сактоого берилет.

**Жарандардын сунуштарын, арыздарын  
жана даттанууларын каттоо журналы  
(Журнал регистрации предложений и жалоб граждан)**

Бул журналга мекеменин же анын жетекчилигинин атына келип түшкөн сунуштар, арыздар жана даттануулар катталат. Журнал колдо же басмаканада АЗ жазуу кагазына даярдалат.

Бул журналдын бети номурланат жана акыркы бетке ырастоо текстى жазылат.

Адатта, жарандардын сунуштары, арыздары жана даттануулары каттоо-көзөмөлдөө карточкасына эки нұскада белгиленип, бир нұскасы арыз менен кошо түзүмдүк бөлүүккө жиберилет. Жарандардын арызы көп санда болбосо, анда каттоо-көзөмөлдөө карточкасынын ордuna журнал пайдаланылат.

Журналдын мукабасы төмөнкүдөй формага жана реквизиттерге ээ:

(мекеменин аталышы)

**ЖАРАНДАРДЫН СУНУШТАРЫН, АРЫЗДАРЫН  
ЖАНА ДАТТАНУУЛАРЫН КАТТОО  
Ж У Р Н А Л Ы**

№ \_\_\_\_\_

башталды  
аяктады  
барак  
жыл сакталат

АЗ

Журналдын барагынын ар бир бети төмөнкүдөй өлчөмдердөгү графаларга бөлүнөт:

Арыздын кирүү №	Түшкөн датасы	Арыздануу- чунун аты- жөнү, даттанган мекеме	Арыздын кыскача мазмуну	Жетек- чинни резолю- циясы	Кимге берилди, аткарруу мөөнөтү	Атка- руу- чунун колу	Атка- рылган- дыгы жөнүндө белги
1	2	3	4	5	6	7	8
30 мм	30 мм	80 мм	80 мм	70 мм	50 мм	30 мм	50 мм

«Арыздын кируг №» графасына мекемеге келип түшкөн арызга кенсе тарабынан берилген индекс белгиленет. Ал индекс, адатта, арыздануучунун фамилиясының баш тамгасынан жана жалпы катар номурдан турат. Мисалы, арыздануучу Артыков болсо, анын арызы журналга А-17 болуп белгиленет.

«Түшкөн датасы» графасында арыздын мекемеге көлип түшкөн датасы алты цифра менен көрсөтүлөт: **00.05.05**.

«Арыздануучунун аты-жөнү, даттанган мекеме» графасына арыздануучунун аты, атасының аты кыскартылып фамилиясы же мекеменин аталышы белгиленет: **А.С.Артыков** же **«Илбирс» АОсу**.

«Арыздын кыскача мазмуну» графасында мазмун кыска жана сыйымдуу түрдө көрсөтүлөт. Мисалы, **«А.С.Артыков II - IV айлардагы пенсиясын ала албай жүрөт»** формасында берилиши мүмкүн.

«Жетекчинин резолюциясы» графасында мекеме жетекчisi арызды аткаруу үчүн кандай чара көргөнү белгиленет. Мисалы, **«Башкы бугалтырга. Маселени чечициз»** формасында берилиши ыктымал.

«Кимге берилди, аткаруу мөөнөтү» графасына арыз аткаруу үчүн кимге берилгени жана аткаруу мөөнөтү көрсөтүлөт: **«Башкы бугалтыр. 12.05»**.

«Аткаруучунун колу» графасына арызды аткаруу үчүн алган кызматкердин (биздин мисалда башкы бугалтырдын) колу коюлат.

«Аткарылгандыгы жөнүндө белги» графасы арыздагы талап толук аткарылгандан кийин, алты цифра менен белгиленет: **00.10.05**. Ушул белги коюлгандан кийин арыз көзөмөлдөн алынат жана атайын көктөмөгө же папкеге салынат.

### **Жарандардын сунуштарын, арыздарын жана даттанууларын аткаруу жөнүндөгү маалымат**

Бул маалымат айдын биринчи чисолосуна карата чыгарылып түрүгө тийиш. Кээде мекеме жетекчisinин талабы боюнча бул маалымат эрте талап кылышы мүмкүн. Маалымат жазуу кагазы төмөнкүдөй формада даярдалат.

Жарандардын сунуштарын,  
 арыздарын жана даттанууларын  
 аткаруу жөнүндө  
**М А А Л Ы М А Т**  
 2000-жылдын 1-майына карата

Катар №	Түзүмдүк белүктөрдүн атальштары	Аткарууда турат		Анын ичинен		
		бардыгы	мурдагы айда түшкөнү	мөөнөтүндө түшкөнү	бардыгы	мөөнөтү узартылганы
	Бардыгы					

(Жооптуу адамдын  
кызмети)

(Колу)

(Жооптуу адамдын  
аты-жөнү)

(Дата)

A4

Жарандардын сунуштарын, арыздарын жана даттанууларын аткаруу жөнүндө маалымат эки нускада даирдалып, биринчи нускасы же текчиге берилет, экинчи нускасы кенседе атайын көктөмөдө сакталат.

**Жөнөтүлгөн иш кагаздардын реестри  
(Реестр отправленных документов)**

Мекеме тарабынан почта аркылуу жиберилген кат-кабарлар жөнөтүлгөн иш кагаздардын реестрине катталат. Реестр А4 форматында жасалат жана анын мукабасы төмөнкүдөй формага жана реквизиттерге ээ:

(мекеменин атальши)

**ЖӨНӨТҮЛГӨН ИШ КАГАЗДАРДЫН  
Р Е Е С Т Р И**

A4

-жыл

Реестрдин барагынын ар бир бети төмөнкүдөй өлчөмдөрдөгү гра-  
фаларга бөлүнөт:

Катар №	Адресат жана баруучу жери	Иш кагазынын номурлары	Почта чыгымдары	Почта дүмүрчөктөрүнүн номуру
1 15 ММ	2 90 ММ	3 40 ММ	4 35 ММ	5 20 ММ

«Катар №» графасына мекемеден жөнөтүлгөн иш кагаздарынын номуру ирети менен коюлат: 1, 2, 3...

«Адресат жана баруучу жери» графасында кат-кабарды алуучу жарапандын аты-жөнү, мекеменин дареги белгиленет. Мисалы, кат-кабар жеке адамга тиешелүү болсо, анда «З.Темиров, Ош, 4, «Төлөйкөн» м/и, 25/10» деп, ал эми иш кагаз мекемеге жиберилсе, «Таш-Көмүр ш., шаар администрациясына» деген формада графага толтурулушу мүмкүн.

«Иш кагазынын номурлары» графасына мекеменин көңсеси тара-  
бынан жиберилүүчү иш кагазына ыйгарылган номур белгиленет: Т-11.

«Почта чыгымдары» графасына жиберилген иш кагаз үчүн канча каражат төлөнгөнү белгиленет: 85 тыын.

«Почта дүмүрчөктөрүнүн номуру» графасында жиберилген кат-  
кабардын чыгымына жазылган дүмүрчөктүн номуру көрсөтүлөт: № 16 дүмүрчөк.

Мекеме жиберген ар бир кат-кабарга почтадан айрым-айрым дүмүрчөк алынат жана алар мекеменин эсеп бөлүмүнө (бугалтериясына) өткөрүлөт.

Жөнөтүлгөн иш кагаздардын реестри ар бир календардык жылга өзүнчө түзүлөт.

### Иш кагаздарының жеткирүү китеbi (Разносная книга)

Иш кагаздары жергилиткүү адресаттарга чабарман аркылуу жет-  
кирилет. Документ ээсине иш кагаздарының жеткирүү китебине кол кой-  
дуруу менен берилет.

Иш кагаздарының жеткирүү китебинин мукабасы төмөнкүдөй форма-  
га жана реквизиттерге ээ:

(мекеменин аталышы)

ИШ ҚАГАЗДАРЫН ЖЕТКИРҮҮ

К И Т Е Б И

№ \_\_\_\_\_

башталды

аяктады

барак

жыл сакталат

A4

Китептин барагынын ар бир бети төмөнкүдөй өлчөмдөрдөгү графаларга бөлүнөт:

Катар №	Жөнөтүү датасы	Иш кагазынын аты	Чыккан номуру	Иш кагаз кимге жөнөтүлгөн	Алгандыгы жөнүндө колу жана дата
1	2	3	4	5	6
15 ММ	25 ММ	50 ММ	20 ММ	45 ММ	40 ММ

«Катар номур» графасында жөнөтүлгөн иш кагаздар жалпы тартип боюнча тизмеге алынат.

«Жөнөтүү датасы» графасында документ жиберилген дата алты цифра менен белгиленет: **00.05.05**.

«Иш кагазынын аты» графасына жөнөтүлгөн документтин аты жазылат: **«Аламұдұн» базарынын администрациясына талап кат»**.

«Чыккан номуру» графасына жөнөтүлгөн иш кагазынын чыгыш номуру көрсөтүлөт.

«Иш кагаз кимге жөнөтүлгөн» графасында документти алуучунун аты-жөнү же мекеменин аты белгиленет.

«Алгандыгы жөнүндө колу жана дата» графасына кат-кабарды алуучу кол коёт жана датаны белгилейт.

Иш кагаздарын жеткирүү китебине бир шаарда же жакынкы аймакта жашаган жараптарга жана иштеген мекемелерге жиберилген иш **кагаздар** катталат.

**Келип түшкөн иш кагаздарын каттоо журналы  
(Журнал регистрации входящей корреспонденции)**

Каттоого алуунун журналдык системасында келип түшкөн документтер «Келип түшкөн иш кагаздарын каттоо журналында» белгиленет. Ал журналдын мукабасы төмөнкүдөй формага жана реквизиттерге ээ:

(мекеменин аталышы)

**КЕЛИП ТҮШКӨН ИШ КАГАЗДАРДЫ КАТТОО  
Ж У Р Н А Л Ы**

№ \_\_\_\_\_

башталды  
аяктады  
барак  
жыл сакталат

А3

Журналдын барагынын ар бир бети төмөнкүдөй өлчөмдөрдөгү графаларга бөлүнет:

Иш кагазынын кириш №	Иш кагазынын катталган убагы	Келген иш кагазынын № жана убагы	Иш кагазы кайдан (кимден) келген	Иш кагазынын қысқача мазмуну	Бартарадын саны	Жетекчинин реализациясы жана аткаруу мөнөтү	Иш кагаз аткаруу үчүн киме, кайран берилген. Алганы туралуу белги	Иш кагаз кайсы чы- ыш № менен атка- рылган, анын датасы	Иш кагаз көктөл- гөн көтөмөнүн №
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40 <i>мм</i>	35 <i>мм</i>	45 <i>мм</i>	80 <i>мм</i>	70 <i>мм</i>	15 <i>мм</i>	50 <i>мм</i>	30 <i>мм</i>	25 <i>мм</i>	20 <i>мм</i>

1-графага келип түшкөн иш кагазынын жалпы негиздеги номуру коюлат: **1, 2, 3...**

2-графага кайсы күнү катталганы алты цифра менен белгиленет: **00.05.05.**

3-графада келген иш кагазында аны жиберген мекеме тарабынан коюлган номур жана дата көрсөтүлөт.

4-графада иш кагазын жиберген жарандын аты-жөнү же мекемесинин аты жазылат: *Т.Алыбаевден же Юстиция министрлигинен*.

5-графада келип түшкөн иш кагазынан мазмуну так жана сыйымдуу баяндалат: *I - кварталдын отчёту*.

6-графада келип түшкөн иш кагазы канча беттен турары көрсөтүлөт: **2 барак.**

7-графада жетекчинин иш кагазды аткаруу мөөнөтүн көрсөткөн резолюциясы жазылат: *Башкы экономистке. 10-майга чейин даярдалсын.*

8-графада келип түшкөн иш кагаз аткаруу учун качан кимге берилгени көрсөтүлүп, ага жооптуу кызматкердин колу коюлат: **00.05.05. М. Темирово**. Бул белги келип түшкөн иш кагаз аткаруу учун башка мекемеге жиберилгенде да коюлат.

9-графада иш кагазынын кандай чыгыш номуру менен аткарылганды, аткарылуу датасы көрсөтүлөт. Бул белги да иш кагаз башка мекемеде аткарылганда коюлат.

10-графа аткарылган документ кайсы көктөмөгө көктөлгөнү жазылат.

Иш кагаз келип түшкөнде эле кеңсе кызматkeri тарабынан журналдын 1-6-графалары дароо толтуруулуп, документ мекеменин жетекчисине жиберилет. Андан кийин 7-8-графалар толтурулат.

Келип түшкөн иш кагаздарын каттоо журналы календардык жылга түзүлөт.

**Кыргыз Республикасынын Президентинин,  
Жогорку Кеңешинин жана Өкмөтүнүн  
жарлыктарын, токтомдорун жана  
буйруктарын каттоо журналы  
(Журнал регистрации указов, постановлений  
и распоряжений Президента,  
Жогорку Кенеша  
и Правительства Кыргызской Республики)**

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынан, Жогорку Кеңештен, Өкмөттүн Аппаратынан жана тармактык министриктерден түшкөн нормативдик жана буйрукчул иш кагаздарын каттоо учун ар бир мекемеде өзүнчө журнал ачылат. Ал иш кагаздарды мекеменин бардык жетекчи кызматкерлери уйрөнүп, нормативдик жана буйрукчул документтердин талабын ишмердикте же өндүрүштүк процессте пайдаланууга жана аткарууга милдеттүү.

Бул журналдын мукабасынын формасы жана реквизиттери төмөнкүдөй:

(мекеменин атальшы)

Кыргыз Республикасынын Президентинин,  
Жогорку Кенештин жана Өкмөттүн  
жарлыктарын, токтомдорун жана  
бүйрүктарын каттоо  
Ж У Р Н А Л Ы  
№ \_\_\_\_\_

башталды  
аяктады  
баракта  
жыл сакталат

А3

Журналдын барагынын ар бир бети төмөнкүдөй өлчөмдөрдөгү  
графаларга бөлүнөт:

Иш кагазынын кириш №	Кириучу иш кагазынын каттоо датасы	Түшкөн иш кагазы- нын № жана датасы	Иш кагаз кимден (кайдан) түшкөн	Иш кагаз кимден кысқача мазмуну	Барактардын саны	Жетекчинин реゾюциясы жана аткаруу мөөнөтү	Иш кагаз аткаруу учун кимге берилди, алтанды- гы жөнүндө белти	Кайсы чыыш № ме- нен иш кагаз атка- рылган жана датасы	Иш кагаз тигил- ген көтөмөнүн №
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40 <i>мм</i>	35 <i>мм</i>	45 <i>мм</i>	80 <i>мм</i>	70 <i>мм</i>	15 <i>мм</i>	50 <i>мм</i>	30 <i>мм</i>	25 <i>мм</i>	20 <i>мм</i>

1-графага түшкөн иш кагазынын мекеме тарабынан берилген кириш номуру жазылат.

2-графага түшкөн иш кагазынын катталган датасы алты цифра менен белгиленет.

3-графада түшкөн иш кагазына жогорку мекеме тарабынан коулган номуру (индекси) жана датасы жазылат.

4-графада иш кагазы кимден же кайсы жогорку органдан келген-диги катталат.

5-графада келген иш кагазынын мазмуну кыска жана сыйымдуу

белгилениши зарыл. Адатта, бул графада иш кагазынын текстинин темасы жазылат.

6-графада келген иш кагазы канча барактан турары белгиленет. Мында барактын форматы эске алынбайт. Башкача айтканда, иш кагаз, мисалы, А3 же А4 кагазына аткарылганына карабай, анын барагынын саны эсепке алынат.

7-графада түшкөн иш кагазына жетекчинин койгон резолюциясы жана белгилеген аткаруу датасы жазылат.

8-графада иш кагазын аткаруучу же иш кагазында белгиленген иш чараны аткарууга жооптуу кызматкердин аты-жөнү белгиленип, иш кагазын алгандыгы же иш кагазы менен таанышкандыгы жөнүндө кол коёт.

9-графада иш кагазынын кандай чыгыш номур менен аткарылгани жана аткарылуу датасы көрсөтүлөт. Бул белги иш кагаз башка мекемеде аткарылганда коюлат.

10-графада иш кагаз кайсы көктөмөгө тиркелгени көрсөтүлөт.

Документ келип түшкөндө көңсө кызматkeri 1-6-графаларды да-роо толтуруп, документти жетекчиге жиберет. Андан кийин 7-8-графалар аткарылат.

Жогорку органдардын иш кагаздарын каттоочу бул журнал ар бир календардык жылга түзүлөт.

## КЫДЫРМА БАРАК (Обходной лист)

Кызматкер эмгек өргүүсүнө чыкканда же иштен бошонгондо **кыдырма барак** толтурулат. Кыдырма барактын негизги милдети кызматкердин мекеменин алдындағы карызын жоо болуп саналат.

Мекеменин өзгөчөлүгүнө жараша кыдырма баракка киргизилүүчү түзүмдөр да ар башка болот. Мисалы, заводдун жумушчусу иштен бошонну жөнүндө кыдырма барак толтурса, негизинен, заводдун түзүмдүк бөлүмдерүүнүн жооптуу кызматкерлерди кыдырма баракка кол коюшат. Ал эми студент окуусун аяктап, окуу жайынан бошонуп көтерде кыдырма баракка шаардагы китеңканалар, аскер комиссариаты ж.б. зарыл мекемелер да окуу жайынын түзүмдөрү менен кошо көрсөтүлөт.

Кыдырма барактын «Жооптуу адамдын колу» графасына кол коюлуп, ал ошол түзүмдүн мөөрү же штампы менен тастыкташы мүмкүн.

Кыдырма барак иштен бошонгондо же окууну аяктаганда эки нускада даярдалат.

Иштен бошонгондогу кыдырма барактын бир нускасы бугалтерия-га тапшырылып, эмгек акысы эсептелет. Экинчи нуска кадрлар бөлүмүнө тапшырылып, керектүү иш кагаздар алынат.

Окууну бүткөндөгү кыдырма барактын бир нускасы бугалтерияга тапшырылып, стипендия ж.б. каржы боюнча эсептешүү жүргүзүлөт. Экинчи нуска менен окуу жайынын атайын бөлүмүнөн диплом алат.

Кыдырма барактын үлгүсү төмөнкүдөй болот:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы  
Интеллектуалдык менчик боюнча агенттик

### Кыдырма барак

(кызматкердин аты-жөнү)

Катар №	Бөлүмдүн наамы	Жооптуу адамдын колу
1.	Каржылоо бөлүмү	
2.	Административдик чарба башкармасы (чарба бөлүмү)	
3.	Мамлекеттик патенттик- техникалык китеңкана	
4.	Кесиптүк комитет	
5.	Жалпы бөлүм	
6.	Китеңкана	
7.	Кадрлар бөлүмү	
8.	Бөлүм башчысы	
9.	Кампа башчысы	
10.	Бугалтерия	

Кыдырма барак мекемесин кадрлар бөлүмү же бугалтерия тара-  
бынан даярдалат.

### Сыйлоо жана жазалоо боюнча өздүк карточка (Личная карточка учета поощрений и взысканий)

Кызматкердин өндүрүштөгү жетишкендиктери жана кетирген кем-  
чиликтери дайыма каттоодо болот. Ал мекеменин ар бир кызматкерине  
ачылган «Сыйлоо жана жазалоо боюнча өздүк карточкага» катталат.

Сыйлоо жана жазалоо боюнча өздүк карточкага буйруктун неги-  
зинде берилген сыйлыктар жана жазалар белгиленет. Жогорку орган-  
дар жана башка мекемелер тарабынан берилген сыйлыктар да ушул  
карточкага жазылат.

Сыйлоо жана жазалоо боюнча өздүк карточканын формасы жана  
реквизиттери төмөнкүдөй:

## СҮЙЛОО ЖАНА ЖАЗАЛОО БОЮНЧА ӨЗДҮК КАРТОЧКА

Тилекматова Айгүл Үмөтовна  
(кызматкердин аты-жөнү)

A4

Сыйлоо жана жазалоо боюнча өздүк карточкадагы маалыматтар кызматкердин өздүк ишиндеги маалыматтар менен дал келиши талап кылынат.

**Тышка чыгарылуучу иш кагаздарды  
каттоо журналы  
(Журнал регистрации  
исходящей корреспонденции)**

Мекемеден тышкы чыгарылган бардык иш кагаздар «Тышкы чыгарылуучу иш кагаздарды каттоо журналына» катталууга тийиш. Мындай иш кагаздардын негизги бөлүгүн кызмат каттары, мекеменин түзүмдүк бөлүмдерүнө жиберилген көрсөтмөлөр, нускамалар, эрежелер, жоболор ж.б.у.с. документтер түзөт.

Тышка чыгарылуучу иш кагаздарды каттоо журналынын мукабасы төмөнкүдөй формага жана реквизиттерге ээ:

(мекеменин атальшы)

ТЫШКА ЧЫГАРЫЛУУЧУ  
ИШ КАГАЗДАРДЫ КАТТОО  
ЖУРНАЛЫ

№ \_\_\_\_\_

башталды  
аяктады  
баракта  
жыл сакталат

А3

Тышка чыгарылуучу иш кагаздарды каттоо журналынын барагынын ар бир бети төмөнкүдөй өлчөмдөгү графаларга бөлүнөт:

Чыгуучу иш кагазынын номуру	Иш кагаз катталган дата	Иш кагаз качан жана кимге берилген	Иш кагазынын кыскача мазмуну	Иш кагазынын барактарынын саны	Кайсы кириш № аткарылган жана анын датасы	Иш кагазынын көччүрмөсүн алгандаңк жөнүндө колу	Иш кагаз тигитлен көктөмөнүн номуру
1	2	3	4	5	6	7	8
40 ММ	35 ММ	100 ММ	80·ММ	25 ММ	25 ММ	60 ММ	25 ММ

1-графада мекеме тарабынан чыгуучу иш кагазына берилген номур (индекс) жазылат.

2-графада чыгыш иш кагазы журналга катталган дата белгиленет.

3-графада чыгыш иш кагазы кайсы датада кимге берилгени же кайсы уюмга жиберилгени баяндалат.

4-графага тышка жиберилгөн иш кагазынын мазмуну так жана сыйымдуу жазылат.

5-графада тышка чыгарылып жаткан иш кагазы канча барактан турары белгиленет.

6-графада тышка чыгарылып жаткан документ мекемеге кириштеген иш кагаз болсо, анын келип түшкөндөгү башка мекеме тарабынан берилген номуру (индекси) жана коюлган датасы көрсөтүлөт.

7-графада тышка чыгарылып жаткан иш кагазынын көччүрмөсүнүн берилгендиги катталат. Көччүрмөнү алуучу бул графага кол коёт.

8-графада тышка чыгарылып жаткан иш кагаз кайсы көктөмөдөн алынганы жазылат.

Жогорудагы маалыматтарды иш кагаз тышка чыгарылуунун алдында журналга кеңсе кызматкери белгилейт.

Тышка чыгарылуучу иш кагаздарды каттоо журналы календардык жылга түзүлөт.

### ӨЗДҮК БАРАК (Личный листок)

**Өздүк барак** - уюмдун кызматкерій жөнүндө көп түрдүү маалыматтарды камтыган расмий иш кагазы. Ал көк же кырмызы сия менен ондолбой, өчүрүлбөй, кызматка алынып жаткан адамдын өз колу менен толтурулат.

Өздүк барак 4 беттен турат. Анын 1-бетине кызматка алынып жаткан адамдын ошол учурдагы фотосүрөтү (4x5 см өлчөмдөгү), түрдүү маалымат берүүчү 1-13-пункттар, 2-3-бетке 14-пункт, 3-бетке 15-16-пункт, 4-бетке 17-21-пункттар жайгашат.

Өздүк барактагы маалыматтар эмгек китечесиндеи жана өмүр баяндагы өздүк маалыматтар менен дал келиши керек.

Өздүк баракты толтуруунун үлгүсү төмөнкүдөй:

Кадрларды эсепке алуу боюнча  
**ӨЗДҮК БАРАК**

Фотосүрөт үчүн  
жай

1. Фамилиясы Жээнбеков  
аты Кубат атасынын аты Садырбекович
2. Жынысы эр 3. Туулган жылы, күнү, айы 1948.15.01
4. Туулган жери Ана-Кызыл айылы, Өзгөн району, Ош облусу  
(айыл, шаар, район, облусу)
5. Улуту kyргыз 6. Тек жайы колхозчу
7. Партиялуулугу п/ж партстаж   партбилет №    
к/карточка
8. ЖСКе мүчөлүгү, качантан бери жана белет № жок
9. Билими жогорку

Окуу жайынын атальшы жана жайгашкан жери	Факультет же бөлүм	Кирген жылы	Бүткөн же кеткөн жылы	Бүтпөсө кайсы курстан кеткөн	Окуу жайын бүтүүнүн натыййасында кандай адистик алган, диплом же күбелүктүн номуру көрсөтүлсүн
<u>Ош мамлекеттик педагогикалык институту,</u>	<u>филология</u>	<u>1970</u>	<u>1974</u>		<u>Орто мектептин кыргыз тили жана адабиятынын мугалимни Р № 003139</u>
10. Мамлекеттик тилди билиши: <u>эркин сүйлөйт, түшүндүре алам, билбейм</u> (керектүүсүнүн астын сызыңыз)					

11. Чет тилдерди жана КМШ элдеринин тилин билиши

орус, англий тилин түшүнөм.

(октый алаң, сөздүк менен көтөрмө, түшүнөм, эркин сүйлөвім)

12. Илимий даражасы, илимий наамы **жок.**

13. Илимий эмгектери жана ойлоп табуулары

1. Кыргыз тилинин жана адабиятынын усулuna арналган 7 макалам бар.

2. Лирисатык чыгармаларды 5-класста окутуу.

- Ф.: Мектеп, 1987 (4,0 басма табак)

14. Эмгек ишмердиги башталгандан берки аткарған жумушу (жогорку жана атайын орто окуу жайларында окуу, аскер кызмети, партизан отряддарына катышуу жана кош кызматтары да кошулат).

Ушул белүмдү толтурууда уюм, ишканы жана мекеме өз убагында кандай аталса дал ошондой жазуу керек, аскер кызмети кызмат орду менен кошо жазылат.

Жыл жана ай		Кызмат (уюм, мекеме, ишканы министрликти (ведомству) көрсөтүү менен)	Уюм, ишканы жана мекемелердин жайгашкан жери
Жумушка кирген	Жумуштан чыккан	3	4
1	2		
1967.10	1969.12	Катардагы жоокер	36832-аскер болугу
1970.02	1970.08	Өзгөн районундагы "Шоро-Башат" совхозунун жумушчусу	Өзгөн району, "Шоро-Башат" совхозу
1970.08	1974.07	Ош мамлекеттик пединститутунун филология факультетинин студенти	Ош шаары

15. Чет өлкөлөрдө болгондугу (жумуш, ишсапарында, делегация ж.б. менен болуу)

Жыл жана ай		Кайсы өлкөлөрдө	Чет өлкөлөрдө болуунун максаты
Кайсы убакыттан	Кайсы убакытка чейин		
1	2	3	4
1979.01	1979.01	Поляк Эл Республикасында	туристтик саякат

16. Борбордук, республикалык, крайлык, облустук, округдук, шаардык, райондук, партиялык, советтик жана башкада шайлануучу органдарга катышуусу.

Шайлануучу органдын жайгашкан жери	Шайлануучу органдын аты	Ким болуп шайлланган	Жыл	
			Шайлланган	Кеткен, чыгарылган
1	2	3	4	5
Өзгөн району, Ана-Кызыл айылы	Торт-Көл айыл кеңеши	депутат	1978	1980

17. Өкмөттүк сыйлыктары 1981-ж. Кыргыз ССРинин эл агартууд  
отличиги;

(Качан жана эмне менен сыйланган)

1989-ж. Кыргыз ССР Жогорку Советинин Ардак грамотасы

18. Партиялык жаза алганы жок. Качан, ким тарабына, эмне үчүн, кандай жаза берилген

19. Аскер кызматына милдеттүүлүгү жана аскер наамы аскер кызматына мил-дептүү, катардагы жоокер

Тайпасы техникалык Аскер түрү жөө  
(командирлик, саясий, акимдик, техникалык ж.б.)

20. Өздүк барак толтурулган убактагы үй-бүлө абалы

1. Жээнбекова Бурул - аялы, 46 жашта  
(үй-бүлө мучөлөрү жашы көрсөтүлүп жазылат)

2. Жээнбеков Элдар - уулу, 25 жашта.

3. Жээнбекова Гулдана - қызы, 23 жашта

21. Үй дареги: Ана-Кызыл кыштагы, Өзгөн району,  
Ош облусу

1998-ж. «16»-август Колу

Өздүк баракты толтурган кызматкер кийинки ар бир өзгөрүүлөрдү (билими, партиялуулугу, илимий даражасы, наамы, партиялык жаза алгандыгы жана жаза-нын алып ташталгандыгы ж.б.) өздүк ишкө киргизүү үчүн иштеген жерине кабарлап туртууга милдеттүү.

Өздүк барак башка иш кагаздар менен бирге кызматкердин өздүк ишинде сакталат жана колго берилбейт. Ал АЗ кагазына даярдалат.

### ӨЗДҮК ИШ (Личное дело)

Уюмдун мүчөсү жөнүндөгү иш кагаздар тиркелген жана сакталган атايын көктөмө өздүк иш деп аталаат. Өздүк иш ар бир кызматкерди, иш процессин жана уюмдун кадрдык сапатын үйрөнүүдө өзгөчө мааниге ээ.

Өздүк иштеги иш кагаздар төмөнкүдөй тартипте тиркелет:

1. Өздүк иштеги иш кагаздарынын ички тизмеси;
2. Жумушка кабыл алуу жөнүндө арыз;
3. Жолдомо (эгерде бар болсо);
4. Өздүк барак же кадрларды эсепке алуу боюнча анкета;

5. Өмүр баян;
6. Билими жөнүндөгү документинин көчүрмөсү;
7. Мүчөздөмө (акыркы иштеген жеринен);
8. Жумушка кабыл алуу, башка кызматка которуу, жумуштан бошоттуу жөнүндөгү буйруктардын көчүрмөлөрү;
9. Кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк карточка жана ага кошумча тиркеме;
10. Сыйлоо жана жазалоо боюнча өздүк барак;
11. Кызматкерге тиешелүү түрдүү (жашаган жери, саламатчылыгы, үй-бүлөсүнүн курамы ж.б. боюнча) маалыматтар.

Өздүк иштеги или кагаздар ушул тартилте тизмеленет жана тиркелет.

Өздүк иштин мукабасы МАМСТ 17914 - 72 боюнча толтурулат.

Анын үлгүсү төмөнкүдөй болот:

**ЖАЙЫЛ РАЙОНДУК БИЛИМ БЕРУУ  
ЖАНА МАДАНИЯТ БӨЛҮМҮ  
КАДРЛАР БӨЛҮМҮ**

**ӨЗДҮК ИШ КАГАЗДАРДЫН КӨКТӨМӨСҮ**

**ӨЗДҮК ИШТЕН ПАЙДАЛАНУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ**

1. Кадрлар бөлүмүнөн алынган өздүк иш кагаздардын көктөмөсү кызматка байланыштуу пайдаланылган башка иш кагаздар менен тен укукта сакталат.
2. Өздүк ишти З күндөн артык кармоого жана кенседен сыртка алыш чыгууга уруксат берилбейт.
3. Өздүк ишти пайдаланууда иш кагаздарындағы жазууларды ондоого, маалыматтарды кошууга, айрым иш кагаздарды алыш коуюга, жаңысын тиркөөгө каттуу тыюу салынат.
4. Өздүк иш башка бирөөгө тил катарылуу берилет.

Кызматкер башка уюмга жумушка которулганда же пенсияяга чыкканда, өздүк иш жабылып, ал уюмдук же мамлекеттик архивге өткөрүлөт.

**ӨЗДҮК КАРТОЧКА  
(Личная карточка)**

Кызматкер жумушка алынгандан кийин, кадрлар бөлүмүнүн жооптуу адамы жумушка жаңы алынган адамдын өздүк карточкасын толтурат. Өздүк карточка өздүк иште сакталат. Ал жумушка алынган

кызматкердин паспорт, диплом, аскер белети, эмгек китепчесинин негизинде толтурулат

Бул иш кагаз улуттук статистика комитети бекиткен, басмаканада даярдалган бланк формасында болот.

Ал төмөнкүдөй үлгүдө даярдалат:

Өзөн райондук  
билим берүү жана  
маданият бөлүмү

Ведомстворор аралык үлгүдөгү  
форма № Т - 2  
КР УКС тарабынан бекителген  
БДБК буюнча коду 0301002

	Э - А	ТАБЕЛЬ НОМУРУ	АЛФАВИТ
	Э	611	Ж

### ӨЗДҮК КАРТОЧКА № \_\_\_\_\_

#### 1. ЖАЛПЫ МААЛЫМАТТАР

<p>М е х а н и и з а ц и я л а ш к а н ы л о о</p>	<p>1. Фамилиясы <u>Жээнбеков</u> аты <u>Кубат</u> атасынын аты <u>Садырбекович</u> 2. Туулган жылы <u>1948</u> күнү <u>15</u> айы <u>01</u> 3. Туулган жери <u>Ана-Кызыл</u> <u>айылы, Өзөн району, Ош</u> <u>облусу</u> 4. Улуту <u>kyrgyz</u> 5. Партиялуулугу <u>Д/Ж</u>  <u>мұчо болғон жылы</u> 6. ЖСКе мұчөлүгү <u>мұчо</u> <u>болғон әмес</u>  <u>мұчо болғон жылы</u> 7. Кесиптік бирлікке мұчөлүгү <u>одаба</u> <u>одаба, жок</u> 8. Билими _____ а) <u>жогорку</u> <u>жогорку, жалпы орто, атаңын орто,</u> <u>толук әмс орто, баштағыч (канчә класс)</u> б) <u>Ош МПИ, 1974</u> <u>жогорку же атаңын окуу жаңынан аты,</u> <u>бүткөн үбактысы</u> в) <u>кесиптік-техникалық билим берүү окуу</u> <u>жайынын аты, бүткөн үбактысы</u> </p>	<p>11. <u>мұгадалим</u> <u>негизги кесиби (адистиги)</u>  12. Адистиги буюнча иш стажы <u>24</u> 13. Жалпы иш стажы <u>30</u> 14. Үзгүлтүкүз иш стажы <u>30</u> 15. №<u>15 о.м., Өзөн району</u> <u>акырық иш жайы, кызметтери</u> <u>1979, апрель</u> <u>өз ықтыярым менен</u> <u>ништеп бошоонун датасы, себеби</u> 16. Үй-бүлө шарты _____ <u>үй-бүлөдүү</u> <u>үй-бүлөсүнүн куралы</u>  ар биринин туулган жылы корсетүлсүн 17. <u>Жээнбекова Б. - 1952,</u> <u>әялъы</u> 18. <u>Элдар - 1973, уулу</u> 19. <u>Гулдана - 1975, кызы</u> 19. Паспорт: серия <u>IV MB</u> <u>№ 631781</u> </p> <p>M e x a n i z a c i y l a s k a n y l g o o</p>
--	--	---

УЧҮНДИК

YЧ  
YН  
КОД  
г) Билим алуу түрү: күндүзгү,  
кечки, сырттан  
күндүзгү  
(керексиз сызылат)

д)  
9. Диплом (күбөлүк) буюнча  
адистиги  
ортос мектепттин  
жогорку же орто окуу жайын  
кыргыз тили жана адабиятыны  
мугалими  
буткөндөр учун  
10. Диплом (күбөлүк) буюнча  
квалификациясы  
мугалим  
Диплом № P 15091  
Күбөлүк №  
1974-ж. «7» шулда берилген

Ким тарабынан берилген \_\_\_\_\_  
Әзғөн РИИБинен берилген  
Берилген датасы 1978.07.07

20. Уй дареги Ош шаары, «Батышы» кичиратону, 20-үй, 30-батыр

Телефону 6-03-17

Колу \_\_\_\_\_

## II. АСКЕР КАТТООСУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

Эсеп тайпасы \_\_\_\_\_  
Эсеп категориясы \_\_\_\_\_  
Курам \_\_\_\_\_  
Аскер наамы жоокер

Аскер эсебиндеги адистиги  
№ \_\_\_\_\_  
Аскер кызметтина жарактуулугу  
милдеттуу  
Жашаган жериндеги (район,  
шаар) аскер комиссариатынын  
дареги  
Ош шаары  
Атайын эсепте турат  
№ \_\_\_\_\_

«Аскер каттоосу жөнүндөгү маалыматтар» жана калган бөлүктөрдүн  
графаларын уюмдун кадрлар бөлүмүнүн кызматкери толтурат.

Жумушка кабыл алынган адам өздүк карточкада көрсөтүлгөн жерге  
кол коёт.

Карточканын «КОШУМЧА МААЛЫМАТТАР» деп аталган атай-  
ын бөлүгүндө I - IV бөлүктөрдө катталбаган маалыматтар - кош кыз-  
маттары, каерде же кайсы окуу жайында окуп жаткандыгы, экинчи  
кесиби ж.б. - белгиленет. Ушул бөлүктө эмгек кылууга жөндөмдүүлүгүн  
жоготкондугу, тобу, анын себептери, качан аныктаандыгы, эмгек жөн-  
дөмдүүлүгүн аныктоочу враачтык эмгек экспертик комиссия (ВЭЭК)  
сунуш кылган эмгектин түрү жана шарты катталат.

Эмгек стажын аныктоодо өздүк карточка кошумча мааниге ээ.  
Ошондуктан аны өтө тыкандык менен толтуруу зарыл.

Бул документ 2 беттен турат жана төмөнкүдөй үлгүдө даярдалат:  
Бланктын алды жагы.

## Өздүк карточканын бланкынын алды

#### ІІІ. КЫЗМАТКА ДАЙЫНДАЛЫШЫ ЖАНА КОТОРУЛУШУ IV. ӨРГҮҮ

#### У КОШУМЧА МАДДЫМАТТАР

КОД

Кызматтак бошотуунку датасы жана себеби \_\_\_\_\_

## Өздүк карточканын бланкынын арты

II. Кызматкер өздүк карточканы толтурғандан кийин катталган белгилердеги өзгөрүүлөр жөнүндө маалыматтар.

(Бул белгүмдө төмөнкү катталған белгилердин өзгөргөндүгү жөнүндө белги коюлат: СССРдин жана КРдин орден жана медалдары, грамоталары менен сыйланғандыгы, сөгүш жана башка администрациялык жазалары, партиялуулугу, билими, чет өлкөлөрдө ишсапарда болгондукту, шайлануучу борбордук, республикалык, краильк, облустук, шаардык, райондук, айылдык (поселоктүк) органдарга катышкандыгы).

1. СССРдин жана КРДин орден жана медалдары, грамоталары менен сый-лангандың жөнүндө белгилер:

Качан сыйланған (жыл, күн, ай)	Эмне үчүн сыйланған	Орден, медаль же сыйлыктын аты	Жазуу үчүн негиз

2. Берилген администрациялык жазалар жана анын алыш ташталгандыгы же нүндө белгилер:

Даты (жыл, күн, ай)	Жаза ким тарабынан берилген	Эмне үчүн (күнөнүн манзызы)	Кандай жаза берилген	Жазуу үчүн негиз	Жаза качан алыш салынган	Жазуу үчүн негиз

3. Кызматкердин баштоо белгилериндеги өзгөрүүлөр жөнүндө белгилер:

Болгон өзгөрүүлөрдүн датасы (жыл, күн, ай)	Өзгөрүүлөр	Жазуу үчүн негиз

Өздүк иш кагаздардын көктөмөсү текшерилди 1996-ж. Колу _____	Өздүк иш кагаздардын көктөмөсү текшерилди 1997-ж. Колу _____	Өздүк иш кагаздардын көктөмөсү текшерилди 1998-ж. Колу _____	Өздүк иш кагаздардын көктөмөсү текшерилди 1999-ж. Колу _____
---	---	---	---

Өздүк карточка жазылгандан кийин, кошумча №3 форма толтурулат. Анын үлгүсү төмөнкүдөй.

Форма №3				

Кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк карточкага

**КОШУМЧА**

Фамилия \_\_\_\_\_ Аты \_\_\_\_\_ Атасынын аты \_\_\_\_\_  
1. Өздүк карточка толтурулгандан кийинки иши жөнүндө маалыматтар.

Кызматы (уюм, мекеме, ишканы, башкарма, комитет же министрлик тин атальышы корсөтүлөт)	Уюм, мекеме, ишканы жайгашкан жер (шаар, район, облус)	Жыл, күн, ай	Кызматка дайындалышы	Кызматкердин бекитилиши
			Кызматтан кетиши	Кызматкердин бошотулушу

**ЭМГЕК КИТЕПЧЕ**  
(Трудовая книжка)

Дайкан, жумушчу, кызматкер ж.б. адистердин эмгек ишмердигин чагылдырган расмий иш кагаз - **эмгек китечпе**. Анда адамдын жалпы, үзгүлтүксүз, убактылуу жана атайын эмгек стажы белгиленет.

Ар кандай уюм тарабынан анын мамлекеттик же кооперативдик экендигине карабай, анда 5 күндөн ашык иштеген бардык жумушчу жана кызматчыларга, ошондой эле сезондук, убактылуу жумуш аткарган ар кандай адамга эмгек китечпе берилет.

Биринчи жолу жумушка киргендер үчүн эмгек китечпе бир жуманын ичинде даярдалат. Ал эми мурда эмгек китечеси бар адам кийинки иштеген жерине аны өткөрүп бергенден кийин гана жумушка алынат.

Эмгек китечпе - мамлекеттик бирдиктүү нускадагы иш кагаз. Азыркы кезде колдонулуп жаткан эмгек китечпе СССР Министрлер Советинин 1973-жылдын 6-сентябрьндагы токтому (акыркы үлгүсү 1975-жылдын 1-январынан баштап колдонулууда) менен бекитилген.

Эмгек китечпе көк же кырмызы сия менен толтурулат. Анда эч кандай ондоолор, өчүрүү жана толуктоолор болбошу керек. Кокусунан жиберилген каталар ондолуп, «Ондоо туура» деп жазылат, жетекчинин колу жана уюмдун мөөрү менен ырасталат.

Эмгек китечпе төмөнкүдөй бөлүмдердөн - сарбарак (титулдук барак), «Иши жөнүндө маалыматтар», «Сыйлоо жөнүндө маалыматтар», «Демилгелик кызыктыруулар жөнүндө маалыматтар» жана «Пенсия белгилөө жөнүндөгү маалыматтар» бөлүгүнөн турат.

Эмгек китепченин маалымат белгилерине токтолобуз.

1. Сарбаракта (титулдук баракта) эмгек китепченин ээси жөнүндөгү жалпы маалыматтар камтылат. Ал төмөнкүдөй:

Э М Г Е К К И Т Е П Ч Е

Герб

УА-Ш № 831417

Фамилия **Жээнбеков**

Аты **Кубат**

Атасынын аты **Садырбекович**

Туулган датасы **1948.15.01**

(жыл, күн, ай)

Билими **жогорку**

(толук эмес орто, орто, бүттөгөн жогорку, жогорку)

Кесиби, адистиги

Толтуулган датасы **1970-ж. 10 февраль**

Китепче ээсинин колу

Мөөр

Эмгек китепчесин берүүгө  
жооптуу адамдын колу

Эмгек китепченин ээсинин фамилиясы өзгөргөндө же билими жогорулаганда гана акыркы иштеген жеринде эмгек китепчесине өзгөтүүлөр киргизилет.

2. «Иши жөнүндө маалыматтар» бөлүмүндө төмөнкүлөр белгиленет:

а) жумушка киргенге чейинки ишмердиги жөнүндө жалпы маалымат;

б) жумушка кабыл алган уюмдун аталышы;

в) кандай кызматка кабыл алынгандыгы;

г) кызматка кабыл алынган жана бошотулган жыл, күн, ай;

д) кызматка кабыл алуу же бошотуу жөнүндөгү буйруктун номуру, чыгарылган жылы, күнүү, айы;

е) кызматтан бошотулгандыгын тастыктаган укуктук белги (Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарынын тиешелүү беренеси);

ж) эмгек китепчени толтурууга жооптуу адамдын колу.

Бул бөлүм төмөнкүдөй толтуулат:

ИШИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

Жазуу №	Датасы			Ишке кабыл алуу, башка ишке которуу жана иштен бошотуу жөнүндө маалыматтар (себептерин, мыйзамдын беренесин, пунктун көрсөтүү менен)	Эмненин негизинде жазылды (датасы жана номуру)
	жыл	күн	ай		
1	2			3	4

				Өзгөн районундагы «Шоро-Башат» соохозуна жумушчулукка алынганга (1967-жылдын 10-октябрьдан 1969-жылдын 23-декабрьна) чейин Сосеттик Армиянын катарында кызметтеги болуп. Өзгөн району, «Шоро-Башат» соохозу.	Аскер белети 1-НТ №611317
1.	1970	06	02	Соохозго жумушчу катарында кызметтаки алынсын. Кадрлар боюнча тескөөчү: (колу)	Бүйрүк № 43 1970.06.02
2.	1970	28	08	Окууга откөндүгүнө байланыштуу жумушчулук кызметтаки бошотулсун. Кадрлар боюнча тескөөчү: (колу)	Бүйрүк № 307 1970.28.08

**ОШ МАМЛЕКЕТТИК ПЕДАГОГИКАЛЫК ИНСТИТУТУ**

3.	1970	25	08	Ош мамлекеттик пединститутунун филология факультетинин 1-курсунун студенттеринин катарына кабыл алынды. Кадрлар боюнча тескөөчү: (колу)	Бүйрүк № 97 1970.25.08
4.	1974	30	07	Ош мамлекеттик пединститутунун филология факультетинин аяктады. Кадрлар боюнча тескөөчү: (колу)	Токтому № 69 1974.30.07

**ӨЗГӨН РАЙОНДУК БИЛИМ БЕРҮҮ БӨЛҮМҮ**

5.	1974	16	06	Өзгөн районундагы Токтогул атындағы орто мектепке кыргыз тили жана адабияты мугалими кызметтаки кабыл алынсын. Кадрлар боюнча тескөөчү: (колу)	Бүйрүк № 107 1974.16.08
----	------	----	----	---	----------------------------

3. «Сыйлоо жөнүндө маалыматтар» бөлүмүндөгү мамлекеттик органдар тарабынан берилген ордендер, медалдар, грамоталар, ардак наамдар, мамлекеттик сыйлыктарды берүү жөнүндөгү жарлық, токтомудор катталат.

Бул бөлүм төмөнкүдөй толтурулат:

СЫЙЛОО ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР					
Жазуу №	Датасы			Орден жана медалдар менен сыйлоо, ардак наамдарды берүү жөнүндө маалыматтар	Эмненин негизинде жазылды (датасы жана номуру)
	жыл	күн	ай		
1	2			3	4
1.	1981	06	09	ӨЗГӨН РАЙОНДУК ЭЛГЕ БИЛИМ БЕРҮҮ БӨЛҮМҮ Эл агартуу ишине салым кошкондугу учун Өзгөн районундагы Токтогул атындағы орто мектептин мугалими жолдош К.С.Жээнбековго «Эл агартуу отличниги» наамы берилет.	ЭББМдин коллегиясынын токтомуу 1981.06.09

1	2			3	4
2.	1989	17	11	Эл агартуу ишине зор салым кошкондугу, жаштарды тарбиялоодогу эмгеги учун Өзөн районундагы Токтогул атындагы орто мектептин кыргыз тили жана адабиятын мугалими жолдош К.С.Жээнбеков Кыргыз ССР Жогорку Советинин Ардак грамотасы менен сыйлансын.	ЖСтин Указы 1989.17.11

Бул бөлүмдүн 3-графасы мамлекеттик жарлык, токтом ж.б. текстинин негизинде кыскача толтурулат.

4. «Демилгелик кызыктыруулар жөнүндө маалыматтар» бөлүмүндө жумушчу же кызматкер иштеген уюмда белгиленген тапшырманы убагында аткаргандыгы үчүн уюмдун жетекчилиги тарабынан алган сыйлыктары (алкыш, тармактын грамотасы, баалуу сыйлык, акысыз жолдомо, Ардак китебине, Ардак тактага жазуу ж.б.), рационализаторлук сунуштардын эсебинен алган дипломдору (медалдары) жана аларга байланыштуу алган баалуу буюмдары катталат.

Бул бөлүм төмөнкүдөй толтурулат:

ДЕМИЛГЕЛИК КЫЗЫКТЫРУУЛАР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМATTAP					
Жазуу №	Датасы			Ишканада, мекемеде же уюмда иштеген ишине байланыштуу демилгелик кызыктыруулар жөнүндө маалыматтар	Эмненин негизинде жазылды (датасы жана номуру)
	жыл	күн	ай		
1	2			3	4
1.	1978	30	12	ӨЗӨН РАЙОНДУК ЭЛГЕ БИЛИМ БЕРҮҮ БӨЛҮМҮ Педагогикалык шицмердигингидеги жетишкен ийгилиги учун Токтогул атындагы орто мектептин мугалими жолдош К.С.Жээнбековго алкыш жарыялансын. РЭББинин башчысы: (колуу)	Буйрук № 163 1978.30.12

Эмгек китечесинин бул бөлүмүнө берилген эскертуулар, сөгүштөр, пландын аткарылышына байланыштуу берилген акчалай сыйлыктар жазылбайт.

4. «Пенсия белгилөө жөнүндөгү маалыматтар» бөлүмүндө кызматкерге пенсия дайындоо жөнүндөгү буйруктур көчүрмөсү, анын номуру жана датасы көрсөтүлөт.

Эмгек китечесинин бөлүмдөрүнүн беттери жазылып бүтсө, арасына барак кошуулуп улантылат.

Ар кандай адамга эмгек китечке бир гана жолу берилет. Эгерде

Эмгек китепчеси жоголсо же пайдаланууга жараксыз болсо, экинчи нуска берилет. Мындай эмгек китепчесине «Калыбына келтирилген нуска» же «Экинчи нуска» деп жазылат.

Эмгек китепче ишкананын кадрлар бөлүмүндө атايын сейфте сакталат.

Кызматкер башка уюмга жумушка которулганда, эмгек китепчеси эссиине берилет.

## ЭМГЕК КИТЕПЧЕСИНЕН КӨЧҮРМӨ (Выписка из трудовой книжки)

Эмгек китепчесинин сарбарагындагы жана «Иши жөнүндө маалыматтар» бөлүмүндөгү маалыматтарды толук камтыган расмий иш кагазы - **эмгек китепчесинен көчүрмө** болуп саналат. Анын көчүрмөсү окууга тапшырганда, кошумча жумушка орношкондо жана айрым органдардын талабы боюнча берилет.

Көчүрмөнү уюмдун кадрлар бөлүмүнүн жооптуу кызматкери далярдайт жана кол коёт.

Эмгек китепчесинен көчүрмөнүн үлгүсү төмөнкүдей:

ЭМГЕК КИТЕПЧЕСИНЕН КӨЧҮРМӨ  
УА-№ 831417

Фамилия Жээнбеков

Аты Кубат

Атасынын аты Садырбекович

Туулган датасы 1948.15.01

Билими ортто

Кесиби, адистиги \_\_\_\_\_

Толтуулган убактысы 1970.10.02

Эмгек китепчесинин

эссиин колу \_\_\_\_\_

Жазуу №	Датасы			Ишке кабыл алуу, башка ишке которуу жана иштөн боштуу жөнүндө маалыматтар (себептерин, мыңзамдын беренесин, пункттуу көрсөтүү менен)	Эмненин негизинде жазылды (датасы жана номуру)
	жыл	күн	ай		
1	2	3	4		
1.	1970	06	02	Өзгөн районундагы «Шоро-Башат» совхозуна жумушка алынганга (1967- жылдын 10-октябрьдан 1969-жылдын 23-декабрина) чейин Советтик Армиянын катарында кызмат кылган. ӨЗГӨН РАЙОНУ, «ШОРО-БАШАТ» СОВХОЗУ, Совхозго жумуучу катарында кызматка алынсын. Кадрлар боюнча тескөөчү: (колу) Азыркы мезгилде соахоздо шиштеп жатат.	Аскер белети 1-НТ №611317  Буйрук №43 1970.06.02

Уюмдун мөөрү

(көчүрмөнү даярдаган адамдын колу)

Көчүрмө берилген дата 1970-ж. «20»-июль

Эмгек китечесинен көчүрмөдөгү зарыл деп эсептелген жазуулар «Азыркы мезгилде ... иштеп жатат» деген маалымат менен аяктап, бланктагы ашыкча саптар сызылып ташталат.

Көчүрмө машинкада же кол менен даярдалат. Айрым учурда бас-маканалык ыкма менен даярдалган бланкка толтурулат жана уюмдун мөөрү басылгандан кийин укуктук күчүнө кирет.

## ЭМГЕКЧИЛЕРДИ КАБЫЛ АЛУУНУ КАТТОО ЖУРНАЛЫ

Жарандарды жетекчи кабыл алганда өндүрүштүк же жеке маселелер каралат. Кабыл алуу мекеменин атайын журналында катталууга төтииш. Ал журналдын мукабасынын формасы жана реквизиттери төмөнкүдөй болот:

(мекеменин атальыны)

ЭМГЕКЧИЛЕРДИ КАБЫЛ АЛУУНУ КАТТОО  
Ж У Р Н А Л Ы  
№ \_\_\_\_\_

башталды

аяктады

барак

жыл сакталат

А3

Журналдын барагынын эки бети төмөнкүдөй өлчөмдөрдөгү графаларга бөлүнөт:

K/№	Кабыл алуу убактысы	Кабыл алышуучунун аты-жөнү	Кабыл алышуучунун дареги	Кабыл алушчунун аты-жөнү, кызматы	Кабыл алуунун (арыздын) кыскача мазмуну	Жыйин-тык
1	2	3	4	5	6	7
15 мм	25 мм	80 мм	60 мм	60 мм	60 мм	60 мм

Графалардын мазмуну толтурууга жецил болгондуктан, биз алардын чечмеленишине токтолбайбуз.

Эмгекчилерди кабыл алууну каттоо журналын катчы же катчыреферент жүргүзөт.

Журнал календардык жылга айрым-айрым түзүлөт.

Иш кагаздары менен иштөө - өзүнчө өнөр. Ар бир уюмдун, мекеменин жана ишкананын жетекчиси, башкаруу аппаратынын кызматкерлери, катчы, иш жүргүзүүчү, кенсе кызматкерлери өндүрүштүк процессте колдонулган иш кагаздарынын укуктук күчүн, түзүлүшүн жана даярдалуу өзгөчөлүгүн толук билиши зарыл. Иш кагаздарынын туура, так жана талап боюнча даярдашы өндүрүштөгү, тараптардын ортосундагы укуктук, каржылык ж.б. маселелердин тез жана туура чечилишине өбөлгө түзөт. Ишмердиктин, аткаруучулуктун жана өзара мамилелердин талапка ылайыктуу чечилишине таасир этип, анын маданиятын көтөрмөкчү. Ошол эле учурда кызматчылардын так иштешине шарт түзмөкчү.

Китепте республикабыздагы уюм, мекеме жана ишканаларда кеңири керектелген иш кагаздарына токтолдуу. Биз сунуш кылган иш кагаздарынын аткарылуу формалары өндүрүш процессинде мындан ары толукталмакчы, текталмакчы жана өркүндөтүлмөкчү.

Алдыдагы милдеттердин башкысы - тармактык иш кагаздар боюнча колдонмоловду иштеп чыгуу. Бул ишке жалпы жүртүлүк тегиз көмөктөшсөк гана, мамлекеттик тилдин кадыр-баркы жогорулап, анын коомдук кызматы турмушка терең тамыр жаят.

# ТИРКЕМЕЛЕР

1-тиркеме

## КЫРГЫЗ АЛФАВИТИ

Тамгалардын жазылышы	Тамгалардын айтылышы	Тамгалардын жазылышы	Тамгалардын айтылышы
Аа	а	Пп	пэ
Бб	бә	Рр	эр
Вв	вә	Сс	эс
Гг	гә	Тт	тә
Дд	дә	Үү	ү
Ее	е (йе, э)	ҮҮ	ү
Ёё	ё (йо)	Фф	эф
Жж	жә	Хх	ха
Зз	зә	Цц	цә
Ии	и	Чч	чә
Йй	ий	Шш	ша
Кк	ка	Щщ	ща
Лл	әл	Җъ	ажыратуу белгиси
Мм	әм	Ыы	ы
Нн	ән	Ьь	ичкеертүү белгиси
Ңң	ың	Ээ	э
Оо	о	Юю	йу
Өө	ө	Яя	я

**Гербдүү мөөр басылуучу иш кагаздарынын  
БОЛЖОЛДУУ ТИЗМЕГИ**

1. Уюмдар, мекемелер жана ишканалардың жоболору.
2. Ишканалардын (бирикмелердин) уставы.
3. Берилген товар жана башкалардын макулдашуу пландарынын протоколдору.
4. Эл депутаттарын көрсөтүү боюнча чогулуштуун протоколу.
5. Эксперт комиссиясынын отурумунун протоколу.
6. Автореферат жана диссертацияларга берилген корутундулар жана сый пикирлер.
7. Илимий ачылыштарга жана табууларга берилген билдириүү.
8. Сыйлоо жөнүндөгү сунуш-көрсөтме.
9. Объектилерди, техникалык курулмаларды долбоорлоо тапшырмасы.
10. Кепилдик каттар.
11. Чыгым сметалары.
12. Штаттык расписаниелер жана ага киргизилген өзгөрүүлөр.
13. Титулдук тизмелер.
14. Лимиттик маалымкат.
15. Спецификация.
16. Объектилерди, жабдуу-шаймандарды, аткарылган иштерди кабыл алууну, эсептен чыгарууну, экспертизаланганын ж.б. ырастаган актылар.
17. Ишеним каттар.
18. Аткаруу барактары.
19. Ишсапар күбөлүктөрү.
20. Кымбат баалуу металлдарга жеткен чыгымдардын нормалары.
21. Бюджеттик, банктык, пенсиялык жана төлөм буйруктары.
22. Чектердин, бюджеттик буйруктардын тизмеси.
23. Мөөрлөрдүн, финансы-чарбалык операция жүргүзүүгө укуктуу кызматкерлердин койгон колдорунун оттисктеринин үлгүлөрү.
24. Түрдүү күбөлүктөр.
25. Өткөрмө.
26. Киреше жана чыгаша ордерлери.
27. Мүнөздөмө.
28. Билим жөнүндөгү сертификаттар, күбөлүктөр, дипломдор.
29. Илимий наамдын аттестаттары.
30. Илимий даражанын дипломдору.
31. Өзүдүк иш ж.б.

3-тиркеме

**Бекитиле турган иш кагаздарынын  
БОЛЖОЛДУУ ТИЗМЕГИ**

1. Мекемелердин, түзүмдүк бөлүмдердүн жоболору (уставдары).
2. Кызмат милдеттери боюнча нускамалар.
3. Өрт коопсуздугу техникасы боюнча нускамалар.
4. Техникалык жана тоо-кен иштериндеги коопсуздук эрежелери, нускамалар.
5. Өндүрүштүк пландар.
6. Жаңы техникидан жана технологияны киргизүү.
7. Коллегиянын иши.
8. Чыгымдардын сметалары.

9. Штаттык расписаниелер жана ага өзгөртүүлөр.
10. Түзүм жана штат эсептери.
11. Тарифтик ставкалар.
12. Иш жүргүзүү пландары, программалары.
13. Окуу пландары, программалары.
14. Окуу китечтери, окуу куралдары.
15. Ишсапардын графиги.
16. Өргүүтө чыгуу графиги.
17. Объект, техникалык курулмаларды, капиталдык курулушту долбоорлоо, илим-ишилдөө, долбоордук-конструктордук, техникалык жана технологиялык иштерди жүргүзүүтө берилген чечимдер (милдеттер).
18. Изденин табууга билдириме.
19. Келишимдер.
20. Аткарылуу иштердин баасы.
21. Чийки заттарды, материалдарды, энергоресурстарды керектөө нормативдери жана алардын баасы.
22. Товардык баалар.
23. Өндүрүштүк ишмердик, илимий изилдөө иштери жана ишсапарларынын отчёттору.
24. Текшерүү, эсептен чыгаруу жана экспертиза актылары.
25. Мекемелерди жоюу, бириткирүү актылары.
26. Көктөмөлөрдү өткөрүп берүү-өткөрүп алуу акты.
27. Республикалык, тармактык стандарттар, техникалык шарттар.
28. Бир тартипке келтирилген (стандартташтырылган) иш кагазынын формалары.

#### 4-тиркеме

### **Мекемелерде каттоого алынбоочу иш кагаздарынын БОЛЖОЛДУУ ТИЗМЕГИ**

1. Маалымат үчүн көчүрмө түрүнде жиберилген каттар.
2. Ишсапарларына уруксат берген телеграммалар жана каттар.
3. Эмгек өргүүсүнө уруксат берген телеграммалар жана каттар.
4. График, наряд, билдириүү, разнарядкалар.
5. Маалымат үчүн жиберилген жалпылама маалыматтар жана билдириүүлөр.
6. Окуу пландары, программалары.
7. Иш кагазынын көчүрмөсү.
8. Жарнамалык билдириүүлөр, плакаттар.
9. Кенешме, конференциялардын ж.б. программалары.
10. Прейскуранттар.
11. Материалды чыгымдоонун нормалары.
12. Куттуктоо каттары.
13. Чакыруу (белеттери).
14. Бугалтырдык иш кагаздар.
15. Басма сез тундуулары (китең, журнал, бюллетень ж.б.).
16. Темалар боюнча илимий отчёт.
17. Кварталдык, жарым жылдык, жылдык отчёттор.
18. Статистикалык отчёттуулук формалары.
19. Отурум жана кенешме жана алардын күн тартиби жөнүндө билдириүү.

Эскертуү: 4, 6, 14, 15, 16, 17, 18-пункттарда көрсөтүлгөн иш кагаздар мекеменин тишелүү кызметтары (бугалтерия, кадрлар бөлүмү, жабдуу бөлүмү, илимий-техникалык маалымат бөлүмү ж.б.) аркылуу атайдын эсепке алынат.

## РЕЗОЛЮЦИЯНЫН ҮЛГҮЛӨРҮ

1. Башкаруучулук эске алсын.
2. Аткаруучу эске алсын.
3. Маалымдоо үчүн эске алынсын.
4. Жамаатка билдирилсін.
5. Бөлүмдөрдө талкуулансын.
6. Жыйынтыгы бардық бөлүмдө чыгарылсын.
7. Декан А.Исаевге:  
Маселени 10-майга чейин чечиниз.
8. Башкы инженерге:  
Сиздин пикеринизди күтөм.
9. А.Шайырбековага:  
Ушул эсеп-кысалтын негизинде түшүндүрмө даярданыз. Мөөнөтү 6-сентябрға чейин.
10. К.Ч.Болгонбаев мырзага!  
Көрсөтүлгөн кемчиликтерди талдаң, ага жооптууларды табыңыз.
11. Е.Синге!  
Ушул маселе буюнча буйруктуң долбоорун даярданыз.
12. Д.Рысбеков,  
Б.Муркаилов,  
К.Шаймергенов мырзаларга!  
Ушул маселе буюнча пикирлериниздерди билдириниздер.
13. Окумуштуу-катчы Л.Кадыровага!  
Фактыны аныктап, мага маалымат бериниз.
14. Ч.Жолболдиев мырза!  
Ушул маселени текшерип берүүнүздү өтүнөм.
15. С.Атабаева айым!  
Аталган мекеме менен түзүлүүчү келишимдин долбоорун даярданыз.
16. Кадрлар бөлүмүнө. Буйрук чыгарылсын.

Резолюциянын элементтери жана аны коюунун үлгүсү:

Декан А.Исаевге!  
Маселени 10-майга чейин  
чечиниз \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(көлү)  
\_\_\_\_\_  
(дата)

## ВИЗАЛАРДЫН ҮЛГҮЛӨРҮ

1. Макулмун.
2. Макул эмесмин.
3. Каршы эмесмин.
4. Каршымын.
5. Тастыктаймын.
6. Ырастаймын.
7. Бекитемин.
8. Бекитилген.
9. Бекитилсин.
10. Кадрлар белүмүнө.
11. Бугалтерияга.
12. Кыргыз филологиясы факультетинин деканына.
13. Администрациянын белүмдөрүнө.
14. Аппарат жетекчилерине.
15. Кафедра башчыларына.
16. Кызметина киришти деп эсептелсін.
17. ... жиберүүгө макулмун.
18. ... сатып алууга каршы эмесмин.
19. ... актынын үчүнчү пунктuna каршымын.
20. Мамлекеттик тил фондуна.
21. Ўирөнүү учун.
22. Жетекчиликке алуу учун.
23. Уруксат беремин.
24. Уруксат берүүгө каршымын.
25. Макулдашылды.
26. Макулдашылган.

Визанын элементтери жана аны коюнун үлгүсү:

Каршы эмесмин.  
Башкы инженер

(көлү)

(дата)

## СӨЗДҮКТӨР

Китеңке үч түрдүү сөздүк киргизилген. Алардын көлөмү да, мазмуну да бири-биринен кескин айырмаланат. Бирок иш кагаздарынын аткарылышында ал сөздүктөр бирин-бири толуктайт.

«Иш кагаздар боюнча терминдердин орусча-kyргызча сөздүгүнө» сегиз жүзгө жакын сөз камтылып, негизинен, иш кагаздарын аткарууда кенири керектелген терминдерди жана түшүнүктөрдү түонткан сөздөр киргизилди. Алардын көбү Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын редакциялык бюросунун токтому менен-бекитилип, жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланган.

«Бийлик бутактары жана алардын түзүмдөрүнүн атальштарынын сөздүгүнө» республикалык денгээлдеги башкаркуу бутактарынын түзүмдөрүнүн атальштары орфографиялык сөздүк түрүндө киргизилди. «Сөздүктүн» көлөмүн азайтуу максатында адегендө түзүмдөр баш ийген мекеменин расмий атальшынын жазылышы, андан кийин ар бир түзүмдүк бөлүм жол башынан дефис аркылуу ажыратылып, көп чекит жана зарыл болсо, тиешелүү жөндөмө мүчөсү коюлуп берилди. Мисалы:

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын уюштуруу иштери жана мамлекеттик башкаркуу саясаты бөлүмүнүн  
-... уюштуруу иштери сектору  
-... мамлекеттик кызмет сектору  
-... агрардык саясат сектору

Бул үзүндүдө төрт атальш көрсөтүлгөн. Алар төмөнкүдөй болуп чечмеленет:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын уюштуруу иштери жана мамлекеттик башкаркуу саясаты бөлүмү;

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын уюштуруу иштери жана мамлекеттик башкаркуу саясаты бөлүмүнүн уюштуруу иштери сектору.

Кийинки 3-4-атальштар (секторлор) да жогоркудай чечмеленет.

Бул атальштар төмөнкүдөй вариантта да «Сөздүктө» берилиши мүмкүн:

Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлиги  
-...ниң Кыргыз темир жол башкармасы

Жогорудагы үзүндүдө эки атальш бар. Мында министрликтин түзүмү илик жөндөмөнүн мүчөсү аркылуу белгилендиди.

«Сөздүктү» пайдаланууда буга көнүл буруу зарыл:

1. Негизги мекеме адегенде берилip, анын ақыркы сөзү айырмаланып жазылат. Айырмаланган ушул сөз мекеменин түзүмдөрүнүн атальштарынын туура жазылышы жана айтылышы үчүн таяныч чекит катары каралат;

2. Түзүмдүк өзүнчө бөлүм экендигин сап башына коюлган дефис белгиси туонтат;

3. Көп чекит негизги мекеменин атальшынын орду;

4. Илик жөндөмөнүн мүчөсү негизги атальштан айырмаланып (каратылып терилип) жазылган сөзгө таандык.

«Сөздүктөгү» мындаи ыкма кийинки сөздүккө - «Кызмат орундарынын атальштарынын сөздүгүнө» да мунөздүү экендигин эске салабыз.

Ақыркы эки сөздүк үлгү катары каралууга тийиш. Облустук, райондук деңгээлдеги мекемелер жана алардын түзүмдөрүнүн, кызмат орундарынын атальштарынын жазылышында да китеpte сунуш кылынган орфографиялык эреже жарамдуу болуп саналат.

## ИШ КАГАЗДАР БОЮНЧА ТЕРМИНДЕРДИН ОРУСЧА-КЫРГЫЗЧА СӨЗДҮГҮ

### А

абзац - кат башы, абзац  
абонемент - абонемент  
аванс - аванс  
авиапочта - авиапочта, аба почта  
авансовый отчёт - авансылык отчёт  
автобиография - өмүр баян  
автор - автор  
авторское право - автордук укук  
авторское свидетельство - автордук күбөлүк  
административная ответственность - акимий жоопкерчилик, администрациялык жоопкерчилик  
административное наказание - акимий жазалоо, администрациялык жазалоо  
администратор - аким, администратор  
администрация - акимдик, администрация  
административное право - акимий укук, администрациялык укук  
администрирование - тескөө-башкаруу  
адресат - алуучу, адресат  
адрес - дарек  
адресант - жиберүүчүү, адресант  
аккредитив - аккредитив  
аккредитивная грамота - ишеним грамотасы (дипл.)  
акт - акт  
активы - активдер

акт приема-сдачи дел - ишти тапшыруу-кабыл алуу акты  
акт ревизии - текшерүү акты  
альтернативный - альтернативалуу  
амортизация - амортизация  
анализ - талдоо, анализ  
анкета - анкета  
аппарат - аппарат  
аппеляция - даттануу, аппеляция  
арбитр - арбитр  
арбитраж - арбитраж  
аргумент - далил, жүйө, аргумент  
аренда - ижара, аренда  
арендатор - ижарачы, арендатор  
арест - камак  
арест имущества - мүлктүү камак-ка алуу  
архив - архив  
архивист - архивчи  
архивная выписка - архивдик көчүрмө  
архивная справка - архив маалыматы  
АСУ (автоматизированная система управления) - АБС (автоматтاشтырылган башкаруу системасы)  
аттестат - аттестат  
аттестация - аттестация  
аттестационная комиссия - аттестациялоо комиссиясы  
аудитория - дарскана  
аукцион - тоорук, аукцион

## Б

баланс - баланс  
 баланс сводный - кошмо баланс  
 банк - банк, казына  
 банкротство - банкроттук  
 бартер - башма-баш, бартер  
 безналичный расчет - акчасыз  
     эсептешүү  
 бессрочный - мөөнөтсүз  
 бланк - бланк  
 биография - өмүр баян  
 брокер - далдалчы  
 брокерство - далдалчылык, соода  
     аралжылык  
 бухгалтер - бугалтыр  
 бухгалтер главный - баш бугалтыр  
 бухгалтер старший - улук бугал-  
     тыр  
 бухгалтерский учет - бугалтыр-  
     дык эсеп  
 бюджет - бюджет

## В

вакансия - бош орун  
 валовая прибыль - дүн пайда  
 валовый внутренний продукт -  
     ички дүн өнүм, ички дүн про-  
     дукт  
 ведомство - казналык мекеме, ве-  
     домство  
 ведомость - ведомость  
 верно - туура, ырас  
 вещное право - буюм укугу  
 взаимозачет - чегеришме  
 взнос - мүчөлүк акы  
 взыскание - жаза, чара  
 взыскание издережек - чыгым  
     өндүрүү

взыскание на имущество - мүлк-  
     тей төлөтүү, мүлк менен тө-  
     лөтүү  
 визит - визит, зыярат  
 вклад - 1. салым; 2. аманат

власть авторитарная - өкүмчүл  
     бийлик

власть тоталитарная - өзүмчүл  
     бийлик

внеоборотные активы - жүгүр-  
     туудөн тышкаркы активдер

внешняя торговля - тышкы соода  
 внутренние документы - ички до-  
     кументтер

временная работа - убактылуу  
     (мезгилдүү) иш

восстановительная стоимость -  
     калыбина келтириүүчү нарк  
 в пределах ассигнований - бөлүн-  
     гөн каражат чегинде

временная нетрудоспособность -  
     ишке убактылуу жарамсыздык

встречные обвинения - тосмо  
     айып

встречные требования - утурла-  
     ма талаптар

вторичная услуга - кошумча тей-  
     лөө

входящий журнал - келип түшкөн  
     иш кагаздарды (документтер-  
     ди) каттоо журналы

вывеска - көрнөк

выговор - сөгүш

выемка имущества - мүлкүү алуу  
 выписка - көчүрмө

выписка из трудовой книжки -  
     эмгек китечеден көчүрмө

выписка из протокола - протокол-  
     дон көчүрмө

выручка - түшкөн акча

вычет - эсептен чыгаруу

вышестоящий орган - жогорку  
     орган

## Г

гарант - кепил, гарант

гарантийное письмо - кепил кат-

гарантийный договор - кепилден-  
     ген (гарантияланганд) келишим

**гарантия** - кепилдик, гарантия  
**глава** - 1. бап; 2. башчы  
**главное управление** - башкы баш-  
кармалык  
**госавтоинспекция (ГАИ)** - мамав-  
тоинспекция (МАИ)  
**госпошлина** - мамлекеттик салык  
**ГОСТ (Государственный стан-  
дарт)** - МАМСТ (Мамлекеттик  
стандарт)  
**государственный статус** - мамле-  
кеттик статус  
**граждан** - жаран  
**гражданский мир и согласие** - эл  
ынтымагы  
**гражданство** - жаранчылык  
**грамота** - грамота  
**график** - график  
**гриф** - гриф  
**группа** - топ, тайпа  
**групповое заявление** - топтук арыз

**Д**

**дата** - жыл, күн, ай; дата  
**движимое имущество** - кыймыл-  
дуу мүлк  
**двойная бухгалтерия** - кош бугал-  
терия  
**декада** - он күндүк, декада  
**декларация** - жарнак, декларация  
**декларирование** - жарнактоо, дек-  
ларациялоо  
**дело** - 1. көктөмө; 2. иш  
**деловое письмо** - иш кат  
**делопроизводство** - иш кагаз  
жүргүзүү  
**денежная политика** - акча саяса-  
ты  
**денежная штраф** - жаза пул  
**депозит** - депозит  
**детские ясли** - бешикүй  
**дефицит** - таңсык, тартыштык  
**дивидент** - үлүштүк киреше, ди-  
видент

**директива** - буйруктук көрсөтмө  
**директивный орган** - буйрук орга-  
ны  
**директивный документ** - буйрук  
документ  
**дискриминация** - кодулоо, бас-  
мырлоо  
**дислокация** - жайгаштыруу, дис-  
локация  
**доверенность** - ишеним кат  
**доверенность нотариальная** - но-  
тариалдык ишеним кат  
**доверенность простая** - жөнөкөй  
ишеним кат  
**доверенность официальная** - рас-  
мий ишеним кат  
**доверитель** - ишеним берүүчү  
**до востребования** - сурاما, сурап  
алма  
**доверительная обязанность** -  
ишенич милдеттөмөсү  
**договор** - келишим  
**договор аренды** - ижара келиши-  
ми  
**договор дарения** - тартуулоо ке-  
лишими  
**договор ипотеки** - ипотека кели-  
шими  
**договор купли-продажи** - алды-  
сатты келишими  
**договор материальной ответ-  
ственности** - материалдык жоо-  
пкерчилик келишими  
**договорное письмо** - келишим кат  
**договор поручения** - табыштоо  
келишими  
**договор поставки** - жеткирип  
берүү келишими  
**договор трудовой** - эмгек келиши-  
ми  
**должность** - кызмат  
**должностное лицо** - кызмат адамы  
**дознание** - алгачкы текшерүү

доклад - баяндама  
докладная записка - баяндама  
кат, баянкят  
документ - иш кагаз, документ  
документ личный - өздүк документ  
документооборот - иш кагаздарын  
жүгүртүү  
домашний арест - үй камак  
донос - 1.жалган билдириүү; 2. ай-  
гак  
доследование - кошумча төргөө  
доход - киреше  
дочернее предприятие - туунду  
ишканы  
дубликат - калыбына келтирилген  
(экинчи) нуска

## Е

ЕГСД (Единая государственная  
система делопроизводства) -  
ИМБС (Иш жүргүзүүнүн мам-  
лекеттик бирдиктүү системасы)  
единица штатная - штаттык бир-  
дик  
единовременное пособие - бир  
жолку жөлөкпүл  
единоначалие - жеке башчылык

## Ж

жалоба - дат  
жалобная книга - даттануу ките-  
би  
журнал - журнал  
журнал регистрационный - кат-  
тоо журналы

## З

заверительная подпись - ыраста-  
ма кол, күбөлөндүрмө кол  
завещание - керез  
завсклад - кампа башчысы  
заголовок документа - иш кагаз-  
дын (документтин) аты, темасы

заказ - заказ, буюртма  
задаток - шертпүл  
заказчик - муктажкер, жалдоочу,  
заказчи  
заключение - бүтүм  
закон - мыйзам  
закон обратной силы не имеет -  
мыйзам керине кетип колдонул-  
байт  
залог - күрөө  
залогодатель - күрөө берүүчү  
залогодержатель - күрөө кар-  
моочу  
заместитель - орун басар  
запас - кор, көрөнгө  
запрос - сурам  
заседание - отурум  
зачет - чегерим  
заявка - сураныч, табыштама  
заявление - арыз  
заявление-просьба - өтүнүч ары-  
зы  
звено - 1. топ; 2. тогоо  
здравоохранение - саламаттык  
сактоо  
земледелие - дыйканчылык, эгин-  
чилик  
знак - белги  
значок - төшбелги  
зона - аймак, чөлкөм, тилке  
замечание - эскертуү  
  
И

извещение - билдириүү  
иждивение - багуу, асыроо  
издание - басылма  
импорт - импорт  
импульс - түрткү берүү  
инвалид - майып  
инвалид войны - согуш майыбы  
инвалид труда - эмгек майыбы  
инвентаризация - мүлк каттоо  
инвентарная книга - мүлкүү кат-  
тоо китеби

инвентарь - жарак-шайман, инвентарь  
инвестиция - инвестиция  
индекс - индекс  
индивидуальный документ - жеке иш кагаз (документ)  
инженер - инженер  
иционалы - аты, атасынын атынын баш тамгалары  
инспектор - тескөөчү  
инструктор - нускоочу  
инструкция - нускоо, нускама  
интеграция - бирлешүү, жууруулушуу, интеграция  
интеллигент - окумал, интеллигент  
инфляция - инфляция  
информация - маалымат, җабар  
информационное письмо - җабар кат  
инфраструктура - инфраструктура  
ра  
иск - доо  
исковая давность - доонун эскириши  
исковое заявление - доо арыз  
исправительная колония - түзөтүү абагы  
истец - доочу  
исполнитель - аткаруучу  
исходящие бумаги - жөнөтмө иш кагаздар (документтер)  
исходящий журнал - жөнөтүлгөн иш кагаздар журналы  
исходящий номер - жөнөтүү номмуру

## К

кадры - кадрлар  
казна - казына  
казначей - казыначы  
казначейство - казыначылык  
календарь - күнбарак, календарь  
каникулы - өргүү, эс алуу, каникул

канцелярия - кенсе  
карточка - карточка  
касса - касса  
категория - категория  
категория документов - иш кагаздардын категориясы  
качественный показатель - сапаттык көрсөткүч  
квартал - чайрек, токсон, квартал  
квартира - батир, квартира  
квитанция - дүмүрчөк  
квитанция налоговая - салык дүмүрчөгү  
киоск - күркө  
классификатор - классификатор  
классификация - жиктөө, классификация  
классификация преступлений - кылмыштарды жиктөө (классификациялоо)  
клиринг - чегерме келишим  
книга жалоб - даттануу китеби  
книга заказов - заказдар китеби  
книга приказов - буйруктар китеби  
код - код  
коллектив - жамаат  
командировка - ишсапар  
командировочное удостоверение - ишсапар күбөлүгү  
комиссия - комиссия  
комитет - комитет  
коммерция - коммерция  
комплекс - комплекс  
комплектование - комплектөө  
коммуникация - байланыш, коммуникация  
компания - шеркет  
компенсация - ордун толтуруу  
конверсия - 1. бийликтин өзгөрүшү; 2. Конверсия  
конверт - конверт  
конкуренция - атаандаштык, конкуренция

консенсус - тил табышуу  
консолидация - биригүү, баш ко-  
шуу  
консультант - кеңешчи  
консультация юридическая - юри-  
дикалык кеңеш  
контакт - карым-катнаш  
контрабанда - контрабанда  
контрольный лист - көзөмөл ба-  
рак  
конфискация - конфискация  
конфликт - жаңжал  
конфронтация - тирешүү  
концентрация - топтолуу, чогулуу  
концепция - концепция  
копия - нуска, көчүрмө  
копия документа - документтин  
көчүрмөсү  
корректировка - түзөтүү, ондоо  
коррупция - коррупция  
коэффициент - коэффициент  
кредит - насыя берүүчү  
кредитор - көтөрмөчү, кредитор  
кризис - бүлгүн, кризис  
кризисное положение - бүлгүн  
абал, кризис абалы  
криминал - кылмыш, кылмыш  
иши  
критерий - чен-өлчөм, критерий

Л

лавка - дүкөнчө  
легитимный - мыйзам жол берген,  
ачык  
лекция - дарс, лекция  
лечение больничное - оорукана-  
да дарылоо  
ликвидационная стоимость -  
жою наркы  
личная доверенность - өздүк ише-  
ним кат  
личное дело - өздүк иш  
личная карточка - өздүк карточка  
личный листок - өздүк барак

личный состав - өздүк курал  
лицо - жак  
лицо официальное - расмий жак  
лицо юридическое - юридикалык  
жак  
лицевой счет - бетэсеп  
личность - инсан  
лишение свободы - эркиндигинен  
ажыраттуу  
ложный документ - жалган доку-  
мент  
лозунг - ураан

М

магазин мебельный - эмерек дүкөн  
макроэкономика - макроэкономи-  
ка  
максимум - жогорку чек, макси-  
мум  
малоимущий - жарды  
малообеспеченная семья - кем-  
карч үй-бүлө  
маркетинг - маркетинг  
мастер - чебер  
материальный ценности - матери-  
алдык дөөлөттөр  
менее тяжкий - анча оор эмес  
местное самоуправление - жерги-  
ликтүү өз алдынча башкаруу  
метод - усул, ыкма, метод  
методика - усулдук, методика  
метрология - өлчөмтаануу, метро-  
логия  
микрорайон - кичираон, микро-  
район  
микроэкономика - микроэкономика  
минимум - төмөнкү чек, минимум  
министерство - министрлик  
министр - министр  
модель - үлгү, модель  
монетный двор - зээрканы  
монолитный дом - куйма там  
мягкая валюта - өтүмсүз валюта

## Н

нагрузка - жүктөм  
надзор - көзөмөл  
назначение - дайындоо  
назначение наказаний - жаза дайындоо (берүү)  
надомная работа - ўй иши  
наименование документа - документтин аталышы  
наказ - сунуш-талап  
наказание - жаза  
наказание административное - акимиј жаза  
наказуемость - жазалуулук  
накладная - коштомо кагаз  
налог - салык  
напоминание - экспертме  
направление - жолкат  
наркомания - баңгилик  
наркотические вещества - баңгилек заттар  
наркотические средства - баңгилек каражаттар  
наряд - наряд  
населенный пункт - калкконуш  
наценка - көтөрүлгөн баа  
национализация - мамлекеттештируү  
Национальный статистический комитет (НСК, нацстатком) - Улуттук статистикалык комитет (УСК, Улутстактом)  
начальник - зардал (аск.); начальник  
начальник канцелярии - кеңсе башчысы  
начет - кайтарып төлөө  
небольшой тяжести - чоң коркунуч келтирбеген  
недвижимость - кыймылсыз мүлк  
недоимка - салык калдыгы  
недоимщик - салык төлөмөр  
недостача - кем чыгуу

некролог - азанаама  
неплатежеспособность - төлөмгө кудуртсиздик  
непрямой экспорт - кыйыр экспорт  
неустойка - бышмана, айып төлөө нефть - мунай, нефть номер - номер  
номер документа - документ номер муру  
номенклатура - номенклатура  
номинал - өз баасы, номинал  
норма - өлчөм, ченем, норма  
норматив - норматив  
нормативные документы - норматив документтер  
нотариальная контора - нотариат кенесси  
нотариальное удостоверение - нотариаттык тастыктоо  
нотариус - нотариус

## О

обложить штрафом - жазапул салуу  
область - облус  
обнародование - жарыя  
образец подписи - колунун үлгүсү  
обстановка - кырдаал  
обходной лист - кыдырма барак  
общая оценка - жалпы баа  
общественное потребление - коомдук керектөө  
объявления - кулактандыруу  
объявление розыска - издөө салуу  
объяснительная записка - түшүнүк кат  
оговорка - экспертме  
опека - камкордук  
опекун - камкорчуу  
оперативная работа - оперативдик иш

операция денежная - акча операции  
операция торговая - соода операции  
опись - каттоо, тизме  
оригинал - түпнуска  
оригинал документа - түпнуска документ  
основа - негиз  
особые отметки - өзгөчө белгилер  
остаточная стоимость - калдык нарк  
отвести вопросы - маселеге каршылык билдируү  
ответственности пособника - көмөкчүнүн жоопкерчилиги  
ответственности соучастников - шериктердин жоопкерчилиги  
ответчик - жоопкер  
отвод - баш тартуу, четке кагуу  
 отзыв - пикир  
открытка - ачык кат  
отмена - бузуу  
отпуск - өргүү  
отставка - отставка  
отстрочить - мөөнөтүн жылдыруу  
отчёт - отчёт  
отчисление - 1. чегерүү (экон.);  
2. чыгаруу (админ.)  
официальная церемония - ырасмий каада  
официальные документы - расмий документтер (иш кагаздар)  
оформление - тариздөө  
очевидное преступление - көрүнөө кылмыш  
очная ставка - беттештируү

П

памятка - эстеткич  
параграф - параграф  
партнер - өнөк  
партнерство - өнөктүк  
пассивы - пассивдер

паспорт - паспорт  
паспортизация - документтештирүү, паспорттоштуруу  
патент - патент  
пенсионер - бааргер, пенсионер  
пенсия - баракы, пенсия  
пенсия за выслугу лет - мөөнөттүү кызмат үчүн баракы  
пеня - туум  
первичная услуга - алгачкы тейлөө  
первоначальная стоимость - баштапкы нарк  
патриот - атуул, журт сүйөр, патриот  
перевод - жөнөтмө  
переписка - кат жазышшуу  
перечень - тизме  
перспективные планы - келечек мерчемдер  
печать - мөөр  
письмо доверительное - ишенич кат  
письмо заказное - заказ кат  
письмо-запрос - суроо кат  
письмо-напоминание - эскертүү кат  
письмо-ответ - жооп кат  
письмо-подтверждение - тастык кат  
письмо претензионное - доо кат  
письмо-приглашение - чакыруу каты  
письмо-приложение - тиркеме кат  
письмо распоряжение - бүйрук кат  
план - мерчем, план  
планирование - пландаштыруу  
платежеспособность - төлөм күдүрети  
платежное требование - төлемтаплап  
плательщик - төлөөчү  
повестка - 1. чакыртма (аск.); 2. күн тартиби

**повторная закупка** - кайталап са-  
тып алуу  
**погашение** - тындыруу, жоюу  
**подача-прощение** - кечирим суроо  
**подведомственность** - караштуу-  
лук  
**подданный** - букара  
**подделка подписей** - жасалма кол  
тамга  
**подзаконный акт** - мыйзамдуу акт  
**подлинник документов** - иш ка-  
газдардын (документтердин)  
түп нускасы  
**подписка** - кол кат  
**подпись** - кол  
**подряд** - жалдама  
**подрядный договор** - жалдама  
келишим  
**подтверждение (письмо)** - тастык  
(кат)  
**положение** - жобо  
**помощник** - жардамчы  
**поощрение** - сыйлоо  
**попечитель** - көзөмөлчү  
**попечительство** - көзөмөлдүк  
жүргүзүү  
**поручение** - тапшырма  
**поручитель** - кепил  
**поручительство** - кепилдик  
**последствие преступление** - кыл-  
мыш кесепети  
**пособие** - жөлөкпүл  
**пособие по безработице** - жумуш-  
сузга жөлөкпүл  
**посредник** - ортомчу  
**поставка** - жеткирүү, тапшыруу  
**постановление** - токтом  
**постоянные издержки** - туруктуу  
чыгымдар  
**постулат** - талашсыз жобо  
**потерпевший** - жабырлануучу  
**почасовая оплата** - саатакы  
**почтовый перевод** - почта жөнөт-  
мөсү

**пошлина** - алым  
**правила** - эреже  
**правительство** - өкмөт  
**правление** - башкарма  
**практика** - практика  
**правосудие** - сот акыйкаты  
**предварительное следствие** - баш-  
тапкы тергөө  
**предлагаю** - сунуш кылам  
**предложение** - сунуш  
**предписание** - жазма байруүк  
**представление** - сунуш, көрсөтүм  
**предупреждение** - эскертүү  
**прейскурант** - нарк белги  
**предмет** - буюм, зат  
**преднамеренное банкротство** -  
атайын жасалган банкротчулук  
**предпринимательство** - ишкерчи-  
лик  
**предприятие** - ишканы  
**прекращение** - кыскарттуу  
**преступление** - кылмыш  
**преступное сообщество** - 1. кыл-  
мыштуу шериктик; 2. кылмыш-  
керлер тобу  
**при** (при Президенте, Правитель-  
стве) - караштуу (Президент-  
ке, Өкмөткө караштуу)  
**прибыль** - пайда  
**приватизация** - менчкитешириүү  
**пригласительный билет** - чакыруу  
белети  
**приглашение** - чакыруу  
**приемная** - кабылдама  
**приказ** - байруүк  
**приказ по личному составу** -  
өздүк курам боюнча байруүк  
**приказ по общей деятельности** -  
жалпы ишмердик байругу  
**приказываю** - байруүк кылам  
**приложение** - тиркеме  
**примечание** - эскертүү  
**приходный ордер** - киреше ордер  
**пробел** - боштук

**проблема** - көйгөй, түйүндүү ма-  
селе  
**проект** - долбоор  
**проект постановления** - токтом  
долбоору  
**производственный отдел** -  
өндүрүш бөлүмү  
**продукт** - өнүм, продукт  
**продукция** - азық-түлүк, продук-  
ция  
**программа** - программа  
**прогноз** - болжол  
**производительность** - өндүрүм-  
дүүлүк  
**производство** - өндүрүш, өндүрүү  
**пропаганда** - жайылтуу, пропаган-  
да  
**прописка** - катталғы  
**пропуск** - өткөрмө  
**протокол** - чогулуш баяны, тер-  
гөө баяны, протокол  
**протокол заседания** - отурум про-  
токолу  
**процедура** - жол-жобо  
**процент** - пайыз  
**процентная ставка** - пайыздык  
өлчөм  
**процесс** - процесс  
**путевка** - жолдомо

**P**

**работа сезонная** - мезгилдүү жу-  
муш  
**равновесный доход** - тенденция  
ки-  
реше  
**равновесный национальный про-  
дукт** - тенденция улуттук өнүм  
- продукт  
**радикализм** - чечкиндүүлүк  
**разбирательство** - териштируү  
**разбой** - каракчылык  
**разновидность документов** - иш-  
кагаздардын түркүмү  
**разработка** - иштелме

**разряд** - разряд  
**районный совет** - райондук көңеш  
**райсовет** - райкенеш  
**рапорт** - билдириле  
**расписание** - расписание, жүгүртмө  
**расписка** - тил кат  
**распорядитель** - тескөөчү  
**распорядительные документы** -  
бүйрук иш кагаздары  
**распоряжение** - бүйрук, көрсөтмө  
**рассрочка** - созуу, узартуу  
**расчет** - эсеп-кысап, алыш-бериш  
**расчетный счет** - үдөт, алыш-бе-  
риш эсеби  
**рассылка** - жөнөтмө  
**расход** - 1. чыгаша, чыгым;  
2. сарптоо  
**расходный ордер** - чыгаша орде-  
ри  
**ратификация** - ратификация  
**реальный доход** - реалдуу киреше  
**ревизия** - текшерүү  
**ревизор** - текшерүүчү  
**регистрационная карточка** - кат-  
тоо карточкасы  
**регистрационный индекс** - каттоо  
индекси  
**регистрационный штамп** - каттоо  
штампы  
**регистрация** - каттоо  
**регистрация документов** - доку-  
менттерди каттоо  
**реестр** - тизме, реестр  
**режим** - түзүлүш, тартип, бийлик  
**резерв** - такоол (ак.)  
**резолюция** - макулдук белги, че-  
чим  
**реквизит** - дарек белги, реквизит  
**реклама** - жарнама  
**рекомендация** - кепилдеме  
**реликвия** - таберик  
**реорганизация** - өзгөртүп куруу  
**реставрация** - калыбына келтирүү  
(жанылоо)

реструктуризация - түзүмүн өз-  
гөртүү  
ресурс - ресурс  
решение - чечим  
руководство - жетекчилик

## С

сальдо - калдык, сальдо  
самоокупаемость - өзүн актоочулук  
самоубийство - өз жаңын кыюу  
самофинансирование - өзүн кар-  
жылоо  
санкция - санкция  
сбережение - үнөмдөлгөн акча  
(каражат)  
сберкнижка - аманат китечеси  
сбор в натуре - натуралай жыйым  
сбыт - сатуу  
советский - диний болбогон, дин-  
ден тышкary  
свидетельство - күбөлүк  
свободная экономическая зона -  
экономикалык эркин аймак  
сводка - эсеп маалымат  
себестоимость - өздүк нарк  
сезонные работники - мезгилдүү  
жумушчулар  
секретариат - секретариат  
секретарь - катчы  
село - айыл, кыштак  
система - тутум, система  
систематический - такай, дайыма,  
өнөкөт, узак убакыт  
ситуация - жагдай  
склад - кампа  
служебная записка - кызматтык  
жазышуу  
служебные письма - кызмат кат-  
тары  
смена - кезмет  
смешанная экономика - аралаш  
экономика  
собственность - менчик  
собственный капитал - менчик  
капитал

совершенная конкуренция - жет-  
килең конкуренция  
совет - кенеш  
совместное предприятие - ортол  
ишканы  
согласование - макулдашуу  
созидание - чыгармачылык, жа-  
ратмандык  
сообщение - билдириүү  
сопроводительное письмо - тир-  
кеме кат  
состав - курам  
состав документальных матери-  
алов - документ материалдар-  
дын курамы  
составить постановление - токтом  
жазуу  
сотрудничество - кызматташтык  
социальный - социалдык  
список - тизме  
 списание - эсептен чыгаруу  
справка архивная - архивдик  
маалымкат  
справка - маалымкат  
справка медицинская - медицина-  
лык маалымкат  
справка метрическая - метрика-  
лык маалымкат, туулгандыгы  
тууралуу күбөлүк  
справочник - маалымдама  
справочное бюро - маалымат би-  
росуу  
спонсор - демөөрчү  
справочный стол - маалыматканы  
спрос и предложение - сурам  
жана сунуш  
средства массовой информации -  
жалпыга маалымдоо каражат-  
тары  
срок гарантийный - кепилдик  
мөөнөт  
срок освидетельствования - күбө-  
лөндүрүү мөөнөтү

**срочные депозиты** - мөөнөттүү  
депозиттер  
**ссуда** - насыя  
**ставка** - чен (экон.)  
**стаж** - стаж  
**стандарт** - бирдиктүү нуска, стан-  
дарт  
**статистический отчёт** - статисти-  
калык отчёт  
**статья** - 1. макала; 2. берене  
**стенографический отчёт** - стеног-  
рафиялык отчёт  
**стенография** - стенография  
**стол заказов** - заказана  
**стол находок** - табылгакана  
**стратегия** - түпкү максат, страте-  
гия  
**страхование** - камсыздандыруу  
**строевой устав** - сап уставы (аск.)  
**строй** - 1. сап (аск.); 2. түзүлүш  
(саяс.)  
**структура** - түзүм  
**структурное подразделение** -  
түзүмдүк бөлүмчөлөр  
**судимость** - соттолгондук  
**судопроизводство** - сот ишин  
жүргүзүү  
**сфера** - чөйрө  
**сфера функционирования** - ара-  
кет чөйрөсү  
**счет-заявление** - эсеп-кысан ары-  
зы  
**счетоводство** - эсепчилик  
**счетчик** - 1. эсепчи; 2. эсептегич

**твёрдая валюта** - өтүмдүү валюта  
**творчество** - чыгармачылык  
**текст** - текст  
**текущий счет** - күнүнкү эсеп  
**телеграмма** - телеграмма  
**телеграфный стиль** - телеграф сти-  
ли  
**телефонограмма** - телефонограмма  
**телохранитель** - жансакчы  
**тенденция** - мүнөздүү багыт  
**терроризм** - террорчулук  
**техническая экспертиза документов** - документтердин техника-  
лык экспертизасы  
**типовой документ** - типтүү доку-  
мент, үлгүлүү документ  
**титульный лист** - сарбарак, титул-  
дук барак  
**товар** - товар  
**товар дефицитный** - тартыш (тан-  
сык) товарлар  
**товарный поток** - товар агымы  
**торговля** - соода, соода-сатык  
**точка** - чекит, түйүн  
**традиционный** - салттуу  
**традиция** - салт  
**траfareт** - калып  
**требование** - кат, талап  
**ревога** - айгай (аск.)  
**третейский суд** - бейтарап сот  
**трибуна** - минбар  
**трудовая книжка** - эмгек китечче  
**трудовой отпуск** - эмгек өргүүсү  
**трудовое соглашение** - эмгек ке-  
лишиими

## Т

**табель** - табель  
**таблица** - жадыбал, тизмек  
**таможенная пошлина** - бажы алы-  
мы  
**таможенный барьер** - бажы тосмо  
**таможня** - бажы

## У

**убыток** - зыян  
**уведомление** - кабарлоо  
**уголовно-процессуальный кодекс** -  
жазык-процесс кодекси  
**уголовный** - жазык  
**уголовный кодекс** - жазык кодекси

удостоверение - 1. күбөлүк; 2. ырастама, тастыктама  
удостоверение факта - фактыны ырастоо  
указ - жарлык  
указание - көрсөтмө  
уклонение - баш тартуу, качуу  
укрываемство - жаап-жашыруу  
умышленное - атайылап  
управление - 1.башкаруу; 2.башкармалык (админ.)  
управляющий - башкаруучу  
урбанизация - шаарлашуу  
услуга - тейлөө  
устав - устав  
установка - орнотмо (техн.)  
устойчивое человеческое развитие - адамдын омоктуу өнүгүшүү  
устройство - түзүлмө (техн.)  
утверждаю - бекитем

## Ф

факс - факс  
фактор - фактор  
фактура - фактура  
фальсификация - бурмалоо  
фальсификация документов - документтерди бурмалоо  
фамилия, имя, отчество - аты-жөнү, фамилиясы, аты, атасынын аты  
фестиваль - 1. шоок; 2. фестиваль  
физические и юридические лица - жеке жана юридикалык жактар  
финансы - каржы, финансы  
firmenний бланк - фирмалык бланк  
флаг - желек  
фонд - 1. кор; 2. фонд  
форма - тариз, форма  
формат (кагаздын) - өлчөм  
формуляр-образец - формуляр-үлгү

## Х

халатность - шалаакылык  
характеристика - мунәздәмә  
характеристика производственная - өндүрүштүк мунәздәмә  
характеристика-рекомендация - мунәздәмә-жолдомо  
ходатайство - өтүнүч кат  
хозотдел - чарба бөлүмү  
хазрасчет - чарбалык эсеп  
хищение - ууруулук  
хулиганство - бейбаштык

## Ц

целевые фонды - арналуу фондор  
ценник - баалык  
ценные бумаги (вещи) - баалуу кагаздар (буомдар)  
ценообразование - баа чыгаруу  
церемония - каада  
циркулярное письмо - буйрук кат

## Ч

частная жалоба - жеке дат  
частные инвестиции - менчик инвестициялар  
черезвычайный посол - атайын элчи  
чистая прибыль - накта пайда

## Ш

штамп - штамп  
штат - орун, штат  
штатное расписание - штаттык расписание  
штраф - жазапул

## Э

экземпляр - нуска  
экономика - экономика  
экономист - экономист

экономический отдел - экономика бөлүмү  
экскурсия - саякат  
эксперт - 1. калыс баа; 2. эксперт  
экспертиза - калыс баалоо, экспертиза  
экспорт - экспорт  
эластичность - ийкемдүүлүк, шыдырлык (экон.)  
эластичность спроса - сурамдын ийкемдүүлүгү  
эмблема - эн белги

эмиссия ценных бумаг - баалуу кагаздардын эмиссиясы (фин.)  
этика - жүрүм-турум, этика  
эффект - натыйжа, үзүр  
эффективный - натыйжалуу, үзүрлүү

## Ю

юридическое лицо - укуктук жак, юридикалык тарап  
юрист-консультант - укук кенешчи, юрист-консультант

## **БИЙЛИК БУТАКТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ТҮЗҮМДӨРҮНҮН АТАЛЫШТАРЫНЫН СӨЗДҮГҮ**

### **1. Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы**

Кыргыз Республикасынын коопсуздук кенеси

Кыргыз Республикасынын коопсуздук кенесинин секретариаты

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын  
уюштуруу иштери жана мамлекеттик башкаруу саясаты **бөлүмүнүн**

- ... уюштуруу иштери сектору
- ... мамлекеттик кызмет сектору
- ... агрардык саясат сектору

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациянын  
тышкы саясат бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Президентинин протокол кызматы

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын  
экономикалык саясат бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын  
социалдык саясат бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын  
коргоо жана коопсуздук иштер боюнча бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын  
юридикалык **бөлүмүнүн**

- ... укуктук реформалар сектору
- ... сот органдары сектору
- ... кодификация жана нормативдик  
актыларды системага салуу сектору

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын  
мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиясынын секретариаты

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын  
кечирим берүү маселеси боюнча комиссиясынын секретариаты

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын жалпы **бөлүмүнүн**

- ... иш кагаздарын жүргүзүү сектору
- ... котормо сектору
- ... каттар жана жарандарды кабыл алуу сектору
- ... биринчи сектору

## 2. Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкармасы

Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкармасынын

- ... өндүрүштүк бөлүмү
- ... бугалтырдык эсеп жана көзөмөл бөлүмү
- ... администрациялык имараттар менен иштөө бөлүмү
- ... редакциялык-басма сөз бөлүмү
- ... маалыматты камсыз кылуу жана телекоммуникация бөлүмү
- ... компьютердик тейлөө жана программалаштыруу сектору
- ... тез арада басып чыгаруу сектору
- ... аудиовидиотехникины жана телекоммуникация жабдууларын тейлөө сектору
- ... техникалык жана чарбалык жактан камсыз кылуу сектору

## 3. Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппараты

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын протокол кызматы

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын мамлекеттик кызмат **бөлүмүнүн**

- ... уюштуруу иштери сектору
- ... кадрлар сектору

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын маалымат **бөлүмүнүн**

- ... басма сөз кызматы
- ... телекөрсөтүү, радио уктуруу жана басма сөз сектору

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын финансы **бөлүмүнүн**

- ... финансы жана кредит саясаты сектору
- ... бюджет, салык жана тариф саясаты сектору

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын соода балансын талдоо жана өндүрүш-өнөр жай комплексин өнүктүрүү **бөлүмүнүн**

- ... талдоо жана соода балансы сектору
- ... өнөр жай тармагын өнүктүрүү сектору
- ... керектөө рыногун өнүктүрүү сектору

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын отун-энергетика комплекси, инфраструктура жана коммуникациялар бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын чакан жана орто бизнести өнүктүрүү бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын агроеңөр жай комплексин өнүктүрүү жана жаратылышты пайдалануу **бөлүмүнүн**

- ... тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайы сектору
- ... жаратылышты пайдалануу сектору

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын азық-түлүк балансы, мамлекеттик жана мобилизациялык резерв бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын социалдык-маданий өнүктүрүү **башкармасынын**

- ... уюштуруу иштер бөлүмү
- ... билим берүүнү, илимди, маданиятты жана спортту өнүктүрүү бөлүмү
- ... экономикалык талдоо сектору
- ... КМШ иштери боюнча бөлүмү
- ... региондук маселелер бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын юридикалык бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын коргоо органдарынын иштери боюнча бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын иш кагаздарын жүргүзүү жана көзөмөл **башкармасынын**

- ... документтик камсыз кылуу жана көзөмөл бөлүмү
- ... өкмөттүк чечимдерди чыгаруу жана көзөмөл сектору
- ... иш кагаздарын жүргүзүү сектору
- ... котормо сектору
- ... каттар жана жарандарды кабыл алуу сектору
- ... биринчи сектору

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын корпорациялык башкаруу борбору

#### 4. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши

##### А. Мыйзам чыгаруу жыйыны

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын

- ... экономикалык реформа жана чет өлкөлүк инвестициялар боюнча комитети
- ... саламаттык сактоо жана экология боюнча комитети
- ... аялдар, үй-бүлө жана жаштардын иши боюнча комитети
- ... менчик, менчиктештируү жана лицензия берүү боюнча комитети
- ... эл аралык иштер, парламенттер аралык байланыштар боюнча комитети
- ... илим, техника, маалыматташтыруу жана интеллектуалдык менчик боюнча комитети
- ... улуттар аралык байланыштар, диний жана коомдук уюмдар боюнча комитети
- ... сот-укуктук реформа боюнча комитети
- ... социалдык саясат, калкты иш менен камсыз кылуу жана жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча комитети
- ... өнөр жай жана отун-энергетика комплекси боюнча комитети
- ... керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча комитети
- ... укук тартиби жана кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча комитети
- ... мамлекеттик түзүлүш жана мыйзамдуулук боюнча комитети
- ... салык, бажы алымдары жана жыйымдар, банктар жана банк иши боюнча комитети

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын аппаратынын

- ... кадрлар жана атайын иштер бөлүмү
- ... жалпы бөлүмү
- ... редакциялык-басма бөлүмү
- ... басма сөз борбору
- ... эксперттик-укук бөлүмү
- ... маалыматты камсыз кылуу бөлүмү
- ... эл аралык иштер жана парламенттер аралык байланыштар бөлүмү
- ... бюджет, банктар, салыктар, өнөр жай жана керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча бөлүмү
- ... экономикалык реформа, курулуш, транспорт жана өнөр жай комплекси, менчиктештируү жана лицензиялоо бөлүмү
- ... социалдык маселелер, билим, илим, маданият жана коомдук бирикмелер бөлүмү

- ... мамлекеттик түзүлүш, сот реформасы, коопсуздук, укук тартиби, адам укугу, эл аралык иштер жана жалпыга маалымдоо кара-жаттары бөлүмү
- ... финансы-чарба башкармасы

## **Б. Эл өкүлдөр жыйыны**

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл өкүлдөр жыйынынын

- ... агрардык маселе боюнча комитети
- ... бюджет, экономика жана финанссы маселери боюнча комитети
- ... мамлекеттик түзүлүш маселеси, мыйзамдуулук жана конституциялык мыйзамдар боюнча комитети
- ... депутаттык ыйгарым укуктар, этика, коомдук бирикмелер жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланыш боюнча комитети
- ... эл аралык жана парламенттер аралык байланыштар боюнча комитети
- ... өнөр жай маселеси боюнча комитети
- ... социалдык маселелер боюнча комитети

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл өкүлдөр жыйынынын аппараты

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин эл өкүлдөр жыйынынын аппаратынын

- ... кадрлар сектору
- ... эксперттик-юридикалык бөлүмү
- ... жалпы бөлүмү
- ... коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланыш бөлүмү
- ... редакциялык-басма бөлүмү
- ... финансы-чарба башкармасы

## **5. Кыргыз Республикасынын сот органдары. Прокуратура**

Кыргыз Республикасынын Сот департаменти

Кыргыз Республикасынын Сот департаментинин уюштуруу тес-көөчүлүк иш бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту

Кыргыз Республикасынын Жогорку соту

Кыргыз Республикасынын Жогорку арбитраж соту

Кыргыз Республикасынын Аскер соту

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы

**6. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы. Эсептөө палатасы**

Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы

**7. Кыргыз Республикасынын министрлектери, мамлекеттик агенттиктери, мамлекеттик инспекциялары, мамлекеттик комиссиялары, мамлекеттик фонддору, комитеттери жана көзөмөлү**

#### **A. Министрлектер**

Кыргыз Республикасынын айыл жана суу чарба министрлиги  
- ...нин суу чарба департаменти

Кыргыз Республикасынын билим, илим жана маданият министрлиги  
Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги

Кыргыз Республикасынын коргоо министрлиги

Кыргыз Республикасынын курчап турган чөйрөнүү коргоо министрлиги

Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар жана граждандык коргонуу министрлиги

-....нин алдындагы эл чарбасындагы әмгек жана өндүрүштүк коопсуздукка жана кен иштерине көзөмөлдүк боюнча мамлекеттик инспекция

Кыргыз Республикасынын өнөр жай жана тышкы соода министрлиги

Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги

- ...нин дарылоо-алдын алуу башкармасы

- ...нин алдындагы медициналык милдеттүү камсыздандыруу фонду

Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлиги

-...нин Кыргыз темир жол башкармасы

Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги

Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук министрлиги

Кыргыз Республикасынын финанссы министрлиги

-...не караштуу мамлекеттик салык инспекциясы

-...нин борбордук казыначылыгы

-...не караштуу экономиканы өнүктүрүү мамлекеттик фонду

- ...не караштуу баалуу металлдар башкармасы
- ...не караштуу социалдык жана экономикалык реформалар борбору
- ...не караштуу мамлекеттик бажы инспекциясы

Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги

Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык жактан коргоо министрлиги

### **Б. Агенттиker**

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агенттик

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу кыймылсыз мулкө болгон укуктарды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу миграция жана демография боюнча мамлекеттик агенттик

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу сатып алуулар боюнча мамлекеттик агенттик

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттик

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу туризм жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик

Кыргыз Республикасынын улуттук байланыш агенттиги

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу энергетика боюнча мамлекеттик агенттик

### **В. Инспекциялар**

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу архитектура жана куруулуш боюнча инспекция

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу стандартташтыруу жана метрология боюнча мамлекеттик инспекция

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу финансы контролу боюнча мамлекеттик инспекция

### **Г. Комиссиялар**

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу атаандаштыкты коргоо жана өнүктүрүү боюнча улуттук комиссия

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу аялдар, үй-бүлө жана жаштардын иши боюнча мамлекеттик комиссия

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу баалуу кагаздардын рыногу боюнча улуттук комиссия

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу банди заттарга көзөмөлдүк кылуу боюнча мамлекеттик комиссия

- ...нын банди заттарды мыйзамсыз жүгүртүү департаменти
- ...нын банди заттарды мыйзамдуу жүгүртүү департаменти

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу улуттук аттестациялык комиссия

Кыргыз Республикасынын ЮНЕСКОнун иштери боюнча улуттук комиссиясы

#### **Д. Фонддор**

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мүлк фонду

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик материалдык резерв фонду

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу жакырчылыкты жоюу боюнча улуттук фонд

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу чакан жана орто бизнеси колдоо боюнча мамлекеттик фонд

Кыргыз Республикасынын социалдык фонду

#### **Е. Көзөмөл**

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик камсыздандыруу көзөмөлү

#### **Ж. Комитеттер**

Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитети -

Кыргыз Республикасынын чет өлкөлүк инвестициялар жана экономикалык өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комитети

#### **8. Борбордук органдар жана мекемелер**

Кыргыз керек-жарак коомдор союзу

Кыргыз Республикасынын илимдер улуттук академиясы

Кыргыз Республикасынын соода өнөр жай палатасы

Кыргызуракжайкоммунсоюз

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик күзөт кызматы

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу эл аралык стратегиялык изилдөө институту

Кыргыз Республикасынын улуттук гвардиясы

## 9. Жогорку окуу жайлары

Бишкек гуманитардык университети

Бишкек жогорку коммерциялык колледжи

Жалал-Абад мамлекеттик университети

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети

И. Рazzаков атындагы Кыргыз техникалык университети

К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети

Кыргыз агрардык академиясы

Кыргыз мамлекеттик дene тарбия институту

Кыргыз мамлекеттик искусство институту

Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы

Кыргыз-өзбек университети

Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин Э. Алиев атындагы академиясы

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу башкаруу академиясы

Кыргыз Республикасынын сүрөт академиясы

Кыргыз-Россия (славян) университети

Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети

Кыргыз мамлекеттик улуттук университети

Кыргызстан-Америка университети

Кыргызстан эл аралык университети

Кыргыз тоо-металлургия институту

Кыргыз-турк « Манас » университети

Кыргыз улуттук консерваториясы  
Нарын мамлекеттик университети  
Ош жогорку колледжи  
Ош мамлекеттик университети  
Ош технологиялык университети

## **10. Кыргызстан кесиптик бирликтер кеңешинин федерациясы**

Кыргызстан кесиптик бирликтер кеңешинин федерациясы  
Авиакызматкерлердин республикалык кесиптик бирлик комитети  
Автомобиль жана айыл чарба машиналарын жасоо ишканаларынын кесиптик бирликтеринин республикалык тармактык кеңеши  
Агроеңөржай кызматкерлеринин бирдиктүү борбордук кесиптик бирлик комитети  
Байланыш кызматкерлеринин республикалык бирлик комитети  
Билим, илим кызматкерлеринин республикалык кесиптик бирлик комитети  
Геология, геодезия жана картография боюнча кызматкерлердин борбордук кесиптик бирлик комитети  
Кесиптик бирликтердин ыктыярдуу "дene тарбия жана спорт коомдорунун республикалык кеңеши  
Көмүр өнөр жай кызматкерлеринин республикалык кесиптик бирлик комитети  
Курулуш жана өнөр жай курулуш материалдар кызматкерлеринин республикалык кесиптик бирлик комитети  
«Кыргызпрофкурорт» жабык акционердик коому  
Маданият кызматкерлеринин республикалык кесиптик бирлик комитети  
Мамлекеттик мекемелердин жана коомдук тейлөө кызматкерлеринин борбордук кесиптик бирлик комитети  
Машина куруу жана прибор жасоо кесиптик бирлик комитетинин төрагаларынын кесиптик бирлигинин кеңеши  
Өнөр жай жана коммуналдык-тиричилик ишканаларынын кызматкерлеринин жана ишкерлердин кесиптик бирлигинин борбордук комитети  
Саламаттык сактоо кызматкерлеринин республикалык кесиптик бирлик комитети

Соода, коомдук тамактануу, керек-жарак кооперация жана ишкерликтин башка түрлөрү боюнча кызматкерлердин борбордук кесиптик бирлик комитети

Тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын кызматкерлеринин республикалык кесиптик бирлик комитети

Текстиль жана женил өнөр жай кызматкерлеринин республикалык кесиптик бирлик комитети

Токой тармагынын кызматкерлеринин борбордук кесиптик бирлик комитети

Туризм жана экскурсия боюнча «Кыргызтуризм» Кыргыз республикалык кенеши

Энергетика жана электротехника өнөр жай кызматкерлеринин республикалык кесиптик бирлик комитети  
Жалал-Абад облустук кесиптик бирлик кенеши

## 11. Чыгармачыл уюмдар

Кыргыз Республикасынын архитекторлор бирлиги

Кыргыз Республикасынын жазуучулар бирлиги

Кыргыз Республикасынын журналисттер бирлиги

Кыргыз Республикасынын композиторлор бирлиги

Кыргыз Республикасынын сүрөтчүлөр бирлиги

Кыргыз Республикасынын театр ишмерлеринин бирлиги

Кыргыз Республикасынын эркин жазуучулар бирлиги

## 12. Банктар

Акционердик «Интернэшнл Бизнес банк»

«Акыл» инвестициялык акционердик-коммерциялык банкы

«Кайратбанк» АТАКЫ

Ачык типтеги эсеп-сактык компаниясы акционердик коому

«Банк Азия» акционердик-коммерциялык банкы

«Бишкек» акционердик-коммерциялык банкы

Борбордук Азия кызматташтык жана өнүктүрүү банкынын филиалы

«Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» акционердик коому  
«Дос-Кредобанк» акционердик-коммерциялык банки  
«Инсан» акционердик-коммерциялык банки  
«Курулуш» акционердик-коммерциялык банки  
«Кыргызавтобанк» акционердик-коммерциялык банки  
Кыргыз айыл чарба финансы корпорациясы  
«Кыргыз КРАМДС банк» акционердик-коммерциялык банки  
«Кыргызкредит» акционердик-коммерциялык банки  
Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана  
өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы  
Кыргыз Республикасынын улуттук банки  
«Кыргызстан» акционердик-коммерциялык банки  
«Кыргызэнергобанк» акционердик-коммерциялык банки  
«Меркури» акционердик-коммерциялык банки  
«Промстройбанк» акционердик коому  
«Аманбанк» РК АТАКЫ  
«Толубай» акционердик - коммерциялык банки  
Улуттук банктын алдындагы банктарды кайра түзүү жана реструк-  
туралаштыруу боюнча агенттик (DERBA)  
«Ысык-Көл» инвестбанки  
«Экобанк» акционердик коому  
«Эридан» сактык акционердик коммерциялык банки

### **13. Коомдук уюмдар**

«Ата журт» карачайлар ассоциациясы  
«Берегиня» украиналыктар коому  
Гректердин «Филия» коому  
Грузиндердин «Мзиури» коомдук бирикмеси  
«Караван» армяндар ассоциациясы  
«Көп балалуу үй-бүлө» фонду  
Кыргыз достук коомдорунун жана чет мамлекеттер менен кызмат-  
ташуу бирлиги

- Кыргыз Республикасындагы дагестан элдеринин «Садага» ассоциациясы
- Кыргыз Республикасындагы дунгандардын ассоциациясы
- Кыргызстандагы славян фондудук бирикмеси
- Кыргыз Республикасындагы «Согласие» этностук россиялыктардын республикалык ассоциациясы
- Кыргыз Республикасынын азербайжандарынын «Азери» ассоциациясы
- Кыргыз Республикасынын «Билим» коому
- Кыргыз Республикасынын жергилиттүү жамааттарынын конгресси
- Кыргыз Республикасынын ингуш улутундагылардын улуттук маданий борбору
- Кыргыз Республикасынын «Иттилак» уйгурлар коому
- Кыргыз Республикасынын кайрымдуулук жана ден соолук фондуда
- Кыргыз Республикасынын корейлеринин коомдук бирикмеси
- Кыргыз Республикасынын курддарынын «Ныштиман» ассоциациясы
- Кыргыз Республикасынын Кызыл Жарым Ай улуттук коому
- Кыргыз Республикасынын өзбек улуттук маданий борбору
- Кыргыз Республикасынын согуш, эмгек жана куралдуу күчтөрүнүн ардагерлер кенеши
- Кыргыз Республикасынын түрктөрүнүн «Астүрк» ассоциациясы
- Кыргызстандык аялдар уюмдарынын федерациясы
- Кыргызстандын калкы ассамблеясы
- Кыргызстандын калкы ассамблеясынын маалымат-изилдөө борбору
- «Минора» еврей маданиятынын коому
- «Мээрим» фонду
- «Отан» казак маданий борбору
- Поляктардын «Одроздение» маданий-агартуу коому
- Рудаки атындагы Тажиктердин республикалык ассоциациясы
- «Руханият» рухий кайра жарабалууга көмөктөшүү эл аралык ассоциациясы

«Свитанок» беларусь коому

Сокурлар жана дүлөйлөрдүн кыргыз борбордук башкармасы  
Тарых жана маданият эстеликтерин коргоо боюнча кыргыз коому

«Туган -Тель» татар-башкырт коомдук маданий борбору

«Түгөлбай Ата» эл аралык коому

«Түрк Ата» коому

Уйгурлар ассоциациясы

«Фолькстар» немецтер кенеши

#### **14. Саясий партиялар**

«Асаба» улуттук биримдик партиясы

«Ата Мекен» социалисттик партиясы

Бишкек шаардыктарынын партиясы

Кыргыз Республикасынын агрардык партиясы

Кыргыз Республикасынын өнөр жай кызматкерлерин, айыл чарба жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн кызыкчылыгын коргоо партиясы

Кыргыз Республикасынын экономикалык кайра жаралуу партиясы

Кыргызстан агрардык-эмгек партиясы

«Кыргызстан демократиялык кыймыл» партиясы

Кыргызстан демократиялык аялдар партиясы

Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы

Кыргызстан коммунисттер партиясы

«Манас-эл» руханий кайра жаралуу партиясы

«Менин өлкөм» аракет партиясы

Республикалык элдик партия

Экономикалык биримдик демократиялык партиясы

Эл (Бей-бечералар) партиясы

Эмгекчил эл партиясы

«Эркин Кыргызстан» (ЭрК) прогрессивдүү -демократиялык партиясы

## 15. Жалпыга маалымдоо каражаттары

- «Аалам» гезити
- «Ала-Тоо» журналы
- «Алмаз» радиосу
- «Асаба» гезити
- «Ата Журт» гезити
- «Байчекей» журналы
- «Вечерний Бишкек» гезити
- «ВОССТ» телерадиокомпаниясы
- «Дело №...» гезити
- «Заман-Кыргызстан» гезити
- «Кабар» кыргыз улуттук телекоммуникация жана маалымат агенттиги
- «КООРТ» телерадиокомпаниясы
- «Кут билим» гезити
- «Кыргыз маданияты» гезити
- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик телерадиоберүү корпорациясы
- «Кыргыз Руху» гезити
- «Кыргызстан обондору» радиосу
- «Кыргызстан хроника» гезити
- «Кыргыз Туусу» гезити
- «Кырчын» журналы
- «Литературный Кыргызстан» журналы
- Мамлекеттер аралык «Мир» телерадиокомпаниясы
- «Мы и время» гезити
- «НБТ» телерадиокомпаниясы
- «Пирамида» телерадиокомпаниясы
- «РИФ» гезити

«Слово Кыргызстана» гезити

«Утро Бишкека» гезити

«Эркин Тоо» гезити

## КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНЫН АТАЛЫШТАРЫНЫН СӨЗДҮГҮ

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы

Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республикасынын Президентинин

- кенешчиси
- жардамчысы
- басма сөз катчысы
- басма сөз кызматынын жетекчиси

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысынын жардамчысы

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын жетекчиси

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын жетекчисинин

- орун басары
- жардамчысы

Кыргыз Республикасынын коопсуздук кенешинин катчысы

Кыргыз Республикасынын Президентинин **басма сөз кызматынын**

- референти
- эксперти

Кыргыз Республикасынын коопсуздук кенешинин **катчысынын**

- орун басары
- консультант -эксперти
- референти

Кыргыз Республикасынын Президентинин Жогорку Кенештин Мыйзам чагыруу жыйындары ыйгарым укуктуу өкүлү

Кыргыз Республикасынын Президентинин Жогорку Кенештин Эл өкүлдөр жыйындары ыйгарым укуктуу өкүлү

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын

уюштуруу иштери жана мамлекеттик башкаруу саясаты бөлүмүнүн башчысы

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын уюштуруу иштери жана мамлекеттик башкаруу саясаты бөлүмүнүн башчысынын

- ...бириичи орун басары
- ... орун басары
- ... орун басары-сектор башчысы

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын уюштуруу иштери жана мамлекеттик башкаруу саясаты бөлүмүнүн уюштуруу иштери секторунун

- ... башчысы
- ... эксперти
- ... инспектору
- ... консультант-эксперти
- ... референти

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын протокол кызметинин жетекчиси

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын протокол кызметинин референти

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын мамлекеттик сыйлыктар боюнча секретариатынын

- башчысы
- референти
- референт - жооптуу катчысы

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкармасы

Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкармасынын башкаруучусу

- ...нун орун басары

Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкармасынын ендүрүш бөлүмүнүн башчысы

Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкармасынын ендүрүш бөлүмүнүн референти

3. Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппараты

Кыргыз Республикасынын Премьер-министр

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин

-...кеңешчили  
-...жардамчысы

Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер министри

Кыргыз Республикасынын вице-премьер министри

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын жетекчиси

-...нин орун басары

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын финансы бөлүмүнүн башчысы

-... нын орун басары - финансы жана кредит саясаты секторунун башчысы

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын финансы бөлүмүнүн бюджет, салык жана тариф саясаты секторунун башчысы

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын финансы бөлүмүнүн референти

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын социалдык-маданий өнүктүрүү башкармасынын начальниги

-...нин орун басары

-... нин орун басары - бөлүм башчысы

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын социалдык-маданий өнүктүрүү башкармасынын референти

#### 4. Жогорку Кеңеш

##### A. Мыйзам чыгаруу жыйыны

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын Төрагасы

-... нын орун басары

-...кеңешчили

-...жардамчысы

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасынын орун басары

-...нын жардамчысы

-...нын улук консультантты

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын саламаттык сактоо жана экология боюнча комитеттин төрагасы

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын аппарат **жетекчиси**

-...нин орун басары-секретариаттын начальниги

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын аппаратынын кадрлар жана атайын иштер бөлүмүнүн башчысы

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын басма сез борборунун жетекчиси

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын аппаратынын финансы-чарбалык башкармасынын начальниги

#### **Б. Эл өкүлдөр жыйыны**

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл өкүлдөр жыйынынын **Төрагасы**

-...нын орун басары

-...нын кеңешчиси

-...нын жардамчысы

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл өкүлдөр жыйынынын аппарат **жетекчиси**

-...нин орун басары

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл өкүлдөр жыйынынын **Төрагасынын орун басары**

-...нын жардамчысы

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл өкүлдөр жыйынынын аграпдык маселе боюнча комитеттин төрагасы

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл өкүлдөр жыйынынын аграпдык маселе боюнча **комитеттин**

-...эксперттик тобунун жетекчиси

-...эксперти

-... референти

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл өкүлдөр жыйынынын аппаратынын эксперттик-юридикалык **бөлүмүнүн**

- ...башчысы
- ...эксперти
- ...референти

## 5. Сот жана прокуратура органдары

Кыргыз Республикасынын Сот департаментинин деректири

- ...-нин биринчи басары
- ...-нин орун басары

Кыргыз Республикасынын Сот департаментинин уюштуруу- тес-көөчүлүк иш бөлүмүнүн начальниги

Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун **Төрайымы**

- ...-нын орун басары

Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун судьясы

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун **Төрагасы**

- ...-нын биринчи орун басары
- ...-нын орун басары

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун аппарат жетекчиси

Кыргыз Республикасынын сотунун аппаратынын кадрлар боюнча улук консультанты

Кыргыз Республикасынын Жогорку арбитраж сотунун **Төрагасы**

- ...-нын биринчи орун басары
- ...-нын орун басары

Кыргыз Республикасынын Арбитраж сотунун аппарат жетекчиси

Кыргыз Республикасынын Аскер сотунун **төрагасы**

- ...-нын орун басары

Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору

Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун

- орун басары
- орун басары -аскер прокурору

## 6. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын **төрагасы**

Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү бөюнча борбордук комиссиясынын аппарат жетекчisi

Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү бөюнча борбордук **комиссиясынын**

-... юридика бөлүмүнүн башчысы

## 7. Эсептөө палатасы

Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын **төрагасы**

-...нын референти

Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын

-... аудитору

-... башкы инспектору

## 8. Министрлик, мамлекеттик агенттик, инспекция, комиссия жана фонддор

Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри

-...нин биринчи орун басары

-...нин орун басары

Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин да-рылоо-алдын алуу башкармасынын начальниги

Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине ка-раштуу медициналык милдеттүү камсыздандыруу фондунун баш-кы деректири

-.. нин орун басары

Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин иш башкаруучусу

Кыргыз Республикасынын коргоо министри

-... -нин биринчи орун басары-штабдын зардалы

-... -нин орун басары-тыл зардалы

Кыргыз Республикасынын айыл жана суу чарба министринин

-...бириинчи орун басары.

-... орун басары - суу чарба департаментинин **башкы деректири**

Кыргыз Республикасынын айыл жана суу чарба министрлигинин аппарат жетекчisi

**Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин Кыргыз темир жол башкармасынын начальниги**

-...-нин биринчи орун басары

-...-нин орун басары

**Кыргыз Республикасынын финансы министри**

-...-нин биринчи орун басары - мамлекеттик салык инспекциясынын деректири

**Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин борбордук казыначылыгынын деректири**

-...-нин орун басары

**Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу экономиканы өнүктүрүү мамлекеттик фондунун деректири**

-...-нин орун басары - бөлүм начальниги

**Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы - министр**

-...-инин биринчи орун басары

-...-инин орун басары

**Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин чет өлкөлүк инвестициялар жана экономикалык өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы**

-...-нын биринчи орун басары

-...-нын орун басары

**Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу геология жана минералдык ресурстар боюнча малекеттик комитетинин деректири**

-...-нин биринчи орун басары

-...-нин орун басары

**Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу архитектура жана курулуш боюнча инспекциянын деректири**

-...-нин биринчи орун басары

-...-нин орун басары

**Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы**

-...-нын биринчи орун басары

-...-нын орун басары

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын **төрагасы**

-...-нын орун басары

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын жооптуу катчысы

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик камсыздандыруу көзөмөлүнүн **төрагасы**

-...-нын орун басары

Кыргыз Республикасынын ЮНЕСКОунун иштери боюнча улуттук комиссиясынын жооптуу катчысы

**9. Концерн, дирекция, акционердик компания, корпорация, коомдор жана бирикмелер**

«Кыргызалтын» мамлекеттик концернинин

-...президенти

-...вице-президенти

-... иш башкаруучусу

«Кыргызкино» мамлекеттик концернинин **төрагасы**

-...-нын орун басары

«Бишкек» эркин экономикалык аймагынын дирекциясынын

-...башкы деректери

-...аткаруучу деректери

-... башкы деректериинин орун басары

Мунайзаттарды берүү боюнча «Мунай» мамлекеттик ишканасынын башкы деректери

-..-нин биринчи орун басары

-...-нин орун басары

«Кыргызгазмунайзат» мамлекеттик акционердик компаниясынын атайын администратору

«Кыргызалко» мамлекеттик акционердик корпорациясынын башкы деректери

-..-нин орун басары

«Кыргызэлектроника» мамлекеттик корпорациясынын

-...президенти

-...биринчи вице-президенти

-... вице-президенти

«Кыргызтелеком» ачык тиитеги акционердик коомунун

- ... башкармалыгынын төрагасы-президенти
- ... вице-президенти

«Кыргызстан аба жолдору» улуттук авиакомпаниясынын

- ...президенти
- ...вице-президенти
- ...иш башкаруучу деректири

«Кыргызэнерго» акционердик коомунун

- ...башкы деректири
- ...башкы деректиринин биринчи орун басары
- ...башкы деректиринин орун басары
- ...аткаруучу деректири

«Ак-Кеме» акционердик коомунун атайын администратору

## 10. Борбордук органдар жана мекемелер

Кыргыз Республикасынын илимдер улуттук академиясынын

- ... президенти
- ... биринчи вице-президенти
- ... вице-президенти
- ... башкы окумуштуу катчысы

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу эл аралык стратегиялык изилдөө институтунун

- ... деректири
- ... деректиринин орун басары

Кыргыз Республикасынын улуттук гвардиясынын

- ...кол башчысы
- ...кол башчысынын биринчи орун басары
- ...кол башчысынын орун басары

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик күзөт кызматынын

- ...зардалы
- ...зардалынын биринчи орун басары
- ...зардалынын орун басары

Кыргыз Республикасынын соода өнөр жай палатасынын

- ... президенти
- ... биринчи вице-президенти
- ... вице-президенти

## **11. Кыргызстан кесиптик бирликтөр кеңешинин федерациясы**

Кыргызстан кесиптик бирликтөр кеңешинин федерациясынын төрагасы

-...нын орун басары

Кыргызстан кесиптик бирликтөр кеңешинин федерациясынын уюштуруу иштер бөлүмүнүн башчысы

Авиакызматкерлердин республикалык кесиптик бирлик комитеттеги нин

-... төрагасы

-... төрагасынын орун басары

Жалал-Абад облустук кесиптик бирлик кеңешинин

-... төрагасы

-... төрагасынын орун басары

## **12. Банк, компания жана корпорациялар**

Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын

-.. төрагасы

-.. төрагасынын орун басары

«Курулуш» акционердик-коммерциялык банкынын башкармасынын төрагасы

-...нын биринчи орун басары

-...нын орун басары

Кыргыз Республикасынын кредиттик бирликтөрди колдоо жана өнүктүрүү боюнча финансы компаниясынын

-...башкы деректири

-...башкы деректиринин орун басары

Кыргыз айыл чарба финансы корпорациясынын

-...аткаруучу деректири

-...менеджери

## **13. Чыгармачыл бирликтөр, саясий партиялар, коомдук уюмдар, окуу жайлар**

Кыргыз Республикасынын архитекторлор бирлигинин төрагасы

Кыргыз Республикасынын композиторлор бирлигинин биринчи катчысы

Кыргыз Республикасынын театр ишмерлеринин бирлигинин президенти

«Ата - Мекен» социалисттик партиясынын төрагасы

«Асаба» улуттук биримдик партиясынын саясий кенешинин төрагасы

Кыргызстан биримдик партиясынын кенешинин төрагасы

Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын координатору

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү жамааттарынын конгрессинин

- ... президенти
- ... вице-президенти
- ... аппарат жетекчisi

Кыргызстандын калкы **ассамблеясынын**

- төрагасы
- жооптуу катчысы

«Берегиня» украиналыктар коомунун төрагасы

Кыргыз Республикасынын корейлеринин коомдук бирикмесинин президенти

Кыргыз Республикасынын Президентинин башкаруу **академиясынын**

- президент-ректору
- окуу иштери боюнча проректору

Кыргыз агрардык академиясынын президенти

Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин ректору

Кыргыз-Америка университетинин провосту

#### **14. Жалпыга маалымдоо каражаттары**

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик телерадиоберүү **корпорациясынын**

- ...президенти
- ...биринчи вице-президенти
- ...вице-президенти

-...иш башкаруучусу

«Кабар» кыргыз улуттук телекоммуникация жана маалымат агенттигинин

-... деректири

-... башкы редактору

-... башкы редакторунун орун басары

«Кыргыз Туусу» газитинин

-..башкы редактору

-..башкы редакторунун орун басары

«Ала-Тоо» журналынын башкы редактору

«Пирамида» телерадиокомпаниясынын президенти

«Замана» студиясынын президенти

«Алмаз» радиосунун президенти

## **КИТЕПТЕ ПАЙДАЛАНЫЛГАН КЫСКАРТУУЛАР**

админ.- администрациялык  
аск. - аскерий

Б.: - Бишкек  
БДК (бэ-дэ-ка) - башкарууну документ менен камсыздоо  
БКБ (бэ-ка-бэ) - Банктык көзөмөл башкармалыгы (Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын)  
БЭК (бэк) - борбордук эксперт комиссиясы

ВЭЭК (вэ-эк)- врачтык эмгек-эксперт комиссиясы  
дипл.- дипломатия(лык)

ж.б. - жана башка  
ж.б.у.с. - жана башка ушул сыйктуу  
ж.т. - жылды туулган  
ж.у.с. - жана ушул сыйктуу

к. - көчесү  
канц. - канцеляризм  
ККК (ка-ка-ка) - каттоо -көзөмөл карточки  
КМС (ка-эм-эс) - Кыргыз мамлекеттик стандарты  
КМШ(ка-мэ-шэ) - Кез карапдысыз Мамлекеттердин Шериктештиги  
КНС (ка-эн-эс) - кошумча нарк салыны  
КЭ (кэ) - Кыргыз энциклопедиясы

М.: - Москва  
МАИ (маи) - мамлекеттик автомобиль инспекциясы  
Мамавтоинспекция - мамлекеттик автомобиль инспекциясы  
мамархив - мамлекеттик архив  
МАМСТ-мамлекеттик стандарт  
млн. - миллион  
млрд. - миллиард  
мм - миллиметр  
МО. - меердүн орду

пр. - проспект

саяс. - саясий

тел. - телефон  
техн. - техникалык  
Түз.: - Түзгөн (дер)

УАФ (уаф) - улуттук архив фонду  
УБИ (уби) - уюштуруу - буйруучу иш кагаздар  
УДП (у-дэ-пэ) - улуттук дүн продукту

Ф.: - Фрунзе  
фин.- финансый

ш. - шаары

ЭК (э-ка) - эксперт комиссиясы

экон.- экономикалык

Эск. - Эскертүү

ЭТК (э-тэ-ка) - эксперттик текшерүү комиссиясы

## ПАЙДАЛАНЫЛГАН ИЛИМИЙ ЖАНА НОРМАТИВДИК-УСУЛДУК АДАБИЯТТАР

1. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө» мыйзамы, 1994-жылдан 11-январы.
2. Ашираев Т. Кыргыз тилиндеги иш кагаздар. - Ош: - Башат, 1994.
3. Ашираев Т. Кыргыз тилинин стилистикасы. - Бишкек - Ош; 2000.
4. Бурнашова Г.А. Делопроизводство. - М.: Высшая школа, 1981.
5. Веселов П.В. Как составить служебный документ. - М.: Экономика, 1982.
6. В помощь деловому человеку: Сб. Типовых форм договоров по различным видам деятельности. - Б.: Гл. Ред. КЭ, 1993.
7. ГОСТ 6.30 - 90. УДС. Үюштуруучулук - буйруктук документациянын системасы. Документтерди толтурууга коюлуучу талаптар.
8. Давлетов С.А. Официалдуу - иштиктүү стиль жана аны мектептерде окутуу. -Ф.: Мектеп, 1990.
9. Жаманкулова К.Т., Мусаева В.И. V - VI класстарда кыргыз тилин окутуунун айрым маселелири. - Ф.: 1980.
10. Закирова Б., Акматбаева Р. Иш кагаздары боюнча терминдердин орууча-кыргызыча сөздүгү. - Ф.: Илим, 1988.
11. Идирисов А. Мектепте иш кагаздарынын үлгүлөрүн окутуунун методикасы. -Ф.: Мектеп, 1975.
12. Иманов А.Иш кагаздарынын үлгүлөрү. - Каракол, 1992.
13. Иманов А.Иш кагаздарынын үлгүлөрү. - Каракол, 1999.
14. Иш жүргүзүү жана документтердин түрлөрү. / Түз. Тилекматов Э.М. ж.б.- Б.: 1992.
15. Кандай жазылат? / Түз. Ашираев Т., Кулушев Т. - Ош: 1999.
16. Курманалы уулу Карыпбек, Айылчы кызы Таалайгүл. Окуу жайларда иш кагаздарды жүргүзүү боюнча нуска. - Б.: 1995.
17. Кененсариев Т. ж.б. Мамлекеттик тил. Иш кагаздарынын үлгүлөрү. - Ош: Ош МУ, 2000.
18. Кыргыз адабий тилинин стилдик түрлөрү. /Жооптуу ред. Кудайбергенов С., Турсунов А.Т. - Ф.: Илим, 1983.
19. Корнеева А.П., Амелина А.М. Машинопись и основы делопроизводства. - М.: Просвещение, 1991.
20. Корнеева А.П. ж.б. Машинопись и основы современного делопроизводства. -М.: Просвещение, 1991.
21. Кыргыз Республикасында башкарнуу документ менен камсыз кылуу (иш кагаздарын жүргүзүү) боюнча типтүү нускама. 1995-жылдын 25-августу.
22. Махмудов Н. ж.б. Узбек тилида иш юритиш (муншаот). - Ташкент: Узбек Совет Энциклопедиясы Баш Редакциясы, 1990.
23. Рахманов Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. - М.: Высшая школа, 1988.
24. Типтүү нүүсүү. - Бишкек, 1992.
25. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов. КМС 6.30 - 99. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик стандартынын расмий басылмасы. - Бишкек. 1999.
26. Чыманов Ж.А. Байланыштуу кепти окутуунун негиздери. - Б.: 1997.

## МАЗМУНУ

СӨЗ БАШЫ .....	5
<b>✓ ИШ КАГАЗДАРЫНЫН ТҮРЛӨРҮ</b>	
ЖАНА ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .....	7
<b>✓ ИШ КАГАЗДАРЫНЫН ТИЛИ .....</b>	
1. Лексика-грамматикалык өзгөчөлүктөр .....	10
2. Негизги жазуу эрежелери .....	10
3. Тема жана тексттин жазылышы .....	15
4. Иш кагаздарындагы қыскартуулар .....	18
5. Иш кагазынын реквизиттери .....	19
<b>✓ ИШ КАГАЗДАРЫНЫН ТЕКСТТЕРИН ТҮЗҮҮ .....</b>	
1. Иш кагаздарынын бланкы .....	21
2. Иш кагазынын атальышы .....	23
3. Иш кагазынын тексттин атальышы .....	26
4. Иш кагаздарын жөнөтүү .....	26
5. Иш кагазына дата коюу .....	28
6. Иш кагаздарын күбөлөндүрүү .....	28
7. Иш кагазын макулдашуу .....	31
8. Иш кагазын бекитүү .....	34
9. Иш кагазындагы белгилер .....	35
10. Иш кагазынын көчүрмөсүн даярдоо .....	38
<b>ИШ КАГАЗДАРЫ МЕНЕН ИШТӨӨНҮ УЮШТУРУУ .....</b>	
1. Иш кагаздарын жүгүртүүнү уюштуруу .....	39
2. Иш кагаздарын каттоо .....	42
3. Иш кагаздарынын аткарылышын тескөө .....	45
4. Жарандардын арыздарын жана даттанууларын кароо .....	48
5. Иш номенклатурасы .....	49
6. Көктөмөлөрдү даярдоо .....	54
7. Иш кагаздарын баалоо .....	57
8. Иш кагаздарын архивге өткерүү .....	63
<b>ӨЗДҮҮК ИШ КАГАЗДАР .....</b>	
<b>АРЫЗ (Заявление) .....</b>	
1. Жумушка кириүү арызы .....	65
2. Жумуштан бошоо арызы .....	68
3. Өтүнүч арыз .....	68
4. Топтук арыз .....	69
5. Өргүү арыздары .....	70
6. Эмтек өргүүсүнөн кайтуу арызы .....	70
7. Которулуу арызы .....	72

8. Доо арызы .....	73
9. Кошумча эмгек акысын алуу арызы .....	75
10. Эсептешүү арызы .....	75
 ЖАРЫЯ (Обнародование) .....	 76
ДАРЕК (Адрес) .....	81
КУЛАКТАНДЫРУУ (Объявление) .....	86
ТИЛ КАТ (Расписка) .....	88
ТҮШҮҮНҮК КАТ (Объяснительная записка) .....	90
1. Ички түшүнүк кат .....	90
2. Тышки түшүнүк кат .....	92
 ӨМҮР БАЯН (Автобиография) .....	 94
ЧАКЫРУУ (Приглашение) .....	99
 РАСМИЙ ИШ КАГАЗДАР .....	 103
АКТ .....	103
Кадрлар бөлүмүнүн ишине байланыштуу түзүлүүчү акт .....	108
Финансы-чарбалык ишкердүүлүктүү текшерүү актысы .....	109
Соода тартиби бузулгандагы акт .....	110
Кассаны текшерүү боюнча акт .....	112
Үй-жай шартты текшерүү акты .....	113
Эсептен чыгаруу акты .....	115
Сатып алуу акты .....	116
Техникалык кароонун акты .....	117
 БАЙНДАМА КАТ (Докладная записка) .....	 119
БИЛДИРМЕ (Рапорт) .....	125
БҮЙРУК (Приказ) .....	126
1. Жалпы ишмердик боюнча буйрук .....	127
2. Өздүү курам боюнча буйрук .....	133
2.1. Жумушка кабыл алуу буйругу .....	134
2.2. Башка ишке каторуу буйругу .....	137
2.3. Эмгек өргүүсүн берүү буйругу .....	140
2.4. Кызматтан бошотуу буйругу .....	143
2.5. Кызматкерлерди сыйлоо буйругу .....	144
2.6. Студенттерди курска көчүрүү буйругу .....	145
2.7. Студенттерге стипендия берүү буйругу .....	145
2.8. Студенттерди окуудан чыгаруу буйругу .....	146
2.9. Акысыз өргүү берүү буйругу .....	146
3. Мамлекеттик маанидеги буйруктар .....	147
4. Буйрүктүн көчүрмөсү .....	147
КӨРСӨТМӨ (Распоряжение) .....	149
ЖАРЛЫК (Указ) .....	150
ЖОБО (Положение) .....	155
ИШЕНИМ КАТ (Доверенность) .....	160
ИШСАПАР КҮБӨЛҮГҮ (Командировочное удостоверение) .....	168
КЕЛИШИМ (Договор) .....	172
1. Жеткирип берүү келишими .....	173
2. Карама-карши баян .....	177
3. Ижара келишими .....	177
4. Материалдык толук жоопкерчилик келишими .....	181

5. Буюмду тартуу кылуу келишими .....	184
6. Маакулдук кат .....	186
7. Эмгектик макулдашуу келишими .....	188
8. Келишим-контракт .....	192
 КЕПИЛДЕМЕ (Рекомендация) .....	195
КЫЗМАТ КАТТАРЫ (Служебные письма) .....	197
1. Чакыруу кат .....	201
2. Доо кат .....	202
3. Тиркеме кат .....	204
4. Сураныч кат .....	205
5. Ишенич кат .....	207
6. Ишенич милдеттөмөсеси .....	209
7. Суроо кат .....	210
8. Таастык кат .....	211
9. Байруқ кат .....	212
10. Эскертуү кат .....	214
 МААЛЫМКАТ (Справка) .....	215
1. Ички кызмат маалымкаты .....	216
2. Тышкы кызмат маалымкаты .....	217
3. Өздүк маалымкат .....	218
 МУНӨЗДӨМӨ (Характеристика) .....	220
1. Өндүрүштүк мунөздөмө .....	221
2. Мунөздөмө-жолдомо .....	223
 НУСКАМА (Инструкция) .....	225
 ПРОТОКОЛ .....	228
1. Чогулуштун кыска протоколу .....	230
2. Чогулуштун толук протоколу .....	231
3. Чогулуштун стенографиялык протоколу .....	233
4. Чогулуштун фонографиялык протоколу .....	233
 ПРОТОКОЛДОН КӨЧҮРМӨ .....	234
 ТЕЛЕГРАММА .....	235
 ТЕЛЕФОНОГРАММА .....	241
 ТОКТОМ (Постановление) .....	244
1. Кыска мөөнөттүү токтом .....	246
2. Узак мөөнөттүү токтом .....	247
 УСТАВ .....	248
 ОТЧЁТ .....	253
1. Мезгилдүү иштер отчёту .....	254
2. Ишсапары отчёту .....	255
3. Атайын тапшырма отчёту .....	257
 АКИМЧИЛИК-КЕНСЕЛИК ИШ КАГАЗДАР .....	259
Байруктарды каттоо журналы .....	259
Жарандардын сунуштарын, арыздарын жана даттанууларын каттоо журналы .....	261
Жарандардын сунуштарын, арыздарын жана даттанууларын аткаруу жөнүндөгү маалымат .....	262
Жөнөтүлгөн иш кагаздардын реестри .....	263

Иш кагаздарын жеткирүү китеби .....	264
Келип түшкөн иш кагаздарды каттоо журналы .....	266
Кыргыз Республикасынын Президентинин, Жогорку Кенешинин жана Өкмөтүнүн жарлыктарын, токтомдорун жана бүйруктарын каттоо журналы .....	267
<b>КЫДЫРМА БАРАК</b> .....	269
Сыйлоо жана жазалоо боюнча өздүк карточка .....	270
Тышка чыгарылуучу иш кагаздарды каттоо журналы .....	271
<b>ӨЗДҮК БАРАК</b> .....	273
<b>ӨЗДҮК ИШ</b> .....	275
<b>ӨЗДҮК КАРТОЧКА</b> .....	276
<b>ЭМГЕК КИТЕПЧЕ</b> .....	281
<b>ЭМГЕК КИТЕПЧЕСИНЕН КӨЧҮРМӨ</b> .....	285
<b>ЭМГЕКЧИЛЕРДИ КАБЫЛ АЛУУНУ КАТТОО ЖУРНАЛЫ</b> .....	286
 <b>ТИРКЕМЕЛЕР</b> .....	288
Кыргыз алфавити .....	288
Гербдүү мөөр басылуучу иш кагаздарынын болжолдуу тизмеги .....	289
Бекитиле турган иш кагаздарынын болжолдуу тизмеги .....	289
Мекемелерде каттоого алынбоочу иш кагаздарынын болжолдуу тизмеги .....	290
Резолюциянын үлгүлөрү .....	291
Визалардын үлгүлөрү .....	292
 <b>СӨЗДҮКТӨР</b> .....	293
Иш кагаздар боюнча терминдердин орусча-кыргызча сөздүү .....	295
Бийлик бутактары жана алардын түзүмдерүүн аталаштарынын сөздүү .....	309
1. Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы .....	309
2. Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкармасы .....	310
3. Кыргыз Республикасынын Премьер министринин Аппараты .....	310
4. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеси .....	312
5. Кыргыз Республикасынын сот органдары.Прокуратура .....	313
6. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы Эсептөө палатасы .....	314
7. Кыргыз Республикасынын министрлери, мамлекеттик агенттиkeri, мамлекеттик инспекциялары, мамлекеттик комиссиялары, мамлекеттик фонддору, комитеттери жана көзөмөлү .....	314
8. Борбордук органдар жана мекемелер .....	316
9. Жогорку окуу жайлары .....	317
10. Кыргызстан кесиптик бирликтөр кенешинин федерациясы .....	318
11. Чыгармачыл уюмдар .....	319
12. Банктар .....	319
13. Коомдук уюмдар .....	320

14. Саясий партиялар .....	322
15. Жалыга маалымдоо каражаттары .....	323
 Кызмет орундарынын атальштарынын сөздүгү .....	324
1. Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы .....	324
2. Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкармасы .....	325
3. Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппараты .....	325
4. Жогорку Кенеш .....	326
5. Сот жана прокуратура органдары .....	328
6. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы .....	328
7. Эсептөө палатасы .....	329
8. Министрлик, мамлекеттик агенттик, инспекция, комиссия жана фонддор .....	329
9. Концерн, дирекция, акционердик компания, корпорация, коомдор жана мекемелер .....	331
10. Борбордук органдар жана мекемелер .....	332
11. Кыргызстан кесиптик бирликтөр кенешинин федерациясы .....	333
12. Банк, компания жана корпорациялар .....	333
13. Чыгармачылык бирликтөр, саясий партиялар, коомдук уюмдар жана окуу жайлар .....	333
14. Жалыга маалымдоо каражаттары .....	334
 КИТЕПТЕ ПАЙДАЛАНЫЛГАН КЫСКАРТУУЛАР .....	336
 ПАЙДАЛАНЫЛГАН ИЛИМИЙ ЖАНА НОРМАТИВДИК-УСУЛДУК АДАБИЯТТАР .....	338

